

и

(Мыйз амактълары)

РЕГИЛЕМДЕР

РЕГУЛЯЦИЯ (ЕС) 2018/848 ЕВРОПА ПАРЛАМЕНТИНИН ЖАНА КЕҢ ЕШИНИН

2018-жылдын 30-майы

органикалык өндүрүш жана органикалык продуктуларды маркировкалоо жөнүндө жана Кеңештин жобосу нжжкко чыгаруу (ЕС) № 834/2007

ЕВРОПАЛЫК ПАРЛАМЕНТ ЖАНА ЕВРОПА СОЮУ НУ НСОВЕТИ,

Европа Б иримдиг инини шешти жөнүндө келишимди, атап айтканда анын 43(2)-беренесинэске алуу менен

Еврокомиссиянын сулушунэске алуу менен

Мыйзамчыгаруу актынын долбоору улуттук парламенттерге жиберилгенден кийин

Европалык экономикалык жана социалдык комитеттин (1) пикиринэске алуу менен,

Региондор комитетинин пикиринэске алуу менен (2),

Кадимки мыйзамчыгаруу тартибине ылайык аракеттенүү (3),

Алэми:

- (1) Органикалык өндүрүш бул экологиялык жана климаттык ишаракеттердин микты ажрыйбаларын, биологиялык ар түрдүүлүктүн жогорку деңгээлди жаратылыш рессурстарын сактоону жана жаныбарлардын жергиликтүү стандарттарын жана өндүрүштүн жогорку стандарттарын колдонууну айкалыштырган чарбаларды ашкоруу жана тамак-аш өндүрүшүнүн жалпы системасы табигый заттардын жана процесстердин колдонуу менен өндүрүлгөн продукцияга керектөөчүлөрдүн санын сүп жаткан сууруу талапка ылайык. Ошондо, органикалык өндүрүш кошкоомду колдонууну ойнойт, мында, бир жагынан ал органикалык продуктуларга болгон керектөөчүлөрдүн сууруу талабына жооп берген белгилүү бир рынокту камсыз дайт, экинчи жагынан айлана-чөйрөнүн коргоосуна салым кошкон жалпы жеткиликтүү товарларды жеткирет. мөлдүн жергиликтүү, ошондой эле айыл-кыштактарды өнүктүрүүгө.
- (2) Органикалык продуктулардын өндүрүшүндө ден соолуктуң айлана-чөйрөнүн жана жаныбарлардын жергиликтүү стандарттарын сактоо бул продуктулардын жогорку сапатына мүнөздүү. Айыл чарба продуктулардын сапатын саясатыбызга Комиссиянын 2009-жылдын 28-майындагы билдирүүсүндө белгиленгендей, органикалык өндүрүш географиялык көрсөткүчтөр жана салттуу адистиктер менен бирге Союдуңдай чарба продуктулардын сапатын сактоо схемаларын бир бөлүгүнү түзөт (ЕС) № 1151/2012 Европа Парламентинин жана Кеңешинин (4) жана Европа Парламентинин жана Кеңешинин (5) № 228/2013 Регламентинин (ЕБ) ылайык Б иримдиктин эң четки региондорунун продукттары Бул жагынан алганда, органикалык өндүрүш Б иримдиктин бардык айыл чарба продуктуларын сактоо схемаларына мүнөздүү болгон бирдиктүү агрардык саясаттын ("САП") алкагында бирдей максаттарды көздөйт.
- (3) Тактап айтканда, органикалык өндүрүш саясатынын максаттары САПтын максаттарында фермерлердин органикалык өндүрүш режелерин сактагыны чүңдөйтү кайтармалуу сунуш кылуу аркылуу камтылган. Мындан тышкары органикалык продуктуларга керектөөчүлөрдүн сууруу талаптарына сүп жатышыбул продукттардын рыногунан данары өнүктүрүү жана кеңейтүү жана ошону менен органикалык өндүрүш менен алектенген фермерлердин кайтарым жогорулатуу үчүн шарттарды түзөт.

(1) OJ C 12, 15.1.2015, стр. 75.

(2) OJ C 19, 21.1.2015, стр. 84.

(3) Европарламенттин 2018-жылдын 19-апрелиндеги позициясы (расмий журналда жарыялана элек) жана Кеңештин чечими 22 май 2018 жыл.

(4) Айыл чарба аз ыктарын жана тамак-аш ыктарын сактоо схемалары жөнүндө Европарламенттин жана Кеңешинин 2012-жылдын 21-ноябрындагы № 1151/2012 Регламент (ЕБ) (OJ L 343, 14.12.2012, 1-6-ет).

(5) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2013-жылдын 13-мартындагы № 228/2013 Регламент (ЕБ) Б иримдиктин эң четки аймактарында айыл чарбасы үчүн конкреттүү чараларды белгилеген жана Кеңешинин (ЕС) № 247/2006 жобосу нжжкко чыгарган (OJ L) 78, 20.3.2013, 23-б.).

- (4) Андан тышкары органикалык өндүрүш САПКа айлана-чөйрөнү коргоо талаптарын иреттөөгө саясатты ишке ашыруу үчүн айыл чарба өндүрүшүндө камсыз кылуунун системалары болуп саналат. Мына ошондуктан органикалык өндүрүшү каржылык жактан колдоо чаралары САПТын алкагында, айрыкча Регламентке (ЕБ) ылайык киргизилген.
№ 1307/2013 Европа Парламентинин жана Кеңешинин (1) жана, атап айтканда, Европа Парламентинин № 1305/2013 Регламентинде (ЕБ) белгиленген айыл чарбаны өндүрүшү саясатынын мыйзамдык базасын реформалоодо бекемделген Кеңеш (2).
- (5) Органикалык өндүрүш ошондой эле Бириимдиктин экологиялык саясатынын максаттарына, атап айтканда, Комиссиянын 2006-жылдын 22-сентябрындагы "Топурактык органо-норматикалык стратегиясы" 2011-жылдын 3-майындагы "Биздин өмүрдү камсыз даңдыруу, табигый капиталды: 2020-жылга карата ЕБ биологиялык өндүрүшү үчүн стратегиясы жана 2013-жылдын 6-майындагы "Жашыл инфраструктура (GI) — Европанын табигый капиталын жогорулатуу" жана экологиялык мыйзамдарда, мисалы 2000/60/ЕС (3), 2001-ж /81/ЕС (4), 2009/128/ЕС (5) жана 2009/147/ЕС (6) Европарламенттин жана Кеңешинин жана Кеңешинин директиваларынын 91/676/ЕЭС (7) жана 92/43/ЕЭС (8).
- (6) Бириимдиктин органикалык өндүрүш саясатынын максаттарына сөзсүз түрү менен бул саясатты ишке ашыруу үчүн түзүлгөн мыйзамдык базаны тазалап, аяндагы жана органикалык продукцияны ички рынокту өндүрүшү үчүн ишеним камсыз кылуу, керектөөчүлөрдү ишеним сактоого жана актоого багытталган органикалык жана өндүрүшү жана рынокту өндүрүшү үчүн ылайык саясаттын жүзүмдүү болгон шарттарды камсыз кылуу.
- (7) Комиссиянын 2010-жылдын 3-мартындагы "Европа 2020: акылуу, туруктуу жана инклюзивдик өсүү стратегиясы" деп аталган билдирүүсүндө белгиленген Европа 2020 стратегиясынын саясий артыкчылыктары билим жана инновацияга негизделген атаандаштыкка жөндөмдүү экономикага жетишүүнү камсыз кылуу, социалдык жана аймактык биримдикти камсыз кылуу үчүн жогорку жумуштуулуку экономикасын өндүрүшү жана ресурстарды өндүрүшү жана аз көмүрктүү экономикага өтүүнү колдоо.
Демек, органикалык өндүрүш саясаты операторлорду адилетсиз практикадан коргоп, алардын өндүрүшүндө жакшыраак натыйжага жана илгерилетүү үчүн туруктуу ралдар менен камсыз кылышы керек.
- (8) Бириимдикте органикалык айыл чарба сектору өткөн жылдарда органикалык айыл чарбасы үчүн колдонулган аянттын көлөмү боюнча гана эмес, ошондой эле Союзда катталган чарбалардын саны жана органикалык операторлорду жалпы саны боюнча тездик менен өнүккөн.
- (9) Органикалык сектордун динамикалык өсүшү менен Кеңештин (ЕС) № 834/2007 Регламент (9) органикалык өндүрүш боюнча Бириимдиктин режелерин келечекте кайра карап чыгуу зарылдыгын аныктады алардын колдонуу даналыгын тажрыйбанын сөзсүз менен режелер. Комиссия тарабынан жүргүзүлгөн иштин кароону натыйжасына көрсөткөндөй, органикалык өндүрүшү жөнгө салуу үчүн Бириимдиктин мыйзамдык базасын керектөөчүлөрдү жогорку күчтүүлөрүнө жооп берген жана алар кайрылган адамдар үчүн жетилүүгө айкындуулукту кепилдеген режелерди камсыз кылуу үчүн өркүндөтүлүшү керек. Регламент (ЕС) № 834/2007 Ошондуктан жокко чыгарылып, жаңы жобонун алмаштырылышы керек.
- (10) № 834/2007 Регламенттин колдонуу менен шулу бакка чейин топтолгон тажрыйба бул Регламент кайсы продукцияга карата колдонууларын ачык айкынкөрсөтүү зарылдыгына көрсөтүп турат. Биринчи кезекте, ал Европа Бириимдигинин ишеним жөндөмдөгү Келишимге (TFEU) I Тиркемеде келтирилгендей, айыл чарбасына анын ичинде аквакультурадан жана балчылктан алынган продукцияны камтыйшы керек.
Андан тышкары ал азыктун үчүн жетүү катары пайдалануу үчүн кайра иштетилген айыл чарба продукцияларын камтууга тийиш аныкени мундай продукцияны органикалык продукциялар катары рынокко чыгаруу айыл чарба продукциясынын изги чыгышы камсыз дайт жана алар кайра иштетилген айыл чарба продукциянын органикалык табиятына көрүнүп туруу камсыз дайт. керектөөчүлөргө. Ошсыятуу эле, бул
- (1) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2013-жылдын 17-декабрындагы № 1307/2013 Регламенти (ЕБ) Бириимдиктин айыл чарба саясатынын алкагында колдоо схемалары боюнча фермерлерге тикетөлөмдөрдүн режелерин белгилөө жана Кеңештин (ЕС) № 637 Регламентинин күчүнө жетүү. / 2008 жана Кеңештин Регламенти (ЕС) № 73/2009 (ОЖ L 347, 20.12.2013, 608-б.).
- (2) Европалык Парламенттин жана Кеңешинин 2013-жылдын 17-декабрындагы № 1305/2013 Регламенти (ЕБ) Айылдын өндүрүшү үчүн Европалык Айыл чарба Фондунун (EAFRD) айылдын өндүрүшү колдоо жана Кеңештин Регламентинин (ЕС) күчүнө жетүү.
№ 1698/2005 (L 347, 20.12.2013, 487-ст.).
- (3) 2000-жылдын 23-октябрындагы Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2000/60/ЕС Директивасы (Суу саясаты) чөйрөсүндө коомулу ктуу ниш аракеттеринин негизин түзүү үчүн (ОЖ L 327, 22.12.2000, 1-6-ет).
- (4) Европарламенттин жана Кеңешинин 2001-жылдын 23-октябрындагы 2001/81/ЕС Директивасы атмосферага булгочу заттар (ОЖ L 309, 27.11.2001, 22-6-ет).
- (5) 2009-жылдын 21-октябрындагы Европарламенттин жана Кеңешинин 2009/128/ЕС Директивасы Коомулу күчүнө жетүүгө негизди түзүүгө пестициддерди туруктуу пайдаланууга жетишүү боюнча ишаракеттер (ОЖ L 309, 24.11.2009, 71-6-ет).
- (6) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2009-жылдын 30-ноябрындагы жана айыкканаттуу лардыс актоо боюнча 2009/147/ЕС Директивасы (ОЖ L 20, 26.1.2010, 7-6-ет).
- (7) 1991-жылдын 12-декабрындагы 91/676/ЕЭС Кеңешинин Директивасы суу лардын иреттөөсүнүн булгануусунан коргоо жөндөмдөгү айыл чарба булктары (ОЖ L 375, 31.12.1991, 1-6-ет).
- (8) 92/43/ЕЭС 1992-жылдын 21-майындагы Табигый жашоочулардын жана жайыттардын булгануусунан коргоо боюнча Кеңештин Директивасы (ОЖ L 206, 22.7.1992, стр. 7).
- (9) 2007-жылдын 28-июндагы органикалык өндүрүшүнүн жарыялоосу жөндөмдөгү Кеңештин (ЕК) № 834/2007 токтому жана күчүнө жетүү деп таанылган № 2092/91 Регламент (ЕЭК) (ОЖ L 189, 20.7.2007, 1-6-ет).

Регламенттамак-ашжана тою катары пайдалануу үчүн кайра иштетилген айыл чарба продуктулары сыяктуу эле жакын жол менен айыл чарба продуктулары менен байланышкан кээ бир башка өнүмдөр камтышы керек, ангкени бул башка продукттар же айыл чарба продуктулары үчүн негизги товарды түзөт жөнүндө широк процессинин ажырагыс бөлүгү түзөт. Акырагы тамак-ашжана тою үчүн колдонулган деңиз тузу жана башка туздаруу широк Эрежелердин чөйрөсүнө киргизилиши керек, ангкени алар табигый өнүмдөрү шымаларын колдонуу менен өнүмдөрү лүцүмү жана алардын өнүмдөрү айыл жерлерин өнүктүрүүгө салым кошот, демек, максаттардын чегин кырат. Ушул Жобонун Түцүмүктү үлүкүчү НТФЭУнун Тиркемесинде каралбаган башка продукттары ушул Жобонун тиркемесинде көрсөтүлүшү керек.

- (11) Ушул Регламенттин айрым маанилүү элес элементтерин толуктоо же өзгөртүү үчүн НТФЭУнун 290-беренесине ылайык актыларды кабыл алуу ыйгарыму катары Комиссияга берилиши керек. Комиссиянын даярдык иштеринин жүрүшүндө, анын ичинде эксперттик деңгээлдетийиш үчүн консультацияларды жүргүзүүсү жана ал консультациялар 2016-жылдын 13-апрелиндеги Мыйзам чыгаруу ишинин шартуу жөнүндө Мекемелер аралык макулдашуунун принциптерине ылайык өткөрүлүшү өзгөчө маанилүү. Атап айтканда, ыйгарыму катары берилген актыларды даярдоого бирдей катышууну камсыз кылуу үчүн Европарламент жана Кеңеш бардык документтерди мүнөзү мамлекеттердин эксперттери менен биригип бакта алат жана алардын эксперттери Комиссиянын эксперттик топтору менен биргелешип системалуу түрдө кирүү мүнөзүнү түзөт. Берилген актылар.
- (12) Өнүмдөрүнүн жаңы шымаларын жаңы материалдарды эларалык милдеттемелерди эске алуу үчүн ушул Мыйзамдын чөйрөсүнө киргизилген чарбасы менен тыгыз байланышта болгон башка продукттарынын тизмесин кеңейтүү боюнча айрым актыларды кабыл алуу ыйгарыму катары Комиссияга берилиши керек. Регламент.
- (13) Бул Регламентте камтылган бирок аң чыккан же жапайы жаныбарларга балык уулоодо алынган продукттар болушу керек органикалык деп эсептелет, ангкени алардын өнүмдөрү широк процессин толуктоо же өзгөчө өлүмү мүнөзү.
- (14) Массалык тамактануу операцияларынын локалдык мүнөзүнө байланыштуу мүнөзү мамлекеттер тарабынан көрүлгөн чаралар жана бул чөйрөдөгү жеке шымалар бирдиктүү рынокту иштеткен камсыз кылуу үчүн адекваттуу деп эсептелет. Ошондуктан массалык тамактануу ишканалары арабынан эжайларында даярдалган тамак-ашбул Регламентке башыйбеш керек жана ошондуктан Европа Бирлигинин органикалык өнүмдөрү широк отиб менен тикет калган ашык жарнамаланган ашык керек.
- (15) Изилдөө долбоорлору керектөө чүлөрдү ишеним органикалык тамак-аш рынокунда чечүү чүлө мааниге ээ экинчи көрсөтүү. Узак мөөнөттүү келечекте, ишенимге жараксыз эрежелердин ишенимине шек келтирип, рынокту нбузулушуна алып келиши мүнөзүн Демек, Биримдикте органикалык өнүмдөрү широктү өнүктүрүүсү Союду деңгээлинде шайкеш келтирилген жана органикалык продукттарынын сапатына карата операторлордун жана керектөө чүлөрдү өнүктүрүүсү жана ушул Мыйзамда белгиленген принциптерге жана эрежелерге шайкеш келген негиздүү өнүмдөрү широк эрежелерине негизделиши керек. Регламент.
- (16) Бул Регламент тиешелүү мыйзамдарга азын келтирбестен атап айтканда, азыктүлүк чыгырын коопсуздугу, жаныбарлардын саламаттыгы жана жергиликтүү өсүмдүктөрдүн ден соолугу, өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалын маркировка жана айлана-чөйрөнү коргоо жаатында колдонулууга тийиш.
- (17) Бул Регламент органикалык өнүмдөрү широктү өнүктүрүүсү жана анын айлана-чөйрөгө оң таасирине негиз болушу керек, ошол эле учурда органикалык продукттарында ички рынокту натыйжалуу иштеткен жана тазата аңаштыкты камсыз кылуу, ошону менен фермерлерге адилет киреше алууга, керектөө чүлөрдү ишенимдин жогорулатуу, керектөө чүлөрдү нкыч чыгырын коргоо жана кыска бөлүшүрү каналдарын жана жергиликтүү өнүмдөрү широкку баттоо. Бул максаттарга органикалык өнүмдөрү широкчүн колдонулуучу жалпы жана спецификалык принциптерди жана жалпы деталдуу өнүмдөрү широк эрежелерин сактоо аркылуу жетишүү керек.
- (18) Органикалык өнүмдөрү широк системаларынын өзгөчө күчтүү нске алуу менен өсүмдүктөрдүн сорттору нтандоо агротехникалык көрсөткүчтөргө, генетикалык артүрдүүлүккө, илдеттерге туруктуулугуна, узак мөөнөттүүлүгүнө жана артүрдүү жергиликтүү топурак жана климаттык шарттарга ыңгайлашууга көңүл бурушу керек, ошондой эле табигый өтүүчү тоскоолдуктарды рматташы керек.
- (19) Органикалык өнүмдөрү широк эрежелерин сактао коркунучу ушул эрежелер боюнча башкарылбаган бирдиктерди камтыган айыл чарба чарбаларында жогору болуп эсептелет. Ошондуктан тиешелүү өзгөртүү мезгил өткөндөн кийин бардык

Сою дагы органикалык болу у ну кө з дө гө найыл чарба чарбаларытолу гу менен органикалык ө ндү рү шө тиешелү ү талаптарга ылайык башарылу у га тийиш Б ирок, органикалык ө ндү рү шө режелери боюна башарылу у чу э ки бирдикти жана органикалык э мес ө ндү рү шө режелери боюна башарылган бирдиктерди камгы анх олдинг дерге белгилү ү бир шарттарда, анынчине органикалык, конверсиялык жана органикалык э мес ө ндү рү шү к бирдиктерди жана ошол з венелор чыгарг анпродукция нортосу нда.

- (20) Органикалык ө ндү рү шө тышыресу рстардыколдону у чектелиши керек болгонду ктаң айыл чарба продукциясыне кайра иштетилген айыл чарба продукциясыне ндү рү ү дө кайсыпродуктулар жана заттар кө п колдону ла тургандыгы белгилү ү бир максаттардыанктоо керек. Демейде у шу л максаттару чу нколдону лганда продуктулардыже заттардыколдону у га у шу л Ну скамга ылайык у ру ксат берилгенде гана у ру ксат берилиши керек. Б ирок, мындай у ру ксат органикалык э мес ө ндү рү шө мындай тышыресу рстарды пайдалану у Сою ду к мыз амдарже Сою ду нмыз амдарына негиз делген улутту к мыз амдар тарыхынтыну салыбагану чу рда гана характу у болу шу керек. Э сү мдү ктө рдү коргоо каражаттары активдү ү заттардан башка, камгы анже камгы анпродуктулардыже заттардыколдону у га, алардыколдону у га Европа Парламентинин № 1107/2009 Регламентине (ЕС) ылайык у ру ксат берилген шартта у ру ксат берилиши керек. Кең еш(1) жана у шу л Ну скамга ылайык, бу л ө сү мдү ктө рдү коргоо каражаттарынын рынокто жайгашыру у га жана ө сү мдү ктө рдү коргоо каражаттарынын колдону у га мү чө мамлекеттер тарыхынтыну салыбаган шартта.
- (21) Холдингдин бү түндө й бөлү гү же анын бөлү ктө рү органикалык продукцияны ө ндү рү ү гө багытталганда, алар органикалык ө ндү рү шө режелерине ылайык башарылган б ирок органикалык продукцияны ө ндү рө албаган конверсиялык мезгилге ду у шар болу шу керек. Э нү мдө рдү рынокко органикалык продуктулар катары чыгару у га конверсия ө нө тү аяктаган кийин гана у ру ксат берилиши керек. Бу л мезгил бальрлардыже аквакультура жаныбарларын ө стү рү ү чү фермерже оператор органикалык ө ндү рү шө ө тү ү жө нү ндө холдинг жайгашкан мү чө мамлекеттин компетенттү ү органдарына кабарлаганга чейин башталбаш керек, демек тү зү лө турган конгролду кту турма башийет. Европа Парламентинин жана Кең ешинин (2) 2017/625 Регламентине (ЕБ) жана у шу л Регламентке ылайык мү чө мамлекеттер тарыхын. Компетенттү ү органдар кабарлоо датасына чейинки мезгилдерди, холдингге же анын тиешелү ү бөлү ктө рү нө Сою ду к фонддор тарыхын колдоого о алынган айыл-чө йрө нү коргоо чараларына ду у шар болгон же табигый же айыл чарба аймактары болу п саналган конверсиялык мезгилдерди гана тааный алат. кеминде ү ч жыл органикалык ө ндү рү шө колдону у га у ру ксатыжж продуктулар же заттар менен иштетилген э мес.
- (22) Органикалык ө ндү рү шө карата сапатты байкоожу ргү зү ү нү , у шу л Регламентке ылайык келү ү нү жана техникалык ишпечыгу у ларга адаптациялоону камсыз кылу у максатында, чарбаларды органикалык ө ндү рү шө бөлү ү боюна кийинки э режелерге карата айрым актыларды кабыл алу у ыйгарым у ку ктары Комиссия а берилиши керек. конверсиядагы жана органикалык э мес ө ндү рү шө бирдиктер.
- (23) Иондошуру у чу ну рлану у ну , жаныбарларды колдошуру у ну жана жасалма жол менен индукцияланган полиплоиддик жаныбарларды генетикалык жактан модификацияланган организмдерди ("ГМО"), ошондой э ле ГМО дон же алар тарыхын ө ндү рү лгө нпродукцияны пайдалану у органикалык ө ндү рү шө тү шу нү гү нө жана керектө ө чү лө рдү органикалык заттарды кабылдоосуна туура келбейт. бу ндар. Ошонду ктан органикалык ө ндү рү шө мындай колдону у гатыну салынышы керек.
- (24) Бу л Регламенттин сакталышын колдоо жана жеңилдетү ү максатында операторлор ө ндү рү шү н даярдооунан жана бөлү шү рү ү нү нар бир э табьнда, зарыл болгону чу рда, биологиялык артурдү ү лү ктү н жана кыргызган сапаттын сакталышын камсыз кылу у , з ыякчтердин жана з ыякчтердин алдыналу у жана конгролдоо ү чү нпрофилактикалык чараларды кө рү шү керек. оорулардан жана айлана-чө йрө гө , жаныбарлардын денсоолугуна жана ө сү мдү ктө рдү денсоолугуна терс таасиринтийиз бө ө ү чү н Алар ошондой э ле зарыл болгону чу рда пропорционалдуу алдыналу у чараларын кө рү шү керек
- (1) Европалык Парламентинин жана Кең ешинин 2009-жылдын 21-октябрындагы № 1107/2009 Регламент (ЕС) з аводду жайгашыру у га карата рынокто коргоо каражаттары жана 79/117/ЕЕС жана 91/414/ЕЕС Кең ешинин Директиваларыкү чү н жою отту (ОJ L 309, 24.11.2009, 1-6-ет).
- (2) 2017-жылдын 15-мартындагы Европа Парламентинин жана Кең ешинин 2017/625 Регламенти (ЕБ) тамк-ашжана т ө мө мө йз амдарын колдону лу шу н камсыз кылу ү чү наткарый ан расмий кө з ө мө л жана башка расмий ишчаралар, жаныбарлардын саламаттыгына жана жергиликтелерге ө сү мдү ктө рдү денсоолугу жана ө сү мдү к коргоо каражаттары ө з гө ртү ү лө р Регламент (ЕС) No 999/2001, (ЕС) No 396/2005, (ЕС) No 1069/2009, (ЕС) No 1107/2009, (EU) № 1151/2012, (ЕБ) № 652/2014, (ЕБ) 2016/429 жана (ЕБ) 2016/2031 Европа Парламентинин жана Кең ешинин Кең ешинин Регламенти (ЕС) № 1/2005 жана (ЕС) № 1099 /2009 жана Кең ешди директивалары 98/58/ЕС, 1999/74/ЕС, 2007/43/ЕС, 2008/119/ЕС жана 2008/120/ЕС, жана жокко чыгару у чу Регламент (ЕС) № 854/2004 жана (ЕС) № Европа Парламентинин жана Кең ешинин 882/2004, Кең ешинин Директивалары 89/608/ЕЕС, 89/662/ЕЕС, 90/425/ЕЕС, 91/496/ЕЕС, 96/23/ЕС, 96/93/ЕС жана 97/78/ЕС жана Кең ешинин 92/438/ЕЕС чечими (Расмий кө з ө мө л регламенти) (ОJ L 95, 7.4.2017, 1-6-ет).

(34) Өсүмдүктөрү коргоо каражаттары колдонуу алууттуу чектелиши керек. Которушуру п айдоо саяктуу өсүмдүктөрү коргоо каражаттары колдонуу камсыз баг антехникалар аркылуу зыякчтердин жана оточо птер рдү нз ыналдыналуу чараларына артыкчылык берүү керек. Зыякчтердин жана оточо птер рдү н болушуна кандайдыр бир кийлигишүүнү нз кономикалык жана экологиялык жактан негиздүү зекендиги инанктоо үчү н мониторинг жүргүзүү керек. Бирок, кээ бир өсүмдүктөрү коргоо каражаттары колдонуу га, эгерде мндай ыкмалар талаптагыдай коргоону камсыз кылбаса жана эгерде ал өсүмдүктөрү коргоо каражаттары (ЕС) № 1107/2009 Регламентке ылайык уруксат берилгенде гана уруксат берилиши керек. органикалык өндүрүшүнү максаттарына жана принциптерине шайкеш келет, анннчине бул продукцияга колдонуу н чектөө шарттарында уруксат берилген жана натыйжада ушул Регламентке ылайык уруксат берилген.

(35) Сапатты байкоо жүргүзүүнү, ушул Регламентке ылайык келүүнү жана техникалык өндүргүлөргө ыңгайлаштыруу камсыз кылуу максатында, айрым чектөөлөргө, конверсиялык же органикалык эмес өсүмдүктөрү колдонуу гакарата айрым актыларды кабыл алуу үйг армуу катары Комиссияга берилиши керек. репродуктивдүү материал, айыл чарба чарбаларынын оператрлору нунортосу ндагы мкүлдүшү лар, зыякчтер менен оточо птер менен күрөшүүнү нанданаркы чараларына жана конкреттүү өсүмдүктөрү жана өсүмдүктөрү өстүрүү боюнча кеңири эрежелер жана тажрыйбалар.

(36) Бирдиктүүлүк боюнча сорттуу наньктамасына жооп бербеген өсүмдүктөрү н репродуктивдүү материалы боюнча Союда изилдөө көрсөткөндөй, мндай ар түрдүү материалды атап айтканда, органикалык өндүрүшкө карата, мисалы оорулардын жайылышына з айтуу үчүн колдонуу нун артыкчылыктары болушу мүмкүн туруктуулугу н жогору латуу жана биологиялык ар түрдүүлүктү жогору латуу .

(37) Демек, сортко кирбеген тескерисинче, айрым репродуктивдүү бирдиктер арасында генетикалык жана фенотиптик ар түрдүүлүктү н жогору кеңгээли бир бир биологиялык таксонду нчинедеги өсүмдүктөрү нтболуу на кирген өсүмдүктөрү н репродуктивдүү материалы пайдалануу үчүн жеткиликтүү болушу керек. органикалык өндүрүш

Ушул себептен улам оператрлорго органикалык гетерогендүү материалдан жасалган өсүмдүктөрү н репродуктивдүү материалын сатуу га уруксат берүү керек, каттоо талаптарына сактабастан жана негизги, негизги жана сертификаткацияланган материалдардын сертификаткациялык категорияларына же башка талаптарга жооп бербестен 66/401/ЕЕС (1), 66/402/ЕЕС (2), 68/193/ЕЕС (3), 98/56/ЕЕС (4), 2002/53/ЕЕС (5) Кеңештин директиваларында белгиленген категориялар, 2002/54/ЕЕС (6), 2002/55/ЕЕС (7), 2002/56/ЕЕС (8), 2002/57/ЕЕС (9), 2008/72/ЕЕС (10) жана 2008/90/ЕЕС (11), же ошол Директиваларга ылайык кабыл алынган актыларда.

Бул маркетинг ошол Директиваларда айтылган жооптуу органдарга кабарлоодон кийин жана Комиссия мндай материалдарга шайкеш ирилген талаптарды кабыл алгандан кийин ал талаптарга жооп бербеш шартта жүргүзүү үчүн керек.

(38) Сапатты байкоо жүргүзүүнү, ушул Регламенттин талаптарына сактоону жана техникалык иштеп чыгууларга ыңгайлаштыруу камсыз кылуу максатында өсүмдүктөрү н репродуктивдүү материалын өндүрүүнү жана сатуу нун айрым эрежелерин белгилөө жагынан Комиссияга айрым актыларды кабыл алуу үйг армуу катары берилиши керек. белгилүү бир тукумун же түрдүн органикалык гетерогендүү материалы

(39) Органикалык өндүрүү чүлөрдүн керектөөлөрүн канаттандыруу үчүн изилдөөлөрдү өркүндөтүү жана органикалык айыл чарбасынын спецификалык муктаждыктарына максаттарын скаралуу менен органикалык өндүрүшкө ылайыктуу органикалык сортторду иштеп чыгуу үчүн мисалы генетикалык ар түрдүүлүктү жогору латуу, ооруларга туруктуулук же сабырдуулук жана ыңгайлашуу ар түрдүүлүк жергиликтүү топурак жана климаттык шарттар, а

(1) Ток өсүмдүктөрү нун рөнүн сатуу боюнча 1966-жылдын 14-июну ндагы 66/401/ЕЕС Кеңештин Директивасы (ОJ L 125, 11.7.1966, 2298-6-ет).

(2) Дан өсүмдүктөрү нун рөнүн сатуу боюнча 1966-жылдын 14-июну ндагы 66/402/ЕЕС Кеңештин Директивасы (ОJ L 125, 11.7.1966, 2309-6-ет).

(3) 1968-жылдын 9-апрелиндеги 68/193/ЕЕС Кеңешинин Директивасы жүзү мсабагы н вегетативдик көбөйтүү үчүн материалдарды сатуу боюнча (ОJ L 93, 17.4.1968, стр. 15).

(4) 1998-жылдын 20-июну ндагы 98/56/ЕЕС Декоративдүү өсүмдүктөрү н көбөйтүү үчүн материалдардын маркетинг боюнча Кеңештин Директивасы (ОJ L 226, 13.8.1998, б. 16).

(5) Айыл чарба өсүмдүктөрү н нтүрлөрүн сорттору нун жалпы каталогу жөнүндө 2002-жылдын 13-июну ндагы 2002/53/ЕЕС Кеңештин Директивасы (ОJ L 193, 20.7.2002, стр. 1).

(6) Кызылчанын рөнүн маркетинг боюнча Кеңештин 2002/54/ЕЕС 2002-жылдын 13-июну ндагы Директивасы (ОJ L 193, 20.7.2002, 12-б.).

(7) 2002-жылдын 13-июну ндагы 2002/55/ЕЕС Кеңештин жашылча үрөнүн сатуу боюнча Директивасы (ОJ L 193, 20.7.2002, 33-б.).

(8) 2002-жылдын 13-июну ндагы 2002/56/ЕЕС № 2002/56/ЕЕС үрөндүк картосунун маркетинг боюнча Директивасы (ОJ L 193, 20.7.2002, 60-б.).

(9) 2002-жылдын 13-июну ндагы 2002/57/ЕЕС Кеңештин май жана була өсүмдүктөрү нун рөнүн сатуу боюнча Директивасы (ОJ L 193, 20.7.2002, 74-б.).

(10) 2008-жылдын 15-июну ндагы 2008/72/ЕЕС Кеңештин директивасы үрөндө башка жашылчаларды көбөйтүү жана отуругузуу материалдарын сатуу боюнча (ОJ L 205, 1.8.2008, 28-б.).

(11) 2008-жылдын 29-сентябрындагы 2008/90/ЕЕС Кеңешинин Директивасы мөмө-жемиш өсүмдүктөрү н өстүрүү үчүн материалдарды жана жемиш өсүмдүктөрү н сатуу га багытталган жемиш өндүрүү үчүн (ОJ L 267, 8.10.2008, 8-б.).

у бактылуу эксперимент 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 2002/53/EC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC Директиваларына ылайык уштурулушу керек. , 2002/57/EC, 2008/72/EC жана 2008/90/EC. Булу бактылуу эксперимент жети жылдык мөөнөткө болушу керек, жетишүү сандагы сүмдүктөрү нрепродуктивдүү материалдарын камгышыккерек жана жыл сайын отчет берилиши керек. Ал ошол материалдын мөөнөздө мөлөрү нсыпаттоо критерийлерин белгилөөгө жана ал материалды өндүрүү жана сатуу шарттарынан ктөөгө жардам бериши керек.

(40) Мал чарбачылыгытабигый түрдө айыл чарба жерлерин башкаруу камгыандыктаң ал жерде кык айыл чарба өсүмдүктөрү назыктандыруу үчүн пайдаланылгандыктаң балчылыкты кошпогондо, жериз мал чарбачылыгы нжүргүзүүгө тын салынышы керек. Породаларды тандоодо генетикалык артүрдүүлүктүн жогорку даражасы жергиликтүү шарттарга ыңгайлашуу жөндөмдүүлүгү жана илдеттерге туруктуулугу сыяктуу органикалык айыл чарбасы үчүн маанилүү болгон мөөнөздө мөлөрү тандоого көмөктөшүү керек.

(41) Органикалык жаныбарлар биринчи жолу үйүр же оторду түзүүнү же малдыкөбөйтүүнү же жаңыртууу каалаган фермерлердин керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн дайыма элечетилүү санда жана сапатта боло бербейт. Белгилүү шарттарда, ошондуктан органикалык эмес өстүрүлгөн жаныбарларды органикалык өндүрүш бирдигине алып келүү мүмкүн болушу керек.

(42) Малды өстөндүрүү органикалык өндүрүшү нэ режелерине ылайык өндүрүлгөн жана малдын физиологиялык керектөөлөрүн эске алуу менен фермердин жеке чарбасынан алынышы керек. Бирок, фермерлерге белгилүү бир шарттарда өздөрүнүн чарбаларынан келген конверсиялык токтотарды колдонуу мүмкүнчүлүгүн берүү керек. Мындан тышкары малдын азыктүүлүккө болгон негизги талаптарын камсыз кылуу үчүн фермерлерге микробдук же минералдык же белгилүү бир токтотуу маларын жана кайра иштетүүчү каражаттарды так аныктаган шарттарда колдонууга уруксат берүү керек.

(43) Жаныбарлардын саламаттыгына башкаруу негизинен оорууна алдыналууга негизделиши керек. Мындан тышкары атайын тазалоо жана дезинфекциялоо чаралары колдонулушу керек. Органикалык өндүрүшгө химиялык синтезделген аллопатикалык дарыдармек каражаттарын анын ичинде антибиотиктерди профилактикалык колдонууга жол берилбеш керек. Дароо дарылоону талап кылган жаныбар ооруу же жаракат алган учурда, мындай продуктуларды колдонуу жаныбардын жергиликтүү калыбына келтирүү үчүн зарыл болгон минималдуу чек менен чектелиши керек. Мындай учурларда керектөөчүлөрүчү органикалык өндүрүшүнүн түндүгүн кепилдөө максатында, Союду нтиешүү мыйзамдарында белгиленгендей, мындай дарыдармек каражаттарын колдонгондон кийин расмий алып салуу мөөнөтү кадимки алып салуу мөөнөтүнөн кезектеп болушу керек жана эң аз 48 саатка созулушу керек.

(44) Органикалык малды багуу шарттары жана багуу ыкмалары жаныбарлардын жүрүм-турумунун ктаждыктарын канааттандырууга жана жаныбарлардын жергиликтүү жөн жогорку деңгээлге камсыз кылууга тийиш аны айрым аспектилери жалпысынан мал чарбачылыгына карата колдонулуучу жаныбарлардын жергиликтүү жөн союду стандарттарынын чегинен чыгууга тийиш. Көпчүлүк учурларда, мал машгуу үчүн начык аянттарга туруктуу кирүү мүмкүнчүлүгүн ээ болушу керек. Ар кандай аз апуу, оору же кыйынчыктан качуу керек, же жаныбарлардын жашосуна нбардык э таптарында минималдуу болушу керек. Койлорду нкуйруу, туушуктууналгачкы чкүнүндө кыркып алуу жана кыркуу сыяктуу байлоо жана кесүү компетенттүү органдар тарабынан уруксат берилгенде жана белгилүү бир шарттарда гана мүмкүн болушу керек.

(45) Органикалык өндүрүшү мүйүздүү жаныбарлар, койлор, каприндер, жылкылар, мөмөнөлөр жана чочко жаныбарлары үчүн ошондой эле лүү канаттуулары коёндор жана аарылар үчүн эң өнүккөнүктөрү ал турмууларга карата кошууна деталдуу өндүрүш режелери колдонулушу керек. Бул турмуулар үчүн Комиссия ошол жаныбарлардын өндүрүшү үчүн маанилүү болгон айрым талаптарды мисалы малдын жыштыгына, минималдуу беттерине жана мөөнөздө мөлөрүнө, ошондой эле турак жайга техникалык талаптарды кошууга арыл. Башка түрлөрүчү мындай талаптар ошол түрлөргө кошууна деталдуу өндүрүш режелери колдонулган кийин кылушу керек.

(46) Сапатты байкоочүргүзүүнү, ушул Регламенттин талаптарын сактоону жана техникалык иштеп чыгууларга ыңгайлаштуруу камсыз кылуу максатында жаныбарлардын келип чыгышына, органикалык өсүмдүктөрү нлимиттерине карата чектөөлөрдү кыскартууга карата айрым актыларды кабыл алуу ыйгарымуу ктары Комиссияга берилсин. азот малдын жалпытыгына, аары колонияларын азыктандырууга, аарыларды дезинфекциялоонуналгыктуу ыкмаларына, Varroa кыйратуучусуна каршы күрөшүүнүн ыкмаларына жана дарылоосуна, ошондой эле кийинки түрлөрүчү нмал чарбачылыгына өндүрүшү ндеталдуу э режелерине байланыштуу.

(47) Бул жобонун контекстте жапайы балык запастарына басымдыз айтуу менен бирге туруктуу, узак мөөнөттүү азыктүүлүк коопсуздугун ошондой эле өсүү жана жумуштуулуку камсыз кылуу да негизги ролду ойногон аквакультурага карата жаңы жалпы балык чарба саясатынын максаттарын чагылдырат. дүйнөлүк суу азыктарына суу роо талапты өсүшү. Комиссиянын 2013-жылдын 29-апрелиндеги ЕБнин аквакультура сынтүрүчү боюнча стратегиялык көрсөтмөлөрү боюнча билдирүүсүндө Биримдикте аквакультура туш болгон негизги көйгөйлөр жана анын өсүү потенциалы чагылдырылган. Бул байланыш органикалык аквакультураны өзгөчө келечектүү сектор катары аныктайт жана органикалык сертифицик аттоон келип чыккан атаандаштык артыкчылыктарды баса белгилейт.

- (48) Органикалык аквакультура чарба деңгээлинде көп жылдык тажрыйба бар органикалык айыл чарбага салыштырмалуу органикалык өндүрүшүн салыштырмалуу жаңы тармагы болуп саналат. Керектөөчүлөрдү органикалык аквакультура продуктыларына болгон кызыгуусуна сүйөнчүлүк менен аквакультура бирдиктерин органикалык өндүрүшкө которуу темп инананданары сүтүмүн БУУнун өндүрүш режелеринде чагылдырылышы керек органикалык аквакультура жаңы тармагы техникалык билимди жана өнүгүүнү жогорулатууга алып келет.
- (49) Органикалык аквакультура органикалык өндүрүшкө лүмдөрүнөн чыккан жашылдык өстүрүүгө негизделиши керек. Асылдаңдыруу же өстүрүү максатындагы органикалык аквакультура жаңы тармагы аквакультура жаңы тармагы өндүргөн операторлордун керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн дайыма эле жетишүүсүндө жана сапатта боло бербейт. Белгилүү шарттарда жапайы кармалган же органикалык эмес аквакультура жаңы тармагы органикалык өндүрүшкө бөлүмгө алып келүүгө мүмкүн болушу керек.
- (50) Сапатты байкоо жүргүзүүнү, ушул Регламенттин талаптарын сактоону жана техникалык иштеп чыгууларга ыңгайлаштырууну камсыз кылуу максатында, аквакультура жаңы тармагынын өнүгүшүн жана ал жаңы тармактын өнүгүшүнө жактандарылоо оократ айрым актыларды кабыл алуу ыйгарыму катары Комиссияга берилсин маалымдоо үчүн, асылтуу кумжана өнөндүк өндүрүүчүндө тапталуу шарттарды сактоо.
- (51) Органикалык тамак-ашты жөтөтүү өндүрүүчү операторлор кайра иштетилген продуктулардын органикалык өндүрүш режелерине шайкеш келишин камсыз кылуу үчүн кайра иштетүүнү нманилүү кадамдарын системалуу түрдө аныктоону негизинде тийиштүү процедураны аткарышы керек. Кайра иштетилген органикалык продуктулар органикалык өндүрүшкө нбардык ээ таптарын да продукту кыянын органикалык мүнөздөмөлөрүн жана сапаттарын сакташынын кепилдеген кайра иштетүү ыкмаларын колдонуу менен өндүрүлүшү керек.
- (52) Кайра иштетилген органикалык тамак-аштын жана жөтөтүүнүн мааниси өтө жоболор белгилениши керек. Тактап айтканда, мындай тамак-аш негизинен органикалык айыл чарба ингрдиенттеринен же ушул Регламентте көрсөтүлгөн кээ бир органикалык эмес айыл чарба ингрдиенттерин колдонууну чектелген мүмкүнчүлүгү менен органикалык болуп саналган ушул Эрежинче йрөсүнө кирген башка ингрдиенттерден өндүрүлүшү керек. Мындан тышкары кайра иштетилген органикалык тамак-аштын жана жөтөтүүнүн өндүрүшүндө колдонууга ушул Жобонун ылайыктуулук кат берилген айрым продуктулар жана заттарга ушул кат берилиши керек.
- (53) Сапатты байкоо жүргүзүүнү, ушул Регламентке ылайык келүүнү жана техникалык өнүгүүлөргө ыңгайлашууну камсыз кылуу максатында, кайра иштетилген тамак-ашты жөтөтүү өндүрүүчү операторлор көрүүгө тийиш болгон сактык жана алдынала чараларына карата айрым актыларды кабыл алуу ыйгарыму катары Комиссияга берилиши керек. Кайра иштетилген тамак-аштын колдонууга ушул кат берилген азыктардын жана заттардын түрүнө жана кумжана, ошондой эле алардын колдонууну шарттарына карата, ошондой эле айыл чарба ингрдиенттеринин пайызын септөөгө карата, анын ичинде органикалык өндүрүшкө колдонууга ушул кат берилген кошумчалар, алар сатууну нысбатталышында продуктуну органикалык деп сыпаттоо үчүн жетишүүсү керек болгон пайызды септөө максатында айыл чарба ингрдиенттери катары каралат.
- (54) Органикалык шарап кайра иштетилген органикалык тамак-аштын мааниси өтө жөтөтүүчү эрежелерге башыйууга тийиш Бирок, шарап органикалык продуктулардын өзгөчө жана маанилүү категория болгондуктан кошумча деталдуу өндүрүш режелери органикалык шарап үчүн атайын белгилениши керек. Органикалык шарап току менен органикалык чийки заттан өндүрүлүшү керек жана ушул Жобонун ылайыктуулук кат берилген айрым азыктардын жана заттардын кошумча ушул кат берилиши керек. Органикалык шараптын өндүрүшүндө кээ бир эволюциялык тажрыйбалардын процесстерди жана дарылоо ыкмаларын колдонууга тыюу салынышы керек. Башка практикаларга, процесстерге жана дарылоого так аныкталган шарттарда ушул кат берилиши керек.
- (55) Сапатты байкоо жүргүзүүнү, ушул Регламентке ылайык келүүнү жана техникалык иштеп чыгууларга ыңгайлаштырууну камсыз кылуу максатында, кээ бир актыларды кабыл алуу ыйгарыму катары кошумча салынган эволюциялык практикалардын процесстерди жана дарылоо ыкмаларын көрсөтүү жана өзгөртүүлөрүнө току оолор боюнча Комиссияга берилиши керек. Ушул кат берилген эволюциялык практикалардын процесстердин жана дарылоонун тиизмеси.
- (56) Башында ачыгы № 834/2007 жобосуна ылайык айыл чарба ингрдиенттери катары септелген эмес, ошондуктан ал органикалык азыктардын айыл чарба кумжана кирген эмес. Бирок, Комиссиянын жобосу (EC) № 889/2008 (1) ачыгы кыяна ачыгы кыяна азыктарын айыл чарба ингрдиенттери катары кароо милдетин киргизилген.

(1) Комиссиянын (EC) 2008-жылдын 5-сентябрындагы № 889/2008 токтому, органикалык өндүрүшүн жарыялоо жана конгрдоо боюнча органикалык өндүрүшүн органикалык продуктулардын жарыялоо боюнча Кеңештин № 834/2007 Регламентинин аткарылышынын деталдуу эрежелерин белгилеген (OJ L 250, 18.9.2008, 1-бет).

2013-жылдын 31-декабрынан тартып органикалык өндүрүшү нмксаттары Бу га ылайык, 2021-жылдын 1-январынан тартып тамак-ашжана тою катары колдонуу үчүн органикалык ачыгылардын өндүрүшүндө органикалык түрдө өндүрүлгөн нсу бстраттар гана колдонулушу керек. Мындан тышкары анын өндүрүшүндө, коңдирелөөдө жана калыптандырууда белгилүү бир аз ыктарды жана заттарды колдонууга уруусат берилиши керек.

(57) Сапатты байкоо жүргүзүүнү, ушул Регламентке ылайык келүүнү жана техникалык өнүгүүлөргө ыңгайлаштырууну камсыз кылуу максатында, ачыгы өндүрүшүнү кошумча деталдуу эрежелерине карата айрым актыларды кабыл алуу ыгарыму катары Комиссияга берилиши керек.

(58) Бул Регламент анын чөйрөсүнө кирген бардык продукциялар үчүн Союда органикалык өндүрүшүн эрежелерин шайкеш келтириши жана продукциянын ар кандай категориялары үчүн деталдуу өндүрүш эрежелерин камсыз кылуу болсо да, белгилүү бир өндүрүш эрежелерин кабыл алуу кийинки этапта гана мүмкүн болот. Мисалы, жаныбарлардын аңданаркытуу рлөрү үчүн же ушул Регламентте деталдуу өндүрүш эрежелери белгиленген категорияларга кирген продукциялар үчүн кошумча деталдуу өндүрүш эрежелери. Бириккен деңгээлде мындай өндүрүш эрежелери жок болгону чурда, мүчө-мөмөктөр, эгерде бул эрежелер ушул Регламентке карама-каршы келбесе, өздөрүнүктүү к өндүрүшү үчүн к өндүрүшү к эрежелерди белгилөө мүмкүнүлүгүнө ээ болушу керек. Бирок, мүчө-мөмөктөрдө ошол улуу к эрежелерди башка мүчө-мөмөктөрдө өндүрүлгөн же сатылган продукцияга колдонуусу керек, эгерде ал продукция ушул Регламентке ылайык келет. Мындай улуу к деталдаштырылган өндүрүш эрежелери жок болгону чурда, операторлор, жок эгерде, жалпы өндүрүшү к эрежелерди жана органикалык өндүрүшү принциптерин сактоо отийишбул эрежелер жана принциптер тиешелүү продукцияга карата колдонулушу мүмкүн болгон шарттарда, мындай продукциянын рынокко шарттуу түрдө жайгаштырууда органикалык өндүрүшү билдирет.

(59) Өндүрүшү ушул Регламентте белгиленген конкреттүү өндүрүшү к эрежелердин категорияларынын биринде кирген продукцияны өндүрүшүнү конкреттүү эрежелерине ээ болуу үчүн келечектеги изилдөөнүн скелуу үчүн ошондой эле сапатты байкоо жүргүзүүнү камсыз кылуу үчүн ушул Регламенттин талаптарына сактоо жана аңданкыйин техникалык өнүгүүлөргө ыңгайлаштыруу, мындай продукцияны өндүрүшүнү деталдуу эрежелерин ошондой эле конвертациялоону милдеттүү түрү жөнүндө эрежелерди белгилөө жагына айрым актыларды кабыл алуу ыгарыму катары Комиссияга берилиши керек.

(60) Органикалык өндүрүш эрежелерин тышкаркы жаг дайлар катастроф алык жаг дайларда гана каралышы керек. Мындай учурларда органикалык өндүрүшү улантууга же кайра баштоого мүмкүнүлүк берүү үчүн кырдаалдын катастроф алык жаг дайлар катары квалификациясынан кыюу үчүн критерийлерди, ошондой эле конкреттүү эрежелерди, анын ичинде мүмкүн болгон шарттардын кыюу үчүн айрым актыларды кабыл алуу ыгарыму катары Комиссияга берилиши керек. Мүчө-мөмөктөрдө мындай катастроф алык жаг дайлар менен кангип күрөшүү керектиги жана мындай учурларда мониторинг жана отчеттуулукун зарыл талаптары жөнүндө ушул Жободон башталуу.

(61) Белгилүү шарттарда органикалык продуктулар, конверсиядагы продуктулар жана органикалык эмес продуктулар бир эле учурда чогултулуу жана ташылышы мүмкүн Органикалык, конверсиядагы жана органикалык эмес продуктулардын иштетүү үчүн урууда алардын иштетүү түрдө бөлүп алуу жана ар кандай аралашууну болтурбоо үчүн натыйжа олоор белгиленши керек.

(62) Органикалык өндүрүшүнүн бүтүндүгүн камсыз кылуу жана техникалык өнүгүүлөргө ыңгайлаштыруу үчүн органикалык продукция таңгактоо жана ташуу эрежелерине карата айрым актыларды кабыл алуу ыгарыму катары Комиссияга берилиши керек.

(63) № 1107/2009 Регламентинин (ЕС) чөйрөсүнө кирген сүмүктөрдү коргоо каражаттарында колдонулуучу активдүү заттар катары белгилүү бир продуктуларды же заттарды органикалык өндүрүшө пайдалануу, жер семирткичтер, топурак кондиционерлери, азыктандыруучу заттар, жаныбарлардын органикалык эмес компоненттери, ар кандай келип чыккан тамканы, тою кошу малары кайра иштетүүчү каражаттар жана тазалоо жана дезинфекциялоочу нбу нудар минималдуу чектелиши керек жана ушул Регламентте белгиленген конкреттүү шарттарды эске алуу менен жүргүзүлүшү керек. Тамак-аш кошу малары жана кайра иштетүүчү каражаттар катары азыктарды жана заттарды колдонууга жана кайра иштетилген органикалык тамак-аш өндүрүшүндө органикалык эмес айыл чарба ингридиенттерин колдонууга карата ушундай эле мамиле болушу керек. Демек, жалпысын органикалык өндүрүшө, атап айтканда, кайра иштетилген органикалык тамак-аш өндүрүшүндө мындай продукцияларды жана заттардын ар кандай мүмкүн болгон колдонулушу ушул Нускамда баяндалган принциптерди жана белгилүү критерийлерди эске алуу менен аныкталышы керек.

(64) Жалпысын органикалык өндүрүшө жана өзгөчө кайра иштетилген органикалык тамак-аш азыктары өндүрүшө карата сапатты байкоо жүргүзүүнү жана ушул Регламентке ылайык келүүнү камсыз кылуу үчүн ошондой эле техникалык өнүгүүлөргө ыңгайлашууну камсыз кылуу үчүн айрым актыларды кабыл алуу ыгарыму катар берилиши керек. жалпысын органикалык өндүрүшө, атап айтканда кайра иштетилген органикалык тамак-аш азыктары өндүрүшүндө колдонуу үчүн продуктуларды жана заттарга уруусат берүүнү кошумча критерийлерине, ошондой эле мындай уруусаттардын альпсалуу критерийлерине карата Комиссияга берилген.

- (65) Айыл чарба индустриясынын өнүгүшү үчүн камсыз кылуу үчүн эгерде мындай индустриялар кайра иштетилген органикалык тамак-ашты өндүрүшү үчүн иштешүүсүндө сапатын органикалык түрдө жок болсо, мүчө мамлекеттерде органикалык эмес айыл чарба индустриясынын колдонулууга уруксат берүү үчүн мүчөнүн лүгү болушу керек. Белгилүү бир шарттарда жана чектелген өнөктө.
- (66) Органикалык өндүрүшү өнүктүрүү жана рынокто органикалык жана конверсиялык өсүүдү көрдүрүп өнүктүрүү материалдарынын органикалык жана барлардын жана органикалык аквакультурага жашы жетпейт лек балдарынын бар экендиги жөнүндө ишенимдүү маалыматтардын маалыматтардын жана маалыматтардын муктаждыгын чечүү үчүн чогултуу жана жайылтуу керек. Дыйкандар жана операторлорго. Бул үчүн мүчө мамлекеттер алардын аймактарында такай жаңылануу туруучу маалымат базалары жана системалары үчүн лүгү болушу камсыз кылышы керек жана Комиссия мындай маалыматты чыгарышы керек.
- (67) Органикалык өндүрүшкө карата талаптардын сакталышы камсыз кылуу жана бул өндүрүшкө камсыз кылуу керектөөчүлөрүн ишеним камсыз кылуу үчүн операторлор компетенттүү органдарга, же зыя болгон учурда, контролдоочу органдарга же контролдоочу органдарга, органикалык эмес өндүрүшкө шектенүүчү учурларда жөнүндө маалымдоосу зарыл. - алар чыгаруу даярдаган ташп келүүчү же башка операторлордон алган продукцияга карата негизделген жок кылуу үчүн мүчөнүн болгонушу Регламенттин сакталышы Мындай шектенүү, атап айтканда, органикалык же конверсиялык продукция катары колдонууга жасатууга арналган продукцияга өндүрүшү колдонууга уруксаты жок продукцияга нускалардын болушуна байланыштуу келип чыгышы мүмкүн. Операторлор компетенттүү органдарга ылайык келбегендиктен шектенүүчү далилдөөгө мүмкүнчүлүгү бар же алар мындай шектенүүчү жок кыла албаса, маалымдашы керек. Мындай учурларда, шектүү продукциялар рынокко органикалык же конверсиялык продукциялар катары жайгаштырылбашы керек. Операторлор компетенттүү органдар менен ал эмне зарыл болгон учурда контролдоочу органдар же контролдоочу органдар менен мындай талаптарды бузуу үчүн негизинен аныктоодо жана текшерүүчү дөкөмөттөшүүгө тийиш.
- (68) Органикалык өндүрүшүн белгилүү бир максаттарда органикалык өндүрүшкө колдонууга Комиссия тарабынан уруксат берилбеген продукциялар же заттар менен булганыш болуу боюнча чүн операторлор алардын көзөмөлүндө турган пропорционалдуу жана тийиштүү чараларды көрүү керек. Мындай булганышуу коркунуучу болуу боюнча. Мындай чараларды дайыма карап чыгуу жана зарыл болгон учурда оңдоо керек.
- (69) Союз боюнча шайкешке келбегендиктен чуну рда көрүлө турган чараларга карата муктаждыктын мамилени камсыз кылуу максатында, өзгөчө мындай шектенүүчү органикалык же курамында уруксат берилбеген продукциянын жана заттардын болушунан ламкелип чыккан учурда. - конверсиялык продукциялар жана операторлор, компетенттүү органдар, же зарыл болгон учурда, контролдоочу органдар же контролдоочу органдар үчүн белгисиздикти болуу боюнча чуну талаптардын сакталышына текшерүү үчүн (EU) 2017/625 Регламентке ылайык кылынып иштөө жүргүзүү керек. органикалык өндүрүш уруксат берилбеген продукциянын же заттардын болушунан байланыштуу шайкешке келбегендиктен шектенүүчү болгон конкреттүү үчүн рда тергөө операторлор талаптардын сакталышы камсыз кылуу үчүн мындай продукциянын же заттардын болушунан булганыш жана себептин аныктоо тийиш органикалык өндүрүшүн жана, атап айтканда, органикалык өндүрүшкө колдонууга уруксаты жок продукциялардын же заттардын колдонуу жана ошол операторлор органикалык өндүрүшүн мындай продукциялар жана заттар менен булганыш болуу боюнча пропорционалдуу жана тийиштүү алдында чараларды көрүүнү камсыз кылуу. Мындай тергөөчүлөр шектүү ылайык келбегендиктен пропорционалдуу болушу керек, ошондуктан бул жерде уруксат берилбеген иштин татаалдыгына караганда менен аныктама сыяктуу өнөктө мүмкүн болушунан тезирээк бүткөрүлүшү керек. Алар ушул Регламенттин сакталбагандыгы боюнча кандайдыр бир шектенүүчүлөрдү, анын ичинде бул эрежелерди жок кылуу жана жасалма текшерүү мүмкүнчүлүгү тиешелүү маалыматтардын колдонууна кошумча алганда, эч кандай ашыкча кичик ирбестен натыйжалуу жок кылуу жана өсүүчү ылайыктуу деп эсептелген расмий контролдоочу наркандай ыкмаларды жана ыкмаларды камсыз кылуу жеринде текшерилбестен эч кандай шектенүүчү.
- (70) Органикалык же конверсиялык продукциялар катары сатылуучу продукцияга органикалык өндүрүшкө колдонууга уруксаты жок продукциялардын же заттардын болушунан пайда болушу, ошондой эле бул жагынан көрүлгөн чаралар кийинки байкоого алынууга тийиш мүчө мамлекеттер жана Комиссия тарабынан Демек, Комиссия Европарламентке жана Кеңешке ушул Регламент колдонууга алган үндөтүрүштөргө жөлөткөндөнкийин органикалык өндүрүшкө үчүн уруксаты жок продукциялар жана заттар иштетилген учурларда жөнүндө мүчө мамлекеттер тарабынан чогултуу маалыматка негизделген отчетту бериши керек. Мындай отчет, эгерде зарыл болсо, андан ары шайкешке келтирүү үчүн ныйыз амдык суу менен коштолушу мүмкүн.

- (71) Мындай кошумча шайкешкелтирүү жок болгону чурда, белгилүү бирдеңгээлдеги продукция камтыган же органикалык өндүрүштө колдонууга уруксаты жок заттардын белгилүү бир максаттарда органикалык же конверсиялык продуктулар катары сатылышынан качуу үчүн нымаларды иштеп чыкканмүчө мамлекеттер бул ыкмаларды колдонууну улантуу мүмкүнүлүгү. Бирок, Биримдиктин ички рыногунда органикалык жана конверсиялык продуктулардын кызыкмын камсыз кылуу үчүн мындай ыкмаларушул Жобого ошлайк башка мүчө мамлекеттерде өндүрүлгөн продуктуларын жоктоо жайгаштырууга татымал салбоого, чектөөгө жетоскоолду кылбашы керек. Демек, мындай ыкмалар ошол ыкма менен колдонууну улантууну тандап алганмүчө мамлекеттин айымында өндүрүлгөн продуктуларга гана колдонулушу керек. Бул мүмкүнүлүктү колдонууну чечкенмүчө мамлекеттер Комиссияга кечиктирилбестен маалымат бериши керек.
- (72) Органикалык жана конверсиялык продуктулардын өндүрүшү, даярдоочу, импорттоочу же пайдалануучу операторлор жана компетенттүү органдар, жез арал болгону чурда контролдоочу органдар же контролдоочу органдар тарабынан көрүлө турган чараларды көрүү боюнча милдеттенмелерден тышкары ушул Нускамада белгиленген органикалык өндүрүштө колдонууга уруксаты жок продукттар жез аттар менен органикалык же конверсиялык продуктулардын булганышын болтурбоо үчүн мүчө мамлекеттер ошондой эле уруксаты жок продукцияны түзүүсүз болушун болтурбоо үчүн өз айымында башка тиешелүү чараларды көрүү мүмкүнүлүгүнө ээ болушу керек. жана органикалык айыл чарбасындагы заттар. Бул мүмкүнүлүктү колдонууну чечкенмүчө мамлекеттер Комиссияга жана башка мүчө мамлекеттерге кечиктирилбестен маалымат бериши керек.
- (73) Айыл чарба аз ыктарын жана тамак-аш аз ыктарын маркировкалоо Европарламенттин жана Кеңештин (1) № 1169/2011 Регламентинде (ЕБ) белгиленген жалпы режелерге жана өзгөчө маркировкалоо жол бербөөгө багытталган жоболорго башыйуугө тийиш керектөөчүлөрдү адаштырышы мүмкүн. Мындан тышкары ушул Регламентте органикалык жана конверсиялык продуктулардын маркировкалоо тиешелүү конкреттүү жоболор белгиленди керек. Аларын жоктоо өзүнүмдөрүнтү ура идентификациялоодо жана адилет атаандаштыктын шарттарында операторлорду накыйлыктыктарында, ошондой эле керектөөчүлөрдүн негиздүү тандоо жасоого болгон кыйынчылыктарында коргошу керек.
- (74) Демек, органикалык продуктулардын белгилөө үчүн колдонулган терминдер, колдонулган тилгектөө караңдысы, органикалык эмес продукцияны маркировкалоодо алардын колдонуу дан бүткүл Союздо корголушу керек. Бул коргоо, ошондой эле бул терминдердин кадимки туундун ларына же кичирейтүү үчүн лөрүнө, алар жалпы же айкалыгырып колдонулса да колдонулушу керек.
- (75) Кайра иштелип чыккан тамак-аш айыл чарба өндүрүшүнө налынган бардык ингредиенттердин бардыгы жедээрилик бардыгы органикалык болгондо гана органикалык деп белгиленди керек. Органикалык ингредиенттерди колдонууну шектандыруу үчүн ошондой эле белгилүү бир шарттар аткарылган атап айтканда, каралып жаткан тамак-аш органикалык өндүрүштү белгилүү режелерине туура келген кайра иштелип чыккан тамак-аштын ингредиенттеринин тизмесинде гана органикалык өндүрүштө кайрылууга мүмкүн болушу керек. Операторлорго негизинен ачыктыктан же балык уулоодо келип чыккан ингредиенттердин бардык продукттарда колдонулган органикалык ингредиенттердин аныктоо мүмкүнүлүгүнө натыйжаны маркировкалоо жоболору белгиленди керек.
- (76) Кайра иштелип чыккан тамак-аш бардык жедээрилик бардык айыл чарба ингредиенттери камтылган жерде гана органикалык деп белгиленди керек. органикалык.
- (77) Бүткүл Биримдиктин рыногунда керектөөчүлөрдү чүмачык-айкындуну луту түзүү үчүн Евробиримдиктин органикалык өндүрүшүнү логотипин колдонуу Биримдиктин алкагында өндүрүлгөн бардык органикалык таңгакталган тамак-аш чүмилдеттүү болушу керек. Мындан тышкары ал логотипти Биримдиктин алкагында өндүрүлгөн налдынала таңгакталган органикалык продуктуларда жана үчүнү өлкөлөрдөн алынып келинген ар кандай органикалык продуктуларда, ошондой эле маалыматтык жана билим берүү үчүнүктүрдү түрдө колдонууга мүмкүн болушу керек. максаттары Евробиримдиктин органикалык өндүрүш логотипинин модели көрсөтүлүшү керек.
- (78) Бирок, бүт продуктулардын органикалык табияты боюнча керектөөчүлөрдү адаштырбоо үчүн бул логотипти бир гана жедээрилик бир гана органикалык ингредиенттерди камтыган азыктарга колдонууну чектөөтү ура болот. Ошондуктан анын конверсиялык продукттардын аялдын ингредиенттеринин салмагынын 95% дан ашыгы органикалык болгон кайра иштетүү продуктуларын маркировкалоодо колдонууга жол берилбеди керек.

(1) Европарламентинин жана Кеңешинин 2011-жылдын 25-октябрындагы № 1169/2011 Регламенти (ЕС) керектөөчүлөргө азыктүлүк маалыматын берүү жөнүндө, Регламентке (ЕС) № 1924/2006 жана (ЕС) № 1925/2006 өзгөртүүлөрдү киргизүү Европарламентинин жана Кеңешинин жана жокко чыгаруучу Комиссиянын 87/250/ЕЭК Директивасы 90/496/ЕЭК Кеңешинин Директивасы 1999/10/ЕС Комиссиянын Директивасы 2000/13/ЕС Европарламентинин жана Кеңешинин Директивасы Комиссия 2002/67/ЕС жана 2008/5/ЕС Директивалары жана Комиссиянын Регламентинин (ЕС) № 608/2004 (ОJ L 304, 22.11.2011, 18-бет).

- (79) Керектө ө чү лө рдү нБ иримдиктин же Б иримдиктентьшкаркыпроду кцияннелип чгышыже нү ндө мү мкү нболгончаташу у лардыболту рбоо ү чү н Европа Б ирлиг инин орг аникалык ө ндү рү шлоготиби колдону лган сайн керектө ө чү лө ргө проду кту су чгы арылган айыл чарба чийки з атыту рганжер жө нү ндө мөальмет берилиши керек. чарбачылыктантү зү лгө н Б у л контекстте, орг аникалык акваку лту радан алынганпроду кцияннэ тикеткасында айыл чарбага а шилтеме жасоону норду на акваку лту рага а кайрылу у га жол берилиши керек.
- (80) Керектө ө чү лө рү чү начык-айкынду у лу кту камсыз кылу у жана аларга тийиштү ү мөальметтыжеткирү ү нү камсыз кылу у максатында орг аникалык проду кцияннмаркировкалоо боюнча кошу мна э режелерди белгилө ө жана өзгө ртү ү лө рдү киргизү ү боюнча айрым актыларды кабыл алу у ыйгарыму ку ктары Комиссия а берилиши керек. у цу л Ну скамада баяндалган орг аникалык ө ндү рү шгө тиешелү ү терминдердин тиз меси, Европа Б ирлиг инин орг аникалык ө ндү рү шү нү нлоготиби жана аг а тиешелү ү э режелер.
- (81) Ө сү мдү ктө рдү коргоо каражаттарында же жер семирткичтер катары колдону лу у чу айрымпроду кту лар же заттар у цу л Эрежелердин чө йрө сү нө кирбешти керек жана ошонду ктаң нег из инең у цу л Эрежелердин э режелерине, анын ичинде маркировкалоо э режелерине башийбешти керек. Б ирок, бу л проду кту лар жана заттар орг аникалык айыл чарбасында маанилү ү ролду ойногонду ктан жана аларды орг аникалык ө ндү рү шгө колдону у у цу л Рег ламентке ылайык у ру ксат берилү ү гө тийиш болгонду ктан жана аларды маркировкалоо о байланышту у к э э бир белгисиздиктер практикада пайда болгон атпайтканда: орг аникалык ө ндү рү шгө ерде мындай проду ктылар же заттар у цу л Эрежеге ылайык орг аникалык ө ндү рү шгө колдону у га у ру ксат берилген болсо, алар тиешелү ү тү рдө маркировкаланышы мү мнэ кени ачык кө рсө тү лү цү керек.
- (82) Орг аникалык ө ндү рү шбардык э таптарында натыйжалу у текшерү ү жана контролдоо менен колго олсогана ишенимдү ү болот. ө ндү рү ү , кайра иштетү ү жана бөлү штү рү ү .
- (83) У цу л Рег ламенттин сакталышы камсыз кылу у ү чү н операторлорго конкреттү ү талаптар коюу цу керек. Атап айтканда, компетенттү ү орг андарга а операторду нишаракеттери жө нү ндө кабарлоо жана орг аникалык ө ндү рү шгү жана орг аникалык проду кцияннмаркировкалоону жө нгө салу у чу э режелерге жооп берген операторлорду аныктоо ү чү н сертификатциялоо системасы ү чү н жоболор каралышы керек. Эгерде су бподряддык ишсу бподрядчы операторду н нег из ги ишинин алкагында толугу менен интеграцияланбаса жана ошол контекстте кө зө мөлдө нбө сө , бу л жоболор, нег из инең тиешелү ү операторлорду нбардык су бподрядчыларына карата да колдону лу цу керек. Сертификатташу у ту ту му ну начык-айкынду у лу гу мчө мөмлекеттерденө з ишкердү ү лү гү нкабарлаган операторлорду н тиз мелирин жана орг аникалык ө ндү рү шгү жө нгө салу у чу э режелердин сакталышы текшерү ү ү чү н жү ргү зү ү чү контролду кка байланышту у альнышы мү мн болгон ар кандай жыйындардык оомну лу кка жарыялоону талап кылу у менен камсыз кылыну у га тийиш.
- (84) Алдынала таң гакталган орг аникалык аз ыктардан башка орг аникалык проду ктыларды сатпаган чакан чекенө дү кө ндө р орг аникалык ө ндү рү шгү нэ режелерин сактабоот обокелдиг ине э э жана алар орг аникалык проду кцияны сату у да пропорционалду у э мес жү ктө ргө ду у шар болбошу керек. Демек, алар кабарлоо жана сертификация боюнча милдеттенмелерге ду у шар болбошу керек, бирок орг аникалык ө ндү рү шгү жана орг аникалык проду кцияннмаркировкалоону жө нгө салу у чу э режелердин сакталышы текшерү ү ү чү н расмий кө зө мө лгө альнышы керек. Ошсыякту э ле, таң гаксыз орг аникалык аз ыктарды саткан чакан чекенө дү кө ндө р расмий кө зө мө лгө альнышы керек, бирок орг аникалык проду кцияннмаркетинг ин жең илдөтү ү ү чү н мчө мөмлекеттерде мындай дү кө ндө рдү алардын ишин сертификатциялоо милдетинен бөшөтү у мү мкү нү лү гү болу цу керек.
- (85) Б иримдикте балырларды же акваку лту ра жаныбарларыне стү рү ү чү мөйда фермерлер жана операторлор орг аникалык сертификацияга байланышту у салыштырмалу у жогорку текшерү ү чгымыдарына жана административдик тү йцү ктө ргө ту шболу шат. Инспекцияга жана сертификацияга кеткен чгымыдарды жана аг а байланышту у административдик жү ктө рдү аз айту у , локалдык тармактарды чың доо, рынокту н жакшырышына салым кошу у жана ү чү нү өлкө лө рдү операторлору менен бирдей атаандаштык шартын камсыз кылу у максатында топту к сертификатция системасына жол берилиши керек. Ошол себептен «операторлор тобу » тү цү нү гү киргизилип, аныкталып, мөйда фермерлердин жана операторлорду н мү ктаждыктарына жана ресурсту к мү мкү нү лү ктө рү нчагылдырган э режелер белгилениши керек.
- (86) Орг аникалык ө ндү рү шгү н жана орг аникалык проду кцияннмаркировкалоону натыйжалу у лу гу н натыйжалу у лу гу н жана ачык-айкындыгы н камсыз кылу у максатында, операторлор же топторду нэ сепке алу у су н жү ргү зү ү гө карата талаптарга карата айрым актыларды кабыл алу у ыйгарыму ку ктары Комиссия а берилиши керек. операторлор жана шайкештик сертификаттыннү лгү сү .
- (87) Операторлорду н топтору н сертификатциялоону э ффективдү ү жана э ффективдү ү жү ргү зү ү нү камсыз кылу у ү чү н операторлор топтору ну найрым мчө лө рү нү н милдеттерине карата айрым актыларды кабыл алу у ыйгарыму ку ктары Комиссия а берилиши керек. алардын мчө лө рү нү нгеографиялык жакындыгы ошондой э ле алардын ички контролдоо системаларынн тү зү лү цү жана ишеши.

- (88) Органикалык өндүрүшү шорганикалык өндүрүшү жана органикалык продукцияны маркировкалоо боюнча режелердин сакталышын текшерүү үчүн (EU) 2017/625 Регламентине ылайык расмий көзөмөлгө жана башка расмий ишчараларга дуушар болот. Бирок, ушул Регламентте башкача каралбаса, органикалык өндүрүшкө компетенттүү органдардын алэмиз арый болгон учурда контролдоочу органдардын жана контролдоочу органдардын расмий көзөмөлүнө жана ишаракеттерине карата ушул Жободо белгиленген режелердин тышкары режелер колдонулушу керек. операторлор жана операторлор топтору тарабынан көрүлүүгө тийиш болгон аракеттерге карата, айрым расмий контролду милдеттерди же башка расмий ишаракеттерге жана аларды көзөмөлдөөгө байланыштуу айрым милдеттерди тапшырууга карата, ошондой эле шектенүү же белгиленген бузуулар боюнча, анын ичинде өнүмдөрдү органикалык же конверсиялык продукциялар катары сатууга тыюу салуу, эгерде белгиленген шайкешке бөлөшкөн продукциянын бүтүндүгүнө таасир этет.
- (89) Алардын аймактарында бирдиктүү мамилени камсыз кылуу үчүн компетенттүү органдарга гана көз каранды болушу керек. Шектенүүдү рганже аныкталган сакталбаган учурда көрүлүүчү чаралардын каталогуна камсыз кылуу.
- (90) (EU) 2017/625 Регламентинин жоболоруна кошулган компетенттүү органдардын контролдоочу органдардын контролдоочу органдардын жана айрым башка органдардын ортосунда айрым тиешелүү маалыматтарды алмашуу жана мындай органдардын жана органдардын аракеттери жөнүндө жоболор белгиленеши керек. ушул Жободо көрсөтүлгөн.
- (91) Ушул Регламенттин талаптарына сактоону текшерүү боюнча кызыматтык контролдоону жана башка расмий ишчараларды жүргүзүүнү колдоо максатында айрым актыларды кабыл алуу ыйгарыму катары Комиссияга расмий контролду жүзөгө ашырууну конкреттүү критерийлерине жана шарттарына карата берилиши керек. өндүрүшүң даярдоону жана бөлүүшү рү үнү нбардык э таптарында байкоо жүргүзүүнү, ошондой эле ушул Регламенттин сакталышын камсыз кылуу, ошондой эле практикалык тажрыйбанын негизинде аткарылбай калуу ыктымалдыгын аныктоодо эске алынуучу кошулган элементтерге карата.
- (92) Ушул Регламенттин талаптарына сактоону текшерүү боюнча кызыматтык контроль жана башка расмий ишчаралардын аткарылышын камсыз кылуу максатында, кызыматтык контролдоо боюнча милдеттерди жана тиешелүү тапшырмаларды берүү шарттарына карата айрым актыларды кабыл алуу ыйгарыму катары Комиссияга берилиши керек. контролдоо органдарына ушул Жободо каралган шарттардан тышкары башка кызыматтык иштерге.
- (93) Регламентке ылайык Союуга органикалык азыктарды импорттоо боюнча ишчаралар боюнча тажрыйба (ЕС) № 834/2007 импортту органикалык продукциялар Биримдиктин стандарттарына ыктуу жогорку стандарттарга жооп берет деген керектөөчүлөрдүн түрлөрүнө жооп берүү үчүн ошондой эле Биримдиктин органикалык продукцияларын жеткиликтүү түргүн жакшыраак камсыз кылуу үчүн бул макулдашууларды кайра карап чыгуу зарылдыгына көрсөтүү. эларалык рынокко. Мындан тышкары органикалык продукцияны экспорттоодо колдонулуучу эрежелерди тактоо зарыл, атап айтканда, органикалык экспортту сертификаттарды түзүү жолу менен.
- (94) Бирликтин өндүрүшү жана маркировкалоо эрежелерине ылайык келген продукциянын импорту нжөнгө салуучу жоболор, аларга карата операторлор контролдоочу органдардын жана Комиссия тарабынан үчүнчү өлкөлөрдө контролдоо жана сертификация жүргүзүү үчүн таанылган контролдоочу органдардын көзөмөлүндө болгон органикалык өндүрүшү мынданарыда кучуу керек. Атап айтканда, талаптарга жооп берген органикалык продукцияны Бирликке импорттоо максатында контролдоочу органдарды аккредитациялоочу органдарга карата талаптар Комиссия тарабынан контролдоочу органдарга көзөмөл жүргүзүү үчүн бирдей шарттарды камсыз кылуу максатында белгиленеши керек. Мындан тышкары тиешелүү түргүнө жараша контролдоочу органдарга жана контролдоочу органдарга көзөмөлдүү натыйжалуу раак кылуу үчүн Комиссиянын үчүнчү өлкөлөрдү аккредитациялоо органдары жана компетенттүү органдары менен түздөн түз байланышуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу зарыл. Үчүнчү өлкөлөрдө нжөнгө эгечө климаттык жана жергиликтүү шарты бар Биримдиктин эң четки региондорунан импорттолгон продукцияга карата Комиссияга органикалык өндүрүшкө продукцияларды жана заттарды колдонууга конкреттүү үрүксаттарды берүү мүмкүнчүлүгүн карашыруу максатка ылайыктуу.
- (95) Органикалык продукциялардын Бирликтин рыногунан жеткиликтүү түргүн, эгерде мындай продукция органикалык өндүрүш боюнча Биримдиктин эрежелерине ылайык келбесе, бирок органикалык өндүрүш жана контролдоо системалары Биримдиктин рыногунан эквиваленттүү деп таанылган үчүнчү өлкөлөрдө некелип түшүү мүмкүнчүлүгүн сактап калууга тийиш бирок, үчүнчү өлкөлөрдү эквиваленттүү түргүн таануу (ЕС) № 834/2007 Регламентте белгиленгендей, Биримдик менен ошол үчүнчү өлкөлөрдүн ортосундагы эларалык келишимдер аркылуу гана берилиши керек, мында эквиваленттүү түрктү өз ара таануу үчүн жана жүзөгө ашырылат. союу.
- (96) № 834/2007 (ЕС) Регламентине ылайык эквиваленттүү түрктө максатында таанылган үчүнчү өлкөлөрдө эларалык келишим аркылуу таануу схемасына үзгүлтүксүз өтүүнү камсыз кылуу үчүн зарыл болгон чектелген өнөткөү ушул Ну скамага ылайык ушундай деп таанылышын лангууга тийиш, алардын органикалык болушун камсыз кылуу үчүн лангуу шартында

өндүрүш жана контролдоо эрежелери Союду нтиешелү ү э режелерине барабар жана алар Комиссия тарабынан алардын таанылышына көзөмөлдөөгө тиешелү ү бардык талаптарды аткарат. Бул көзөмөл, атап айтканда, таанылган үчүн өлкөлөр Комиссияга жөнөтүлүчү жылдык отчетторго негизделиши керек.

(97) Комиссия тарабынан таанылган контролдоочу органдардын жана контролдоочу органдардын схемасы боюнча эквиваленттүү кепилдиктерди берүүчү продукцияны импорттоо максатында үчүн өлкөлөрдө контролдоочу жүргүзүү жана сертификаттарды берүү тажрыйбасы көрсөткөндөй, ошол органдар тарабынан колдонулган эрежелер жана органдар айырмаланат жана мындай эрежелерди Союду нтиешелү ү э режелерине эквиваленттүү деп кароо кыйын болушу мүмкүн. Мындан тышкары контролдоочу органдардын жана контролдоочу органдардын стандарттарынын көбөйүшү Комиссия тарабынан тийишүү көзөмөл жүргүзүүгө тоскоол болууда. Демек, эквиваленттүүлүктү таануу үчүн нал схемасы жөнү шү керек. Бирок ошол контролдоочу органдар жана контролдоочу органдарына Союду н эрежелерине ылайык келген продукцияны импорттоо максаттары үчүн таанууга даярдана алышы үчүн жетишүүчү бакыт берилиши керек. Мындан тышкары талаптарга жооп берген продукцияны импорттоо максатында контролдоочу органдардын жана контролдоочу органдардын таануу үчүн жаңы эрежелери Комиссияга мындай контролдоочу органдардын таанууга даярдоо мүмкүндүк берүүчү үчүн шүл Жобокүчүн кирген күндөнтартып колдонулушу керек. жана контролдоочу органдары шүл Жобоколдонулган күндөнтартып.

(98) Органикалык продукция катарынын кока кандайдыр бир продукцияга жайгашуу, эгерде ал продукция шүл Нускамада каралган импорттоо мекендеги улардын кайсынысына болбосун Союда импорттоно болбосун, анда бул продукция органикалык продукция катарынын кока чыгаруу, эгерде ал продукция шүл Нускамада каралган импорттоо мекендеги улардын бирине ылайык келсе, бул органикалык продукциялардын сатуу камсыз кылуу үчүн нзарып болгон мөөмөттөрдүн болушу шүл шүл керек. азыктүлүк чыгарында продукцияга жайгашуу үчүн.

(99) Операторлорду нортосунда адилет атаандаштыкты камсыз кылуу максатында, үчүн өлкөлөрдүн бажы органдары үчүн нарналган документтерге, атап айтканда, органикалык экспорттоо сертификатына карата айрым актыларды кабыл алуу ыйгарыму кутары Комиссияга берилиши керек.

(100) Органикалык талаптарга жооп берген продукцияны импорттоо контекстинде контролдоочу органдардын жана контролдоочу органдардын таануу жана көзөмөлдөө жол-жобосу үчүн начык-айкындыгына жана импорттоо үчүн продукцияны импорттоо натыйжалуулугуна натыйжалуулугуна жана ачык-айкындыгына камсыз кылуу максатында айрым актыларды кабыл алуу ыйгарыму кутары берилген шүл Регламентке ылайык келген органикалык продукцияны импорттоо контекстинде контролдоочу органдардын жана контролдоочу органдардын таануу үчүн мындан аркы критерийлерине, ошондой эле ишке ашырууга карата мындай таануу үчүн жокко чыгаруу үчүн нардан аркы критерийлерине карата Комиссияга өткөрүлүп берилиши керек. контролдоочу жана контролдоочу органдар тарабынан Комиссия тарабынан таанылган контролдоочу жана контролдоочу органдардын жана контролдоочу органдар тарабынан шүл максатта ишке ашырылуучу контроль жана башка ишаракеттерге карата контроль.

(101) Эгерде сертификацияга же контролдоочу жана шүл Регламентке ылайык ишаракеттерге карата олу ттуу же кайталануучу бузуулар аныкталганда, ошондой эле контролдоочу органдардын жана контролдоочу органдардын сууруталабы боюнча тийишүү жана өзү багында оңдоо чараларын көрсөтө, ошол контролдоочу органдардын же контролдоочу органдардын таануу үчүн кечиктирбестен альп салуу керек.

(102) № 834/2007 (EC) Регламентине ылайык эквиваленттүүлүк максатында таанылган үчүн өлкөлөрдүн нтиз мезин башкаруу камсыз кылуу үчүн найрым актыларды кабыл алуу ыйгарыму кутары Комиссияга берилүүгө тийиш болгон мөөмөттөргө берилиши керек. таанылган үчүн өлкөлөртарабынан жөнөтүлгөн бул алардын таанылышына көзөмөлдөө жана Комиссия тарабынан бул көзөмөлдүү жүзөгө ашыруу үчүн нзарыл.

(103) Шүл Регламентке ылайык келген жана бир мүчө мамлекетте контролдоочу алынган органикалык продукциялардын кыймылына башка мүчө мамлекетте чектөө мүмкүн эместигин камсыз кылуу үчүн жобокоралууга тийиш.

(104) Шүл Регламентини ишке ашыруу үчүн начык маалыматтыалуу максатында мүчө мамлекеттер Комиссияга керектүү маалыматты үзгүлтүксүз берип турушу керек. Ачыктык жана ачыктык үчүн мүчө мамлекеттер компетенттүү органдардын контролдоочу органдардын жана контролдоочу органдардын жаңыланган тизмелерин сактоо тийиш. Контролдоочу органдардын жана контролдоочу органдардын тизмелери мүчө мамлекеттер тарабынан коомулуку жарыяланшы жана Комиссия тарабынан жарыяланшы керек.

(105) Өсүмдүктөрдүн органикалык эмес репродуктивдүү материалдын органикалык эмес өстүрүлгөнү канаттуу ларына жана органикалык эмес маддасын туюмдуу максаттарда колдонууга карата четтүү өлкөрдө тап менен альп салууга байланыштуу Комиссия органикалык формда мындай материалдын болушун карашы керек. Союдагы рынокто. Шүл максатта жана мүчө мамлекеттер тарабынан үзгүлтүксүз маалыматтар базасына системалары аркылуу чогултулган органикалык материалдардын бар экендиги жөнүндө маалыматтардын негизинде, шүл Регламент колдонулган күндө нбешыл өткөндөнкийин Комиссия Европарламентке отчет берилиши керек. жана органикалык операторлорду мындай материалга мүмкүн болгон чектөөлөргө жеткиликтүүлүгүнүн болушу жана себептери боюнча Кеңеш.

- (106) Канаттуу лар жана чочко жаныбарлары чү н органикалык э мес протеиндик тоюу тарды колдону у га карата чектө ө лө рдү э тап менен альп салу у ну э ске алу у менен жана жыл сайын мү че млекеттер тарабынан органикалык формадагы б елокту у тоюу н бар э кеңиг и ж нү ндө м аальматтардын нег из инде Б ирликтин рыногу н да у шу л Рег ламент колдону лг ан кү ндө н беш жыл ө ткө ндө нкийин Комиссия Европарламентке жана Кең ешке органикалык операторлорду н мндай органикалык протеинге мү мкү н болгон чектелү ү жеткиликтү ү лү гү нү н болу шу жана себептери жө ндө отчет бериши керек. тоюу .
- (107) Ө сү мдү ктө рдү органикалык репродуктивдү ү материалдын органикалык жаныбарлардын жана канаттуу лар жана чочко жаныбарлары чү н органикалык протеиндик тоюу н рыногу н да болу шу н э волюциясын э ске алу у максатында, айрымактыларды кабыл алу у ыйгарым ку ктары Комиссияга берилсин же органикалык э мес ө сү мдү ктө рдү кө бө йтү ү ү чү н материалдарды органикалык э мес жаныбарларды жана канаттуу лар жана чочко жаныбарлары чү н органикалык э мес протеиндик тоюу тарды колдону у га карата чектө ө лө рдү жана у ру ксаттарды кең ейтү ү .
- (108) У шу л Рег ламент менен өзгө ртү лгө н органикалык жана конверсиялык продукцияны Б ирликке импорттоону жө нгө салу у чу мйиз амдык баз ага ү згү лтү ксү з ө тү ү нү камсыз кылу у боюнча чараларды белгиле ө з арыл.
- (109) Мндагы тышкары (ЕС) № 834/2007 Рег ламентке ылайык берилген э квиваленттү ү лү к максатында конгрлодоочу органдардын жана конгрлодоочу органдардын таануу су ну нмө ө нө тү бү тү шу ү чү нмө ө нө т белгилениши керек жана кырдаалды жө нгө салу у ү чү н жоболорду н мө ө нө тү аяктаганга чейин белгилениши керек. алардын таанылышы белгилениши керек. (ЕС) № 834/2007 Рег ламентке ылайык берилген жана у шу л Ну скаманн кү чү нө кирген кү нү кү тү лү п жаткан э квиваленттү ү лү к максатында таануу ү чү нү чү ннү ө лкө лө рдү н арьв дарына карата жоболор да белгилениши керек.
- (110) № 834/2007 Рег ламентке ылайык э квиваленттү ү лү к максатында таанылган конгрлодоочу органдардын жана конгрлодоочу органдардын тизмесин башкаруу ну камсыз кылу у ү чү н айрымактыларды кабыл алу у ыйгарыму ку ктары Комиссия ошол конгрлодоочу органдары жана конгрлодоочу органдары алардын таанылышын кө зө мө лдө ө максатында жө нө тү ү гө тийиш болгон маальматтарга карата жана бу л кө зө мө лдү Комиссия
- (111) У шу л Рег ламент кү чү нө кирген кү нгө карата э квиваленттү ү лү к максатында таануу га ү чү ннү ө лкө лө рдө нкелген тү нмө лө рдү н э ксперт из асына ж тоого кө мө ктө шу ү ү чү н айрымактыларды кабыл алу у ыйгарыму ку ктары Комиссияга берилиши керек. ү чү ннү ө лкө лө рдө нкелип тү шкө нарыв дарды кароо ү чү н э арый болгон процеду ралык э режелерге карата.
- (112) У шу л Рег ламентти ишке ашыруу ү чү н бирдиктү ү шарттарды камсыз кылу у максатында, ө ткө нмез гилди конверсиялык мез гилдин бө лү гү катары таануу максатында бериле турган доку менттер боюнча Комиссияга аткаруу ыйгарыму ку ктары берилиши керек. э миз ү ү чү жаныбарлардын э не сү тү менен азыктандыруу ну минималдуу мө ө нө тү н жана малды кармоону н жана багуу ишинин айрым техникалык э режелерин балырлардын жана аквакультура жаныбарларын бир тү рү нө же бир тобуна малдын жыштыгы жана ө ндү рү шү н спецификалык мү нө з дө мө лө рү боюнча деталдуу э режелерди карайт. тамак-ашазыктарын жана тоюу продуктуларын кайра иштетүү дө у ру ксат берилген техникаларга карата, жалпысын органикалык ө ндү рү штө , өзгө чө кайра иштетилген органикалык тамак-ашы ө ндү рү ү дө колдонулу шу мү мкү н болгон продуктуларга жана заттарга у ру ксат берүү гө карата системалар жана ту ту мдар, ошондой э ле мндай у ру ксаттарды альп салуу катары ошондой э ле у ру ксат берүү нү н жол-жоболоруна жана мндай продуктулардын жана заттардын тизмесине жана э арый болгону чурда, мндай бу ндардын сыпаттамасы ку рамьна карата талаптар жана аларды пайдалануу шарттары жө нү ндө .
- (113) У шу л Рег ламентти ишке ашыруу ү чү н бирдиктү ү шарттарды камсыз кылу у максатында Комиссияга ыйгарыму ку ктуу орган тарабынан алынган колдо болгон органикалык же конверсиялык ө сү мдү ктө рдү н репродуктивдү ү материалдарын тизмесин белгилемалматтар базасын тү зүү жана жү ргү зүү ү чү н техникалык деталдарга карата Комиссияга ыйгарыму ку ктар берилиши керек. органикалык ө ндү рү шү нкмасы органикалык же конверсиялык ө сү мдү ктө рдү н репродуктивдү ү материалы же органикалык жаныбарлар же органикалык аквакультура нын жашы жетпеген лектери жө нү ндө жеткиликтү ү маальматтарды берүү ту ту мдарын тү зүү жана колдоо ү чү н техникалык деталдарга жана у шу л максатта маальматтарды чогултуу ү чү н спецификацияларга карата, операторлорду н бу л системаларга катышуу су боюнча чараларга, ошондой э ле органикалык ө сү мдү ктө рдү н репродуктивдү ү материалдарын органикалык жаныбарларды жана органикалык тоюу тарды колдонуу дан четтө ө лө ргө карата мү че млекет тарабынан бериле турган маальматтарга тиешелү ү деталдарды карайт жана рынокто жеткиликтү ү лү гү нө карата кэ э бир органикалык продуктулар.
- (114) У шу л Рег ламентти ишке ашыруу ү чү н бирдиктү ү шарттарды камсыз кылу у максатында органикалык ө ндү рү шү н жана продукциянын зыянуу заттар менен бу лгонуу коркуну чунанкт оо жана болту р боо ү чү н операторлор тарабынан кабыл алынуу чу жана карала турган чаралар боюнча Комиссияга аткаруу чу ыйгарыму ку ктар берилиши керек. у ру ксат берилген бу ндарды жана заттарды ылайык келбегендигине шектенүү болгону чурда кө рү лү ү чү жол-жоболуу чараларга жана тиешелү ү доку менттерге, у ру ксат берилбеген продукциянын жана заттардын бар э кеңиг инанкт оо жана баалоо методологиясына карата, ошондой э ле у ру ксат берилбеген продукциянын жезаттардын болу шу боюнча иликтө ө лө рдү н натыйжалары жө нү ндө Комиссияга жана башка мү че млекеттерге мү че млекеттер тарабынан бериле турган маальматтардын ревизиттери жана форматы

- (115) Ушул Регламентти ишке ашыруу үчүн бирдиктүү шарттарды камсыз кылуу максатында, айрым конверсиялык продукцияны маркировкалоо жана жарнамалоого, колдонуунуң көрсөтүлүүчү практикалык чараларына карата деталдуу талаптар боюнча Комиссияга аткаруучу Ыйгарыму кутар берилиши керек. , конгрессоочу органдардын жана конгрессоо органдарынын коду к номерлерине тиешелүү көрсөткүчтөрүнү камсыз кылуу жана айыл чарба сыйысу иштетилген жерди көрсөтүүчү колдонулушу, көрсөтүлүшү, курамына өлчөмү, коду к номерлерди Ыйгаруу жагынан конгрессоо органдарына жана конгрессоо органдарына жана айыл чарба сыйысу айдалган жерди керсетүүгө карата.
- (116) Ушул Регламентти ишке ашыруу үчүн бирдиктүү шарттарды камсыз кылуу максатында операторлор жана операторлор топтоору өз ишаракеттери жөнүндө Ыйгарыму куту мамлекеттик органга билдирүүгө тийиш болгон форматка жана техникалык каражаттардын реквизиттерине жана спецификацияларына карата Комиссияга аткаруучу Ыйгарыму кутар берилсин. компетенттүү органдар, мындай операторлорду нана операторлорду топтоору нунтиз мелерин жарыялоо боюнча иш чараларга карата, конгрессоо кка байланыштуу альыншыму мүн болгон жыйымдарды жарыялоону нжол-жоболоруна жана чараларына карата, деталдар жана спецификацияларга карата. операторлор жана операторлор топтоору үчүн күбөлүктүн формасына ал берилген техникалык каражаттар, операторлорду топтоору нункурамына жана өлчөмдөрүнө карата, тиешелүү документтерге жана эсепке алуу туурасына карата, ички байкоочу ргүзү туурмуна карата жана операторлорду нтиз меси, ошондой эле операторлорду топтоору менен компетенттүү органдардын конгрессоо органдардын же конгрессоо органдардын ортосунда маалымат алмашууга жана мүнөзү мамлекеттер менен мамлекеттердин ортосундагы маалымат алмашууга карата Комиссия.
- (117) Ушул Регламентти ишке ашыруу үчүн бирдиктүү шарттарды камсыз кылуу максатында Комиссияга алдынала эскертүүсүз жүргүзүлө турган бардык расмий конгрессоо нминималдуу пайызына жана кошумча конгрессоо нминималдуу пайызына карата Ыйгарыму кутар берилсин. операторлор топтооунун ичинде альнуучу үлгүлөрдүн жана конгрессоо учу операторлорду нминималдуу саныктары шайкештик көрсөтүүчү нжазууларга карата, расмий конгрессоо үчүн эарыл болгон декларацияларга жана башка билдирүүлөргө карата, тиешелүү практикалык чараларга карата компетенттүү органдар шектенүү жөнөктөлгөн абузуулар боюнча чараларды көрүүгө тийиш болгону чарлар боюнча бирдиктүү иш чаралардын аткарылышын камсыз кылуу; мындай маалыматты ошондой эле колдонулган компьютердик системанын функцияларын кошпогондо, мындай маалыматты берүүнүн жол-жоболоруна карата.
- (118) Ушул Регламентти ишке ашыруу үчүн бирдиктүү шарттарды камсыз кылуу максатында, үчүнчү өлкөлөртарабынан берилген инспекциялык күбөлүктөрдүн маануу боюнча Комиссияга аткаруучу Ыйгарыму кутары берилиши керек. конгрессоо органдарын жана конгрессоо органдардын үчүнчү өлкөлөрдө конгрессоо жүзөгө ашырууга жана органикалык сертификатты берүүгө компетенттүү деп таанууга, ошондой эле мындай таанууну жокко чыгарууга карата мындай сертификаттар, мындай сертификаттар берилүүчү техникалык каражаттарга карата, шектүү дурган же аныкталган шайкеш келбеген учурларга, атап айтканда импорттук органикалык же конверсиялык продукциянын бүтүндүгүнө таасир этүүчү жагдайларга карата чараларды колдонууну камсыз кылуу эрежелерине карата конгрессоо органдарын жана конгрессоо органдарын из мезин белгилөө. , (EC) № 834/2007 Регламентинин 33(2) беренесине ылайык таанууган үчүнчү өлкөлөрдүн из мезинтүзүүгө жана алтиз мезгетүзөтүүлөрдү киргизүүгө, ошондой эле шектелген адамдарга карата чараларды колдонууну камсыз кылуу эрежелерине карата же белгиленген шайкеш келбөөчүлүк, атап айтканда, ошол өлкөлөрдө импорттолгон органикалык же конверсиялык продукциялардын бүтүндүгүнө таасир эткен учурлар.
- (119) Ушул Регламентти ишке ашыруу үчүн бирдиктүү шарттарды камсыз кылуу максатында Комиссияга ушул Регламентти ишке ашыруу жана мониторинг жүргүзүү үчүн эарыл болгон маалыматтарды берүү туурмуна карата, анын деталдарына карата аткаруучу Ыйгарыму кутары берилсин. бериле турган маалымат жана ал маалымат бериле турган датана (EC) № 834/2007 Регламентинин 33(3) беренесине ылайык таанууган конгрессоо органдарын жана конгрессоо органдарын из мезинтүзүүгө карата ошолтиз мезден.
- (120) Комиссияга берилген Ыйгарыму кутар Регламентке (EC) ылайык ишке ашырылууга тийиш Европа Парламентинин жана Кеңешинин № 182/2011 (1).
- (121) Комиссияга органикалык өндүрүш боюнча принциптерге жана эрежелерге туура келбеген адилетсиз практикага же практикага тиешелүү негиздүү учурларда керектөөчүлөрдүн ишенимин коргоо же адилеттүүлүктү коргоо боюнча дароо колдонулуучу аткаруу актыларын кабыл алууга Ыйгарыму кутар берилиши керек. операторлор ортосундагы атаандаштык, шайкештиктин императивдигин негиздери ушуну менен таанууган конгрессоо органдардын же конгрессоо органдардын конгрессоо астында шектүү жөнөктөлгөн шайкеш келбеген учурларга карата чараларды колдонууну камсыз кылуу талап кылат.

(1) 2011-жылдын 16-февралындагы Европа Парламентинин жана Кеңешинин № 182/2011 Регламенти (ЕБ) Комиссиянын Ыйгарыму кутарын ишке ашырууга мүнөзү мамлекеттердин конгрессоо механизминде тиешелүү эрежелерди жана жалпы принциптерди аныктаган (OJ L 55, 28.2. 2011, 13-б.).

(122) У шу л Рег ламент колдону лган кү ндө нкийину шу л кү нгө чейин (ЕС) № 834/2007 Рег ламентке ылайык ө ндү рү лгө н проду кциянын апастарын тү гө нү п калышына жол берилиши керек.

(123) У шу л Жобону н максаттарына, атап айтканда, таз а атаандаштыкка жана орг аникалык проду кциянын ички рыногу ну н талаптагыдай иштешине, ошондой э ле керектө ө чү лө рдү л аз ыктарга жана Европа Б ирлиг инин орг аникалык ө ндү рү ш логотипине ишенимин камсыз кылуу га жетиш э рлик дең гээ э лде жетишү ү мү мкү н болбогонду ктан Мү чө мамлекеттердин ө зү лө рү тарабына бирок, тескерисинче, орг аникалык ө ндү рү ш боюнча э режелерди талап кылынг аншайкеш келтирү ү нү нгизинде Б иримдиктин дең гээ э линде жакшыраак жетишилет, Б ирлик 5-статьяда белг иленг енсу б с идиардык принципке ылайык чаралардыкө рө алат. Европа Б иримдиг и жө нү ндө келишим У шу л статьяда белг иленг еңдей пропорционалду у лу к принципине ылайык, бу л Рег ламент ал максаттарга жетү ү чү нз арый болгонду н чегинен чыкпайт.

(124) Операторлорго у шу л Рег ламентти колдону у ну н датасын кө рсө тү ү максатка ылайыкту у жаң ы талаптарга кө нү ү ,

У ШУ Л ЖОБ ОО НУ КАБ ЫЛАЛГ АН

І Г ЛАВА

ПРЕДМЕТ, КӨ ЛӨ МҮ ЖАНА АНЪКТАМАЛАР

1-статья

Тема

Бу л Рег ламент орг аникалык ө ндү рү шү н принциптерин белг илейт жана орг аникалык ө ндү рү шү н э режелерин тиешелү ү сертификацияны жана орг аникалык ө ндү рү шкө тиешелү ү кө рсө ткү чтө рдү маркировкалоодо жана жарнамалоодо колдону у ну , ошондой э ле э режелерди аныктайт. (ЕБ) 2017/625 Рег ламентте каралг ан дарга кошу мна контроль боюнча.

2-статья

Колдону ча бер сү

1. Бу л Рег ламент ТФЭУ ну н 1-тиркемесинде келтирилг енайыл чарбасына анын ичинде акваку лту радан жана балчылыктан келип чыккан тө мө нкү проду кцияга жана мындай проду кция ө ндү рү лгө н даярдалг ан же даярдалг ан ошол проду кциядан алынг ан проду кцияга карата колдону лат. , маркировкаланг ан таратылг ан рынокко коюлг ан импорттолг он же андан э кспорттолг он Б иримдик:

(а) ү рө ндө рдү жана башка ө сү мдү ктө рдү н репроду ктивдү ү материалдарын кошгондо, тирү ү же кайра иштетилбег енайыл чарба проду кциялары

(б) тамек-ашжатары пайдалану ү чү н кайра иштетилг енайыл чарба проду кциялары

(в) тоют.

Бу л Рег ламент ошондой э ле у шу л Рег ламенттин I тиркемесинде саналг ан айыл чарбасы менен тыг ы в байланышта болгон алар ө ндү рү лгө н даярдалг ан маркировкаланг ан бө лү шү рү лгө н рынокко жайг аштырылг ан Б ирликке импорттолг он же андан э кспорттолг он айрым башка проду кцияларга да жайг ылат. .

2. Бу л Рег ламент ө ндү рү шү н даярдоону н жана бө лү шү рү ү нү наркандай стадиясында 1-пунктта кө рсө тү лгө н проду кцияга тиешелү ү ишаракетке катышкан бардык операторлорго карата колдону лат.

3. Рег ламенттин (ЕБ) 2(2)-беренесинин (d) пункту нда аныкталг андай, массалык тамектандыру у чу тарабынан ишке ашырылу у чу массалык тамектану у операциялары № 1169/2011 у шу л пунктта белг иленг ен у чу рларды кошгондо, бу л Рег ламенттин предмет и болу п саналбайт.

Мү чө мамлекеттер массалык тамектану у ишканаларынан келип чыккан проду кцияны ө ндү рү ү , маркировкалоо жана контролдоо боюнча у лу тту к э режелерди, ал э ми алар жок болг ону чу рда жеке стандарттарды колдоно алышат. Европа Б иримдиг инин орг аникалык ө ндү рү шү н логотипи мындай проду кцияны э тикеткалоодо, презентациялоодо же жарнамалоодо колдону лб ашыккерек жана аларды жарнамалоо ү чү н колдону лб ашыккерек. массалык тамектану у чу .

4. Эгерде башкасы каралбаса, у шу л Жобо Сою ду н тиешелү ү мыйзамдарына, атап айтканда, азыктү лү к чыныгынын коопсу зду гу , жаныбарлардын саламаттыгы жана жерг алчылыгы ө сү мдү ктө рдү н ден соолугу жана ө сү мдү ктө рдү н репроду ктивдү ү материалыче йрө сү ндө гү мыйзамдарга з ыян келтирбестен колдону лат.

5. Бу л Рег ламент проду кциянын рынокко чыгару у га тиешелү ү Б ирликтин башка спецификалык мыйзамдарына, атап айтканда, Европарламенттин жана Кең ешин (1) Рег ламентине (ЕБ) № 1308/2013 (1) жана Рег ламентке з ыян келтирбестен колдону лат. (ЕС) № 1169/2011.

(1) 2013-жылдын 17-декабрындагы Европарламенттин жана Кең ешинин № 1308/2013 Рег ламентинин (ЕБ) Айыл чарба проду кцияларынын рыноктору ну н бирдиктү ү у ну н тү зү ү жана Кең ешин (ЕЭК) № 922/72, (ЕЭК) № 234 Рег ламентинин кү чү н жоготту . /79, (ЕС) № 1037/2001 жана (ЕС) № 1234/2007 (OJ L 347, 20.12.2013, 671-ст.).

6. Комиссияга 54-статьяга ылайык Итиркемеде көрсөтүлгөн нпродукциянын тизмесине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө, тизмеге кошулган нпродукцияларды кошуу же ошол кошулган жазууларга өзгөртүүлөрдү киргизүү жолу менен ийгиликтүү курама берилген актыларды кабыл алуу үчүн уруксуз. Бул тизмеге айыл чарба нпродукциялары менен тыгыз байланышта болгон нпродукциялар гана киргизилет.

3-статья

Аныктамалар

Ушул Жобонун нмексаттары үчүн төмөнкү аныктамалар колдонулат:

- (1) "органикалык өндүрүш" өндүрүшүндө даярдоону нжана бөлүшүрүшүндө нардык э таптарын да ушул Нускамага ылайык келген өндүрүшкүчтөрүн колдонуу, анын ичинде 10-статьяда көрсөтүлгөн нконверсиялоо мезгилинде иди билдирет;
- (2) "органикалык нпродукт" - 10-статьяда көрсөтүлгөн нконверсия мезгилинде өндүрүлгөн нпродукциядан башка органикалык өндүрүшүнөн ташка чыккан алынган нпродукт. Аңчылык же жапайы жаныбарларга башка уулоо нпродукциясы органикалык нпродукттар катары каралбайт;
- (3) "айыл чарба чийкиз аты" - консервалоочу эч кандай операция адуу шарболбогон айыл чарба нпродукту суу берүү же кайра иштетүү;
- (4) "алдынуу чаралары" - биологиялык ар түрдүү жана кыргыздын сапатын сактоо камсыз кылуу максатында өндүрүшүндө даярдоону нжана бөлүшүрүшүндө нар бир э табында операторлор көрүүгө тийиш болгон ишчаралар, зыян көчүрүндө ирдин жана илдеттердин алдынуу жана аларга каршы күрөшүү боюнча чаралар жана айлана-чөйрөгө, жаныбарлардын ден соолугуна жана өсүмдүктөрдүн ден соолугуна терс таасирин тийгизбөө үчүн кабыл алынат;
- (5) "сактык чаралары" өндүрүшүндө даярдоону нжана бөлүшүрүшүндө нар бир э табында ушул Нускамага ылайык органикалык өндүрүшкө колдонууга уруксаты жок нпродуктулар же заттар менен булганууну болтуруп оочу операторлор көрүүгө тийиш болгон чараларды билдирет. органикалык аз ыктарды органикалык эмес аз ыктар менен аралаштырбоо;
- (6) "конверсия" белгилүү бир мезгил ичинде органикалык эмес өндүрүшкө норганикалык өндүрүшкө өтүүнү билдирет, анын жүрүшүндө органикалык өндүрүшкө карата ушул Эрежелердин жоболору колдонулат;
- (7) "конверсиялык нпродукт" - 10-статьяда эскертилген конвертациялоо мезгилинде өндүрүлгөн нпродукция;
- (8) "холдинг" 2(1)-статьянын (а) пунктунда эскертилген ир түрү же кайра иштелибеген айыл чарба нпродукциясынын анын ичинде 2(1)-статьянын (а) пунктунда көрсөтүлгөн наквалуу лтуу радан жана балчылыктан алынган нпродукцияны өндүрүү максатында бирдиктүү башкарууну настанда иштелиген нардык өндүрүшкү бирдиктерди билдирет. Эфир майларынан жана ачыгкылардан башка Итиркемеде;
- (9) "өндүрүш бирдиги" - баштапкы өндүрүшкү жайлар, жеру частоктору, жайыттар, ачык аял чалар, мал чарба имараттары же алардын бөлүктөрү, уктар, балык көлөмөрү, балыктарды же аквалууура жаныбарларын кармоочу системалар жана частоктор сыяктуу холдингдин нардык активдерин өстүрүү бөлүмдөрү, же эч келе из түндөгү концессиялар жана өсүмдүктөрдү, өсүмдүк өстүрүүчү нпродукцияларды балырдан алынган нпродуктуларды жаныбарлардан алынган нпродуктуларды чийкиз атыларды жана (10) пунктта (11) пунктунда сүрөттөлгөн өндүрүш башкаруу үчүн башка тиешелүү материалдарды сактоочу жайлар же пункт (12);
- (10) "органикалык өндүрүш бирдиги" 10-статьяда эскертилген кайра иштетүү мезгилин кошпогондо, өндүрүшкү бирдикти билдирет, органикалык өндүрүшкө тиешелүү талаптарга ылайык башкаруу үчүн;
- (11) "конверсиялык өндүрүш бирдиги" - 10-статьяда көрсөтүлгөн кайра иштетүү мезгилиндеги, органикалык өндүрүшкө тиешелүү талаптарды сактоо менен башкаруу үчүн өндүрүшкү бирдик; ал жеру частокторунан же башка мүлктөн түзүлүшү мүмкүн алару үчүн 10-статьяда көрсөтүлгөн нконверсия мезгили убакыттан кандай үчүрүндө башталат;
- (12) "органикалык эмес өндүрүш бирдиги" органикалык өндүрүшкө тиешелүү талаптарга ылайык башкарылбаган өндүрүшкү бирдикти билдирет;
- (13) "оператор" - бул жактык көзөмөлүндө турган өндүрүшүндө даярдоону нжана бөлүшүрүшүндө нар бир э табында ушул Регламенттин сакталышы камсыз кылуу үчүн жооптуу жеке же юридикалык жак;
- (14) "фермер" - юридикалык статусуна карабастан жеке же юридикалык жак, же жеке же юридикалык жактардын тобу. айыл чарба ишин жүргүзгөнүлүттүк мыйзамдарга ылайык топ жана анын мүчөлөрү;
- (15) «айыл чарба аймагы» № 1307/2013 Регламенттин (ЕБ) 4(1)-беренесинин (е) пунктунда аныкталгандай айыл чарба аймагынын билдирет;
- (16) "өсүмдүктөр" - (ЕС) № 1107/2009 Регламенттин 3-беренесинин (5) пунктунда аныкталгандай өсүмдүктөр;

- (17) "өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалдары" өсүмдүктөрдүн жана өсүмдүктөрдүн нбардык бөлүктөрүнүн аныктамасына киргизилген буюмдардын түрдөй өсүмдүктөрдүн өсүмдүктөрдүн жана алардын чүңүрмөлөрүнүн наркандай стадиясында билдирет;
- (18) "органикалык гетерогендик материал" - белгилүү эң төмөнкү рангдагы бир ботаникалык таксондун негизинде топтошкон өсүмдүктөрдүн билдирет кайсы
- (а) жалпы фенотиптик мүнөздөмөлөрдү берет;
- (б) өсүмдүктөрдүн топтору аз сандагы бирдиктер менен эмес, бүтүндөй материал менен көрсөтүлүшү чүңүрмө репродуктивдүү бирдиктердин ортосундагы генетикалык жана фенотиптик ар түрдүүлүктүн жогорку деңгээли менен мүнөздөлөт;
- (с) № 2100/94 (1) Кеңештин Регламентинин (ЕС) 5(2) беренесинин маанисинде сорт эмес;
- (г) сортторду наралашмасы эмес; жана
- (е) ушул Ну скамага ылайык даярдалган
- (19) "органикалык өндүрүшчү н жарактуу органикалык сорт" (ЕС) Регламентинин 5(2)-беренесинде аныкталгандай сортту билдирет.
№ 2100/94, бул:
- а) жеке репродуктивдүү бирдиктердин ортосундагы генетикалык жана фенотиптик ар түрдүүлүктүн жогорку деңгээли менен мүнөздөлөт; жана
- (б) ушул Эрежелердин II тиркемесинин I бөлүгүнүн 1.8.4-пунктунда көрсөтүлгөн органикалык асылтуу кулжагынын натыйжалары
- (20) "эңелик өсүмдүк" - өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалдарына чүңдөнүшкөн аныкталган өсүмдүктү билдирет.
жаңы өсүмдүктөр
- (21) "муун" - өсүмдүктөрдүн негизинде бир баскычты түзгөн өсүмдүктөрдүн тобу;
- (22) "өсүмдүк өндүрүшчү айыл чарба өсүмдүктөрүнөн өндүрүшчү, аныктамасы жапайы өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү ларьне өндүрүшчү билдирет.
коммерциялык максаттарда;
- (23) "өсүмдүк продукциясы" - (ЕС) № 1107/2009 Регламентинин 3-беренесинин (б) пунктуна аныкталгандай өсүмдүк продукциялары
- (24) "эңкеч" Европа Парламентинин 2016/2031 Регламентинин (ЕБ) 1(1) беренесинде аныкталгандай эңкечти билдирет.
Кеңеш(2);
- (25) "биодинамикалык препараттар" - биодинамикалык чарбада салттуу түрдө колдонулуучу аралашмалар;
- (26) "өсүмдүктөрдүн коргоочу каражаттары" (ЕС) № 1107/2009 Регламентинин 2-беренесинде эскертилген репродуктивдүү продукция билдирет;
- (27) "мал чарба өндүрүшчү" - курут-кумускаларды кошкондо, үй жөнүлүк жаныбарлардын өндүрүшчү;
- (28) "вараңда" - үй канаттуулары чүңүрмөлөрүнүн аныктамасына киргизилген, мата, чатыржабылган жылуу ланбаган сыйтык бөлүгү, эңгезуу нтарабы адатта
зымтосмолор жеторлор менен жабылган сыйтык климаты табигый жана зарыл учурда жасалма жарыктандыруу суу бар, жана таштанды болот;
- (29) "пуллет" - жашы 18 жашка жеткен Gallus gallus түрдүнө гүл жашыбарлар;
- (30) жумурткалоочу тооктор - керектөө чүңүрмө мурутка өндүрүшчү чүңүрмөлөрүнүн аныктамасына киргизилген Gallus gallus түрдүнө гүл жаныбарлар
жана кеминде 18 жашка жеткен курактагылар;
- (31) "пайдаланууга жарактуу аял" - 1999/74/ЕС (3) Кеңешинин Директивасынын 2(2)-беренесинин (d) пунктуна аныкталгандай пайдалануу аймек;
- (32) "аквакультура" № 1380/2013 Регламентинин (ЕБ) 4(1)-беренесинин (25) пунктуна аныкталгандай аквакультураны билдирет.
Европарламент жана Кеңеш(4);
- (33) "аквакультура продукциясы" Регламентинин (ЕС) 4(1)-беренесинин (34) пунктуна аныкталгандай аквакультура продукциясын билдирет.
№ 1380/2013;
-
- (1) 1994-жылдын 27-июлуна дагы (ЕС) № 2100/94 өсүмдүктөрдүн сорттуу кулжагына киргизилген (OJ L 227, 1.9.1994, 1-бет).
- (2) Регламент (ЕБ) 2016/2031 Европа Парламентинин Кеңешинин 2016-жылдын 26-октябрындагы өсүмдүктөрдүн эңкечтеринен коргоочу чаралары жөнүндө,
Регламентке (ЕБ) № 228/2013, (ЕБ) № 652/2014 жана (ЕБ) өзгөртүлөрдү киргизүү № 1143/2014 Европарламентинин жана Кеңешинин жана жокко
чыгаруучу Кеңешинин Директивалары 69/464/ЕЕС, 74/647/ЕЕС, 93/85/ЕЕС, 98/57/ЕЕС, 2000/29/ЕЕС, 2006/91/ЕЕС жана 2007/33/ЕЕС (OJ L 317, 23.11.2016, 4-бет).
- (3) 1999-жылдын 19-июлуна дагы 1999/74/ЕС Кеңешинин Директивасы жумурткалоочу тоокторду коргоочу нмимелдуу стандарттарын белгилеген (OJ L 203,
3.8.1999, стр. 53).
- (4) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2013-жылдын 11-декабрындагы Регламент (ЕБ) № 1380/2013, Кеңешинин Регламентине (ЕС) № 1954/2003 жана (ЕС) №
1224/2009 өзгөртүлөр жана жокко чыгаруучу Кеңешинин Регламент (ЕС)
№ 2371/2002 жана (ЕС) № 639/2004 жана Кеңешинин 2004/585/ЕС чечими (OJ L 354, 28.12.2013, 22-б.).

- (34) «жабык рециркуляциялык аквакультура объекти» - курагындагы идиштери аквакультура сууну рециркуляциялоо камсыз кылылган жабык чөйрөдө жүргүзүлүүчү жана аквакультура жаныбарлары чүпчөйрөнү туруу кылуу үчүн туруу кылуу үчүн тышкы нергия көз каранды болгон объект;
- (35) "кальбана келүүчү булардан алынган нергия" шамал, күндүгө өтөрмөлдүк нергия толкун толкун гидростатика, полигонгазы канализациянын газы жана биогаздары;
- (36) "инкубация" - аквакультура жаныбарларын атап айтканда фишаларды жана моллюскаларды өстүрүү, инкубациялоо жана багуу үчүн жер;
- (37) "питомник" - инкубация жана өсүү стадияларынын ортосунда аквакультурага өндүрүүчү наралык системасы колдонулган жер. Питомник стадиясы өндүрүш циклинин биринчи үчтөн бир бөлүгүндө аяктайт, мында смолтификация процессин өткөнтүрлөр кошо оңдоо;
- (38) "сууну нбулганыш" 2000/60/ЕС Директивасынын 2-беренесинин (33) пунктуна жана (8) пунктуна аныкталгандай булгануу билдирет. Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2008/56/ЕС Директивасынын 3-беренеси (1), ошол Директивалардын ар бири колдонулуучу сууларда;
- (39) "поликультура" аквакультурада эки же андан көптүрлөрдү, адатта, ар кандай трофикалык деңгээлдерде өстүрүүчү билдирет. ошол эле маданий бөлүмү;
- (40) "өндүрүш цикли" аквакультура жаныбарынын же балыктын жашоо үчүн алгачкы стадиясынан (аквакультура жаныбарларында уруктанган жумуртка) тартып түшүм алган ачейинки өмүрүнүз актыгы билдирет;
- (41) "жергиликтүү түрдө өстүрүлгөн түрлөр" (ЕС) № 708/2007 (2) Кеңешинин Регламентинин 3-беренесинин (6) жана (7) пункттарынын маанисинде бөтөндө эместик жергиликтүү да жок түрлөр болуп саналган аквакультура түрлөрү билдирет. , ошондой эле ушул Жобонун IV тиркемесинде саналган түрлөр;
- (42) "ветеринардык дарылоо" белгилүү бир ооруна пайда болушуна каршы дарылоо же профилактикалык дарылоону нбардык курстарын билдирет. оору;
- (43) "ветеринардык дары-дармек каражаты" Директиванын 1-беренесинин (2) пунктуна аныкталгандай ветеринардык дары-дармек каражатын билдирет 2001/82/ЕС Европа Парламентинин жана Кеңешинин (3);
- (44) "даярдоо" органикалык же конверсиялык продуктулардын консервациялоо же кайра иштетүү боюнча операцияларды баштапкы продуктуна өзгөргөп өткөн кайра иштетилбеген продуктуга жүргүзүлүүчү ар кандай башка операцияларды мисалы союу, кесүү, тазалоо же майдалоо сыяктуу операцияларды билдирет. ошондой эле органикалык өндүрүшкө тиешелүү таңгактоо, маркировкалоо же маркировкага өзгөргүзүлгөн киргизүү;
- (45) "тамк-аш" Европа Парламентинин № 178/2002 Регламентинин (ЕС) 2-беренесинде аныкталган тамк-ашы билдирет. Кеңеш (4);
- (46) "жем" № 178/2002 (ЕС) Регламентинин 3-беренесинин (4) пунктуна аныкталган оюту билдирет;
- (47) "Тоям материалдары" - № 767/2009 Регламентинин (ЕС) 3(2)-беренесинин (g) пунктуна аныкталгандай тоям материалдары Европарламент жана Кеңеш (5);
- (48) "рынокко чыгаруу" (ЕС) Регламентинин 3-беренесинин (8) пунктуна аныкталгандай рынокко чыгаруу билдирет. № 178/2002;
- (49) "көзөмөлдөө" 2(1)-статьяда эскертилген тамк-ашка, тоямка же ар кандай продуктуга, ошондой эле тамк-ашка, тоямка же 2(1)-статьяда эскертилген ар кандай продуктуга киргизүүчү наралык же болжолдонгон ар кандай субстанцияга байкоочу жүргүзүү жана байкоочу жүргүзүү мүнөтүлүгү билдирет. 1) өндүрүшкү даярдоонун жана бөлүштүрүүчү нбардык эсептөөлөрү;
- (50) "өндүрүүчү н даярдоонун жана бөлүштүрүүчү н стадиясы" органикалык продуктуна баштапкы өндүрүүдө тартып аныктоо, кайра иштетүү, ташуу жана сатуу же акыркы керектөөчүгө жеткирүү аркылуу, анын ичинде зарыл болгон чурда, маркировкалоо, жарнамалоо, импорттоону билдирет. , экспорттоо жана субподряддык иш

(1) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2008-жылдын 17-июнуна дагы 2008/56/ЕС Директивасындагы издеп изилдөө саясат чөйрөсүндө коомулукуту наркетин үчүн негиздигүзүчү (Деңиз стратегиясынын алкактагы директивасы) (OJ L 164, 25.6.2008, б. 19).

(2) 2007-жылдын 11-июнуна дагы № 708/2007 Кеңешинин Регламентинин (ЕС) аквакультурада бөтөн жана жергиликтүү жок түрлөрүн пайдалануу жөнүндө (OJ L 168, 28.6.2007, стр. 1).

(3) 2001/82/ЕС Европарламентинин жана Кеңешинин 2001-жылдын 6-ноябрындагы Ветеринардык дары-дармек каражаттарына тиешелүү Коомдошу кту нкодекси боюнча Директивасы (OJ L 311, 28.11.2001, 1-бет).

(4) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2002-жылдын 28-январындагы № 178/2002 Регламентинин (ЕС) тамк-ашманын амдарын жалпы принциптерин жана талаптарын белгилеген Азыктүлүк коопсуздугу боюнча Европа органын түзүү жана тамк-аш коопсуздугу маселелери боюнча жол-жоболорду белгилөө (OJ L 31, 1.2.2002, 1-бет).

(5) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2009-жылдын 13-июнуна дагы № 767/2009 Регламентинин, Европа Парламентинин жана Кеңешинин Регламентинин (ЕС) № 1831/2003 түзөтүлгөн киргизүү жана Кеңешинин чүпчөйрөтү . 79/373/ЕЭС Директивасы Комиссиянын 80/511/ЕЭК Директивасы Кеңешинин 82/471/ЕЭС, 83/228/ЕЭС, 93/74/ЕЭС, 93/113/ЕЭС жана 96/25/ЕЭС Директивалары жана Комиссиянын чечими 2004/217/ЕС (OJ L 229, 1.9.2009, 1-б.).

- (51) "ингредиент" № 1169/2011 Регламенттин (ЕБ) 2(2)-б-еренесинин (f) пунктунда аныкталган ингредиентти же тамак-аштан башка продуктулар үчүн өндүрүлүүдө же даярдоодо колдонулган кандайдыр бир затты же продуктуну билдирет. даяр продукту нунку рамьнда дагы эле бар, ал тургай өзгөргүлгөнү рдө болгонбу жуда;
- (52) "маркировка" кайсы болбосун нтаңгагында, документте, эскертмеде, этикеткада, шакекче же жака менен кошолгон же анык ошол жактага жайгаштырылган продуктуга тиешелүү ар кандай сөздөрдү, реквизиттерди, соода белгилериң фирмалык аталышын сүрөттүү материалды же символду билдирет;
- (53) "жарнак" продукциясыатуу тике же кыйрты рдө илгерилетүү максатында көз караштарга, ишенимдерге жана жүрүмтүрүмдүргө таасир этүүчү жана калыптандыруучу нарналган же болжолдонгон этикеткадан башка ар кандай каражаттар менен коомуну лүкка ар кандай презентацияны билдирет;
- (54) "компетенттүү органдар" Нускамаңын 3-б-еренесинин (3) пунктунда аныкталгандай компетенттүү органдарды билдирет (ЕБ) 2017/625;
- (55) "конролдоо органы" (ЕБ) 2017/625 Регламенттин 3-б-еренесинин (4) пунктунда аныкталгандай органикалык конролдоо органы же Комиссия тарабынан таанылган же Комиссия тарабынан чүчүнү өлкө тарабынан таанылган аныгы арьму кутарды билдирет. Союга органикалык жана конверсиялык продукцияны импорттоо үчүн чүчүнү өлкө лөрдө конролдоо кту жүргүзүү ;
- (56) "конролдоо органы" (ЕБ) 2017/625 Регламенттин 3-б-еренесинин (5) пунктунда аныкталгандай аныгы арьму кут берилген органикалык же Комиссия тарабынан таанылган органикалык же Комиссия тарабынан таанылган чүчүнү өлкө нү билдирет. Союга органикалык жана конверсиялык продукцияны импорттоо үчүн чүчүнү өлкө лөрдө конролдоо кту жүргүзүү ;
- (57) "ылайыксыздук" - бул Регламенттин талаптарын аткарыоо же аныгы арьму кут берилген же аткарыоо ушул Жобого ылайык кабыл алынган актыларды эске алуу ;
- (58) "генетикалык жактан модификацияланган организм" же "ГМО" Европарламенттин жана Кеңештин (1) 2001/18/ЕС Директивасынын 2-б-еренесинин (2) пунктунда аныкталгандай генетикалык жактан өзгөртүлгөн организмди билдирет. ошол Директиванын 1В тиркемесинде келтирилген генетикалык модификациянын млары ;
- (59) "ГМОдон өндүрүлгөн" ГМОдонтолугу менен же жарымжартылай алынган буюм ГМОну камтыган же андантуу рбаган каражаттар ;
- (60) "ГМО тарабынан өндүрүлгөн" - өндүрүш процессинде акыркы тиричилик үчүн органикалык ГМОну колдонуу менен алынган буюм эмес камтыган же ГМОдонтүргөн же ГМОдон өндүрүлгөн ;
- (61) "тамак-аш кошулмасы" - № 1333/2008 Регламенттин (ЕС) 3(2)-б-еренесинин (а) пунктунда аныкталган тамак-аш кошулмалары Европарламент жана Кеңеш (2);
- (62) "тою кошулмалары" - № 1831/2003 Регламенттин (ЕС) 2(2)-б-еренесинин (а) пунктунда аныкталгандай тою кошулмалары Европарламент жана Кеңеш (3);
- (63) "инженердик наноматериал" Регламенттин (ЕБ) 3(2)-б-еренесинин (f) пунктунда аныкталгандай инженердик наноматериалды билдирет. 2015/2283 Европарламенттин жана Кеңештин (4);
- (64) «квиваленттүүлүк» бирдей деңгээлде шайкештик камсыз доону камсыз кылуу үчүн эрежелерди колдонуу аркылуу бирдей максаттарга жана принциптерге жооп берүүнү билдирет;
- (65) "кайра иштетүүчү жардам" (ЕС) № 1333/2008 Регламенттин 3(2)-б-еренесинин (b) пунктунда аныкталгандай кайра иштетүүчү жардамды билдирет. тамак-аш жана тою үчүн (ЕС) № 1831/2003 Регламенттин 2(2)-б-еренесинин (h) пунктунда ;
- (66) "Тамак-аш ферменти" - № 1332/2008 Регламенттин (ЕС) 3(2) б-еренесинин (а) пунктунда аныкталган тамак-аш ферменти Европарламент жана Кеңеш (5);
- (67) "иондошуруучу нурануу" - Кеңештин 2013/59/ директивасынын 4-б-еренесинин (46) пунктунда аныкталган иондошуруучу нурануу Евратом (6);

(1) 2001/18/ЕС Европарламентинин жана Кеңешинин 2001-жылдын 12-мартындагы өндүк жактан модификацияланган организмдерди чегерөө атайылап чыгаруу жана Кеңештин 90/220/ЕЕС Директивасынын жокко чыгаруу буюмунан Директивасы (ОJ L 106, 17.4.2001, 1-6-ет).

(2) 2008-жылдын 16-декабрындагы Европарламенттин жана Кеңешинин № 1333/2008 Регламент (ЕС) тамак-аш кошулмалары буюмунан (ОJ L 354, 31.12.2008, стр. 16).

(3) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2003-жылдын 22-сентябрындагы № 1831/2003 Регламент (ЕС) жаныбарлардын азыктандыруусунда колдонулуучу кошулмалар жөнүндө (ОJ L 268, 18.10.2003, 29-6-ет).

(4) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2015-жылдын 25-ноябрындагы 2015/2283 Регламенти, Европа Парламентинин жана Кеңешинин № 1169/2011 Регламентинин (ЕБ) түзөтүлөрдү киргизүү жана Регламентинин (ЕС) № 2015-ж. 258/97 Европа Парламентинин жана Кеңешинин Комиссиянын Регламентинин (ЕС) № 1852/2001 (ОJ L 327, 11.12.2015, 1-6-ет).

(5) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2008-жылдын 16-декабрындагы Регламент (ЕС) № 1332/2008 тамак-аш ферменттери жана Кеңештин 83/417/ЕЕС Директивасына өзгөртүүлөрдү киргизүү, Кеңештин Регламенти (ЕС) № 1493/1999, Директива 2000/13/ЕС, Кеңештин 2001/112/ЕС Директивасы жана Регламент (ЕС) № 258/97 (ОJ L 354, 31.12.2008, 7-6-ет).

(6) 2013-жылдын 5-декабрындагы 2013/59/Евратом Кеңешинин Директивасы иондошуруучу нурануу нунтаасиринен келип чыгуучу коркунуштардан коргоону нунгизги коопсуздук стандарттарын белгилеген жана 89/618/Евратом 90/641/Евратом 96/29/ Директиваларды жокко чыгарган Euratom, 97/43/ Euratom жана 2003/122/Euratom (ОJ L 13, 17.1.2014, 1-6-ет).

- (68) "алдынала таңгакталган тамак-аш № 1169/2011 Регламенттин (ЕБ) 2(2)-беренесинин (е) пунктунда аныкталгандай, алдынала таңгакталган тамак-ашты билдирет;
- (69) канаттуулар үйү - үй канаттууларын жайгаштыруу үчүн түрүктүү жекөчмө имарат, анын ичинде веранда менен кош чатырлары менен жалбылган бардык беттер кирет; үйөзүнөн отсектерге бөлүнүшү мүмкүн алардын бири бирүйдүргө ылайыкташкан
- (70) "топурак менен байланышкан айыл чарба өсүмдүктөрүнүн өстүрүү" - жер казынасына жана түп тектерине байланыштуу органикалык өндүрүштө уруксат берилген материалдар жана продуктулар менен аралашкан жер семирткичтүү тирүү кыртышта же кыртышта өндүрүш
- (71) "кайра ишетирилген продуктулар" (ЕС) Регламенттин 2(1)-беренесинин (п) пунктунда аныкталгандай кайра ишетирилген продукту кциябы билдирет. № 852/2004 Европа Парламентинин жана Кеңешинин (1), таңгактоо же маркировкалоо операцияларына карабастан
- (72) "кайра ишетирилген продуктулар" (ЕС) Регламенттин 2(1)-беренесинин (о) пунктунда аныкталгандай кайра ишетирилген продукту кциябы билдирет. № 852/2004, таңгактоо же маркировкалоо операцияларына карабастан
- (73) "кайра иштетүү" (ЕС) № 852/2004 Регламенттин 2(1)-беренесинин (м) пунктунда аныкталгандай кайра иштетүүнү билдирет; бууга ушул Эрежелердин 24-жана 25-статьяларында айтылган заттарды колдонуу кирет, бирок таңгактоо же маркировкалоо операциялары кирбейт;
- (74) "органикалык же конверсиялык продуктулардын бүтүндүгү" продукту шайкештикте көрсөтпөгөндүгүн билдирет кайсы
- (а) өндүрүшүн даярдоону жана бөлүшүүнүн наркандай стадиясында органикалык же конверсиялык мүнөздө мөлөргө таасир этет продукту; же
- (б) кайталануучу жатайлап;
- (75) "калам" - жаныбарларды аба ырайынын терс таасиринен коргоо менен камсыз болгон бөлүгүн камтыган коргоо шарттар.

II ГЛАВА

ОРГАНИКАЛЫК ӨНДҮРҮНҮН МАКСАТТАРЫ ЖАНА ПРИНЦИПТЕРИ

4-статья

Максаттар

Органикалык өндүрүштө мүнөзү жалпы максаттарды көздөйт:

- (а) айлана-чөйрөнү жана климатты коргоо сальмошу;
- (б) топурактын закмөөнөттүү асыдуулукусактоо;
- (в) биологиялык артүрдүүлүктүн жогорку деңгээлине сальмошу;
- (г) уулуу эмес чөйрөгө олуутуу сальмошу;
- (е) жаныбарлардын жергиликтүү жогорку стандарттарына жана, атап айтканда, жаныбарлардын түргө мүнөздүү жүрүмтөрүмүктөрдүн канаттандырууга сальмошу;
- (ж) Бириктирилген кайсы аймактарында кыска бөлүшүү каналдарына жана жергиликтүү өндүрүштү стимулдаштыруу;
- (з) жж болуп кетүү коркунучунда тууган сейрек кездешүүчү жана жергиликтүү пордаларды сактап калууга көмөк көрсөтүү;
- (и) конкреттүү муктаждыктарга жана максаттарга ылайыкташтырылган өсүмдүктөрдүн генетикалык материалдын камсыздоо өнүктүрүүгө сальмошу органикалык айыл чарбасы
- (й) биологиялык артүрдүүлүктүн жогорку деңгээлине сальмошу, атап айтканда, органикалык гетерогендик материал жана органикалык өндүрүшүнүн жарактуу органикалык сорттор сыяктуу артүрдүүлүк өсүмдүктөрдүн генетикалык материалдын пайдалануу менен
- (ж) органикалык сектордун жагымдуу экономикалык перспективаларына көмөктөшүү максатында органикалык өсүмдүктөрдүн селекциясын өнүктүрүүгө көмөктөшүү.

5-статья

Жалпы принциптер

Органикалык өндүрүштө мүнөзү жалпы принциптерге негизделген туруктуу башкаруу системасы болуп саналат:

- (а) жаратылыштын системаларына циклдери менен жана кыртыштын суунун жана суунун абалын колдоо жана жакшыртуу; аба, өсүмдүктөр менен жаныбарлардын ден соолугу жана алардын ортосундагы тең салмактуулук;
- (б) табигый ландшафттын элементтеринин мисалы табигый мурас объекттерин сактоо;

(1) Тамак-аштын ыктарынын гигиенасы боюнча Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2004-жылдын 29-апрелиндеги № 852/2004 Регламенти (ЕС) (ОJ L 139, 30.4.2004, 1-бет).

(с) суу , топурак , органикалык заттар жана аба саяктуу э нерг ияы жана жаратылыш рессурстарын жоопкерчиликтуу пайдалануу ;

(г) айлана-чөйрөгө , адамдын денсоолугуна , өсүмдүктөрдүн денсоолугуна же жаныбарларга зыян келтирбеген процесстерди колдонуу менен өндүрүлгөн товарларга керектөөчүлөрдүн сууруталабына жооп берген жогорку сапаттагы атак-аштын жана башка айыл чарба жана аквакультура продукцияларын кандай түрлөрүн өндүрүшүндөн сууруталабына жана жергиликтүү ;

(е) тамак-ашааыктардын өндүрүшүн кайра иштетүүнүн жана бөлүштүрүүнүн бардык этаптарында органикалык өндүрүштүн бүтүндүгүн камсыз кылуу жана тоо ;

(ф) э кологиялык системалардын негизинде жана башкаруу системасынын ички рессурстарын пайдалануу менен биологиялык процесстерди тиешелүү долбоорлоо жана башкаруу , төмөнкү ыкмаларды колдонуу менен

(i) тирүү организмдерди жана механикалык өндүрүш ыкмаларын колдонуу ;

(ii) топурак менен байланышкан өсүмдүк өстүрүү жана жер менен байланышкан мал чарбачылыгы же суу рессурстарын тутуу пайдалануу принцибин ылайык келген аквакультура менен машгуу ;

(iii) ГМОну , ГМОдон өндүрүлгөн продукция жана ГМО тарбынан өндүрүлгөн продукция колдонуу жокко чыгаруу , ветеринардык дары-дармек каражаттары

(iv) тобокелдиктерди баалоо жана зарыл болгон учурда алдынала жана алдынала чараларын колдонууга негизделген

(ж) тышкы рессурстарды пайдалануунун чектөө ; тышкы салымдар талап кылынса же (ф) пунктунда эскертилген башкаруунун тиешелүү ыкмалары жана ыкмалары жок болсо , тышкы салымдар төмөнкүлөр менен чектелет :

(i) органикалык өндүрүштөн алынган материалдар ; өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалдар болгон учурда сортторго артыкчылык берилет органикалык айыл чарбанын конкреттүү муктаждыктарын жана максаттарын канаттаңдыруу жөнөмдүүлүгүнүн чүнтандалып алынган

(ii) табигый же табигый түрдөн алынган заттар ;

(iii) эригичтиги аз минералдык жер семирткичтер ;

(з) санитардык абалды э кологиялык тең салмактуулуктагы иондук айырмачылыктарды климаттык жана жергиликтүү шарттардын өзгөрүүсүнө таптарын жана чарбачылыктын спецификалык практикасын скаралуу менен зарыл болгон учурда жана шулар Эрежелердин чегинде өндүрүш процессин адаптациялоо ;

(и) жаныбарларды колдошуруунун жасалма жол менен иондук кцияланган полиплоиддик жаныбарларды багууунун жана иондошуруунуну рлануунун бүткүл органикалык азык-түлүк чыгарылыш чыгаруу ;

(к) түрлөрдүн өзгөрчө муктаждыктарын скаралуу менен жаныбарлардын жергиликтүү жогорку деңгээлге элине сактоо .

б-статья

Айыл чарба иштерине жана аквакультурага колдонулуучу конкреттүү принциптер

Айыл чарба иштерине жана аквакультурага карата органикалык өндүрүштө тап айтканда , төмөнкү конкреттүү принциптерге негизделет :

(а) кыргыздын жашоо тиричилигин жана табигый кыргыздын асылдуулугун кыргыздын тутуулуунун кыргыздын суунун сакталышына жана биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жана жогорулатуу , кыргыздын органикалык заттарын жогорулууна , кыргыздын кысыгына жана эрозиясына жол бербөө жана ага каршы күрөшүү , ошондой эле биринчи кезекте кыргыздын системасы аркылуу өсүмдүктөрдүн азыктандыруу ; ;

(б) калыбын келтирилбеген рессурстарды жана тышкы рессурстардын минималдуу пайдалануунун чектөө ;

(в) өсүмдүк жана мал чарба өндүрүшүнө кирүүчү катары өсүмдүк жана жаныбарлардан алынган калдыктарды жана кошумча продукцияларды кайра иштетүү ;

(г) алдынала чаралары менен өсүмдүктөрдүн денсоолугун сактоо , атап айтканда зыянкелтерге жана илдеттерге тутуу ылайыктуу түрлөрдү , сортторду жетегергендүү материалдарды тандоо , ылайыктуу которушулууну пайдоо , механикалык жана физикалык ыкмалар жана зыянкелтердин табигый душмандарын сактоо ;

(д) генетикалык ар түрдүүлүктүн жогорку даражасын илдеттерге тутуулуугу жана узак жашоо баруу катары жана жаныбарларды пайдалануу ;

(е) өсүмдүктөрдүн сортторун тандоодо , өзгөрчө органикалык өндүрүш системасынын өзгөрчөлүктөрүнө скаралуу менен агротехникалык көрсөткүчтөргө , илдеттерге тутуулууга , ар түрдүү жергиликтүү топурак-климаттык шарттарга ыңгайлашууга жана табигый түрүнүн чүнтоскоолду катарды сыйлоого көңүл буруу ;

- (g) органикалык гетерогендүү материалдан жана органикалык өңдүү рүшүчү н жарактуу органикалык сортторду н репродуктивдүү материалсыз кыюу органикалык өсүмдүктөрдү н репродуктивдүү материал пайдалануу ;
- (h) табигый репродуктивдүү жөнөмдүү үлүк аркылуу органикалык сортторду өңдүү рүшүчү жана жаратылыштын чегинде кармоого басым жасоо тоскоолдуктарды кесип өтүү ;
- (i) № 2100/94 Регламенттин 14-б-беренесине жана өсүмдүктөрдү нүлүттүк сортуна ылайык берилгенукуктарга азын келтирбестен Мүчө мөмлекеттердин улуттук мыйзамдары фермерлердин органикалык өңдүү рүшүчүчө шарттарына ыңгайлаштырылган генетикалык ресурстарды өңүктүү рүшүчүчө чарбаларына алынган өсүмдүктөрдү н репродуктивдүү материалдарына колдонуу мүмкүнүлүгү ;
- (к) генетикалык ар түрдүү үлүктү н жогорку даражасын жана барлардын жергиликтүү шарттарга ыңгайлашуу жөнөмдүү үлүктү н алардын сыяктуу үлүк баалуулугуна ак жашын тиричилигин жана ооруларга же ден соолук көйгөйлөрү нөтүрүктү улугуна ске алуу менен жана барлардын пордаларына тандоодо ;
- (к) жерге ылайыкташтырылган жана жерге байланыштуу мөлчарба өңдүү рүшүчү н практикасы ;
- (l) имундук системаны күчөтүү чү жана ооруларга каршы табигый коргонууну чыңдоо мөлчарбачылык ыкмаларына колдонуу , анын ичинде үзгүлтүксүз көңүлү лөрдү жасоо жана ачык асман алдында ыаймактарга жана жайыттарга чыгуу ;
- (m) органикалык өңдүү рүшүчүчө н натыйжасында алынган айыл чарба индигенттеринен турган органикалык току менен мөлдөтүү тандуу жана табигый айыл чарбасын эместетүүдөн ;
- (n) органикалык чарбаларда өстүү рүлгөн жана барлардан алынган органикалык мөлчарба продукциясы өңдүү рүчүчө рөлгөнө же баладан чыккан дан бери өмүр бою ;
- (o) суучөйрөсү нүчүчү гүлтүксүз ден соолугу жана аны курачуу ргансуу жана жерүстүндөгү экосистемалардын сапаты ;
- (p) Регламентке (ЕБ) ылайыктуу рүктү пайдаланылган балык чарбаларынын же менен суу организмдерин азыктандуу № 1380/2013 же органикалык өңдүү рүшүчүчө н натыйжасында алынган айыл чарба индигенттеринен анын ичинде органикалык аквакультурадан жана табигый айыл чарба эместетүүдөн турган органикалык току менен ;
- (q) органикалык өңдүү рүшүчөнкөйчү мүнөз болгон коргоочу ыкмалар болгон үрөрдү нар кандай коркунуучу болуу бою .

7-статья

Органикалык тамак-ашык кайра иштетүүдө колдонулуучу конкреттүү принциптер

Кайра иштетилген органикалык тамак-ашык кайра өңдүү рүшүчү , атап айтканда , төмөнкү конкреттүү принциптерге негизделет :

- (a) органикалык айыл чарба индигенттеринен органикалык тамак-аш өңдүү рүшүчү ;
- (б) тамак-аш кошулмаларын негизинен технологиялык жана сезүү үчүн функциялары бар органикалык эмес индигенттерди , микробиологиялык жана кайра иштетүүчү каражаттарды колдонуу үчүн чектөө , алар минималдуу деңгээлде жана мөңгүлүү технологиялык муктаждык болгон учурларда гана колдонулуучу үчүн же өзгөчө тамак-аш максаттары ;
- (c) чыныгы табияттын карата адаштыруучу заттарды жана кайра иштетүү ыкмаларына салуу ;
- (г) биологиялык , механикалык жана физикалык ыкмаларды колдонуу аркылуу органикалык тамак-аштызотиялык менен кайра иштетүү ;
- (e) инженердик наноматериалдарды камтыган же алардан турган тамак-аштызотиялык салуу .

8-статья

Органикалык току кайра иштетүүдө колдонулуучу конкреттүү принциптер

Кайра иштетилген органикалык току өңдүү рүшүчү , атап айтканда , төмөнкү конкреттүү принциптерге негизделет :

- (a) органикалык току материалдарынан органикалык току өңдүү рүшүчү ;
- (б) току кошулмаларынан кайра иштетүүчү каражаттарды колдонуу үчүн чектөө , алар минималдуу өлчөмдө жана мөңгүлүү технологиялык же зоотехникалык муктаждыктарга өзгөчө тамак-аш максаттары үчүн ;

(с) чыныгы табиягына карата адаштыруу чүзөттөрдү жана кайра иштетүү ыкмаларына алып салуу
продукту;

(г) органикалык тоюту биологиялык, механикалык жана физикалык ыкмаларды колдонуу аркылуу ээтиятты менен кайра иштетүү.

III ГЛАВА

ӨНДҮРҮНҮН НЭРЕЖЕЛЕРИ

9-статья

Жалпы өндүрүш режелери

1. Операторлору бул статьяда белгиленген өндүрүшү жалпы режелерин сактоого милдеттүү.

2. Бүтүндөй холдинг органикалык өндүрүшкө карата бул Эрежелердин талаптарын сактоо менен башкарылат.

3. 24-жана 25-статьяларда жана II тиркемеде эскертилген максаттарда жана пайдалануулар үчүн органикалык эмес өндүрүштө аларды пайдаланууда белгиленген шартта, ушул жоболорго ылайык уруксат берилген продукциялар жана заттар гана колдонулушу мүмкүн. Союду кыймылдаткычтардын иштетүү жоболоруна ылайык, ал эми зарыл болгон учурда, Союду кыймылдаткычтарга негизделгенуу ттуу жоболорго ылайык ыйгарылуучу берилген.

(ЕС) № 1107/2009 Регламенттин 2(3)-беренесинде айтылган төмөнкү продукциялар жана заттар, ушул Нускамага ылайык уруксат берилген шартта органикалык өндүрүштө колдонууга уруксат берилет:

(а) өсүүдү көздүү коргоо каражаттарынын компоненттери катары сейнерлер, синергисттер жана коф-ормулантар;

(б) өсүүдү көздүү коргоо каражаттары менен аралаштырылган адывантар.

Органикалык өндүрүштө продукцияларды жана заттарды ушул Регламентте каралгандан башка максаттарда пайдаланууга, эгерде аларды пайдалануу II главада баяндалган принциптерге ылайык келсе жол берилет.

4. Иондошуруучу нурануу органикалык тамак-ашыже тоюту тазалоодо, ошондой эле органикалык тамак-ашаже тоюту колдонулуучу чийки заттарды иштетүүдө колдонулбайт.

5. Жаныбарларды колдошуруучу колдонууга жана жасалма жол менен индукцияланган полиплоиддик жаныбарларды өстүрүүгө тыюу салынат.

6. Өндүрүшүндө даярдоонон жана бөлүшүрүчү нар бир э табында зарыл болгон учурда профилактикалык жана сактык чаралар көрүлүүгө тийиш.

7. 2-пунктка карабастан холдинг органикалык, конверсиялык жана органикалык эмес өндүрүшүчү так жана натыйжалуу бөлүнгөн өндүрүшүк бирдиктерге бөлүшүшү мүмкүн. Мында органикалык эмес өндүрүш бирдиктери үчүн:

(а) мөлдөнүр кандай түрлөрү тартылган;

(б) өсүүдү көзгө карата, оңой айырмалануучу ар кандай сорттор тартылган.

Балырларга жана аквакультура жаныбарларына келсек, өндүрүшү частоктору же бөлүмдөрү нунортосунда так жана эффективдүү бөлүнүү болгон шартта бир эле түр тартылышы мүмкүн.

8. 7-пункттын (б) пунктунан четтөө жолу менен үч жылдан кем эмес өстүрүү мөөнөтүн талап кылган көп жылдык өсүүдү көзгө карата, оңой айырмаланбаган ар кандай сорттор же бир эле сорттор тартылышы мүмкүн каралып жаткан өндүрүшкөнверсия планынын алкагында жана каралып жаткан өндүрүш менен байланышкан аягыттына кыркы бөлүгү органикалык өндүрүшкө айлантыруу мүмкүн болушунан тез арада башталып, эң көп дегенде беш жылдын ичинде бүткөрүлгөн шартта.

Мындай учурларда:

(а) фермер компетенттүү органга, же зарыл болгон учурда конгрессордоочу органга же конгрессордоочу органга тиешелүү продукциянын биринчү түшүмүн жыйноону башталышы же үндө кеминде 48 саат мурда билдирүүгө милдеттүү;

(б) түшүм жыйноо аяктагандан кийин фермер компетенттүү органга, же зарыл болгон учурда конгрессордоочу органына же конгрессордоочу органга тиешелүү вендордон алынган түшүмдү так саны жана продукциянын бөлүгүн бөлүнө көрүлгөн чаралар же үндө маалымдайт;

(в) конверсия планы жана эффективдүү жана так бөлүүчү камсыз кылуу үчүн көрүлүүчү чаралар жыл сайын компетенттүү орган тарабынан же зарыл болгон учурда конверсия планы башталгандан кийин конгрессордоочу орган же конгрессордоочу орган тарабынан рассталат.

9. 7-пункттын (а) жана (б) пункттарында белгиленген ар кандай түрлөргө жана сортторго карата талаптар илимий-билим берүү борборлоруна, өсүүдү көздүү ипитомиктерине, үрөндөрдү көбөйтүүчүлөргө жана селекциялык операцияларга карата колдонулбайт.

10. Эгерде 7, 8 жана 9-пункттарда көрсөтүлгөн учурларда холдингдин бардык өндүрүшүк бөлүмдөрү органикалык өндүрүш режелери боюнча башкарылбаса, операторлор:

(а) органикалык жана конверсиялык өндүрүш бирдиктери үчүн колдонулган продукцияны органикалык эмес өндүрүшүк бирдиктери үчүн колдонулгандан эч кандай кармоо;

(б) органикалык, конверсиялык жана органикалык эмес өндүрүшүк бөлүмдөртарабынан өндүрүлгөн продукциялар биринен эч кандай кармоо башка;

(в) өндүрүшүк бөлүмдөрүнүн жана продукциянын натыйжалуу бөлүмүнүн үчүн керектүү үчүн адекваттуу эсептерди жүргүзүү.

11. Комиссияга ушул статьянын 7-пунктуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча 54-статьяга ылайык, холдингдин органикалык, конверсиялык жана органикалык эмес өндүрүшүк бирдиктерге, атап айтканда, продукция карата бөлүгү жөнүндө кошумча режелерди кошуу жолу менен ыйгарым укук берилген актыларды кабыл алуу укугу. 1-тиркемеде келтирилген же ошол кошулган режелерди өзгөртүү жолу менен.

10-статья

Конверсия

1. Бальярдыже аквакультура жана бальярлардын өстүрүүчү фермерлер жана операторлор конверсия менен түнсактоого милдеттүү. Конверсиялоонон бүткүл мезгилинин ичинде аларушул Эрежеде белгиленген органикалык өндүрүш боюнча бардык режелерди, атап айтканда, ушул статьяда жана II тиркемеде баяндалган кайра иштетүү боюнча колдонулуучу режелерди колдонушат.

2. Конверсиялоо мезгили бальярдыже аквакультура жана бальярлардын өстүрүүчү фермер же оператор иш жүргүзүлүп жаткан мөөмөктөттүн 34(1)-беренесине ылайык өз иши жөнүндө компетенттүү органдарга кабарлагандан кийин эң эрте башталат. Ошол фермердин же оператордун холдинги башкаруу системасына башыйт.

3. Төмөнкү учурларды кошгондо, өткөн мезгилиндин бир дагы өткөн мезгили кайра өзгөртүү мезгилин бөлүгү катары таанылышы мүмкүн.

(а) оператордун жер участкасындагы аквакультура ишине ашыруу үчүн программаны аныктаган чаралар колдонулса.

Регламент (ЕБ) № 1305/2013 ошол жер участкасында органикалык өндүрүшүк колдонулуучу укук берилгенден башка эч кандай продукциялар же заттар колдонулбагандыгын камсыз кылуу максатында; же

(б) оператордун жер участкасындагы аквакультура ишине ашыруу үчүн колдонулуучу укук берилген продукциялар же заттар менен иштетилген енген абийи же айыл чарба аймактары кендигин далилдей алат.

4. Конверсиялоо мезгилинде өндүрүлгөн продукцияны органикалык продукциялар катары же конверсиялык продукциялар катары рынокко чыгарылышы керек.

Бирок, конвертациялоо мезгилинде жана 1-пунктка ылайык өндүрүлгөн төмөнкү продукциялар конверсиялык продукциялар катары таанылышы мүмкүн:

(а) 12 айдан кем эмес конверсиялык мезгил сакталган шартта, өсүмдүктөрүнүн репродуктивдүү материалдары;

(б) айыл чарба өсүмдүктөрүнүн бир гана ингредиенттерин камсыз аяганда ушундай мөөмөктөттүн чейинки мезгилинде 12 айга конвертациялоо менен түнсакталган шартта, өсүмдүктөттүн тамак-ашазыктары жана өсүмдүктөттүн токуу продукциялары;

5. Комиссия 2018-жылдын 17-июнунда II тиркеменин II бөлүгүнүн 1.2.2-пунктуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү менен 2018-жылдын 17-июнунда II тиркеменин II бөлүгүнүн 1.2.2-пунктуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү менен 54-берененин 2-пунктуна ылайык ыйгарым укук берилген актыларды кабыл алуу укугу. Ошол кошулган режелер.

6. Комиссия арал болгону учурда ушул статьянын 3-пунктуна ылайык өткөн мезгилдин артка таануу максатында берилүүчү документтерди көрсөтүүчү ишине ашыруу актыларды кабыл алат.

Бул ишине ашыруу актылар 55(2)-статьяда көрсөтүлгөн экспертиза процедурасына ылайык кабыл алынат.

11-статья

ГМОну колдонууга тыюу салуу

1. ГМО, ГМОдон өндүрүлгөн продукция жана ГМО тарабынан өндүрүлгөн продукция тамак-аша же токуу, жетимдик-аштоо, кайра иштетүүчү каражаттар, өсүмдүктөрдүн коргоочу каражаттары жер семирткичтер, топурак кондиционерлери, өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалдары микрорганизмдер же жана бальярлар катары колдонулбашы керек. органикалык өндүрүшүк.

2. 1-пунктта белгиленген тыю салуу максаттары чүңгүмдү жана тамак-ашжана тоюу чүңгүмдүдөн өндүрүлгөн нпродукцияга карата операторлор 2001/18/ Директивага ылайык чапталган же берилген нпродукциянын тикет каларына таяна алышат. ЕС, Европа Парламентинин жана Кеңешинин Регламент (ЕС) № 1829/2003 (1) же Регламент (ЕС) № 1830/2003 Европа Парламентинин жана Кеңешинин (2) же ага ылайык берилген ар кандай кошумчу документ.

3. Операторлор сатып алынган тамак-ашжана тоюу өндүрүшүндө ГМО жана ГМОдон өндүрүлгөн эч кандай нпродукция пайдаланылбаган деп эсептей алат, эгерде мындай нпродукциянын тикет касы жок же көрсөтүлбөсө, же болбосо мыйзамда белгиленген тартипте берилген документ менен коштолгон. 2-пунктта көрсөтүлгөн натыйжалар, эгерде алар тиешелүү нпродукцияны маркировкалоо ошол мыйзамдарына ылайык келбегендиктен көрсөткөн башка маалыматтарды албаса.

4. 2-жана 3-пункттарда каралбаган нпродукцияга карата 1-пунктта белгиленген тыю салуу максаттары чүңгүмдү жактардан сатып алынган органикалык эмес нпродукция пайдалануу чү операторлор сатуу чү данал нпродукция ГМОдон чыгарылбаган дыйна тастыктоону талап кылуууга милдеттүү. ГМО тарабынан өндүрүлгөн.

12-статья

Өсүмдүктөрдүн өндүрүшү эрежелери

1. Өсүмдүктөрдүн өсүмдүк нпродукциясы өндүрүшү чү операторлор, атап айтканда, ИТтиркеменин бөлүгүндө баяндалган деталдуу эрежелерди сактоого милдеттүү.

2. Комиссия 54-статьяга ылайык ыйгарымуу к берилген актыларды кабыл алуууга укуктуу:

(а) четтөөлөргө карата ИТтиркеменин бөлүгүндө 1.3-жана 1.4-пункттары

(б) ИТтиркеменин бөлүгүндө 1.8.5-пункту конверсиялык жана органикалык эмес өсүмдүктөрдүн нпродуктивдүү материалдын колдонууга карата;

(в) ИТтиркеменин бөлүгүндө 1.9.5-пункту айыл чарба операторлору нунортосуңдагы келишимдерге тиешелүү кошумча жоболорду кошумча жолу менен маданий фонддор, же ошол кошумча жоболорду өзгөртүү жолу менен;

(г) ИТтиркеменин бөлүгүндө 1.10.1-пункту зыякчтерге жана ооочөптөр менен күрөшүүнү кошумча чараларын кошумча аларга өзгөртүүлөрдү киргизүү жолу менен кошумча чаралар;

(е) конкреттүү өсүмдүктөрдүн жана өсүмдүк нпродуктулары чүндананы деталдуу эрежелерди жана өстүрүү практикасын кошумча жолу менен ИТтиркеменин бөлүгүндө; анын ичинде өнүп чыккан үндөрдүн эрежелерин же ошол кошумча эрежелерди өзгөртүү менен.

13-статья

Органикалык гетерогендүү материалдан жасалган өсүмдүктөрдүн нпродуктивдүү материалдарын сатуу нунконкреттүү жоболору

1. Органикалык гетерогендүү материалдан жасалган өсүмдүктөрдүн нпродуктивдүү материалы каттоого коюлган талаптарды сактабастан жана негизги, негизги жана сертифицицияланган материалдардын сертифицициялык категорияларына же 66-Директивалар менен белгиленген башка категорияларга талаптарга жооп бербестен сатылышы мүмкүн /401/ЕЕС, 66/402/ЕЕС, 68/193/ЕЕС, 98/56/ЕЕС, 2002/53/ЕЕС, 2002/54/ЕЕС, 2002/55/ЕЕС, 2002/56/ЕЕС, 2002/57/ЕЕС, 2008/72/ЕЕС жана 2008/90/ЕЕС же ошол Директиваларга ылайык кабыл алынган актылар.

2. 1-пунктта көрсөтүлгөн органикалык гетерогендик материалдын өсүмдүктөрдүн нпродуктивдүү материалы 66/401/ЕЕС, 66/402/ЕЕС Директиваларында көрсөтүлгөн жооптуу расмий органдарга жөнөтүү чү тарабынан органикалык гетерогендик материал жөнөндө кабарлоодон кийин сатылышы мүмкүн 68/193/ЕЕС, 98/56/ЕЕС, 2002/53/ЕЕС, 2002/54/ЕЕС, 2002/55/ЕЕС, 2002/56/ЕЕС, 2002/57/ЕЕС, 2008/72/ЕЕС жана 2008/90/ЕЕС, төмөнкүлөрдү камтыган анососье аркылуу түзүлүшү:

(а) өтүнмө ээсинин байланыш маалыматтары

(б) органикалык гетерогендик материалдын түрү жана аталышы

(в) ошол өсүмдүктөрдүн нпродукторуна жалпы болгон негизги агротехникалык жана фенотиптик мүнөздөмөлөрдүн нпродуктивдүү сыпаттамасы анын ичинде асырдандыруу ыкмалары ошол мүнөздөмөлөр боюнча сыноолорду нбардык жеткиликтүү натыйжалары өндүрүлгөн өлкө жана колдонулган ата-энелик материал;

(д) (а), (б) жана (в) пунктарындагы элементтердин чыныгы мүнөдө өтүнүчү нунбилдирүүсү; жана

(е) репрезентативдик үлгү.

(1) Регламент (ЕС) № 1829/2003 Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2003-жылдын 22-сентябрындагы генетикалык жактан өзгөртүлгөн тамак-ашжана тоюу боюнча (ОJ L 268, 18.10.2003, 1-бет).

(2) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2003-жылдын 22-сентябрындагы № 1830/2003 Регламентинин, генетикалык жактан модификацияланган организмдерге байкоо жүргүзүү жана маркировкалоо жана генетикалык жактан модификацияланган организмдерден өндүрүлгөн тамак-ашжана тоюу нпродуктуларына көз салуу жана 2001/ Директивага түзөтүүлөрдү киргизүү жөнөндө 18/ЕЕС (ОJ L 268, 18.10.2003, 24-б.).

Бу л кабарлоо э аказ дык кат менен же расмий орг андарт арабынан кабыл алынган башка байланыш каражаттары аркылуу у су ралг анализ аңды ын ырастоо менен жөнөтүлөт.

Кошумча маалымат талап кылынбаган же 3(57)-беренде аныкталгандай, документтин толук э мести жана ылайык келбеген себептер боюнча расмий башкаруу жөнөтүлүчүгө билдирилбесе, кайтарып берүүдү мүмкүнчүлүгө көрсөтүлгөнүндө нүч ай өткөндө нкийиң жооптуу адам расмий орган билдирүүнү жана анын мазмунун таанып-билүүгө э септелет.

Кабарлоону ачык же кыйыр түрдө мойнуна алгандан кийин жооптуу расмий орган кабарланган органикалык гетерогендик материалдардын тизмесине кириши мүмкүн. Бу л листинг жеткирүүчүгө бекер болот.

Ар кандай органикалык гетерогендик материалдардын тизмесине башка мүчө мамлекеттердин компетенттүү органдарына жана Комиссияга билдирилет.

Мындай органикалык гетерогендик материал 3-пунктуна ылайык кабыл алынган ыргарму ку к берилген актыларда белгиленген талаптарга жооп бериши керек.

3. Комиссияга ушул Регламенттин толуктоочу 54-статьяга ылайык төмөнкү дөйүчү рларда белгилүү бир түрүндө гү органикалык гетерогендик материалдан сүмдүктөрдү репроду ктивдүү материалдын ндүрү нү жана сатуу жөнөгө салуу чү э режелерди белгилөө жөнөнөн ыргарму ку к берилген актыларды кабыл алуу га у ку ктуу :

(а) тиешелүү асылдандыруу жана өндүрүү ыкмаларына камгыан органикалык гетерогендик материалдын сыпаттамасы жана колдонулган ата-э нелик материал;

(б) уруктардын лотторуна минималдуу сапат талаптары анын ичинде идентификация өзгөчө тазалык, өнүүлдөмдүк жана санитардык сапаты;

(в) маркировкалоо жана таңгактоо;

(г) профессионал операторлор сактай турган маалыматтарды жана продукциянын лгүлөрүн;

(е) тиешелүү чү рларда, органикалык гетерогендик материалды сактоо.

14-статья

Мил чарба продукциясында доо нэ режелери

1. Мил чарба кыска мөткөрлери, атап айтканда, II тиркеменин II бөлүгүндө жана ушул статьянын 3-пунктунда көрсөтүлгөн бардык ишке ашыруу актыларында белгиленген өндүрүштүндө деталдуу э режелерин сактоого милдеттүү.

2. Комиссия 54-статьяга ылайык ыргарму ку к берилген актыларды кабыл алуу га у ку ктуу :

(а) органикалык жаныбарлардын сөөдүк рьногу нда жетишүү болушу белгиленген кийин жаныбарлардын келип чыгышына карата пайыз дарды аз айтуу жолу менен II тиркеменин II бөлүгү нү н 1.3.4.2, 1.3.4.4.2 жана 1.3.4.4.3 пункттары;

(б) камдыктын жалпытыгы ыдыгына байланыштуу органикалык азоттун негизине карата II тиркеменин II бөлүгү нү н 1.6.6 пунктун;

(в) аарылардын колонияларына ыктандыруу га карата II тиркеменин II бөлүгү нү н 1.9.6.2(b) пунктун;

(г) бал челектеринде инфекциялоону налгылыктуу ыкмаларына карата II тиркеменин II бөлүгү нү н 1.9.6.3(b) жана (е) пункттары Varroa кыйратуу чү менен күрөшүү ыкмаларына дарылоо ыкмалары;

(е) II тиркеменин II бөлүгү , ушул Мыйзамда жөнөгө салынган түрдө нбашка түрдө чү нмил чарбачылыгы ндүрү буюна деталдуу э режелерди кошуп жолу менен 2018-жылдын 17-июнундагы бөлүгү , же ошол кошумча режелерди өзгөртүү жолу менен

(i) жаныбарлардын келип чыгышына карата чектөөлөр;

(ii) тамактануу;

(iii) турак жай жана чарбалык практика;

(iv) саламаттыкты сактоо;

(v) жаныбарлардын жергиликтүүлүгү;

3. Комиссия тийиштүү чү рларда II тиркеменин II бөлүгүнө карата төмөнкү дөйү э режелерди камгыанаткаруу актыларын кабыл алат:

а) ушул пунктта көрсөтүлгөн нэмизүүчү жаныбарларды энесүтүү менен азыктандыруу нунималдуу мөөнөтү 1.4.1(g);

(б) 1.6.3, 1.6.4-пункттарга ылайык жаныбарлардын өнүгүүсү , физиологиялык жана этологиялык муктаждыктарына канаттандыруу нү камсыз кылуу чү нмалдын белгилүү бир түрдө чү нсакталуу га тийиш болгон кампалардын жылдыгына ички жана сырткы өзгөрүүлөр чү нминималдуу бети. жана 1.7.2,

(в) ички жана сырткы оңалару чүмнинималдуу беттинмү нөздөмөлөрү жана техникалык талаптары

(г) 1.7.2-пунктка ылайык жаңыбарлардынөңүгүү, физикологиялык жана эволюциялык муктаждыктарына канаттандыруу жана камсыз кылуу үчүн наарлардан башка мөлдөнбөрдүктүрлөрү үчүн нимераттардын жана короолорду нмү нөздөмөлөрү жана техникалык талаптары

(д) өсүмдүктөргө жана корголуучу объекттердин жана ачык асманалдындагы аймактардын нмү нөздөмөлөрү нө талаптар.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-статьяда көрсөтүлгөн экспертиза процедурасына ылайык кабыл алынат.

15-статья

Бальрларды жана аквакультура жаңыбарларынөңүгүү эрежелери

1. Бальрларды жана аквакультура жаңыбарларынөңүгүү операторлор, атап айтканда, II тиркеменин III бөлүгүндө жана ушул статьянын 3-пунктунда көрсөтүлгөн бардык ишке ашыруучу актыларында баяндалган өңүгүшүндө алдуу эрежелерин сактоого милдеттүү.

2. Комиссия 54-статьяга ылайык ыйгарыму куку берилген актыларды кабыл алууга укуктуу:

(а) эл жеген аквакультура жаңыбарлары үчүн тоюкка карата II тиркеменин III бөлүгүндө 3.1.3.3-пункту;

(б) II тиркеменин III бөлүгүндө 3.1.3.4-пункту айрым аквакультура жаңыбарлары үчүн тоюк боюнча кошумча эрежелерди кошуу жолу менен же

ошол кошулган эрежелерге өзгөртүүлөрдү киргизүү;

(в) II тиркеменин III бөлүгүндө 3.1.4.2-пункту аквакультура жаңыбарларын ветеринардык дарылоого карата;

(д) II тиркеменин III бөлүгү ар бир түргө асылтуу мөлдү башкаруу, көбөйтүү жана көбөйтүү үчүн кошулган шарттарды кошуу жолу менен өнөндүк өңүгүшү же ошол кошулган деталдаштырылган шарттардын өзгөртүү жолу менен.

3. Комиссия арал болгону чурда түрлөргө жетүү рөрдү нтобуна мөлдүн жыштыгы боюнча деталдуу эрежелерди, ошондой эле өңүгүшүк системалардын жана сактоочу системалардын спецификалык мө нөздөмөлөрү нбелгилегени ишке ашыруучу актыларды кабыл алат, бул түрлөрдү нөздөмөлөрү чө муктаждыктарына камсыз кылат. жолу гусат.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-статьяда көрсөтүлгөн экспертиза процедурасына ылайык кабыл алынат.

4. Ушул статьянын жана II тиркеменин III бөлүгүндө нмксаттары үчүн "бальктын жыштыгы" өсүү фазасын каалагану багында, ал эми жалпак бальктарга жана чайдарга карата аквакультура жаңыбарларын бир куб метр суунунтирүү салмагынын билдирет., бетинин чарчы метринин салмагы

16-статья

Кайра иштетилген тамак-ашыөңүгүү эрежелери

1. Кайра иштетилген тамак-ашыктарынөңүгүү операторлор, атап айтканда, II тиркеменин IV бөлүгүндө жана ушул статьянын 3-пунктунда көрсөтүлгөн бардык ишке ашыруучу актыларында баяндалган өңүгүшүндө алдуу эрежелерин сактоого милдеттүү.

2. Комиссия 54-статьяга ылайык ыйгарыму куку берилген актыларды кабыл алууга укуктуу:

(а) операторлор көрүүгө тийиш болгон сактык чараларына жана алдыналуучу чараларына карата II тиркеменин IV бөлүгүндө 1.4-пункту;

(б) уруксат берилген буюмдардын жана заттардын түрлөрүнө жана курамына карата II тиркеменин IV бөлүгүндө 2.2-пункту

кайра иштетилген тамак-ашы колдонуучу ошондой эле аларды колдонууга мүмкүн болгон шарттар;

(в) 30(5)-статьянын (а)(ii) жана (b)(i) пункттарында көрсөтүлгөн найыл чарба индустриясынын пайызын септөөгө карата II тиркеменин IV бөлүгүндө 2.2.4-пункту, анын ичинде тамак-ашы 24-статьяга ылайык органикалык өңүгүшү колдонууга уруксат берилген кошумчалар, мындай септөөлөр үчүн найыл чарба индустриясы катары каралат.

Бул ыйгарыму катарга Европа Парламентинин № 1334/2008 Регламентинин (EC) 16(2), (3) жана (4) беренесинин маанисинде табигый даам берүүчү заттарды же даам берүүчү препараттарды колдонуу мүмкүнүлүгү камсыз башка керек жана Кеңештин (1) органикалык эмес.

3. Комиссия тамак-ашыктарын кайра иштетүүдө уруксат берилген көмүрлөрдү белгилегени ишке ашыруучу актыларды кабыл алат.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-статьяда көрсөтүлгөн экспертиза процедурасына ылайык кабыл алынат.

(1) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2008-жылдын 16-декабрындагы (EC) № 1334/2008 Регламенти, ароматизаторлор жана тамак-ашыларда жана тамак-ашыларда колдонуучу нмжпаржыгуу касиеттери баркээ бир тамак-ашы индустриясынын жөнүндө жана Кеңештин (EJK) № 1601/91 Регламентинин өзгөртүүлөрдү киргизүү, Регламент (EC) № 2232/96 жана (EC) № 110/2008 жана Директива 2000/13/EC (OJ L 354, 31.12.2008, 34-б.).

17-статья

Кайра ишетирилген товарды даярдоо үчүн режелери

1. Кайра ишетирилген товарды өндүрүүчү операторлор, атап айтканда, II тиркеменин V бөлүгүндө жана ушул статьянын 3-пунктүндө көрсөтүлгөн бардык ишке ашыруу актыларында баяндалган өндүрүшүн деталдуу эрежелерин сактоого милдеттүү.
 2. Комиссия II тиркеменин V бөлүгүндө 1.4-пунктүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча 54-статьяга ылайык ыйгарыму куку берилген актыларды операторлор көрүүгө тийиш болгондандан ары сактык жана алдыналуучу чараларды толуктоо же ошол кошулган чараларга өзгөртүүлөрдү киргизүү жолу менен кабыл алууга укуктуу.
 3. Комиссия өндүрүштү кылар кайра ишетүүдө колдонууга укук сат берилген техниканы белгилеген ишке ашыруучу актыларды кабыл алышы мүмкүн.
- Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-статьяда көрсөтүлгөн экспертиза процедурасына ылайык кабыл алынат.

18-статья

Царап өндүрүү эрежелери

1. Царап тармагынын өндүрүшү операторлор, атап айтканда, II тиркеменин VI бөлүгүндө баяндалган өндүрүшүн деталдуу эрежелерин сактоого милдеттүү.
 2. Комиссия 54-статьяга ылайык ыйгарыму куку берилген актыларды кабыл алууга укуктуу:
- (а) II тиркеменин VI бөлүгүндө 3.2-пунктүнө татыш салынган андан ары технологиялык практикаларды процесстерди жана дарылоону кошуу жолу менен же ошол кошулган элементтерди өзгөртүү жолу менен
- (б) 3.3-пункт. II тиркеменин VI бөлүгүндө

19-статья

Тамөк жетек катары колдонулган ачыгычтарды өндүрүү эрежелери

1. Тамөк ашык катары пайдалануучу ачыгычтарды өндүрүүчү операторлор, атап айтканда, II тиркеменин VII бөлүгүндө баяндалган өндүрүшүн деталдуу эрежелерин сактоого тийиш.
2. Комиссия II тиркеменин VII бөлүгүндө 1.3-пунктүнө өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү менен 54-статьяга ылайык, ачыккөчө өндүрүүчү нанданаркы деталдуу эрежелерин кошуу же ошол кошулган эрежелерге өзгөртүүлөрдү киргизүү жолу менен ыйгарыму куку берилген актыларды кабыл алууга укуктуу.

20-статья

Мөлдүн конкреттүү түрлөрү жана аквакультура жаныбарларынын түрлөрү боюнча белгилүү бир өндүрүшкү эрежелердин жогтугу

Кабыл алынган чейин:

- (а) 2-тиркеменин II бөлүгүндө 1.9-пунктүндө жөнөсө салынган данбашка мөлдүн түрлөрү үчүн кошулган жалпы эрежелер 14(2)-статьянын (е) пунктуна ылайык;
- (б) 14(3)-статьяда айтылган мөлдүн түрлөрү боюнча ишаракеттерди; же
- (с) аквакультура жаныбарларынын түрлөрүнө жетүүрлөрүнүн тобуна карата 15(3)-статьяда эскертилген аткаруу актылары

Мүчө мамлекет (а), (б) жана (с) пункттарында көрсөтүлгөн чаралар менен камтылууга тийиш болгон эрежелерге карата жаныбарлардын белгилүү бир түрлөрү жетпесторүчү деталдуу улуштук өндүрүш эрежелерин колдонуу алат, эгерде ошол улуштук эрежелер ушул Жобого ылайык келет жана анын аймгынын тышкы жерде өндүрүлгөн жана ушул Жобого ылайык келген өндүрүштү кылардын жокко чыгарууга татыш салбаган чектөө жетоскоолду кылбаган шартта.

21-статья

12-19-статьяларда көрсөтүлгөн өндүрүштү кылар катары кирбеген өндүрүш эрежелери

1. Комиссия 12-статьяда көрсөтүлгөн өндүрүштү кылар катары кирбеген өндүрүш эрежелерин ошондой эле конвертацияга милдеттендирүү эрежелерди толуктоо жолу менен II тиркемеге өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү менен 54-статьяга ылайык ыйгарыму куку берилген актыларды кабыл алууга укуктуу. 19-га чейин же ошол кошулган эрежелерди өзгөртүү жолу менен

Бул ыйгарыму кутар II главада баяндалган органикалык өндүрүшүн эмгексиздигин жана принциптерине негизделет жана 9, 10 жана 11-статьяларда баяндалган өндүрүшүн жалпы эрежелерине, ошондой эле Тиркемеде ушул сыяктуу өндүрүштү кылар үчүн белгиленген колдонуудагы деталдуу өндүрүш эрежелерине ылайык келүүгө тийиш III. Алар, атап айтканда, укук сат берилген жетүүсө салынган процедура раларга, тажрыйбаларга жана салымдарга, жетиешелүү өндүрүштү кыларга конвертацияга мөмө өнөттөрүнө карата талаптарды белгилейт.

2. 1-пунктта көрсөтүлгөн өндүрүшүндө деталдуу эрежелери жок болгону чурда:

(а) операторлор 1-пунктта көрсөтүлгөн нпродукцияга карата 5 жана 6-статьяларда баяндалган принциптерге, mutatis mutandis 7-статьяда баяндалган принциптерге жана өндүрүшүндө жалпы эрежелерин ылайык келиши керек.
9-11-статьялар;

(б) мүнөзү мамлекет 1-пунктта эскертилген нпродукцияга карата улуттук өндүрүшүндө деталдаштырылган эрежелерин эгерде ал эрежелер ушул Ну скамага ылайык келсе жана рынокко чыгарууга тыйуу салбаса, чектөөсө жетоскоолдук кылбаса, колдонулат. анын аймагынын тышкарый өндүрүлгөн жана ушул Жободо ылайык келген нпродукциялардын.

22-статья

өзгөчө өндүрүш эрежелерин кабыл алуу

1. Комиссия ушул Регламенттин толуктоочу 54-статьяга ылайык ыйгарыму куку берилген актыларды кабыл алуууга укугу:

(а) пункттарда аныкталгандай, кырдаал "жагымсыз климаттык окуядан", "жаныбарлардын ылаңынан", "экологиялык инциденттен", "табигый кырсыктан" же "катастрофиялык окуядан" келип чыккан катастрофалык жагдайларга таандык экендигин аныктоочу критерийлер (EU) № 1305/2013 Регламенттин 2(1)-беренесинин (h), (i), (j), (k) жана (l) тиешелүүлүгүнө жараша, ошондой эле бардык салыштыруу чүжөйлөр;

(б) конкреттүү эрежелер анын ичинде бул Ну скамадан мүнөзү болгон четтүү үлөрдү, мүнөзү мамлекеттердин мындай жагдайга карата кандай мамиле кылышы керектигин жөнүндө эгерде алар ушул статьяны колдонууну чечсе, катастрофалык жагдайлар; жана

(в) мындай учурларда мониторинг жана отчеттуулукту конкреттүү эрежелери.

Бул критерийлер жана эрежелер II главада баяндалган органикалык өндүрүшүндө принциптерине баашый үгөттийиш

2. Эгерде мүнөзү мамлекет № 1305/2013 Регламенттин (ЕБ) 18(3) беренесинде же 24(3) беренесинде эскертилгендей окуяны табигый кырсык деп расмий түрдө тааньса жана бул окуя № 1305/2013 Ушул Регламентте белгиленген өндүрүш эрежелери боюнча, ошол мүнөзү мамлекет II главада баяндалган принциптерди жана пунктка ылайык кабыл алынган кандай ыйгарыму куку берилген актыны эске алуу менен органикалык өндүрүшкө ылайык келтирилген чейин чектелген мөөнөткө өндүрүш эрежелеринен четтөөлөрдү бере алат. 1.

3. Мүнөзү мамлекеттер 1-пунктта эскертилген ыйгарыму куку берилген актыга ылайык, катастрофалык жагдайларда органикалык өндүрүшү улантууга же кайра баштоого мүнөзүндүк берүү чүчараларды көрө алышат.

23-статья

Жыйноо, таңгактоо, ташуу жана сактоо

1. Операторлор органикалык продуктуларды жана конверсиялык продуктуларды чогуултууну, таңгактоону, ташууну жана сактоону III тиркемеде белгиленген эрежелерге ылайык камсыз кылуууга милдеттүү.

2. Комиссия 54-статьяга ылайык ыйгарыму куку берилген актыларды кабыл алуууга укугу:

(а) III тиркеменин 2-бөлүмү;

(б) III тиркеменин 3, 4 жана 6-бөлүмдөрү продукцияны ташуу жана кабыл алуу боюнча анданары атайын эрежелерди кошуу жолу менен тиешелүүлүгүнө, же ошол кошулган эрежелерди өзгөртүү жолу менен.

24-статья

органикалык өндүрүштө колдонулуучу нпродуктыларды жана заттарды рүксат берүү

1. Комиссия органикалык өндүрүштө колдонулуучу найым нпродукцияга жана заттарга рүксат бере алат жана мындай рүксат берилген нпродукцияны жана заттарды төмөнкү максаттарда чектөө чүчү тизмелерге киргизет:

(а) өсүмдүктөрдү коргоо каражаттарында колдонулуучу активдүү заттар катары

(б) жер семирткичтер, топурактын кондиционерлери жана азыктандыруучу заттар катары

(в) өсүмдүк, балыр, жаныбар же ачыгкыдан алынган органикалык эмес токуматериалы катары же микробдук же минералдык келип чыккан токуматериалы катары

(г) токум кошуу малары жана кайра иштетүү чү каражаттар катары

(е) көлмөлөрдү, капастарды, резервуарларды өтмөктөрдү, имераттарды же орнотууларды аз алоо жана дезинфекциялоочу нбуудар катары мөлөндүрү;

(е) өсүмдүктөрдү өстүрүү чүчү анын ичинде айыл чарба фермсында сактоочу нколдонулган имераттарды жана курулмаларды аз алоо жана дезинфекциялоочу нпродукция катары

(ж) кайра иштетүү чү жана сактоочу жайлардытазалоо жана дезинфекциялоо үчүн булар катары

2. 1-пунктка ылайык уруксат берилген продуктуларга жана заттарга коюлган, Комиссия кайра иштетилген органикалык тамак-ашы жана тамак-аш жеток катары колдонулган ачык кыларды өндүрүүдө колдонулуучу найрым продуктуларга жана заттарга уруксат берилген алат жана мындай уруксат берилген продукцияга заттарды чектөөчү категория киргизет. Тизмелери, төмөнкү максаттар үчүн:

(а) тамак-ашкоо маларына кайра иштетүүчү каражаттар катары

(б) кайра иштетилген органикалык тамак-ашы өндүрүүчү колдонулуучу органикалык эмес айыл чарба ингредиенттери катары

(в) ачык кы жана ачык кызыктары өндүрүүчү кайра иштетүүчү каражаттар катары

3. 1-пунктта көрсөтүлгөн продуктуларды жана заттарды органикалык өндүрүштө колдонууга уруксат берүү II главада баяндалган принциптерге жана бүтүндөй бааланган төмөнкү критерийлерге ылайык жүргүзүлөт:

(а) алартуруктуу өндүрүшүчү жана алар арналган пайдалануучу нманилүү;

(б) бардык тиешелүү продуктулар жана заттар өсүмдүктөрдөн бальлардан жана барлардан микробдук же минералдык тектүү болсо, мындай булардан алынган продуктулар же заттар жетишүүсүндө жана сапатта жок болгону чүрлрдик ошол оңдо, же альтернатива жок болсо;

(с) 1-пунктту (а) пунктунда көрсөтүлгөн продукцияга карата:

(i) аларды пайдалануу башка биологиялык, физикалык же асылтуу мдүк альтернатива болгон зыянкечтерге каршы күрөшүүчү нманилүү болсо, өстүрүү ыкмалары жана натыйжалуу башкаруу ыкмалары жок;

(ii) эгерде мындай продукттар өсүмдүктөрдөн бальлардан жана барлардан микробдордон же минералдардан алынбаса жана алардын табигый продуктуларын окшош болсо, формасы аларды колдонуу шарттары өсүмдүктүн жеңил жарактуу болуу үчүн тикелей тийүүчү болуурайт;

(д) 1-пунктту (б) пунктунда көрсөтүлгөн продуктуларга карата, аларды пайдалануу кыртышын асырдуу лугунтүзүүчү сактоочу чүн же айыл чарба өсүмдүктөрүнүн назыктандыруучу спецификалык талаптарын аткаруу үчүн же кыртыштын кондициялоонон конкреттүү максаттары үчүн зарыл болсо;

(е) 1-пунктту (с) жана (д) пункттарында көрсөтүлгөн продукцияга карата:

(i) аларды пайдалануу жана барлардын ден соолугун жана барлардын баку баттуу лугун жана тиричилигин сактоочу чүн зарыл болсо жана тиешелүү түрдүү физологиялык жана жүрүмдүрүмдүк муктаждыктарын канааттандыруучу туура тамактанууга көмөктөшөт же аларды пайдалануу тоюту өндүрүүчү сактоочу чүн зарыл, ангкени тоюту өндүрүүчү сактоочу мындай заттарга кайрылбастан мүмкүн эмес;

(ii) минералдык тектүү тоюттар, микрөлементтер, витаминдер же провитаминдер, мындай булардан алынган продуктулар же заттар жетишүүсүндө жана сапатта жок болгон же башка альтернативалар жок болгону чүрлрдик ошол оңдо, табигый теги;

(iii) өсүмдүк же жана барлардан алынган органикалык эмес тоют материалы пайдалануу зарыл, ангкени органикалык өндүрүштүн режелерине ылайык өндүрүлгөн өсүмдүк же жана барлардан алынган тоют материалы жетишүүсүндө жана сапта жок;

(iv) органикалык эмес татымалдарды чөптөрдүн жана патокаларды колдонуу зарыл, ангкени мындай азыктар органикалык түрдө жок; алар химиялык эриткичтерден өндүрүлүшүчү даярдалышы керек жана аларды колдонуу айыл чарба азыктарынан алынган тоюттун курамына азыктарга карата жыл сайын эсептелген белгилүү бир түрүнүн тоюту рационалдуу н1% менен чектелет.

4. 2-пунктта көрсөтүлгөн азыктарды жана заттарды кайра иштетилген органикалык тамак-ашы өндүрүүдө же тамак-аш жеток катары колдонулган ачык кыларды өндүрүүдө колдонууга уруксат берүү II главада баяндалган принциптерге жана төмөнкү критерийлерге ылайык жүргүзүлөт. жалпынан бааланат:

(а) ушул статияга ылайык уруксат берилген альтернативдик продуктулар же заттар же ага ылайык келген техникалар Регламент жок;

(б) тамак-ашы өндүрүүчү консервациялоо же болбосо, Союду нмий амдарынын изинде каралган диеталык талаптарды аткаруу бул продуктуларга жана заттарга кайрылбастан мүмкүн болбосо;

(в) алар табиятта кездешет жана механикалык, физикалык, биологиялык, ферменттик же микробдук процесстерге гана дуушар болушумүмкүн мындай булардан алынган продуктулар же заттар жетишүүсүндө жана сапатта жок болгону чүрлрдик ошол оңдо;

(г) органикалык ингредиент жетишүүсүндө жок.

5. Ушул статьянын 1-жана 2-пунктарына ылайык химиялык жактан сингез делген продуктуларды жана заттарды пайдаланууга уруксат берүү 5-статьянын (g) пунктуна да көрсөтүлгөн тышкы респубикаларды пайдалануу 5-статьянын 1-жана 2-пунктуна да көрсөтүлгөн химиялык каражаттарды колдонууга да көрсөтүлгөн учурларда гана чектелет. айлана-чөйрөгө жол берилгис таасирлери.

6. Комиссия ушул статьянын 3-жана 4-пунктарына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча 54-статьяга ылайык ыйгарыму курак берилген актыларды ушул статьянын 1-жана 2-пунктарына да көрсөтүлгөн нпродукцияларды жана заттарга органикалык өндүрүшкө колдонууга уруксат берүүнү кошумча критерийлерин кошуп жолу менен кабыл алуууга уруксат берүү. жалпы ошондой эле кайра иштетилген органикалык тамак-ашазыктар өндүрүшкө, ошондой эле мындай уруксаттарды альп кошуна нанданаркы критерийлери же ошол кошулган критерийлерге өзгөртүүлөрдү киргизүү жолу менен

7. Эгерде мүнөзү мамлекет 1-жана 2-пунктарда эскертилген продукту кыяны же субстанцияны уруксат берилген продукту кыян жана субстанциялардын тизмелерине кошуп же алардан алып салуу керек деп эсептесе, же өндүрүшкө режелеринде эскертилген колдонууну спецификацияларына өзгөртүүлөрдү киргизилиши керек деп эсептесе, ал киргизүүнү алып кошуна же башка оңдоолорду нсебептерин көрсөткөндө расмий түрдө Комиссия жана башка мүнөзү мамлекеттерге жөнөтүлүшү жана маалыматтарды коргоо боюнча Биримдиктин жана улуттук мыйзамдарды скаралуу менен жалпыга жеткиликтүү болушуна камсыз кылат.

Комиссия ушул пунктта көрсөтүлгөн бардык сууроталаптарды жарыялайт.

8. Комиссия ушул статьяда көрсөтүлгөн тизмелерди дайыма карап турат.

2-пункту н(b) пунктуна да көрсөтүлгөн органикалык эмес ингредиенттердин тизмесин жыйна бир жолу дан кем эмес каралууга тийиш

9. Комиссия 1-жана 2-пунктарга ылайык жалпысын органикалык өндүрүшкө жана өзгөчө кайра иштетилген органикалык тамак-ашазыктар өндүрүшкө колдонулушу мүнөзү нболгон продуктуларга жана заттарга уруксат берүү же лицензия алып салуу боюнча ишке ашыруучу актыларды кабыл алат жана жол-жоболорду белгилейт. Мындай автордук укуктар жана продукту кыялардын жана заттардын тизмелери жана зарыл болгон учурда алардын сыпаттамасын курама талаптар жана колдонуу шарттары скарталууга тийиш

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-статьяда көрсөтүлгөн нэ кспертиза процедуасына ылайык кабыл алынат.

25-статья

Мүнөзү мамлекеттер арабынан кайра иштетилген органикалык тамак-ашуучу органикалык эмес айыл чарба ингредиенттерине уруксат берүү

1. Айрым айыл чарба ингредиенттерине жетүүнү камсыз кылуу үчүн зарыл болгон учурда жана мындай ингредиенттер органикалык түрдө жетишүү санда жок болгон учурда, мүнөзү мамлекет операторлорунан алабы боюнча органикалык эмес ингредиенттерди пайдаланууга уруксат берүү уруксат бере алат. айыл чарба ингредиенттерди кайра иштетүү органикалык тамак-ашуу өндүрүшкө үчүн наанаймагында алты ай данашка мөөнөткө. Булуру уруксат ошол мүнөзү мамлекеттин бардык операторлоруна карата колдонулат.

2. Мүнөзү мамлекет 1-пунктка ылайык наанаймагына берилген ар кандай ыйгарыму куктар жөнүндө Комиссия жеткиликтүү болгондоку менгтерди жана маалыматтарды лектрондук алмашууну камсыз кылган компьютердик система аркылуу Комиссия жана башка мүнөзү мамлекеттерге токтоосуз кабарлайт.

3. Мүнөзү мамлекет 1-пунктта каралган уруксаттын мөөнөтүн эки жолу ар бири алты ай данашка мөөнөткө узарта алат, эгерде бир дагы башка мүнөзү мамлекет 2-пунктта эскертилген система аркылуу мындай ингредиенттер бар экинчи көрсөтүлгөн менен каршы чыкпаса. органикалык түрдө жетишүү санда.

4. 46(1)-статьяга ылайык таанылган конгрессордоочу орган же конгрессордоочу орган ушул статьянын 1-пунктуна да көрсөтүлгөн ндөй, мындай талап кылган үчүнчү өлкөлөрдү ноператорлорунан алты ай данашка мөөнөткө уруксат берүү уруксат бере алат. ушул пунктта шарттары иешелүү үчүнчү өлкөдө аткарылган шартта, ошол конгрессордоочу орган же конгрессордоочу орган арабынан конгрессордоочу уруксат берүү болгон айырма куктар. Уруксат ар бири алты айга чейин эки кезденде эки жолу узартылышы мүмкүн.

5. Уруксат берүү уруксаттын мөөнөтү эки жолу узартылган кийин мүнөзү мамлекет объективдүү маалыматтын негизинде мындай ингредиенттердин органикалык формада болушу операторлордун сапаттык жана сандык керектөөлөрүн канчаатандыруу үчүн жетишсиз бойдон калууда деп эсептесе, ал өтүүнүн менен кайрылат. 24(7)-статьянын ылайык Комиссия а.

26-статья

Рынокто органикалык жана конверсиялык өсүүдү көрдүү нпродуктивдүү материалдардын органикалык жана арлардын жана органикалык аквакультуранын жашы жетпейлек балдарын бар эки кезденде эки жолу маалыматтарды чогултуу

1. Ар бир мүнөзү мамлекет өз аймагында бар болгон көчөттөрдү кошпогондо, бирок картошканын рөндөрүн кошпогондо, органикалык жана конверсиялык өсүүдү көрдүү нпродуктивдүү материалдардын тизмесин үчүн такай жаңылануучу маалымат базасын түзүүнү камсыз кылат.

2. Мүчө мамлекеттер органикалык же конверсиялык өсүмдүктөрү н репродуктивдүү материалдарың органикалык жаныбарларды же органикалык аквакультура уюмунда жашыгы лектеринсатуу га мүчүндүк берүүчү жана аларды жетишүүү санда жана акылга сярлык мөөнөттө жеткирүү гө мүчүндүк берүүчү системаларга ээ болушат. Коомдук ыктыярдуу негизде, акысыз, алардын аты же нү жана байланыш мөөмөттөрү төмөнкү мөөмөттөр менен бирге:

- (а) өсүмдүктөрү органикалык жана конверсиялык репродуктивдүү материалы, мисалы, органикалык генетикалык материалдын же органикалык өндүрүшүчү жарактуу органикалык сортторду н репродуктивдүү материалы көчөттөрдү кошпогондо, бирок бар болгон карт ошангы үрөндөрүң бул материалдын салмагынын саны жана анын бар болгон жылдын мезгили; мындай материал жок дегенде латын илимий аталышын колдонуу менен тизмектелет;
- (б) II Тиркеменин II бөлүгүнүн 1.3.4.4-пунктуна ылайык четтетилиши мүмкүн болгон органикалык жаныбарлар; жынысы боюнча категорияланган колдо болгон жаныбарлардын саны жеткиликтүү болгон порода ларга жана шамдарга карата жаныбарлардын ар кандай түрлөрүнө тиешелүү мөөмөттөр; жаныбарлардын расалары, жаныбарлардын жашы жана башка тиешелүү мөөмөттөр;
- (с) 2006/88/EC (1) Кеңеш индирективасына ылайык чарбада бар органикалык аквакультура уюмунда жашыгы лек балдары жана алардын ден соолугуна абалы жана ар бир аквакультура түрүнө өндүрүшүккү баттуулугу.

3. Мүчө мамлекеттер ошондой эле операторлорго II Тиркеменин II бөлүгүнүн 1.3.3-пунктуна ылайык органикалык өндүрүшкө ыңгайлаштырылган порода ларды жана шамдарды же органикалык порода ларды сатуу га мүчүндүк берүүчү жана бул жаныбарларды жетишүүү санда жана чектерде камсыз кыла алууга системаларды түзө алышат. тиешелүү мөөмөттө ыктыярдуу негизде, аты же нү жана байланыш мөөмөттөрү менен бирге жалпы ачык жарыялоочу чүчүчү акылга сярлык мөөнөттөр.

4. 2 жана 3-пункттарда көрсөтүлгөн системаларга өсүмдүктөрү н репродуктивдүү материалы жаныбарлар же аквакультура уюмунда жашыгы лек балдары же нүндө мөөмөттөрү киргизүүчү чечкен операторлор мөөмөттүнүзгүлтүксүз жаңылангычтуу чүчүчү камсыз кылуу гатийиш жана өсүмдүктөрү нтукумуу мөлөрү жаныбарлар же аквакультура уюмунда жашыгы лектери репродуктивдүү материал, жаныбарлар же аквакультура жашыгы лек балдар жок.

5. 1, 2 жана 3-пункттардын мөксаттары чүчүчү мамлекеттер булга чейин иштеп жаткан тиешелүү мөөмөттөк системаларды колдонуу уланга алышат.

6. Колдонуучуларга мындай мөөмөт базаларына же системаларына Союдуң түрү л айымда жеткиликтүү гүчү камсыз кылуу үчүң Комиссиянын атайын веб-сайтында ар бир улутту мөөмөт базаларына же системаларына шилтемени Комиссия чакырып алат.

7. Комиссия төмөнкү рдү карагыны ашыруучу актыларды кабыл алышы мүмкүн:

- (а) 1-пунктта көрсөтүлгөн мөөмөт базаларын түзүү жана жүргүзүүчү н техникалык деталдарды жана аталган системаларды 2-пунктта;
- (б) 1 жана 2-пункттарда айтылган мөөмөттөрдү чогултуу га карата спецификациялар;
- (с) 1-пунктта жана 1-пунктта айтылган мөөмөт базаларына катышуу үчүң шарттарга карата спецификациялар 2 жана 3-пункттарда көрсөтүлгөн системалар; жана
- (д) 53(б)-статьяга ылайык мүчө мамлекеттер арасынан бериле турган мөөмөттөргө тиешелүү реквизиттер.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-статьяда көрсөтүлгөн экспертиза процедураны ылайык кабыл алынат.

27-статья

Милдеттенмелер жана ишаракеттер аткарылбагандыгы же нүндө шектенүү пайда болгону чүрдө

Эгерде оператор өзү чыгарган даярдагы аң ташып келген же башка оператордон алган продукция ул Ну скамга ылайык келбейт деп шектенсе, анда ал оператор 28(2)-статьянын 5-кечегине менен

- (а) тиешелүү продукту нү идентификациялоо жана бөлүү;
- (б) шектенүүнү негиздүү болушун текшерүү;
- (в) эгерде шек жок кылынбаса, тиешелүү продукту нү органикалык же конверсиялык продукт катары рынокко чыгарбоо жана аны органикалык өндүрүшкө колдонбоо;
- (д) эгерде шектенүү далилденсе же аны жок кылуу мүмкүн болбосо, дароо тиешелүү компетенттүү органга, же зарыл болгону чүрдө, тиешелүү контролдоочу органга же контролдоочу органына билдирүү гө жана зарыл болгону чүрдө ага колдо болгон элементтерди берүү гө;
- (е) тиешелүү компетенттүү орган менен же зарыл болгону чүрдө тиешелүү контролдоочу орган менен же толук кыялдуу контролдоочу орган шектүү дүрганталаптарды бузуу нүң себептерин текшерүүдө жана аныктоодо.

(1) 2006-жылдын 24-октябрындагы 2006/88/EC Кеңешинин аквакультура жаныбарларына жана алардын азыктарына карата жаныбарлардын саламаттыгына карата талаптары жана суу жаныбарларынын айрым ооруларынын алдын алууу жана аларга каршы күрөшүү жөнүндө (OJ L 328, 24.11.2006, 14-б.).

28-статья

У ру ксат берилбегенбу нудардын жана заттардын болу шу нболту рбооу чу налдыналу у чаралары

1. Органикалык өндүрүштө колдонуу га 9(3)-берененин биринчи пунктчасына ылайык у ру ксатыжок проду кту ларже заттар менен бу лгану у ну болту рбооу чу ноператорлор өндүрүшү н даярдоону нжана бөлүшү рү ү нү нар бирэ табьнда тө мө нкү сактык чаралардыкө рү ү гө тийиш
 - (а) органикалык өндүрүшү нжана проду кциянну ру ксатыжок проду ктылар же заттар мененбу лгану у тобокелдиктеринаньктооу чу н пропорционалду у жана ылайыкту у чаралардыкө рү ү жана колдоо, аныничинде маанилү ү процеду ралык кадамдардысистемалу у тү рдө аныктоо;
 - (б) органикалык заттардынбу лгану у корку ну чу нболту рбооу чу нпропорционалду у жана ылайыкту у чаралардыкө рү ү жана колдоо у ру ксатыжок проду кциялар же заттар мененө ндү рү шжана бу нудар;
 - (в) мындай чаралардыдаймө карап чыгу у жана оң доо; жана
 - (г) у шу л Эрежелердин органикалык, конверсиядагы жана органикалык эмес аз ыктар.
 2. Оператор органикалык өндүрүштө колдонуу га же органикалык катарысатуу га арналган проду кту да 9(3)-статьянын биринчи пунктчасына ылайык у ру ксат берилбеген проду кту ну нже су бстанциянын болу шу на байланышту у шектенсе, же конверсиялык проду кт, эгерде акркыпроду кт у шу л Рег ламентке ылайык келбесе, оператор тө мө нкү лө ргө милдеттү ү :
 - (а) тиешелү ү проду кту ну идентификациялоо жана бөлү ү ;
 - (б) шектенү ү нү ннегиздү ү болу шу нтекшерү ү ;
 - (в) тиешелү ү проду кту ну рынокко органикалык же конверсиялык проду кт катарычыг арбоо жана аныорганикалык өндүрүштө колдонуу дан шектенү ү жоюбаса;
 - (д) эгерде шектенү ү далилденсе же аныжок кылуу мү мкү нболбосо, дароо тиешелү ү компетенттү ү органга, же зарыл болгону чу рда, тиешелү ү контролдоочу органга же контролдоо органына билдирү ү гө жана зарыл болгону чу рда ага колдо болгонэ лементтерди берү ү гө ;
 - (е) у ру ксат берилбеген проду кциянын же заттардын болу шу ну нсебептеринаньктоодо жана текшерү ү дө тиешелү ү компетенттү ү орган менен же зарыл болгону чу рда тиешелү ү контролдоочу орган же контролдоочу орган менен толук кылатматташуу га.
 3. Комиссия тө мө нкү лө рдү аныктооу чу нбирдиктү ү э режелерди белгилегенаткаруу актыларын кабыл алышы мү н
 - (а) 2-пунктту н(а) - (е) пункттарына ылайык операторлор аткаруу рган процедура лык кадамдар жана алар тарактан берилү ү чу тиешелү ү документтер;
 - (б) 1-пунктту н(а), (б) жана (с) пункттарына ылайык, бу лгану у тобокелдиктеринаньктоо жана болту рбооу чу ноператорлор тарактан кабыл алынуу чу жана карала ту рган пропорционалду у жана тийиштү ү чаралар.
- Бу л ишке ашыруу чу актылар 55(2)-статьяда кө рсө тү лгөнэ кспертиза процедура сына ылайык кабыл алынат .

29-статья

У ру ксат берилбегенбу нудар же заттар болгону чу рда кө рү лө ту рган чаралар

1. Компетенттү ү орган же зарыл у чу рда контролдоочу орган же контролдоочу орган органикалык өндүрүштө колдонуу га 9(3)-статьянын биринчи пунктчасына ылайык у ру ксат берилбеген проду кциянын же заттардын барэ кеңдиги жөнү ндө негиздү ү маалыматты алган у чу рда, же 28(2)-статьянын (д) пункту на ылайык оператор тарактан кабар дар кылына, же органикалык же конверсиялык проду ктыда мындай проду кту ларды же заттардын аныктаса:
 - (а) 9(3)-берененин биринчи пунктчасына жана 28-беренеге ылайык келү ү нү текшерү ү ү чу нбу лагын жана себепинаньктоо максатында (ЕБ) 2017/625 Рег ламентине ылайык дароо кылаттык иликтөө жү ргү зө т. (1); мындай иликтөө мү мкү нболу шу нна тез ирээ к, акылга сыйлык мө нө ттө бү ткө рү лө т жана бу нду нту ру кту у лу гу нжана иш интаталдыгына ске алуу керек;
 - (б) ал (а) пункту нда кө рсө тү лгөн иликтөө нү ннатыйжаларына чейин органикалык же конверсиялык проду кту лар катары тиешелү ү проду кциянын рынокко чыгаруу га да, алардын органикалык өндүрүштө колдонуу га да у бактылуу у тыу салат.

2. Эгерде компетенттү ү орг анже тиешелү ү чү рларда конгрлодоочу орг анже конгрлодоочу орг анкв ькдар оператор тө мө нкү лө рдү аныктаса, тиешелү ү проду кт органикалык же конверсиялык проду кт катары сатылбаш керек же органикалык ө ндү рү шө колдону лбаш керек:

(а) 9(3)-статьянын биринчи пунктуна ылайык уру ксатыжок проду кцияларды же заттарды органикалык ө ндү рү шө колдону ү чү н колдонсо ө ндү рү ш

(b) 28(1)-статьяда эскертилген сактык чараларын көрбөсө; же

(в) компетенттү ү орг андардын конгрлодоочу орг андардын бу га чейинки тиешелү ү суу роо-талаптары боюнча чараларды көргөнө мес же конгрлодоочу орг андар.

3. Тиешелү ү операторго 01-пунктуна (а) пунктуна да көрсөтүлгөн иликтөөнүн натыйжалары боюнча комментарий берүү мүмкүнчүлүгү берилет. Компетенттү ү орг аң же зарыл болгону чурда, конгрлодоочу орг анже конгрлодоочу орг ан текшерүүнүн жыйынтыктарын эсепке алуу үчү ргүзөт. аликтөө жүргүзгөн.

Зарыл болгону чурда тиешелү ү оператор келечекте булгануу болтурбоочу үчүн зарыл болгону үчү чү чараларды көрөт.

4. Комиссия 2024-жылдын 31-декабрына карата Европарламентке жана Кеңешке ушул берененин аткарылышы жөнүндө, 9(3)-берененин биринчи пунктуна ылайык колдонууга уру ксат берилбеген проду кциялардын жана заттардын бар экендигин жөнүндө отчет берет. органикалык ө ндү рү ш жана ушул статьянын 5-пунктуна да көрсөтүлгөн нүктө кээ режелерди баалоо жөнүндө. Бул отчет, зарыл болгону чурда, анданары шайкеш келтирүү үчү н мыйзамдык суу ш менен коштолушу мүмкүн.

5. Органикалык ө ндү рү шө колдонууга 9(3)-берененин биринчи пунктуна ылайык уру ксат берилбеген проду кциянын же субстанциянын белгилүү бир деңгээлден ашык камгычан проду кциянын органикалык проду ктү лар катары сатууга киргизүүнү караган режелери бар мүчө мамлекеттер эгерде бул режелер башка мүчө мамлекеттерде органикалык проду ктү лар катары ө ндү рү лгөн проду кциянын рынокко чыгарууга тыйуу салбаса, чектебесе же тоскоолдук кылбаса, ошол проду кция ушул Регламентке ылайык ө ндү рү лгөн жерде колдонулат. Ушул пунктту пайдаланган мүчө мамлекеттер Комиссияга кичиктирбестен маалымдайт.

6. Компетенттү ү орг андар 1-пунктуна да көрсөтүлгөн иликтөөлөрдүн натыйжаларын ошондой эле алдыңкы тажрыйбаны жана биринчи жобого ылайык уру ксат берилбеген проду кциянын жана заттардын болушун болтурбоо боюнча анданаркы чараларды иштеп чыгуу максатында алар көрүшө н бардык чараларды документтеширет. органикалык ө ндү рү шө колдону үчү н 9(3)-статьянын пунктуна;

Мүчө мамлекеттер маалыматты башка мүчө мамлекеттерге жана Комиссияга Комиссия тарабынан жеткиликтүү болгондокументтерди жана маалыматтарды электрондук алмашуу камсыз кылган компьютер системасы аркылуу камсыз дайт.

7. Мүчө мамлекеттер органикалык айыл чарбасында 9(3)-берененин биринчи пунктуна ылайык органикалык ө ндү рү шө колдонууга уру ксат берилбеген заттардын жана заттардын күтүлүсүз болушун болтурбоочу үчүн өз аймагында тиешелү ү чараларды көрө алышат. Мындай чаралар органикалык же конверсиялык проду ктү лар катары башка мүчө мамлекеттерде ө ндү рү лгөн проду кциянын рынокко чыгарууга тыйуу салбайт, чектебейт же тоскоолдук кылбайт, ал проду кция ушул Нускамага ылайык ө ндү рү лгөн жерде. Ушул пунктту колдонгон мүчө мамлекеттер Комиссияга жана башка мүчө мамлекеттерге кичиктирбестен маалымдайт.

8. Комиссия төмөнкүлөрдү аныктоочу үчүн бирдиктүү эрежелерди белгилегенаткаруу актыларын кабыл алат:

(а) 9(3)-статьянын биринчи пунктуна ылайык уру ксат берилбеген проду ктү лардын жана заттардын бар экендигин аныктоо жана баалоочу үчүн компетенттү ү орг андар жетийишү ү чү рларда конгрлодоочу орг андары же конгрлодоочу орг андары тарабынан колдонуула турган методология органикалык ө ндү рү шө колдонуу;

(b) мүчө мамлекеттер Комиссияга бериле турган маалыматтын реквизиттери жана форматтары жана башкалар
Ушул статьянын 6-пунктуна ылайык мүчө мамлекеттер.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-статьяда көрсөтүлгөн н кспертиза процедурасына ылайык кабыл алынат.

9. Ар бир жылдын 31-мартына карата мүчө мамлекеттер өткөн жылы уру ксатыжок проду кциялар же заттар менен булгануучу рлар жөнүндө тиешелү ү маалыматты анын ичинде чек ара көзөмөл постторуна чогултулган маалыматтарды аныкталган булгануу үчүн нмө нөзү нө, жана өзгөчө булгануу үчүн себеби, булагы жана деңгээли, ошондой эле булганган проду кциянын көлөмү жана мө нөзү. Бул маалымат Комиссия тарабынан жеткиликтүү болгон компьютердик система аркылуу Комиссия тарабынан чогултулат жана булгануу үчүн болтурбоо боюнча мыкты тажрыйбаларды калыптандырууга көмөктөшүү үчүн колдонулат.

IV Г ЛАВА

ETKETLEME

30-статья

Органиканын өндүрүшү жөнүндө тиешелүү терминдерди колдонуу

1. Ушул Эрежелердин максаттары чүңгүндө кыргыздын органиканын өндүрүшү жөнүндө тиешелүү терминдер катары каралат, эгерде маркировкада, жарнактык материалда же коммерциялык документтерде мындай продукция, анын ингredientтери жана өндүрүшү чүңгүндө колдонулган органиканын материалдары төмөнкү терминдер менен сүрөттөлсө. сатып алуу чүңгүндө продукция, ингredientтер жана материалдары ушул Жободо ылайык өндүрүлгөн өндүргүчүсү үчүн. Атап айтканда, IV Тиркемеде келтирилген терминдер жана алардын тутумдуу лары жана кичирейтүүчүлөрү, мисалы "био" жана "эко" жалгыз же айкалыштырып, Союдуң бардык аймагында жана маркировкалоо жана жарнак чүңгүндө ушул Тиркемеде саналган аналгантилде колдонулушу мүмкүн. Ушул Нускамагы ылайык келген 2(1)-статьяда айтылган продукциялардын

2. 2(1)-статьяда эскертилген продукция чүңгүндө ушул статьянын 1-пунктунда көрсөтүлгөн терминдер Союдуң бир жеринде, IV тиркемеде саналган антилде маркировкалоо, жарнактык материал же коммерциялык документтер чүңгүндө колдонулбайшы керек. ушул Регламентке ылайык келбеген продукцияга.

Андан тышкары эч кандай терминдер, анын ичинде товардык белгилерде же фирмалык аталыштарда колдонулган терминдер же практикалар, эгерде алар керектөө чүңгүндө колдонулушуна адаштырууга тийиш болсо, эгерде алар продукцияга жана анын ингredientтерин ушул Жободо ылайыктуу деп эсептесе, маркировкалоодо же жарнакта колдонулбайшы керек.

3. Конверсиялоо мезгилинде өндүрүлгөн продукциялар органиканын продукцияларга же конверсиялык продукцияларга катары маркировкаланбайшы жарнамадан ашык керек.

Бирок 10(4) статьясына ылайык конверсиялоо мезгилинде өндүрүлгөн өсүмдүктөр дүң продукциялардын материалдары өсүмдүктөктөү тамак-аш продукциялары жана өсүмдүктөктөү тоюу продукцияларын "конверсиялык продукциялар" терминин колдонуу менен маркировкаланбайшы жарнамадан ашык мүмкүн. 1-пунктта көрсөтүлгөн терминдер менен бирге конверсиядагы" же тиешелүү термин.

4. 1 жана 3-пункттарда көрсөтүлгөн терминдер Союдуң ныйыз амдары продукциянын рампында ГМО бар, ГМОдону рат же ГМОдөн өндүрүлгөн деп белгилөө же жарнамадоо талап кылган продукцияга карата колдонулбайшы керек.

5. Кайра иштетилген тамак-аш чүңгүндө 1-пунктта көрсөтүлгөн терминдер колдонулушу мүмкүн.

(а) Союдуң ныйыз амдарына ылайык мындай тизме милдеттүү болгон ингredientтердин тизмесинде жана сатуу нускамасында, шарты менен:

(i) кайра иштетилген тамак-аш II тиркеменин IV бөлүгүндө баяндалган өндүрүш режелерине жана белгиленген режелерге ылайык келсе 16(3)-статьясына ылайык кыскартуу;

(ii) салмагы боюнча продукцияга чүңгүндө чарба ингredientтеринин кеминде 95% органиканын болуп саналат; жана

(iii) ароматизаторлорго карата, алар (ЕС) № 1334/2008 Регламентинин 16(2), (3) жана (4) статьяларына ылайык маркалап аныктап жана берүүчү заттар жана табигый жпаржы берүүчү препараттар чүңгүндө колдонулат жана тиешелүү ароматизатордогу ароматизаторлордуң бардык компоненттери жана даам берүүчү компоненттердин альп жупу чүңгүндө органиканын болуп саналат;

(б) ингredientтердин тизмесинде гана, эгерде:

(i) салмагы боюнча продукцияга чүңгүндө чарба ингredientтеринин 95% дан ашыгы органиканын болуп саналат, жана ингredientтер ушул Регламентке белгиленген өндүрүш режелерине ылайык келет; жана

(ii) кайра иштетилген тамак-аш II Тиркеменин IV бөлүгүндө 1.5, 2.1(a), 2.1(b) жана 2.2.1 пункттарында баяндалган өндүрүш режелерине жана 16(3) статьясына ылайык белгиленген режелерге ылайык келет. ;

(в) сатуу нускамасында жана ингredientтердин тизмесинде, эгерде:

(i) негизги ингredient аңчылык же балык уулоо продукциясы болуп саналат;

(ii) 1-пунктта айтылган термин сатуу нускамасында органиканын жана негизги ингredientтен айырмаланган ашкана ингredientке так байланыштуу болсо;

(iii) бардык ашкана айыл чарба ингredientтери органиканын болуп саналат; жана

(iv) тамак-аш II Тиркеменин IV бөлүгүндө 1.5, 2.1 (a), 2.1 (b) жана 2.2.1 пункттарына жана ушул беренедө белгиленген режелерге ылайык келсе 16(3)-статьясына ылайык.

Биринчи пункттаң (а), (б) жана (в) пункттарында көрсөтүлгөн ингredientтердин тизмесинде кайсы ингredientтер органиканын болуп саналат. Органиканын өндүрүшү шилтеме органиканын ингredientтерге карата гана пайда болушу мүмкүн.

Биринчи пункттанын (б) жана (в) пункттарында көрсөтүлгөн нинг редиенттердин тизмесин айыл чарба индустриясынын жалпысынан пропорционалдуу органикалык индустриянын жалпы пайызын көрсөтүүнү камтыйт.

Биринчи пункттун (а), (б) жана (в) пункттарында көрсөтүлгөн нинг редиенттердин тизмесинде колдонулганда 1-пунктта көрсөтүлгөн нтерминдер ушул пункттун нпунктчасына ушул пункттун үчүнчү пунктчасында көрсөтүлгөн пайыздык көрсөткүч индустриянын редиенттердин тизмесиндеги башка көрсөткүчтөр менен бирдей түстө, бирдей өлчөмдө жана тамгаларында көрсөтүлөт.

6. Кайра иштелип өтүүнүн 1-пунктта көрсөтүлгөн нтерминдер сатуу нусьпаттамасында жана индустриянын редиенттердин тизмесинде колдонулушу мүнөзү мунда:

(а) кайра иштелип өтүүнүн II Тиркеменин II, III жана V бөлүктөрүндө баяндалган өндүрүш режелерине жана 16(3)-статьяга ылайык белгиленген конкреттүү эрежелерге ылайык келет;

(б) кайра иштелип өтүүнүн нкурмадагы айыл чарба продукциясынын бардык индустриянын органикалык болуп саналат; жана

(с) продукция нкурмага заттарынын кеминде 95% органикалык болуп саналат.

7. Комиссия 54-статьяга ылайык ыйгарыму куку берилген актыларды кабыл алуууга укуктугу:

(а) I тиркемеде саналган продукцияны маркировкалоо боюнча кошумча эрежелерди кошуу же ошол кошулган эрежелерди өзгөртүү жолу менен ушул статьяны жана

(б) мүнөзү мамлекеттердин ичиндегитилдик өнүгүүнү лөрдү эске алуу менен IV тиркемеде баяндалган нтерминдердин тизмесин.

8. Комиссия ушул статьянын 3-пунктун колдонууга деталдуу талаптарды белгилөө үчүн ишке ашыруучу актыларды кабыл алышы мүмкүн.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-статьяда көрсөтүлгөн нэкспертиза процедурасына ылайык кабыл алынат.

31-статья

Өсүмдүк өстүрүүчүлүктө колдонулганбуударды жана заттарды маркировкалоо

2(1)-статьяда белгиленген ушул Эрежелердин чөйрөсүнө карабастан өсүмдүктөрдү коргоо каражаттарында же жер семирткичтер, топурак кондиционерлери же азотандыруучу заттар катары колдонулуучу 9 жана 24-статьяларга ылайык уруксат берилген продукциялар жана заттар алар продукциялар жезаттар ушул Жобого ылайык органикалык өндүрүштө колдонууга уруксат берилген.

32-статья

Милдеттүү көрсөткүчтөр

1. Эгерде продукция 30(1)-статьяда эскертилген шарттарды камсыз алуунун ичинде 30(3)-статьяга ылайык конверсиялык продукциялар катары маркировкаланган продукциялар:

(а) маркировкада акыркы өндүрүшү же даярдоо операциясынын жүргүзгөн оператор тиешелүү болгон контролдоочу органдын же контролдоочу органдын кодуна номери да көрсөтүлөт; жана

(б) алдынала таңгакталган тамак-ашка карата, 30(3)-беренде жана (б) жана (с) пункттарында көрсөтүлгөн нбашка учулрларда, 33-статьяда эскертилген Европа Биримдигинин органикалык өндүрүшүнүн логотиби да таңгакта көрсөтүлөт. 30(5)-статья

2. Европа Биримдигинин органикалык өндүрүшүнүн логотиби колдонулганда, логотип менен бир эле визуалдык талаада продукция суутүзүлгөн найыл чарба чийкиз аты өстүрүлгөн нжердин көрсөткүчү көрсөтүлөт жана төмөндөгү лөрдүн биринин алышы керек. тиешелүү түрдө формалар:

(а) Союдун найыл чарба чийкиз аты өстүрүлгөн н"ЕБ айыл чарбасы";

(б) айыл чарба чийкиз аты үчүн өлкөлөрдө өстүрүлгөн н"ЕСке кирбеген айыл чарбасы";

(с) Айыл чарба чийкиз атынын бир бөлүгү Биримдиктө өстүрүлгөн жана анын бир бөлүгү үчүн өлкөдө өстүрүлгөн н"ЕС/ЕБ элес айыл чарбасы".

Биринчи пункттанын максаттары үчүн "Айыл чарбасы" деген сөз тиешелүү учулрларда "Аквакультура" деген алымын алышы мүмкүн жана "ЕС" жана "ЕБ элес" деген сөздөр өлкөнүн наталышы же аталышы менен алымын алышы же толукуталышы мүмкүн бир өлкөнүн жана аймактын эгерде продукция катмарынын түзгөн бардык айыл чарба сыйысу ошол өлкөдө жана, эгерде керек болсо, ошол региондо өстүрүлгөн болсо.

Биринчи жана үчүнчү пункттарда көрсөтүлгөн найыл чарба сыйысу өндүрүлгөн нжерди көрсөтүү үчүн эске алынаган индустриянын редиенттердин жалпысынан болгон шартта, индустриянын редиенттердин өз өлкөдөгү салмагына ылайык алышы мүмкүн айыл чарба сыйысу нун жалпысынан 5% процентинен ашпайт.

"ЕБ" же "ЕБ э мес" дегенсөздөрбү нүдү натальшанкө бүрөөккөрүнгөнтүстө, өлчөмдөрдө жана тамга стилинде болбошу керек.

3. Ушул статьянын 1-жана 2-пунктарында жана 33(3)-статьяда көрсөтүлгөн белгилер көрүнүктүү жерде ой көрүнүгү дөйкөйлөп белгилениши керек жана даана окулуучу жана өчпөс болушу керек.

4. Комиссия 54-статьянын 2-пунктуна жана 33(3)-статьясына ылайык, маркировка боюнча кошулган режелерди толуктоо же ошол кошулган режелерге өзгөртүүлөрдү киргизүү жолу менен ыйгарыму к берилген актыларды кабыл алууга укуктуу.

5. Комиссия төмөнкүлөргө тиешелүү ишке ашыруучу актыларды кабыл алат:

(а) ушул берененин (а) пунктуна көрсөтүлгөн көрсөткүчтөрдү колдонуу, көрсөтүү, курамы жана өлчөм боюнча практикалык чаралар ушул статьянын 1-пунктуна жана 2-пунктуна жана 33(3)-статьяда;

(б) контролдоочу органдарга жана контролдоочу органдарына коздуу номерлерди ыйгаруу;

(в) ушул Мыйзамдын 2-пунктуна ылайык айыл чарба чийки заттын түрүлгөн жерди көрсөтүү; 33(3)-статья менен.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-статьяда көрсөтүлгөн экспертиза процедурасына ылайык кабыл алынат.

33-статья

Европ иримдиктин органикалык өндүрүш логотипи

1. Европа Б ирлиг инин органикалык өндүрүш логотипи ушул Жобого ылайык келген продукцияны маркировкалоодо, көрсөтүүдө жана жарнамалоодо колдонулушу мүмкүн.

Европа Б ирлиг инин органикалык өндүрүш логотипи логотиптин өзүнүн бар экендигине жана жарнагына байланыштуу маалыматтык жана билим берүү максаттары үчүндө колдонулушу мүмкүн эгерде мындай колдонуу керектөөчү конкреттүү продукцияны органикалык өндүрүшүнө карата адаштырууга алып келбесе жана логотип В тиркемеде белгиленген режелерге ылайык кайра чыгарылат. Мындай учурда В тиркеменин 32(2)-б-беренесинин жана 1.7-пунктуна н талаштары колдонулбайт.

Европ иримдиктин органикалык өндүрүш логотипи 30(5)-берененин (б) жана (с) пунктарында айтылгандай кайра иштетилген тамак-ашуучу жана 30(3)-беренедө айтылган конверсиялык продуктулар үчүндө колдонулбайт.

2. 1-пунктуна кинни пункттарына ылайык колдонулган учурларды кошпогондо, Европ иримдиктин органикалык өндүрүш логотипи (ЕБ) 2017/625 Регламенттин 86-жана 91-беренелерине ылайык расмий аттестация болуп саналат.

3. Европа Б ирлиг инин органикалык өндүрүш логотипин колдонуу үчүнүн өлкөлөрдө н ташылып келинген продукция үчүн милдеттүү эмес. Эгерде бул логотип мындай продукцияны маркировкасында кездешсе, 32(2)-статьяда айтылган көрсөткүч маркировкада да көрсөтүлөт.

4. Европ иримдиктин органикалык өндүрүш логотипи В тиркемеде баяндалган моделге ылайык келүүгө жана ошол тиркемеде баяндалган режелерге ылайык келүүгө тийиш.

5. Ушул Жобого ылайык келген продукцияны маркировкалоодо, презентациялоодо жана жарнамалоодо ушунтук логотиптер жана жеке логотиптер колдонулушу мүмкүн.

6. Комиссияга Европа Б ирлиг инин органикалык өндүрүш логотипине жана агат тиешелүү режелерге карата В тиркемеге өзгөртүүлөрдү киргизүүчү 54-беренеге ылайык ыйгарыму к берилген актыларды кабыл алууга укуктуу.

V Г ЛАВА

СЕРТИФИКАЦИЯ

34-статья

Сертификация системасы

Ар кандай продукцияны рынокко "органикалык" же "конверсияда" катары чыгарганга чейин же конвертациялоо мезгилине чейин 1. 36-статьяда эскертилген органикалык же органикалык эмес заттарды чыгарган даярдагандар тартуучу же сактаган операторлор жана операторлордун топтору. Мындай продукцияны үчүнүн өлкөдөн импорттогон же мындай продукцияны үчүнүн өлкөгө экспорттогон же мындай продукцияны рынокко чыгарган конверсиялык продуктулар өз иши жөнүндө ал ишке ашырылып жаткан чөмөкөттүн компетенттүү органдарына билдирүүгө милдеттүү. алардын милдеттенмеси контролдоо системасына башийет.

Эгерде компетенттүү органдар бирден ашык контролдоочу органдарга же контролдоочу органдарга өзгөчү милдеттерин же белгилүү бир расмий контролдоочу тапшырмаларды же башка расмий ишаркеттерге байланыштуу айрым милдеттерди өткөрүп беришсе, операторлор же операторлордун топтору билдирүүдө биринчи пункттада көрсөтүлгөн билдирүүдө көрсөтүлөт. контролдоочу органдар же контролдоочу органдардын ишинин ушул Регламентке ылайык келээрин текшерет жана 35(1)-статьяда көрсөтүлгөн нкүбөлүк берет.

2. Алдынала таңгакталган органикалык продукциятүздөн түзүлгөн акыркы керектөө чүгө же колдонуучу гасаткан операторлору шул статьянын 1-пунктунда көрсөтүлгөн кабарлоо милдеттенмелеринен жана 35(2)-статьяда эскертилген сертификатка ээ болуучу милдеттенмелерди латын алар сатуучу пунктуна байланышпагандан башка өндүрүшкө, даярдашпайт, сакташпайт, же үчүнчү өлкөдөн мындай продукцияны импорттошпойт, же мындай ишаракеттерди башка операторлорго сунуш бөлүмдүк келишим түзбөйт.
3. Операторлор же операторлордун топтору өз иштеринин кайсынысы боюнча олбосу үчүнчү жактарга сунуш бөлүмдүк берген учурда, операторлор же операторлордун топтору, ошондой эле бул иш сунуш бөлүмдүк алынуучу үчүнчү жактарда, эгерде оператор же операторлор тобу тарабынан билдирбесе, 1-пунктту сактоого тийиш 1-пунктте көрсөтүлгөн билдирүүдө органикалык өндүрүшкө карата жоопкерчиликти сактап калат. Органдык бөлүмдүк бул жоопкерчиликти сунуш бөлүмдүк алат. Мындай учурларда компетенттүү орган же зарыл болгон учурда контролдоочу орган же контролдоочу орган сунуш бөлүмдүк ишаракеттердин шул Жобого ылайык келишин текшерүүнүн контекстинде сунуш бөлүмдүк үзгөн операторлорго же операторлордун топторуна текшерүүгө милдеттүү. Алардын ишаракеттери.
4. Мүчө мамлекеттер 1-пунктте эскертилген билдирүүлөрдү алуучу үчүнчү ныйгарму кутуу органды дайындай алат же органды беките алат.
5. Операторлор, операторлордун топтору жана сунуш бөлүмдүк чыгаруучу шул Жобого ылайык алар жүргүзгөн наркандай иштердин эсебин жүргүзүшөт.
6. Мүчө мамлекеттер 1-пунктте ылайык өз иштердү үлгү кабарлаган операторлордун жана операторлордун топторунун наталыштарын жана даректерин камсыз аяңга алуунун мөөмөлдү жүргүзүшөт жана тиешелүү тартипте, анын ичинде бирдиктүү интернет-сайтка шилтеме аркылуу жалпы маалымдашат. 35(1)-статьяга ылайык ошол операторлорго жана операторлордун топторуна берилген сертификаттарга тиешелүү маалыматтар менен бирге бул маалыматтардын толук тизмеси. Булуучурда, мүчө мамлекеттер Европарламенттин жана Кеңештин 2016/679 Регламентине (ЕБ) ылайык жеке маалыматтарды коопсуз бөлүмдүк талаптарды аткарышат (1).
7. Мүчө мамлекеттер шул Регламентке ылайык келген оператор же операторлор тобу 2017/625 Регламенттин 78-жана 80-беренелерине ылайык алымын алуучуларда алым төлөнүшү камсыз кылынат. Контролдоо бөлүмдүк чыгымдар контролдоо системасы тарабынан жабылуууга учурайт. Мүчө мамлекеттер чогултуулушу мүмкүн болгон бардык жыйымдар ачык жарыялануу камсыз кылат.
8. Комиссия ишкан аз дарын жүргүзүлгөн карата талаптарга карата II тиркемегө өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча 54-статьяга ылайык ыйгарым укук берилген актыларды кабыл алууга учурайт.
9. Комиссия төмөнкүлөргө карата реквизиттерди жана спецификацияларды берүүчү нишке ашыруучу актыларды кабыл алышы мүмкүн:
- (а) 1-пунктте көрсөтүлгөн билдирүүнүн форматы жана техникалык каражаттары;
- (б) 6-пунктте көрсөтүлгөн мөөмөлдү жарыялоо боюнча ишчаралар; жана
- (с) 7-пунктте көрсөтүлгөн жыйымдарды жарыялоонун жол-жоболору жана механизмдери.
- Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-статьяда көрсөтүлгөн нөжспертиза процедурасына ылайык кабыл алынат.

35-статья

Сертификат

1. Компетенттүү органдар же тийишүүчү учурларда контролдоочу органдар же контролдоочу органдар 34(1)-статьяга ылайык өз ишин кабарлаган жана шул Ну скамага ылайык келген операторго же операторлордун тобуна күбөлүк берет. Күбөлүктө:
- (а) мүмкүн болушунан электрондук түрдө чыгарылат;
- (б) жок дегенде оператор же операторлор тобуна идентификациялоо мүмкүнчүлүк берүү, анын ичинде мүчөлөрдүн мөөмөлдүк категориясына сертификатта камылган продукцияга анын жарактуулук мөөмөлтү;
- (в) кабарланган иш шул Ну скамага ылайык келээрин тастыктоого; жана
- (г) VI тиркемеде белгиленген үлгүгө ылайык чыгарылат.
2. Шул статьянын 8-пунктунан жана 34(2)-статьясына зыян келтирбестен операторлор жана операторлор топтору 2(1)-статьяда эскертилген продукция эгерде алар мурдатан эле болуп саналса, органикалык продукциялар же конверсиялык продукциялар катары рынокко чыгарышы керек. Шул статьянын 1-пунктунда көрсөтүлгөн күбөлүккө ээ болуучу.

(1) Регламент (ЕБ) 2016/679 Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2016-жылдын 27-апрелиндеги жеке маалыматтарды иштетүүгө жана мындай маалыматтардын эркин кыймылына карата жеке адамдарды коопсуз жана 95/ Директиваны жокко чыгаруу. 46/ЕС (Жалпы Маалыматтарды коопсуз бөлүмдүк жобо) (О) L 119, 4.5.2016, 1-бет).

3. Ушул беренде эскертилген күбөлүк (ЕБ) 2017/625 Регламенттин 86(1)-беренесинин (а) пункту нун мнванисинде расмий күбөлүк болуп саналат.

4. Оператор же операторлор тобу бир эле мүнөтө мамлекетте продукциянын бир категорияна карата ишке ашырылган ишаракеттерге карата бир нече конгрессоочу органдан сертификат алууга укугу жок, анын ичинде ошол оператор же операторлор тобу операторлор өндүрүшүндө даярдоочу жана бөлүшүрүчү наркандай таптарнда иштейт.

5. Операторлор тобу нун мүнөтө лөрү өздөрү киргено операторлор тобу н сертификатциялоо менен камылган ишаракеттердин кайсынысы болбосун үчүн жекече сертификат алууга укугу жок.

6. Операторлор алардын берүүчүлөрү болуп саналган операторлордун күбөлүктөрүн текшерүүгө милдеттүү.

7. Ушул статиянын 1 жана 4-пункттарынын максаттары үчүн продукциялар төмөнкү категорияларга ылайык классификацияланат:

(а) кайра ишетирилбеген сүмдүктөр жана өсүмдүк продукциялары анын ичинде үрөндөр жана башка өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалдары

(б) мал жана кайра ишетирилбеген мал чарба продукциялары

(в) бальрлар жана ишетирилбеген вакуумлуу ра продукциялары

(г) тамак-ашка тарай пайдалануучу кайра ишетирилбеген чарба продукциясы анын ичинде вакуумлуу ра продукциясы

(е) тою;

(е) шарап;

(ж) ушул Эрежелердин I тиркемесинде саналган же мурунку категорияларга кирбеген башка продукциялар.

8. Мүнөтө мамлекеттер 2-пунктта каралган сертификатка ээ болуу милдетинен токтонган башка таңгакталган органикалык продукцияларды үздөнүз акрыкы керектөөчүгө сатуучу операторлорду, эгерде ал операторлор өндүрбөсө, даярдабаса, сактабаса, баштуу мүнөтө сатуучу пунктуна байланыштуу эмес, же үчүнчү өлкөдөн мындай продукцияны импорттоо, же мындай ишаракеттерди үчүнү тарапка суубодряддык келишим менен жүргүзүү, ошондой эле:

(а) мындай сатуучулар жылына 5 000 кг ашпаса;

(б) мындай сатуучулар 20 000 евродон ашкан таңгаксыз органикалык продукция карата жылдык жүгүртүүнү билдирбейт; же

(в) оператордун потенциалдуу сертификациялык баасы сатылган таңгаксыз органикалык продукциялар боюнча жалпы жүгүртүүнүн 2% аша ошол оператор тарабынан

Эгерде мүнөтө мамлекет биринчи пункттада көрсөтүлгөн операторлорду баштуу үчүнечесе, анда ал биринчи пункттада белгиленген караганда катуу раак чектөөлөрдү белгилей алат.

Мүнөтө мамлекеттер Комиссия жана башка мүнөтө мамлекеттерге биринчи пункттага ылайык операторлорду баштуу жөнүндө кандай болбосун чечим жана мындай операторлор баштуу лган чектер жөнүндө маалымдайт.

9. Комиссия VI тиркемеде көрсөтүлгөн күбөлүктүнү лгүсүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 54-статияга ылайык Ыйгарыму кука берилген актыларды кабыл алууга укуктуу.

10. Комиссия 1-пунктта көрсөтүлгөн күбөлүктүн формасына жана ал берилген техникалык каражатка карата рекевизиттерди жана спецификацияларды берүүчүчүни ашыруучу актыларды кабыл алат.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-статияда көрсөтүлгөн экспертиза процедурасына ылайык кабыл алынат.

36-статия

Операторлор тобу

1. Операторлорду нар бир тобу төмөнкүлөргө милдеттүү:

(а) бальрларды же вакуумлуу ра жаныбарларын өстүрүүчү фермерлер же операторлор болгон мүнөтө рдөн гана түзүлөт.

кошумча азыктүүлүктү жеткөтү кайра иштетүү, даярдоо же рынокко чыгаруу менен алектениши мүнөтө

(б) мүнөтө рдөн гана түзүлөт:

(i) алардын жекече сертификациялык наркыар бир мүнөтө нүнү гүртүүсүнүн же органикалык өндүрүшү нстандарттык өндүрүшүнүн 2% дан ашыгын түзөт жана органикалык өндүрүшүнүн жылдык жүгүртүүсү 25 000 евродон ашпаган же органикалык өндүрүшүнүн нстандарттык өндүрүшүнүн евродон ашпаган жылына 15 000; же

(ii) ар бир үлүшкө ээ болгондор:

- беш гектар,

— 0,5 гектар, теплицаларда, же

— 15 гектар, жалаң гана туру ктуу чвпту;

(с) мүчө мамлекетте же үчүнү өлкөдө түзүлсө;

(г) юридикалык жак болуп саналат;

(е) өндүрүшү кишилердү үлүгү бири-бирине географиялык жакын жайгашкан мүчөлөрдөнгана түзүлөт;

(ф) топ тарабынан өндүрүлгөн продукция үчүн биргелешкен маркетинг системасын түзүү; жана

(г) контролду ишчаралардын жана жол-жоболорду ндоку менг теш ирилген комплексин камтыг анички контроль системасын түзүү, ага ылайык аныкталган адам же орган топту нар бир мүчөсү нү шу л Жобону нс акталыш текшерүү үчүн жооптуу болот.

2. Эгерде 1-пунктта көрсөтүлгөн ички контролдоо турунтүзүүдө же ишешинде кемчиликтер болсо, компетенттүү органдар же тиешелүү үчүрларда контролдоочу органдар же контролдоочу органдар 35-статьяда көрсөтүлгөн күбөлүктү бүтүндөйтүп үчүн чакырылган альшат. атап айтканда, операторлор тобу ну найрымму чөлөрү тарабынан талап ардыат карбаг андыг ынанктоо же жону боюна кемчиликтер органикалык жана конверсиялык продуктулардын бүтүндүгүнө таасирин тийгизет.

3. Комиссия шу л статьянын 1-жана 2-пунктарына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюна 54-статьяга ылайык ыйгарыму ку к берилген актылардын жоболорду толуктоо же ошол кошулган жоболорду өзгөртүү жолу менен кабыл алууга укуктуу, атап айтканда:

(а) операторлор тобу ну найрымму чөлөрү нү милдеттери;

(б) топтун мүчөлөрү нү географиялык жакындыгын аныктоо үчүн критерийлер, мисалы объекттерди бөлүү шү же сайттар;

(в) ички контроль системасын түзүү жана аны иштеши, анын ичинде жүргүзүлө турган контролдоо ктүнкөлөмү нү мз му ну жана мезгилдүү үлүгү н ошондой эле ички контролдоо к системанын түзүүдө гү же ишешиндеги кемчиликтерди аныктоо үчүн критерийлерди.

4. Комиссия төмөнкүлөргө карата конкреттүү эрежелерди белгилегенаткаруу актыларын кабыл ала алат:

(а) операторлор тобу ну нку рамы жана өлчөмү;

(б) докуменгтер жана эсепке алуу турундары ички байкоо жүргүзүү системасы жана операторлордун тиизмеси;

(с) операторлор тобу менен компетенттүү органдын же органдардын контролдоочу органдардын же контролдоо органдарынын ортосунда, ошондой эле мүчө мамлекеттер менен Комиссиянын ортосунда маалымат алмашуу.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-статьяда көрсөтүлгөн экспертиза процедурасына ылайык кабыл алынат.

VI ГЛАВА

ОФИЦИАЛДУУ КОНТРОЛДОР ЖАНА БАШКА РАСМИЙ ИШТЕР

37-статья

Регламент (ЕБ) 2017/625 жана органикалык өндүрүшкө жана органикалык продукцияны маркировкалоообайланыштуу расмий көзөмөл жана башка расмий ишаракеттер үчүн кошулган эрежелер менен байланыш

Ушул главанын спецификалык эрежелери (ЕБ) 2017/625 Регламентте баяндалган эрежелердин тышкары ушул Нускаманын 40(2)-беренесинде башкача каралбаса жана ушул Нускаманын 29-беренесине кошулган катары колдонулат. ушул Регламенттин 41(1)-статьясында каралгандан башкасы расмий контролдоо жана башка расмий ишаракеттер үчүн өндүрүшүн даярдоону жана бөлүшүрү үчүн нбардык э таптарында ушул Эрежелердин 2(1)-беренесинде көрсөтүлгөн продукциянын ушул Регламентке ылайык өндүрүлгөнүндү гү нбүт процесстин жүрүшүндө текшерүү.

38-статья

Кыска матак көзөмөл жана компетенттүү органдар тарабынан көрүлө турган чаралар же нүндө кошулган эрежелер

1. Текшерүү үчүн 2017/625 Регламенттин (ЕБ) 9-беренесине ылайык аткарылган расмий контроль ушул Регламенттин сактоо, атап айтканда, төмөнкүлөрдү камтыйт:

(а) 9(б)-статьяда эскертилгендей, профилактикалык жана сактык чараларын колдонуучу операторлор тарабынан текшерүү жана ушул Жобонун 28-статьясында өндүрүшүн даярдоону жана бөлүшүрү үчүн нар бирэ табьнда;

- (b) эгерде холдинг органикалык эмес же конверсиялык өндүрүшү к бирдиктерди камсыз, жазууларды жана органикалык, конверсиялык жана органикалык эмес өндүрүшү нортосу ндагы так жана натыйжалуу бөлүгү нү камсыз кылуу үчү нколдонуу луп жаткан чараларды же процеду раларды же механиз мдерди текшерүү . Бирдиктер, ошондой эле ошол бирдиктер тарабынан өндүрү лг ө нтиешелүү лү проду кциянын ортосу ндагы ошондой эле органикалык, кайра иштетүү чү жана органикалык эмес өндү рү шбирдиктери үчү нколдонуу лганз аттар менен бу юндардын ортосу ндагы мындай текшерүү ө ткөн мезгил кайра иштетүү мезгилинин бир бөлүгү катары ретроактивдүү түрдө таанылган посылкалар боюнча текшерүү лөрдү жана органикалык эмес өндү рү шү к бирдиктерди текшерүү нү камтыйт;
- (c) эгерде органикалык, конверсиядагы жана органикалык эмес проду ктылар бир эле учурда операторлор тарабынан чогуу лту лса, ошол эле даярдоо бөлү мү ндө , аягында же жайда даярдалса же сакталса, же башка операторлорго же бөлү мдө ргө ташылып кетсе, жазууларды текшерүү жана ишчаралар, жол-жоболор же ишчаралар жерге у бакыг боюнча бөлү нгө ноперацияларды жү ргү зү ү нү камсыз кылуу үчү н ылайктуу тазалоо чаралары жана зарыл болгону учурда, аз ыктарды алмаштыруу нү болту рбоо боюнча ишчараларды жү з ө гө ашыруу үчү н, органикалык проду ктылар жана кайра иштетүү лү проду кту лары аныкталган бардык у бакта жана органикалык, конверсиядагы жана органикалык эмес аз ыктар, даярдоо операцияларына чейин жана кийин, орду же у бактысы боюнча бири-биринен бөлү нү л сакталат;
- (г) операторлор топтору ну нички контролду к системасын тү зүү жана ишешин текшерүү ;
- (e) операторлор ушу л Ну скаманын 34(2)-беренесине ылайык кабарлоо милдеттенмелеринен же ушу л Ну скаманын 35(8)-беренесине ылайык сертификатка ээ болуу милдетинен баштап лгануучурда, бу л баштап у боюнча талаптар аткарылды жана ал операторлор тарабынан сатылган проду кциялар текшерилди.
2. 2017/625 Регламенттин (ЕБ) 9-беренесине ылайык аткарылган расмий контрол ушу л Регламентке шайкешкелүү нү текшерүү үчү н бү т процесстин бү тү ндө й процессинде өндү рү шү н даярдоону жана бөлү шү рү ү нү нбардык э таптарында аткарылбай калуу ыктымалдыгын негизинде жү з ө гө ашырылат. ушу л Регламенттин 3-беренесинин (57) пункту нда аныкталгандай, ал (ЕС) 2017/625 Регламенттин 9-беренесинде айтылган э лементтердин тышкары атап айтканда тө мө нкү э лементтерди эске алуу менен аныкталат:
- (a) операторлорду жана операторлорду нтоптору ну нтү рү , ө лчө мү жана тү зү мү ;
- (б) операторлор жана операторлор топтору органикалык өндү рү шө тартылгануу бакыгтынуу з актыгы даярдоо жана бөлү шү рү ү ;
- (в) ушу л статьяга ылайык жү ргү зү лг ө н контролду н натыйжалары
- (г) аткарылган ишчараларга тиешелүү ү бакыгтынуу чуру ;
- (e) проду кциянын категориялары
- (e) проду кциянын тү рү , саны жана наркы жана алардын бакыгтыне тү шү менен ө нү гү шү ;
- (ж) проду кциянын аралашуу же уруу ксат берилбеген проду кту лар же з аттар менен бу лгануу мү мкү ннү лү гү ;
- (h) операторлор жана операторлор топтору тарабынан э режелерден четтө ө лөрдү же альп салууларды колдонуу ;
- (i) өндү рү шү н даярдоону нар бирэ табьнда сакталбагандыгы үчү н критикалык пункттар жана аткарылган ыктымалдыгы жана бөлү шү рү ү ;
- (к) су бподряддык иш

3. Кандай болгончу ндө да, 34(2) жана 34(2) статьяларында айтылган дардык ошол оңдо, бардык операторлор жана операторлорду нтоптору 35(8), жальна бир жолу дан кемэ мес шайкештигин текшерүү гө тийиш

Тө мө нкү шарттар аткарылгандан башка учурларда, шайкештик текшерүү жеринде физикалык текшерүү нү камтыйт:

- (a) операторду нже кыдыкар операторлор топтоу ну нмурунү кө зө мөлү ндө кеминде үч жыл катары менен органикалык же конверсиялык проду кту лардын бү тү ндү гү нө таасирэ тү үчү эч кандай бузуулар аныкталбаса; жана
- (б) тиешелүү оператор же операторлор топтоу ушу л берененин 2-пункту нда жана (ЕБ) 2017/625 Регламенттин 9-беренесинде эскертилген э лементтердин негизинде ылайык келбө ө ыктымалдуу лугу тө мө ндөп бааланган

Мында эки жеринде физикалык текшерүү нү нортосу ндагы мө нө т 24 айдан ашпооготийиш

4. Текшерүү үчүңүз 2017/625 Регламенттин (ЕБ) 9-беренесине ылайык аткарылган расмий контролду ушул Регламентке ылайык келүүсү:
- (а) 2017/625 Регламенттин 9(4) беренесине ылайык операторлорду же операторлорду топтоору же нардык расмий контролду катарынын минималдуу пайызы алдынала эскертүүсүз жүргүзүлүшү ыктымалдуу менен жүзөгө ашырылат;
- (б) ушул статтянын 3-пунктунда айтылган дарга кошуна контролду каттоо минималдуу пайызы аткарылган камсыз кылат чыгуу:
- (в) ушул пункттун (h) пунктуна ылайык алынган үлгүлөрдү минималдуу санына жолу менен жүргүзүлөт Регламенттин 14-беренесине (ЕБ) 2017/625;
- (г) операторлор тобуна кирген операторлорду минималдуу санын байланышта контролдоо ыктымалдуу менен ушул статтянын 3-пунктунда көрсөтүлгөн шайкештик текшерүү менен.
5. 35(1)-статьяда көрсөтүлгөн сертификатты берүү же узартуу ушул статтянын 1-4-пункттарында көрсөтүлгөн шайкештик текшерүүнүн натыйжаларына негизделет.
6. (ЕБ) 2017/625 Регламенттин 13(1) беренесине ылайык ушул Ну скамаңталаптарын сактоо текшерүү үчүңүз жүргүзүлгөн нар бир расмий контролго карата түзүлөтүргөн жазуу жүзүндө гүлү протокколго оператор же оператор топтоору тарабынан кол коюлат. алардын ошол жазуу жүзүндө гүлү жазуу алгандыгына растоо.
7. (ЕБ) 2017/625 Регламенттин 13(1) беренесине компетенттү органдар тарабынан айрым расмий контролду каттоо формалар же башка расмий ишаракеттерге байланыштуу айрым милдеттер жүктөлгөн контролдоо органдарына көзөмөлдүк ишинин контекстинде жүргүзүлүшү аутенттерге жана текшерүүлөргө жайытылбайт. өткөрүлүп берилген.
8. Комиссия 54-статьяга ылайык ыйгарыму кык берилген актыларды кабыл алууга укуктуктуу:
- (а) өндүрүшүңүз даярдоону жана бөлүшүрүңүз нардык ээ таптарын байкоо жүргүзүңүз камсыз кылуу үчүңүз жүргүзүлүшү расмий контролду каттоо жүзөгө ашыруу үчүңүз конкреттүү критерийлерин жана шарттарын белгилөө жолу менен ушул Регламенттин толуктоо; Регламент, төмөнкүлөргө карата:
- (i) документалдык эсептерди текшерүү;
- (ii) операторлорду белгилүү категориялары боюнча аткарылуучу контрол;
- (iii) зарыл болгон учурда, ушул статтянын 3-пунктунда аталган жеринде физикалык текшерүүлөрдү кошумчалап, ушул Ну скамада каралган контрол жүргүзүлөтүргөн жана алартуу органга жана аймактагы өзгөчө жайлар, аткарылууга тийиш.
- (б) практикалык тажрыйбага негизделген кошумча элементтерди кошумча аларга өзгөргүлөрдү киргизүү жолу менен ушул статтянын 2-пунктунда өзгөргүлөрдү киргизүү кошулган элементтер.
9. Комиссия төмөнкүлөрдү аныктоочу нишке ашыруучу актыларды кабыл алышы мүмкүн:
- (а) 4-пунктун (а) пунктуна эскерилгендей, алдынала эскертүүсүз жүргүзүлөтүргөн операторлорду же операторлорду топтоору же нардык расмий көзөмөлүңүз минималдуу пайызы;
- (б) 4-пунктун (б) пунктуна эскерилген кошумча контролду минималдуу пайызы;
- (в) 4-пунктун (в) пунктуна көрсөтүлгөн үлгүлөрдү минималдуу саны;
- (г) 4-пунктун (д) пунктуна эскерилген операторлор тобуна кирген операторлорду минималдуу саны.
- Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-статьяда көрсөтүлгөн экспертиза процедурасына ылайык кабыл алынат.

39-статья

Операторлор жана операторлор топтоору тарабынан аткарылуучу аналитиктер же үндө кошумча эрежелер

(ЕБ) 2017/625 Регламенттин 15-беренесинде каралган милдеттер менен дентешкары операторлор жана 1. операторлорду топтоору:

- (а) алардын ушул Ну скамага ылайык келишин көрсөтүү үчүңүз жазууларды жүргүзүңүз;
- (б) расмий көзөмөл жүргүзүңүз үчүңүз зарыл болгон нардык декларацияларды жана башка билдирүүлөрдү жасоо;
- (в) ушул Ну скамаңталаптарын сакташы камсыз кылуу үчүңүз тиешелүү практикалык чараларды көрүүгө;
- (г) кол коюуга жана зарыл чыккан жаражаңыртуууга тийиш болгон декларация түзүүндө:
- (i) органикалык же консерсиялык өндүрүш бирдигинин жана ушул Ну скамага ылайык аткарылуучу аналитиктердин толукоосу төтөлүүсү;
- (ii) ушул Ну скамаңталаптарын сакташы камсыз кылуу үчүңүз көрүлүшү тиешелүү практикалык чараларды

3. (ЕБ) 2017/625 Регламентинин 29-б-беренесинин (b)(iv) пунктуна нмкес аттары чүңүшүлүп Регламенттин талаптарын сактоону текшерүү үчүн найрым расмий контролду к милдеттерди жана башка расмий ишчараларга байланыштуу айрым милдеттерди тапшыруу үчүн стандарт Бул Регламенттин чөйрөсүндө тиешелүү болгон «Шайкештик баалоо – Продукцияларды процесстерди жана кыял көрсөтүүлөрдү тастыктаган органдарга талаптар» эларалык шайкештирилген стандарттын акыркы кабарланган вариантын аныктамасы Кыргыз Республикасынын расмий журналында жарыяланган Европа Биримдиги.

4. Компетенттүү органдар контролдоо органдарына төмөнкү кыял көрсөтүү милдеттерин жана башка кыял көрсөтүү ишменен байланышкан милдеттерди жүктөбөйт:

(a) башка контролдоочу органдардын же контролдуу органдардын ишине өзөмдөө жана текшерүү;

(b) өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалдарын пайдалануу үчүн четтөөлөрдөн башка чектөөлөрдү берүү үчүн органдардын өндүрүшү;

(c) ушул Кодекстин 34(1) беренесине ылайык операторлор же операторлор топтору тарабынан ишаракеттер жүндө билдирүүлөрдү алуу ыйгарымы куугу Регламент;

(d) ушул Нускаманын 54-беренесине ылайык органикалык жүктөрдү Соңга эркин жүргүзүүгө чыгарганга чейин физикалык текшерүүлөр жүргүзүлүүгө тийиш болгон мезгилдүү жүктүн наткытоочу ушул Нускаманын жоболорун сактао боюнча мөлдөгөн баалоо. (ЕБ) 2017/625;

(e) ушул Нускаманын 41(4)-беренесинде эскертилген чаралардын бирдиктүү каталогун түзүү.

5. Компетенттүү органдар кыял көрсөтүү контролдоо боюнча милдеттерди же башка кыял көрсөтүү ишменен байланышкан милдеттерди жеке жактарга берүүгө куугу.

6. Компетенттүү органдар (ЕБ) 2017/625 Регламентинин 32-беренесине ылайык контролдоо органдарынан алынган маалыматтарды жана белгиленип же мүмкүн болгонбузуулар болгону чурда контролдоо органдары тарабынан колдонулган чаралар же жүндө маалыматтарды чогултуу жана пайдаланууну камсыз кылышат. компетенттүү органдар ошол контролдоо органдарынын ишине өзөмдөө үчүн.

7. Эгерде компетенттүү орган (ЕБ) 2017/625 Регламентинин 33-беренесинин (b) пунктуна ылайык белгилүү бир расмий контролдуу тапшырмаларды башка расмий ишаракеттерге байланыштуу айрым милдеттерди тапшырууну толугу менен же жарымжартылай чакыртып алгануу чурда, ал жарымжартылай жетиле калып калуу датасына чейин кыял көрсөтүү органдар тарабынан берилген күбөлүктөрдү чүндө калат жана бул чечим же жүндө кыял көрсөтүү операторлорго маалымдайт.

8. (ЕБ) 2017/625 Регламентинин 33-беренесинин (b) пунктуна зыян келтирбестен ушул пунктта көрсөтүлгөн чурларда расмий контролдуу тапшырмаларды башка расмий ишаракеттерге байланыштуу тапшырмаларды берүүдө нотолу кже жарымжартылай баштартууга чейин компетенттүү органдар бул өкүлчүлүктү толук же жарымжартылай токтотот алат:

(a) 12 айдан ашпаган мөөнөткө, анын ичинде контролдоочу орган текшерүүлөрдүн жана текшерүүлөрдүн жүрүшүндө аныкталган кемилдиктерди жоюуга же башка контролдоочу органдарга жана контролдоо органдарына берилген маалыматтуу раэместигин жоюуга, компетенттүү органдарына, ошондой эле Комиссияга ылайык
Ушул Жобонун 43-статьясы же

(b) (EU) 2017/625 Регламентинин 29-беренесинин (b)(iv) пунктуна көрсөтүлгөн наакредитация мезгили үчүн ушул Эрежелердин 40(3) беренесинен байланыштыктотот алат.

Кыял көрсөтүү контролдоо боюнча тапшырмаларды башка кыял көрсөтүү ишаракеттерге байланыштуу тапшырмаларды берүү токтотулгануу чурда, тиешелүү контролдоо органдары өкүлчүлүктө токтотулган өкүлчүлүктөргө 35-статьяда көрсөтүлгөн өкүлчүлүктөрдү бербейт. Компетенттүү органдар ошол жарымжартылай жетиле калып калуу датасына чейин кыял көрсөтүү органдар тарабынан берилген күбөлүктөрдүн өкүлчүлүктө кала бербей же жокпу, чечет жана бул чечим же жүндө кыял көрсөтүү операторлорго маалымдайт.

(ЕБ) 2017/625 Регламентинин 33-беренесинен зыян келтирбестен компетенттүү органдар контролдоо органдарынын кемилдиктерди же олбосо башка расмий ишаракеттерге байланыштуу тапшырмаларды берүүнү токтотууну мүмкүн болушунан тез арада алып салышат. биринчи пунктунун (a) пунктуна көрсөтүлгөн талаптарды аккредитация боюнча органдардын биринчи пунктунун (b) пунктуна көрсөтүлгөн наакредитация токтотууну алып салгандан кийин.

9. Эгерде компетенттүү органдар белгилүү бир расмий контролдуу милдеттерди же башка расмий ишаракеттерге байланыштуу айрым милдеттерди өкүлчүлүк берген контролдоо органдары ушул Жобонун 46(1)-беренесине ылайык Комиссия тарабынан чүңүшүлүп өкүлчүлүктө контролдуу ишаракеттерди жүргүзүү деп таанылгануу чурда, ал эми Комиссия контролдуу органдардын чыгарууга ниеттен же анытаанууну алып салса, компетенттүү органдар 33-беренесинин (a) пунктуна ылайык тиешелүү мөчө-мөмлекеттер итердеги анын ишине контролдуу органдарга текшерүүлөрдү жетекшерүүлөрдү уюгузат. Регламентин (ЕБ) 2017/625.

10. Конгролдоо органдары компетенттү ү органдарга төмөнкү лөрдү беришет:

(а) өткөн жылдын 31-декабрына карата 31-январына чейин конгролдонуу га тийиш болгон операт орлорду нтиз меси жыл сайын жана

(б) 2017/625 (ЕБ) 2017/625 Регламенттин 113-беренесинде көрсөтүлгөн жылдык отчеттуу органикалык өндүрүш жана маркировкалоо боюнча бөлүгүндөрдө колдоочу чүнөткөн жылы жүргүзүлгөн расмий конгроль жана башка расмий ишчаралар жөнүндө маалымат. ар жылдын 31-мартына чейин

11. Комиссия ушул Регламенттин толуктоочу 54-статьяга ылайык ыйгарыму кука берилген актыларды ушул Жобонун 1-пунктүндө каралган шарттардан тышкары конгролдоо органдарына кыска мөтүк конгролдоо боюнча милдеттерди жана башка кыска мөтүк ишмен байланышкан милдеттерди өткөрүп берүүнү шарттарына карата кабыл алууга укуктуу. Бул макала.

41-статья

Аткарылбагануу чурда аракеттер боюнча кошумча эрежелер

1. 29-статьянын скелуу менен эгерде компетенттү ү орган же тиешелүү үчүрларда конгролдоочу орган же конгролдоо органы башка компетенттү ү органдардан же зарыл болгону чурда, башка конгролдоочу органдардан же конгролдоочу органдардан илдүү маалыматтарды камгаса, шектенбесе же алса, оператору ушул Регламентке ылайык келбеген, бирок органикалык өндүрүшкө тиешелүү шарттарды камган продуктуу колдонууга же рынокко чыгарууга ниеттенбесе, же эгерде мындай компетенттү ү орган конгролдоочу орган же конгролдоо органын оператору кабардар кылган болсо, 27-статьясына ылайык сакталбагандыгы жөнүндө шектенүү:

(а) бул Нускаманын сакталышы текшерүү максатында (ЕБ) 2017/625 Регламентке ылайык дароо кыска мөтүк иликтөө жүргүзөт; мындай иликтөө мукун болушунан тезирээк, акылга сярлык мөнөттө бүткөрүлөт жана бул ндунтуу рукуулуугу нжана ишин татаалдыгына скелуу керек;

(б) ал (а) пунктүндө көрсөтүлгөн иликтөөнүн натыйжаларына чейин органикалык же конверсиялык продуктулар катары тиешелүү продукция рынокко чыгарууга да, аларды органикалык өндүрүштө колдонууга да убактылуу тынуу салат. Мындай чечимди кабыл алууну налдында компетенттү ү орган же зарыл болгону чурда конгролдоочу орган же конгролдоочу орган оператору окомментарий берүү мукуну лүгү нберет.

1-пунктүн (а) пунктүндө көрсөтүлгөн нтергөөнүн натыйжаларында 2-болбосо, органикалык же конверсиялык продуктулардын бүтүндүгүнө таасир этүүчү талаптарга жооп бергенде, оператору тиешелүү продукция колдонууга же аларды органикалык же конверсиялык продуктулар катары рынокко чыгарууга укук сат берилет.

3. Мүчө мамлекеттери ушул Эрежелердин IV глаасында көрсөтүлгөн өткөрүлөтүлгөн алдамчылык менен пайдаланууга жол бербөө үчүн бардык чараларды көрсөтөт жана бардык зарыл болгон санкцияларды карашат.

4. Компетенттү ү органдар алардын аймгында, анын ичинде конгролдоочу органдар жана конгролдоочу органдар тарабынан колдонулатуу рган талаптарды аткарбоо жана белгиленгенбузуулар жөнүндө шектенүү үчүрлары боюнча чаралардын бирдиктүү каталогу нберет.

5. Комиссия компетенттү ү органдар шектүү же аныкталганбузуулар боюнча чараларды көрсөтүүгө тийиш болгону чурларда бирдиктүү чараларды белгилөө үчүн наткаруу актыларын кабыл алышы мукун

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-статьяда көрсөтүлгөн экспертиза процедуасына ылайык кабыл алынат.

42-статья

Аткарылбагануу чурда чаралар жөнүндө кошумча эрежелер

1. Өндүрүшүн даярдооуну жана бөлүгү рүүнүн бардык э таптарында, мисалы урук саты жок продуктуларды заттарды же техникаларды колдонууну натыйжасында же болбосо жараксыз заттар менен аралашууну натыйжасында органикалык же конверсиялык продуктулардын бүтүндүгүнө таасир этүүчү шайкеш келбегенуу чурда, органикалык продуктулар, компетенттү ү органдар жана зарыл болгону чурда конгролдоочу органдар жана конгролдоочу органдар (ЕБ) 2017/625 Регламенттин 138-беренесине ылайык көрүлүүчү чаралардан тышкары органикалык заттарга эч кандай шилтеме берилбешин камсыз кылышат. бүтүндөй партияны же тиешелүү өндүрүшү маркировкалоодо жана жарнамалоодо өндүрүш

2. Олуттуу, же кайталануучу же сакталбагануу чурда компетенттү ү органдар, алэмиз арыл болгону чурда конгролдоочу органдар жана конгролдоочу органдар 1-пунктте каралган чаралардан тышкары операторлор же кыска мөтүк операторлорду нтоптору жана (ЕБ) 2017/625 Регламентинин 138-беренесине ылайык көрүлгөн бардык тийишүү чаралар, белгилүү бир мезгилге органикалык өндүрүшкө тиешелүү болгон продукция сатууга тынуу салынат жана 35-беренедө көрсөтүлгөн алардын сертификаты октотулат же кайра чакырылып алынат, ылайыктуу.

43-статья

Маалымат алмашуу боюнча кошулмалар режелер

1. (ЕБ) 2017/625 Регламентинин 105(1)-б-беренесинде жана 106(1) беренесинде каралган милдеттенмелердин тыштары компетенцияга өткөрүлгөн органдар дароо башка компетенцияга өткөрүлгөн органдар менен, ошондой эле Комиссия менен кандайдыр бир шектенүүлөр боюнча маалыматты бөлүшөт. Органикалык же конверсиядагы өндүрүштү өндүргүчтөр таасир этүүчү талаптарга жооп бербөө.

Компетенцияга өткөрүлгөн органдар бул маалыматты башка компетенцияга өткөрүлгөн органдар жана Комиссия менен Комиссия тарабынан жеткиликтүү болгон документтерди жана маалыматтарды электрондук алмашуу үчүн камсыз кылган компьютер системасы аркылуу бөлүшөт.

2. Башка контролдоочу органдардын же контролдоочу органдардын контролдоочу функцияларын жүзөгө ашыруу үчүн өткөрүлгөн органдар аныкталган шайкештелбөөчүлүккө аныкталган учурларда, контролдоочу органдар жана контролдоочу органдар ошол башка контролдоочу органдарга же контролдоочу органдарга токтоосуз билдирүүгө милдеттүү.

3. Контролдоочу органдар жана контролдоочу органдардын башка контролдоочу органдары менен башка тийишсиз маалыматтарды алмашуу жана контролдоочу органдар.

4. Функцияны ушул Жобого ылайык чыгарылгандыктан кепилдикке алуу зарылчылыгы менен негизделүүчү маалыматка суурап алуу үчүн өндүрүлгөн органдар жана контролдоочу органдардын башка компетенцияга өткөрүлгөн органдар менен ошондой эле Комиссия менен маалымат алмашат. Контролдоочу органдардын натыйжалары боюнча.

5. Компетенцияга өткөрүлгөн органдар Европарламенттин жана Кеңештин (1) № 765/2008 Регламентинин (ЕС) 2-беренесинин (11) пунктунда аныкталгандай, улуттук аккредитациялоо органдары менен контролдоочу органдарга көзөмөл жүргүзүүдө маалымат алмашат.

6. Компетенцияга өткөрүлгөн органдар контролдоочу органдардын натыйжалары өндүрүлгөн маалыматты төлөөчү органдардын керектөөлөрүнө ылайык жеткирүү үчүн тийишсиз чараларды көрүшөт жана документтер ирилген жол-жоболорду белгилешет. Европарламент жана Кеңеш (2) жана ушул берененин негизинде кабыл алынган актылар.

7. Комиссия ушул статьяга ылайык кызыл маалыматтарды контролдоочу жана башка расмий ишаракеттерди жүзөгө ашыруу үчүн компетенцияга өткөрүлгөн органдар, контролдоочу органдар жана контролдоочу органдар тарабынан бериле турган маалыматтарды ал маалыматты жана жол-жоболорду тиешелүү алуучуларга көрсөтүү боюнча ишке ашыруучу актыларды кабыл алышы мүмкүн. Ага ылайык бул маалымат, анын ичинде 1-пунктта көрсөтүлгөн компьютердик туура маалыматтын функцияларын камсыз кылуу керек.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-статьяда көрсөтүлгөн экспертиза процедурасына ылайык кабыл алынат.

VII ГЛАВА

ҮЧҮНҮӨЛКӨЛӨР МЕНЕСОУДА

44-статья

Органикалык продукция экспорттоо

1. Функция Союздан органикалык продукция катары экспорттолуу үчүн мүмкүн жана ал ушул Жобого ылайык органикалык өндүрүштүн эрежелерине ылайык келген шартта Европа Биримдигинин органикалык өндүрүштүн үлгүсүнө ылайык болушу мүмкүн.

2. Комиссия үчүн өлкөлөрдүн бажы органдары үчүн нарналган документтерге карата, анын ичинде мүмкүн болушунда электрондук түрдө органикалык экспорттук сертификаттарды берүүгө жана ушул Регламенттин толуктоочу 54-статьяга ылайык ыгарыму куку берилген актыларды кабыл алууга укуктуу. Экспорттолуу үчүн органикалык продукциялар ушул Регламентке ылайык келээрин кепилдик берет.

(1) Регламент (ЕС) № 765/2008 Европарламенттин жана Кеңештин 2008-жылдын 9-июлундагы продукциянын маркетингине тиешелүү аккредитация жана рынокко көзөмөл жүргүзүүгө талаптардын аныктаган жана № 339/93 (ОЖ) Регламентинин (ЕЭК) күчүнө жоготту. L 218, 13.8.2008, стр. 30).

(2) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2013-жылдын 17-декабрындагы № 1306/2013 Регламент (ЕБ) бирдиктүү агрардык саясатты каржылоо, башкаруу жана мониторинг жүргүзүү жана Кеңештин (ЕЭК) № 352/78 Регламентинин күчүнө жоготту. (ЕС) № 165/94, (ЕС) № 2799/98, (ЕС) № 814/2000, (ЕС) № 1290/2005 жана (ЕС) № 485/2008 (ОЖ) L 347, 20.12.2013, 549-ст.).

45-статья

Органикалык жана конверсиялык продуктуларды импорттоо

1. Төмөнкү чаршартка карыган шартта, бул продуктуну Союду нчегинде органикалык продукт катары же конверсиялык продукт катары ырыска чыгаруу максатында чүчү өлкөдө импорттолушу мүмкүн:

(а) продукт 2(1)-статьяда айтылгандай продукт болуп саналат;

(б) төмөндөгү лөрдү нбири колдонулат:

(i) продуктуну шулуу скамьн II, III жана IV главаларына ылайык келет жана 36-статьяда айтылган бардык операторлор жана операторлорду н топтору, анын ичинде тиешелүү чүчү өлкөдөгү экспорттоочулар конгрессоочу органдар же конгрессоочу органдар тарабынан конгрессоочу угадуу шарт болушат. 46-статьяга ылайык, ал эми ал органдар же органдар бардык мындай операторлорго, операторлорду н топторуна жана экспорттоочуларга алардын шулуу Жобого ылайык келгендигин ырастоочу сертификатты берген;

(ii) продукт 47-статьяга ылайык таанылган чүчү өлкөдө нкелгену чурларда, бул продукт тиешелүү соода келишиминде белгиленген шарттарга ылайык келет; же

(iii) эгерде продукт 48-статьяга ылайык таанылган чүчү өлкөдө нкелсе, ал продукт ошол чүчү өлкөдө нэ квиваленттүү өндүрүш жана конгрессоочу режелерине ылайык келет жана шулуу шайкештик тастыктаган инспекциянын сертификаты менен ташылган келинсе, ошол чүчү өлкөдө н компетенттүү органдары конгрессоочу органдары же конгрессоочу органдары тарабынан жана

(с) чүчү өлкөдө лөрдү н операторлору каалагану бакта импорттоочуларга жана Биримдиктин улуттук органдарына жана ошол чүчү өлкөдө лөрдө алардын берүү чүчү лөрдү болуп саналган операторлорду жана алардын конгрессоочу органдарын же конгрессоочу органдарын идентификациялоо мүмкүндүк берүү чүчү маалыматты бере алышат. тиешелүү органикалык же конверсиялык продуктуну н байкоону камсыз кылуу максатында берүү чүчү лөрдө. Бул маалымат импорттоочулардын конгрессоочу органдарына же конгрессоочу органдарына да берилүү гө тийиш

2. Комиссия 24(9)-статьяда белгиленген тартипте эколооиялык баланстагы ыйырма чыгыштарды эске алуу менен чүчү өлкөдө лөрдө жана Союду н эң четки региондорунда продукциялардын жана заттардын колдонууга конкреттүү уруу кесаттарды бере алат. өсүүндү кже жаныбарлар өндүрүшүндө, ошол аймактарда өзгөчө климаттык шарттар, салттар жана жергиликтүү шарттар. Мындай спецификалык уруу кесаттар эки жылдык мөөнөткө берилиши мүмкүн жана II главада баяндалган принциптерге жана 24(3) жана (6)-статьяда баяндалган критерийлерге ылайык болушу керек.

3. Кырдаалдын катастрофикалык жагдайлар катары таанылышына нкетоону н критерийлерин кароодо жана 22-статьяга ылайык мындай жагдайларды чечүүнү н конкреттүү эрежелерин белгилөөдө Комиссия эколооиялык тең салмактуулукту н климаттын жана климаттын шарттарындагы айырма чыгыштарды эске алат. учу нчу елкелердун жана Союду нэ четки райондорундагы жергиликтүү шарттар.

4. Комиссия 1-пункттин (б) пункту нда көрсөтүлгөн чүчү бөлүктөрдү н мзмунуна, аларды берүү тартибин, аларды текшерүү гө жана күбөлүк берүү чүчү техникалык каражаттардын конкреттүү эрежелерин белгилөө чүчү нишке ашыруучу актыларды кабыл алат. чыгарылыган атап айтканда, 1-пунктте көрсөтүлгөн органикалык продукттар же конверсиялык продукттар катары Биримдиктин ырыска чыгаруу чүчү нарналган импорттоочу продукцияга байкоо жүргүзүү чүчү жана шайкештик камсыз кылуу чүчү компетенттүү органдардын конгрессоочу органдарын жана конгрессоочу органдарын ролуна карата.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-статьяда көрсөтүлгөн н кспертиза процедуасына ылайык кабыл алынат.

5. 1-пунктте көрсөтүлгөн органикалык продукция жана конверсиялык продукцияны Биримдикте ташып келүү шарттарына жана чараларына ылайык келүү 2017-ж (ЕБ) Регламенттин 47(1)-б-еренесине ылайык чек ара көзөмөл постторунда текшерилет. 625. Ушулуу скамьн 49(2)-б-еренесинде эскертилген физикалык текшерүү лөрдү н жылгыгы шулуу скамьн 3-б-еренесинин (57) пункту нда аныкталгандай шайкешкелбөө ыктымалдыгына жараша болот.

46-статья

конгрессоочу органдарын жана конгрессоочу органдарын таануу

1. Комиссия чүчү өлкөдө лөрдө конгрессоочу жүзөгө ашырууга жана органикалык сертификаттарды берүү гө компетенттүү конгрессоочу органдардын жана конгрессоочу органдарын таануу, мындай конгрессоочу жана конгрессоочу органдарын таануу ну жокко чыгаруу, ошондой эле таанылган конгрессоочу органдардын тизмесин белгилөө буюна ишке ашыруучу актыларды кабыл алышымүмкүн конгрессоочу органдарына конгрессоочу органдары

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-статьяда көрсөтүлгөн н кспертиза процедуасына ылайык кабыл алынат.

2. Ушул статьянын 1-пунктуна ылайык конгресс доочу органдар же конгресс доочу органдар, эгерде алар төмөнкү критерийлерге жооп берсе, 35(7)-статьяда саналып өткөн нпродукциянын категорияларынын импорту конгресс доочу чүнтаналат:

(а) алар мыйзамдуу түрдө бир мүнөт мамлекетте же үчүнчү өлкөдө түзүлсө;

(b) алардын (а), (b) (i) жана (с) пункттарында баяндалган шарттарды камсыз кылуу үчүн конгресс доочу жүйө гө ашыруу мүмкүнчүлүгү бар.
45(1)-статьяда жана ушул статьяда Союуга импорттоо үчүн нарналган органикалык продуктуларга жана конверсиялык продукцияга карата колдонулат;

(с) алар объективдүү лүктү нжана калыптыктына адекваттуу кепилдиктерин сунушташат жана кысыкчылыктардын кагылышуусуна нэ жин болушат.
алардын конгресс доочу катешмаларынише ашыруу;

(d) конгресс доочу органдарга карата, алар "Шайкеш икти баалоо – Продукцияларды процесстерди жана кысыкчылыктардын кысыкчылыгына ашыруу үчүн тастыктаган органдарга талаптар" боюнча тиешелүү гармонизацияланган стандарт боюнча аккредитацияланган анын шилтемеси Европа Бирлигинин Расмий журналында жарыяланган;

(e) конгресс доочу катешмаларды аткаруу үчүн нзырыл болгон тажрыйбага, жабдууларга жана инфраструктурага ээ жана жетиштүү санга ээ ылайыктуу квалификациялуу жана тажрыйбалуу кысыкчылыктар жана

(f) алар 7-пунктка ылайык кабыл алынган анын арыму кука берилген актыда белгиленген мүмкүн болгон бардык кошумча критерийлерге жооп берсе.

3. 2-пунктту (d) пунктуна көрсөтүлгөн аккредитацияны төмөнкү лөргана бералат:

(a) № 765/2008 (EC) жобосуна ылайык Союудагы улуттук аккредитациялоо органы же

(b) Эл аралык аккредитациялык форумду конгресс доочу астында көптараптуу таануу келишимине кол койгон Союу дан тышкары аккредитациялоо органы

4. Конгресс доочу органдар жана конгресс доочу органдары Комиссияга таануу жөнүндө арыз беришет. Мындай сууруу талап 2-пунктта белгиленген критерийлердин аткарылышын камсыз кылуу үчүн нзырыл болгон бардык маалыматты камсыз анын техникалык документтердин жолугушат.

Конгресс доочу органдар компетенция үчүн органдарынан берилген акыркы баалоо отчетунан эми конгресс доочу органдары аккредитациялоо боюнча органдарынан берилген аккредитациялык күбөлүктөрдү берет. Тийиштүү үчүрларда конгресс доочу органдар же конгресс доочу органдары алардын ишин жеринде үзгүлтүксүз баалоо, байкоо жана көп жылдык кайра баалоо боюнча акыркы отчеттунда да беришет.

5. 4-пунктта көрсөтүлгөн маалыматтардын жана конгресс доочу органдарга же конгресс доочу органдарга тиешелүү башка тиешелүү маалыматтардын негизинде Комиссия конгресс доочу органдарга жана конгресс доочу органдарга алардын аткарылышын жана таануу сунузу үзгүлтүксүз карап чыгуу жолу менен тийиштүү көрсөтмөлү камсыз кылат. Бул көрсөтмөлү нмаксаттары үчүн Комиссия тиешелүү үчүрларда аккредитациялоочу органдардан же компетенция үчүн органдардан кошумча маалыматтарды талап кыла алат.

6. 5-пунктта көрсөтүлгөн көрсөтмөлү нмүнөзү, атап айтканда, конгресс доочу органдар же конгресс доочу органдарынын ишин, продукциянын түрүнө ске алуу менен шайкешке өлөкчүлүгүн баалооунун негизинде аныкталат. жана анын көрсөтмөлү операторлор жана өндүрүш режелерин өзгөртүү жана конгресс доочу чаралары

Атап айтканда, 1-пунктта көрсөтүлгөн конгресс доочу органдардын же конгресс доочу органдардын таануу, эгерде аттестация же конгресс доочу кка жана аракеттерге карата олуттуу же кайталанма бузуулар болсо, ошол пунктта көрсөтүлгөн нтартипте кечиктирбестен кайра чакырылып алынат. 8-пунктуна ылайык, эгерде конгресс доочу органдар тиешелүү конгресс доочу органдар Комиссия тарабынан аныкталган мөөнөттө Комиссиянын сууруу талабы боюнча тийиштүү жана өзү багында оңдоо чараларын көрсөтүүчү рда. Мындай мөөнөт мөселенин оордугуна жараша аныкталат жана жалпысынан 30 күндө нкемболбоот тийиш

7. Комиссия 54-статьяга ылайык ыйгарыму кука берилген актыларды кабыл алуу гаукуктуу:

(a) ушул статьянын 1-пунктуна көрсөтүлгөн конгресс доочу органдарын жана конгресс доочу органдардын таануу үчүн жана мындай таануу нупальп салуу үчүн нанда белгиленген кошумча критерийлерге кошумча жолу менен ушул статьянын 2-пунктуна өзгөртүү лөрдү киргизүү, же бул кошумча критерийлерге өзгөртүү лөрдү киргизүү жолу менен;

(b) ушул Нускаманы төмөндөгү лөргө карата толуктоо

(i) 1-пунктка ылайык Комиссия тарабынан таанылган конгресс доочу органдардын жана конгресс доочу органдардын ишин анын ичинде жеринде текшерүүнү жүзөгө ашыруу; жана

(ii) конгресс доочу органдары жана конгресс доочу органдар тарабынан аткарылуучу нконгресс доочу жана башка иш аракеттер.

8. Комиссия шектуу дурганже аныкталган шайкешкелбегену чурларга карата көрүлүүчү чараларды колдонуу камсыз кылуу үчүнишке ашыруучу актыларды кабыл алат, атап айтканда, ушул Мыйзамда каралган таануу менен ташылып келинген органикалык же конверсиялык продукциянын бүтүндүгүнө таасир этүүчү. Бул мөкөлө. Мындай чаралар, атап айтканда, продукцияны бирликтин чегинде рынокко чыгарууга чейин органикалык же конверсиялык продуктту лардын бүтүндүгүн текшерүүдөн жана зарыл болгон учурда, мындай продукцияны рынокко чыгарууга уруксаттыктотуу камгышым жун. Биримдик органикалык продукттар же конверсиялык продуктту лар катары.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-статьяда көрсөтүлгөн нэ кспертиза процедурасына ылайык кабыл алынат.

9. Органикалык өндүрүшүн принциптерине жана эрежелерине, керектөөчүлөрдү ишенимин коргоого операторлорду н ортосундагыак ниет атаандаштыкты коргоо отуура келбеген адилетсиз практикага же практикага тиешелүү шайкештирдө негиздүү императивдик негиздер боюнча Комиссия токтотуу үчүндө колдонулуучу ишке ашыруучу актыларды кабыл алат. 55-статьянын 3-пунктунда көрсөтүлгөн тартипте ушул статьянын 8-пунктунда көрсөтүлгөн чараларды көрүүгө же ушул статьянын 1-пунктунда көрсөтүлгөн контролдоочу органдарды жана контролдоо органдарына таануу чакырып алуу жөнүндө чечим кабыл алуу га.

47-статья

Соода келишими боюнча эквиваленттүүлүк

45(1)-статьянын (b)(ii) пунктунда эскертилген үчүнчү өлкө таанылган үчүнчү өлкө болуп саналат, аны Союз соода келишими боюнча бирдей максаттарга жана принциптерге жооп берген өндүрүш системасына ээ деп тааныган үчүнчү өлкө болуп саналат. Шайкештиги камсыз доону ндеңгээли Союз дагыдай эле.

48-статья

Жобо боюнча эквиваленттүүлүк (ЕС) № 834/2007

1. 45(1)-статьянын (b)(iii) пунктунда эскертилген таанылган үчүнчү өлкө (ЕС) № 834/2007 Регламенттин 33(2) беренесине ылайык эквиваленттүүлүк максатында таанылган үчүнчү өлкө болуп саналат. анын ичинде ушул Жобонун 58-беренесинде каралган өткөөл чараны алкагында таанылган дар.

Бул таануу 2025-жылдын 31-декабрында бүтөт.

2. Комиссия жыл сайын 31-мартка чейин жөнөтүлүүчү жылдык отчетторду негизинде 1-пунктта көрсөтүлгөн үчүнчү өлкөлөр алар тарабынан белгиленген контролдоо чаралардын аткарылышы жана аткарылышы жөнүндө, ошондой эле бардык башка маалыматтар алынуучу учурда, Комиссия таанылган үчүнчү өлкөлөрдү таануу үчүндө гүлүксүз карап чыгуу аркылуу аларга тийишүүгө көзөмөлдү камсыз кылат. Бул үчүн Комиссия мүчө мамлекеттерден жардам суурай алат. Көзөмөлдүн мүнөзү, атап айтканда, тиешелүү үчүнчү өлкөдөн бирликке экспорттун көлөмүн жана жүргүзүлгөн мониторингдин жана көзөмөлдүк ишчаралардын натыйжаларын скаралуу менен талаптарды аткаруу өкмөтүндөгү маалымат боюнча негизинде аныкталат. компетенттүү органдарынан жана мурунку контролдоо натыйжалары Комиссия Европарламентке жана Кеңешке анын жыйынтыгы боюнча үчүндө гүлүксүз отчет берип турушат.

карап чыгуу.

3. Комиссия аткаруучу актынын жардамы менен 1-пунктта көрсөтүлгөн үчүнчү өлкөлөрдүн тизмесин белгилейт жана бул тизмеге ишке ашыруучу актылар аркылуу өзгөртүүлөрдү киргизе алат.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-статьяда көрсөтүлгөн нэ кспертиза процедурасына ылайык кабыл алынат.

4. Комиссия ушул статьянын 3-пунктунда ылайык саналган үчүнчү өлкөлөр жөнөтүүчү орган маалыматтарга карата ушул Регламенттин толуктоочу 54-статьяга ылайык ыйгарымукук берилген актыларды кабыл алуу га уруксуз, алар аларды таануу жөнүндө көзөмөлдөө үчүн зарыл. Комиссия ошондой эле комиссия тарабынан бул көзөмөлдү ишке ашыруу, анын ичинде жеринде э кспертиза жүргүзүү аркылуу.

5. Комиссия шектуу дурганже аныкталган шайкешкелбегену чурларга, атап айтканда, ушул статьяда көрсөтүлгөн үчүнчү өлкөлөрдө ташылып келинген органикалык же конверсиялык продукциянын бүтүндүгүнө таасир этүүчү чараларды колдонуу камсыз кылуу үчүн ишке ашыруучу актыларды кабыл алат. Мындай чаралар, атап айтканда, продукцияны бирликтин чегинде рынокко чыгарууга чейин органикалык же конверсиялык продуктту лардын бүтүндүгүн текшерүүдөн жана зарыл болгон учурда, мындай продукцияны рынокко чыгарууга уруксаттыктотуу камгышым жун. Биримдик органикалык продукттар же конверсиялык продуктту лар катары.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-статьяда көрсөтүлгөн нэ кспертиза процедурасына ылайык кабыл алынат.

49-статья

47 жана 48-статьяларды колдонуу жөнүндө комиссиянын чечимине

2021-жылдын 31-декабрына карата Комиссия Европарламентке жана Кеңешке 47 жана 48-беренелердин колдонулушуна абалы жөнүндө, атап айтканда эквиваленттүүлүк максатында үчүнчүөлөкөлөрдү таанууга байланыштуу отчет берет.

VIII ГЛАВА

ЖАЛПЫ ЖОБО ОЛОР

1-БӨЛҮМ

Органикалык жана конверсиялык продуктулардын эркин кыймылы

50-статья

Органикалык жана конверсиялык продуктуларды сатууга тыюу салбоо жана чектөө жок

Компетенттүүлүк органдар, контролдоочу органдар жана контролдоочу органдар продукция өндүрүшүгө, маркировкалоого жана көрсөтүүгө байланыштуу негиздер боюнча башка компетенттүүлүк органдарга контролдоочу органдарга байланышкан контролдоону үчүн органикалык же конверсиялык продукциянын маркетингине тыюу салбашы же чектөө сүзү керек. Башка мүнөзү мамлекетте жайгашкан органдар продукцияга шулу скамага ылайык келет. Атап айтканда, (ЕБ) 2017/625 Регламентинде каралгандан башка эч кандай расмий контрол жана башка расмий ишчаралар жүргүзүлбөйт жана шулу Жобонун VI глаvasында каралгандан башка расмий көзөмөл жана башка расмий ишчаралар үчүн чектөөлөрү жок.

2-БӨЛҮМ

Маалымат, отчеттуулук жана ага байланыштуу четтөөлөр

51-статья

Органикалык сектор жана соода жөнүндө маалымат

1. Мүнөзү мамлекеттердин сайын Комиссияга шулу скамага ишке ашыруу жана колдонууга мониторинг жүргүзүү үчүн назар болгон маалыматтарды беришет. Мүмкүн болушуна, мындай маалымат белгиленилген маалымат булактарына негизделет. Комиссия маалыматтарга болгон муктаждыктарды жана потенциалдуу маалымат булактарынын ортосундагы синергетиканы атап айтканда, аларды статистикалык максаттар үчүн колдонууну эске алат.

2. Комиссия 1-пунктта көрсөтүлгөн маалыматты берүү туурамуна, берилүүчү маалыматтын реквизиттерине жана булак маалымат бериле тургандатага карата аткаруу актыларын кабыл алат.

Бу ишке ашыруу актылар 55(2)-статьяда көрсөтүлгөн нээкспертиза процедурасына ылайык кабыл алынат.

52-статья

Компетенттүүлүк органдарга, контролдоочу органдарына жана контролдоочу органдарына тиешелүү маалыматтар

1. Мүнөзү мамлекеттертөмөндөгүлөрдүнүзгүлтүксүз жаңырылган антизмесин жүргүзөт:

(а) компетенттүүлүк органдардын наталыштары жана даректери; жана

(б) контролдоочу органдардын жана контролдоочу органдарынын наталыштары даректери жана кодду номерлери.

Мүнөзү мамлекеттер бул тизмелерди жана алардын ар кандай өзгөргүчүлөрүн Комиссияга жөнөтөт жана аларды чың жарыялайт, мындай берүү жана жарыялоо (ЕБ) 2017/625 Регламентинин 4(4) беренесине ылайык ишке ашырылгануу чүрлөрдү кошпогондо.

2. 1-пунктта каралган маалыматтардын негизинде Комиссия 1-пункттин (б) пунктунда көрсөтүлгөн контролдоочу органдардын жана контролдоочу органдардын антизмесинин жеринетке үзгүлтүксүз жарыялайт.

53-статья

Чектөөлөр, уруксаттар жана отчет

1. II тиркеменин I бөлүгүнүн 1.8.5-пунктарында жана II тиркеменин II бөлүгүнүн 1.3.4.3 жана 1.3.4.4-пунктарында каралган органикалык өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалдын пайдалануу дан жана органикалык жана барлардын пайдалануу дан четтөөлөр II тиркеменин II бөлүгүнүн 1.3.4.4.2-пунктунун күчү 2035-жылдын 31-декабрында бүтөт.

2. 2028-жылдын 1-январынан тартып ушул берененин 7-пунктунда каралган отчетто берилген сүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын органикалык репродуктивдүү материалдарынын бар экендиги жөнүндө корутундулардын негизинде Комиссия ушул Мыйзамдын 54-беренесине ылайык ыйгарымуна келтирилген актыларды кабыл алууга ыйгарымуна келтирилсин. Регламент буюна:

(а) ИТ-тиркенин I бөлүмү гүмү н 1.8.5-пунктунда жана ИТ-тиркенин II бөлүмү гүмү н 1.3.4.3 жана 1.3.4.4-пункттарында көрсөтүлгөн чечтөтүлөрдү токтотуу, I бөлүмү гүмү н 1.3.4.4.2-пунктуна тышкары ИТ-тиркенин 2035-жылдын 31-декабрынан эртэрээк же алардын ошол күндөн кийин узартуу;

же

(б) ИТ-тиркенин II бөлүмү гүмү н 1.3.4.4.2-пунктунда көрсөтүлгөн чечтөтүлөрдү токтотуу.

3. Комиссия 2026-жылдын 1-январынан тартып 26(2)-статьяда эскертилген мөөмөлүктү системанын чөйрөсүн кеңейтүү үчүн 54-статьянын 26(2)-беренесинин (б) пунктуна ылайык ыйгарымуна келтирилген актыларды кабыл алууга ыйгарымуна келтирилсин жана ИТ-тиркенин II бөлүмү гүмү н 1.3.4.3-пунктуна ылайык, бул системаны ылайык чогултуу лгана мөөмөлүктөргө пуллеттерге карата чечтөтүлөрдүн негизинде делсин.

4. Комиссия 2025-жылдын 1-январынан тартып ушул Мыйзамдын 6-пунктуна ылайык мүнөзү мамлекеттер тарабынан берилген канаттуулар жана чочко жаныбарлары үчүн органикалык протеиндик тоюту болушу жөнүндө мөөмөлүктүн негизинде 54-статьяга ылайык ыйгарымуна келтирилген актыларды кабыл алууга ыйгарымуна келтирилсин. 1.9.3.1(с) жана 1.9.4.2(с) пунктарында көрсөтүлгөн канаттуулардын жана чочко жаныбарлардын тоютандырууда органикалык эмес протеиндик тоюттарды колдонууга уруксаттарды токтотуу үчүн статья же ушул статьянын 7-пунктунда көрсөтүлгөн отчетто берилген ИТ-тиркенин II бөлүмү гүмү н 2025-жылдын 31-декабрынан эртэрээк же ошол күндөн кийин узартуу.

5. 2, 3 жана 4-пункттарда эскертилген чечтөтүлөрдү же уруксаттарды узартууда Комиссиянын мөөмөлүктө, атап айтканда, 6-пунктка ылайык мүнөзү мамлекеттер тарабынан берилген мөөмөлүктөргө ээ болгону чурда гана жүзөгө ашырат. тиешелүү өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалдарынын жаныбарлардын же тоюттардын союду кыюу.

6. Ар бир жылдын 30-июнуна карата мүнөзү мамлекеттер Комиссия жана башка мүнөзү мамлекеттерге:

(а) 26(1)-статьяда эскертилген мөөмөлүктөргө базасында жана 26(2)-статьяда эскертилген системаларда жана зарыл болсо, 26(3)-статьяда эскертилген системаларда берилген мөөмөлүктө;

(б) ИТ-тиркенин I бөлүмү гүмү н 1.8.5-пунктуна жана ИТ-тиркенин II бөлүмү гүмү н 1.3.4.3 жана 1.3.4.4-пунктарына ылайык берилген чечтөтүлөрдү же мөөмөлүктө; жана

(в) канаттуулар жана чочко жаныбарлары үчүн органикалык протеиндик тоюттун союду кыюуна бар экендиги жана ИТ-тиркенин II бөлүмү гүмү н 1.9.3.1(с) жана 1.9.4.2(с) пунктарына ылайык берилген уруксаттар жөнүндө мөөмөлүктө.

7. 2025-жылдын 31-декабрына карата Комиссия Европарламентке жана Кеңешке Биримдиктин иринеги жана төмөнкүлөрдүн жеткиликтүү гүмү н жөнүндө жана зарыл болсо, төмөндөгүлөргө жетүү үчүн чечтөлүү себептери жөнүндө отчет берет:

(а) өсүмдүктүн органикалык репродуктивдүү материалы

(б) ИТ-тиркенин II бөлүмү гүмү н 1.3.4.3 жана 1.3.4.4-пунктарында көрсөтүлгөн чечтөтүлөрдүн менен камылган органикалык жаныбарлар;

(в) ИТ-тиркенин II бөлүмү гүмү н 1.9.3.1(с) жана 1.9.4.2(с) пунктарында көрсөтүлгөн уруксаттарга ылайык канаттуулардын жана чочко жаныбарлардын азыктандыруу үчүн арналган органикалык протеиндик тоют.

Бул отчетту түзүүдө Комиссия атап айтканда, 26-статьяга ылайык чогултуу лгана мөөмөлүктөрдүн жана ушул статьянын 6-пунктунда көрсөтүлгөн чечтөтүлөрдүн жана уруксаттарга тиешелүү мөөмөлүктөрдүн скаралат.

IX ГЛАВА

ПРОЦЕДУРАЛЫК, ӨТӨМНҮ ЖАНА АКЫРКЫ ЖОБО ОЛОР

1-БӨЛҮМ

Процедуралык жоболор

54-статья

Делегациянын мыйзамы уусу

1. Өткөргүлгөн актыларды кабыл алуу ыйгарымуна келтирилген ушул статьяда каралган шарттарда Комиссияга берилет.

2. 2(6) статьяда, 9(11) статьяда, 10(5) 12(2), 13(3) статьяда, 14(2) статьяда, 15(статьяда) көрсөтүлгөн ныйг арыму ку ктар берилген актыларды кабыл алуу . 2), 16(2), 17(2), 18(2), 19(2), 21(1), 22(1), 23(2), 24(6) , 30(7) берене, 32(4), 33(6), 34(8), 35(9), 36(3), 38(8), 40(11), статья 44(2), 46(7), 48(4), 53(2), (3) жана (4), 57(3) жана 58(2) беренелер Комиссия 2021-жылдын 1-январынан тартып беш жылдык мөөнөттө Комиссия беш жылдык мөөнөттө аяктаганга чейин тогуз ай дан кечиктирбестен ныйг арыму ку ктарды берүү үчүн карата протокол түзөт. Эгерде Европарламент же Кеңеш бир мөөнөттө аяктаганга чейин үч ай дан кечиктирбестен мундай узартууга каршы чыкпаса, Ыйгарым ку ктарды берүү бирдей мөөнөттөгү мезгилдерге үчүз түрдө узартылат.

3. 2(6) беренедө, 9(11) 10(5) беренедө, 12(2) 13(3) беренедө, 14(2) 15(2) беренедө көрсөтүлгөн ныйг арыму ку ктарды берүү . , 16(2) берене, 17(2), 18(2), 19(2), 21(1), 22(1), 23(2), 24(6), статья 30(7), 32(4), 33(6), 34(8), 35(9), 36(3), 38(8), 40(11), 44(2), 46(7), 48(4) берене, 53(2), (3) жана (4), 57(3) берене жана 58(2) берене каалагану бакта Европарламент тарабынан жокко чыгарылышы мүмкүн же Совет тарабынан Чечимди жокко чыгаруу жөнүндө чечим ошол чечимдө көрсөтүлгөн ныйг арыму ку ктарды өткөрүп берүүнү токтотот. Ал чечим Европ иридиктин расмий журналында жарыялангандан кийин күндөнтартып жанда көрсөтүлгөн кийинчерээк күчүнө кирет. Албууга чейин күчүндө болгон ныйг арыму ку к берилген актылардын жарактуулугуна таасирин тийгизбейт.

4. Комиссия ныйг арыму ку к берилген актыны кабыл алууну налдында 2016-жылдын 13-апрелиндеги Мыйзам чыгаруу ишин жакшыртуу жөнүндө институттар аралык мекендешиш принциптиргө ылайык ар бир мүчөнүмлекет тарабынан дайындалган эксперттердин кошулганына таянышы керек.

5. Комиссия ныйг арыму ку к берилген актыны кабыл алгандан кийин ал жөнүндө бир эле бакта Европарламентке жана Кеңешке билдирет.

6. 2(6) статьяга, 9(11) статьяга, 10(5) 12(2), 13(3) статьяга, 14(2) 15(2) статьяга ылайык кабыл алынган ныйг арыму ку к берилген акт 16(2), 17(2), 18(2), 19(2), 21(1), 22(1), 23(2), 24(6), 30(7), 32(4), 33(6), 34(8), 35(9), 36(3), 38(8), 40(11), 44(2) , 46(7)-берене, 48(4)-берене, 53(2), (3) жана (4)-берене, 57(3)-берене жана 58(2)-берене каршылык билдирилбесе гана күчүнө кирет. же Европарламент же Кеңеш тарабынан бул акт жөнүндө Европарламентке жана Кеңешке кабарлоодон кийин эки айлык мөөнөттүн ичинде жээгерде бул мөөнөттө аяктаганга чейин Европарламент менен Кеңеш Комиссияга эчөөтөң алар жөнүндө кабардар кылыша. каршы болбойт. Бул мөөнөттө Европарламенттин же Кеңештин демилгеси боюнча эки айга узартылат.

55-статья

Комитеттин тартиби

1. Комиссия "Органикалык өндүрүш комитети" деп аталган комитет көмөккөрсөтөт. Бул комитет № 182/2011 Регламенттин (ЕБ) маанисинде комитет болуп саналат.

2. Ушул пунктка шилтеме жасалгануу чурда, (ЕБ) № 182/2011 Регламенттин 5-беренеси колдонулат.

3. Ушул пунктка шилтеме жасалгануу чурда, № 182/2011 (ЕС) Регламенттин 8-беренеси, анын 5-беренеси менен бирге колдонулат.

4. Эгерде Комитет корутунду бербесе, Комиссия тарапу актынын долбоорун кабыл албайт жана (ЕБ) № 182/2011 Регламенттин 5(4)-беренесинин чүчүрүчүсү колдонулат.

2-БӨЛҮМ

Жокко чыгаруу жана өткөөл жана акыркы жоболор

56-статья

Жокко чыгаруу

Регламент (ЕС) № 834/2007 күчүнө жоготту.

Бирок, бул Нускамагынын 58-беренесинде каралгандай, үчүнчү өлкөлөрдө ички наараандыктуу орган түзүлгөндө эки эксперт изилденген өткөрүлүм сатында колдонула берет.

Күчүнө жоготкон Жобого шилтеме ушул Жобого шилтеме катары чечилет.

57-статья

(EC) № 834/2007 Регламенттин 33(3) беренесине ылайык таанылган конгресс доорго андарына жана конгресс доорго андарына тиешелүү өткөөл чаралар

1. Регламенттин 33(3) беренесине ылайык берилген конгресс доорго андарына жана конгресс доорго андарына таануу (EC) № 834/2007 мөөнөтү 2023-жылдын 31-декабрына чейин бүтөт.

2. Комиссия тарабынан уюлган жардамы менен (EC) № 834/2007 Регламенттин 33(3) беренесине ылайык таанылган конгресс доорго андарына жана конгресс доорго андарына тиешелүү өткөөл чаралардын жана конгресс доорго андарына тиешелүү өткөөл чаралардын мезгилдүү жана бул тизмедеги мөөнөтү дүйөзгөртүүлөр киргизет: ишаракеттерди эске алуу.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-статьяда көрсөтүлгөн экспертиза процедурасына ылайык кабыл алынат.

3. Комиссия ушул статьянын 2-пунктүндө көрсөтүлгөн конгресс доорго андарына жана конгресс доорго андарына тарабынан жөнөтүлгөн туурган ушул Жобонун 54-беренесине толуктоолорду киргизүү үчүн ыйгарымын куку берилген актыларды кабыл алууга укуктуу. алардын Комиссия тарабынан таанылышына көзөмөлдөө, ошондой эле Комиссия тарабынан бул көзөмөлдүү ишке ашыруу, анын ичинде жеринде экспертиза жүргүзүү аркылуу.

58-статья

(EC) № 834/2007 Регламенттин 33(2) беренесине ылайык берилген үчүн өлкөлөрдө ички иштер түзмөлөрү тиешелүү өткөөл чаралар

1. Комиссия үчүн өлкөлөрдө (EC) № 834/2007 Регламентинин 33(2) беренесине ылайык берилген жана 2018-жылдын 17-июнунда кароодо турган өткөөл рдү экспертизадан өткөрүүнү аяктайт. Бул Регламенттин мундай документтерди кароого карата колдонулат. колдонмолор.

2. Комиссия ушул статьянын 1-пунктүндө көрсөтүлгөн нарывдарды кароо үчүн зарыл болгон жол-жоболу кережелерди белгилөө жолу менен ушул Регламенттин толуктоочу 54-статьяга ылайык ыйгарымын куку берилген актыларды кабыл алууга укуктуу, анын ичинде үчүн өлкөлөрдө.

59-статья

Конгресс доорго андарына жана конгресс доорго андарына биринчи жолу таанууга байланыштуу өткөөл чаралар

61-статьянын кини абзацында көрсөтүлгөн өткөөл берилген үчүн өткөөл чаралардын четтетүү жолу менен 46-беренен конгресс доорго андарына жана конгресс доорго андарына тиешелүү багында таанууга мүмкүндүк берүү үчүн зарыл чыгыш жараша 2018-жылдын 17-июнунан тартып колдонулат.

60-статья

Регламентке (EC) № 834/2007 ылайык өндүрүлгөн органикалык продукциянын апастары үчүн өткөөл чаралар

2021-жылдын 1-январына чейин (EC) № 834/2007 жобосунан ылайык өндүрүлгөн продукциялар ошол күндөн кийин апастар түзгөн өткөөл чаралардын чыгыш коюлушу мүмкүн.

61-статья

Күчүнө кириши жана колдонулушу

Бул Регламент Европа Биримдигинин расмий журналында жарыялангандан кийин күчүнө кирет.

Ал 2021-жылдын 1-январынан тартып колдонулат.

Бул Регламент толугу менен милдеттүү жана бардык мүчө мамлекеттерде түздөн-түз колдонулат.

2018-жылдын 30-майында Страсбургда түзүлдү.

Европарламент үчүн

Президент

А.Т.АЖАНЫ

Кеңешчүчү

Президент

Л.ПАВЛОВА

ИТІРКЕМЕ

БАШКА ПРОДУКЦИЯЛАР 2(1) БЕРЕНДЕ

- тамак жетөө катары колдонулган ачык кылар,

- мөтө, таттуу жүгөрү, жүзүм жалбырактары пальма жүрөктөрү, хмель бутактары жана өсүмдүктөрүнүн жана өндүрүлгөн назыктардын башка ушул сыяктуу жегенге жарактуу бөлүктөрү
андан,

- деңиз туздары жана тамак-ашкана тоо үчүн башка туздар;

— жибек курту нунпилласы

- табигый резиналар жана чайырлар;

- аары

- эфир майлары

— агломерацияланбаган жана эч кандай байланыштыргын заттарсыз табигый тыгандардан жасалган тыгандар;

— пахта, карадаланбаган жана таралбаган;

— жүн кырдалбаган жана таралбаган;

- чийки жана тазаланбаган антерилер;

— өсүмдүк негизиндеги салттуу чөптөр.

II ТИРКЕМЕ

III ГЛАВАДА АТКАРЫЛГАН ӨНДҮРҮНҮНДЕТАЛУ ЭРЕЖЕЛЕРИ

1 бөлүм Өсүмдүктөрдүн өндүрүлүшү эрежелери

9-12-статьяларда белгиленген өндүрүш эрежелеринен тышкары ушул бөлүмдө белгиленген эрежелер органикалык өсүмдүктөрдүн өндүрүлүшүгө карата колдонулат.

1. Жалпы талаптар
 - 1.1. Табигый түрдө сууда өсүүрүлгөндөрдү кошпогондо, органикалык өсүмдүктөрдү кыртышта же органикалык өндүрүштө уруку сат берилген материалдар жана продуктулар менен аралашкан жер семирткичтүү жер кыртышында жана түп тектүү тектер менен байланышта өндүрүлөт.
 - 1.2. Гидропоникалык өндүрүшбүл табигый түрдө тамыры менен сууда өспөгөн өсүмдүктөрдү азыктандыруу үчүн ритме же азык эритмеси кошулган инерттүү чөйрөдө өсүүрүлгөтүү салынат.
 - 1.3. 1.1-пункттан четтөө жолу менен уруктардын мдоо жана цикорий башкарың анычындету нукусууга салуу жолу менен өсүүрүлгө жол берилет.
 - 1.4. 1.1-пункттан четтетүү жолу менен төмөнкү дөй аракеттерге жол берилет:
 - (а) декоративдүү өсүмдүктөрдү жана чөптөрдү өндүрүү үчүн нидиштерге идиш менен биргесатуу үчүн өсүмдүктөрдү өсүүрүлгө акыркы керектөөчү;
 - (б) анданарыкөчүрүү үчүн конгейнерлерде көчөттөрдү жетриллангациялардын өсүүрүлгө.
 - 1.5. 1.1-пункттан четтетүү жолу менен 2017-жылдын 28-июнунан чейин Финляндияда, Швецияда жана Данияда ошол практика үчүн органикалык деп тастыкталган беттерге гана уруку сат берилет. Бул беттердин эч кандай урзартылышына жол берилбейт.

Бул чектөө 2030-жылдын 31-декабрында бүтөт.

2025-жылдын 31-декабрынан чейин Комиссия Европарламентке жана Кеңешке органикалык айыл чарбада демаркацияланган керекттерди колдонуу боюнча отчет берет. Тиешелүү учурларда, бул отчет органикалык айыл чарбасында белгиленген керекттерди пайдалануу боюнча мыйзамсуну менен коштолушумүмүн.
 - 1.6. Өсүмдүктөрдүн өндүрүлүшү колдонулган бардык техникалар айлана-чөйрөнүн булганшына кандайдыр бир салымкошууну болтурбоого же минималдаштурууга тийиш.
 - 1.7. Конверсия
 - 1.7.1. Өсүмдүктөрдү жана өсүмдүк продуктуларын органикалык продуктулар катары кароо үчүн ушул Эрежелерде белгиленген өндүрүшү эрежелери жеру частокторуна карата себилгенге чейинки жылдан кем эмес, ал эми чөптүү же көп жылдык өсүмдүктөрдү үчүн колдонулууга тийишчеп, аны органикалык топу катары пайдаланганга чейинки жылдан кем эмес мезгилде, ал эми чептен башка көп жылдык өсүмдүктөрдө — органикалык продуктулардын биринчи тушунун жыйноого чейин кеминде уч жылдын ичинде.
 - 1.7.2. Эгерде жер же анын бир же бир нече частоктору органикалык өндүрүштө колдонууга уруку сат берилбеген продуктулар же заттар менен булганса, компетенттүү органикалык жерлерди же частокторду конверсиялоо мөөнөтүн 1.7.1-пункттан көрсөтүлгөн мөөнөттөн ашык урзартуу жөнүндө чечим кабыл алышы мүмкүн.
 - 1.7.3. Органикалык өндүрүштө колдонууга уруку сатыжок продуктулар же субстанциялар менен дарылоодо компетенттүү орган 1.7.1-пункттан алайык жаңы конвертациялоо мөөнөтүн талап кылат.

Бул мөөнөттөмөнкү эки учурда кыскартылышы мүмкүн:

 - (а) эч кечтерге же ошол чөптөргө, анычындету нукусууга карантиндик органикалык өндүрүштө инвазиялык түрлөргө каршы милдеттүү түрдө күрөшүү чараларын бөлүгү катары органикалык өндүрүштө колдонууга уруку сатыжок продукту же субстанция менен тиешелүү мөөмөлекеттин компетенттүү органы тарабынан колдонулуучу дарылоо;
 - (б) илимий бир бөлүгү катары органикалык өндүрүштө колдонууга уруку сатыжок продукт же зат менен дарылоо тиешелүү мөөмөлекеттин компетенттүү органы тарабынан бекитилген суюлор.

- 1.7.4. 1.7.2 жана 1.7.3-пункттарда көрсөтүлгөн учурларда конверсиялык мезгилдин узактыгы төмөнкү талаптарды эске алуу менен белгиленет:
- (а) тиешелүү продукту нун же субстанциянын бузулуу процесси конверсиялык мезгилин аяктаганда топурактагы алдынкы жерлерде өсүү мүнөтү болсо, өсүү мүнөтү гүлдөрдүн аналык делез мезгилге элине кепилдик бериши керек;
- (б) дарылоодон кийинки түшүм органикалык же конверсиялык продуктулар катары рынокко коюлушу мүнөтү нө мөс.
- 1.7.4.1. Мүчө мөмлекеттер Комиссия жана башка мүчө мөмлекеттерге органикалык өндүрүштө колдонууга уруксаты жок продукту жезат менен иштетүүгө байланыштуу мажбурлоочу чаралардын белгилегеналар кабыл алгач чечим чыгаруу үчүн маалымдайт.
- 1.7.4.2. Органикалык өндүрүштө колдонууга уруксаты жок продуктулар жезаттар менен дарылоодо, 1.7.5(б) пункту колдонулбайт.
- 1.7.5. Органикалык мал чарбасы менен байланышкан жерлерде:
- (а) кайра иштетүү эрежелери мазгылытуу орган өндүрүш бирдигинин бүткүл аянтына карата колдонулат өндүрүлгөн;
- (б) (а) пунктуна карабастан жайыттар жана ачык асманалдында конверсиялоо мөмө түрү бир жылга чейин кыскартылышы мүнөтү чечим чыгаруу мезгилдеринде пайдаланг анаймктар.
- 1.8. Өсүү мүнөтү рдү н келип чыгышы анын ичинде өсүү мүнөтү рдү н репродуктивдүү материалдар
- 1.8.1. Өсүү мүнөтү рдү жана өсүү мүнөтү к продуктуларын өндүрүү үчүн өсүү мүнөтү рдү н репродуктивдүү материалдын башка органикалык өсүү мүнөтү рдү н репродуктивдүү материалы гана колдонулат.
- 1.8.2. Өсүү мүнөтү рдү н репродуктивдүү материалдын башка продуктулардын өндүрүшү үчүн колдонулуучу органикалык өсүү мүнөтү рдү н репродуктивдүү материалдын алуучу нө нөлик өсүү мүнөтү к жана тиешелүү учурларда өсүү мүнөтү рдү н репродуктивдүү материалдын өндүрүшү үчүн нарвалган башка өсүү мүнөтү рдү н шул Жобого ылайык кеминде бир мүнөтү чү нө өндүрүлгөн болушу керек. , же, көп жылдык өсүү мүнөтү рдү чү нэ кивегетациялык мезгилинде жок дегенде бир мүнөтү чү н.
- 1.8.3. Өсүү мүнөтү рдү н органикалык репродуктивдүү материалдын тандоодо операторлор органикалык айыл чарбага ылайыктуу органикалык өсүү мүнөтү рдү н репродуктивдүү материалдын артыкчылык беришет.
- 1.8.4. Органикалык өндүрүшү чүн жарактуу органикалык сорттордо өндүрүшү чүн органикалык селекциялык ишорган органикалык шарттарда жүргүзүлүүгө тийиш жана генетикалык ар түрдүү лүктү жогорулатууга, табигый көбөйүү үчүн өндүрүлүүгө таянууга, ошондой эле агротехникалык көрсөткүчтөргө, илдеттерге туруктуулугуна жана ар түрдүү жергиликтүү кыртыш аргача ыңгайлашууга багытталган жана климаттык шарттар.
- Меристемалык маданияты кошпогондо, бардык көбөйүү практикалары сертификатталган органикалык башкаруу нун астында жүргүзүлүүгө тийиш
- 1.8.5. Өсүү мүнөтү рдү н конверсиялык жана органикалык элес репродуктивдүү материалдын колдонуу
- 1.8.5.1. 1.8.1-пунктуна четтөө жолу менен мында 26(1)-статьяда эскертилген маалыматтар базасында же 26(2)-статьянын (а) пунктуна эскертилген системада чогултулган маалыматтар, алардын сапаттык же сандык керектөөлөрүн көрсөтөт. Көчөттөрдү кошпогондо, тиешелүү органикалык өсүү мүнөтү рдү н репродуктивдүү материалдын карата оператор талап кылынбаса, компетенттүү органдар 1.8.5.3, 1.8.5.4 жана 1.8.5.5 пункттарында каралган шарттарда конверсиялык же органикалык элес өсүү мүнөтү рдү н репродуктивдүү материалдын пайдаланууга уруксат бере алат. .
- Мындай четтөөнү талап кылганга чейин оператор 26(1)-статьяда эскертилген маалыматтар базасында же 26(2)-статьянын (а) пунктуна эскертилген системанын сууруу талабынын негиздүү экендигин текшерүү үчүн кайрылат.
- 1.8.5.2. 46(1)-статьяга ылайык таанылган контролдоочу органдар же контролдоочу органдар үчүн өлкөлөрдү операторлору нө өсүү мүнөтү к органикалык репродуктивдүү материалды иштетүү сапатта же сандык болгону чүрдө органикалык өндүрүшү бөлүмдө конверсиялык же органикалык элес өсүү мүнөтү рдү н репродуктивдүү материалдын пайдаланууга уруксат бере алат. оператор жайгашкан үчүн өлкөнүн аймагында 1.8.5.3, 1.8.5.4 жана 1.8.5.5-пункттарында каралган шарттарда.
- 1.8.5.3. Өсүү мүнөтү рдү н органикалык элес репродуктивдүү материалдын ушул Регламенттин 24(1)-беренесине ылайык уруктарды дарылоо уруксат берилгенден башка өсүү мүнөтү рдү н коргоо каражаттары менен иштетилбеш керек, эгерде (ЕБ) 2016/Регламентке ылайык химиялык тазалоо белгиленбесе. 2031 фитосанитардык максаттар үчүн тиешелүү мүчө мөмлекеттин компетенттүү органы тарабынан өсүү мүнөтү рдү н репродуктивдүү материалдын колдонуула туурган аймактагы тигил же бул түрдүн бардык сорттору үчүн
- 1.8.5.4. Өсүү мүнөтү рдү н конверсиялык же органикалык элес репродуктивдүү материалдын колдонууга уруксат айыл чарба өсүү мүнөтү рдү н себүүгө чейин алынат.

- 1.8.5.5. Ө сү мдү ктө рдү нконверсиялык же орг аникалык э мес репроду ктивдү ү мөтериальнпайдалану у га у ру ксат жеке пайдалану у чу ларга бир мез гилде бир гана мез гилге берилет, ал э ми ыйгарыму ку ктарга жоопту ү компетентү ү орг ане сү мдү ктө рдү нрепроду ктивдү ү репроду ктивдү ү мөтериальннсаньнт из мектейт.
- 1.9. Жер кыргызын башару у жана жер семирт кичтер
- 1.9.1. Орг аникалык ө сү мдү ктө рдү ө ндү рү ү де кыргызын орг аникалык з аттарын сактоо же кө бө йтү ү , кыргызынту ру кту у лу гу нжана кыргызын биолог иялык ар тү рдү ү лү гү нжог ору лату у , кыргызын кысыктын жана э роз иясын болту рбоо ү чу нжер иштетү ү жана ку лтивациялоо ыкмалары колдону лат.
- 1.9.2. Жер кыргызын насылду у лу гу нжана биолог иялык активдү ү лү гү нсактоо жана жог ору лату у :
- (а) чө птү ү же кө п жылдык чептерден башка у чу рларда, котору шу ру п айдоо ө сү мдү ктө рү жана башка жашыл кык ө сү мдү ктө рү ү чу ннегиз ги же жабу у ө сү мдү ктө рү катары милдеттү ү бу у рчак ө сү мдү ктө рү н кошкондо кө п жылдык котору шу ру п айдоолорду пайдалану у жолу менен
- (б) кү нө сканаларда жетоктан башка кө п жылдык ө сү мдү ктө рдө , кыска мө ө нөттү ү жашыл кык колдону у менен
айыл чарба ө сү мдү ктө рү нжана бу у рчак ө сү мдү ктө рү н ошондой эле ө сү мдү ктө рдү нарту рдү ү лу гу нпайдалану у ; жана
- (в) бардык у чу рларда мөлдүн кыкын же орг аникалык з аттарды э кө ө тең жакшыраак компостту , орг аникалык ө ндү рү ш
- 1.9.3. 1.9.1 жана 1.9.2-пункттарда каралг ан чаралар менен ө сү мдү ктө рдү наз ыкка болгон му ктаждыктарын канаттандыру у мү мкү н болбог ону чу рда, орг аникалык ө ндү рү штө колдону у га 24-беренеге ылайык у ру ксат берилген жер семирт кичтер жана топурак кондиционерлери гана колдону лат. зарыл болгон ө лчө мдө . Операторлор бу л проду кцияны колдону у ну нэ себин жү ргү зү ү гө милдеттү ү .
- 1.9.4. 91/676/ЕЕС Директивасында аныкталгандай, конверсиялык жана орг аникалык ө ндү рү штү к бө лү мдө рдө колдону лган мал кыкын жалпыкө лө мү колдону лган айыл чарба аягынын гектарына жылына 170 кг аз оттона шоог отийиш Бу л чек короо кыкын ку ргатылган короо кыкын жана ку ргатылган канатту у лардын кыкын мөлдүн компосту , анын ичинде канатту у лардын кыкын короо кыкын жана жаныбарлардын сү нэ кскременттерин колдону у га гана колдону лат.
- 1.9.5. Агр өө нө ржай ишканаларын операторлору орг аникалык ө ндү рү штү к бирдиктерден ашыкча кыктарды чачу у максатында орг аникалык ө ндү рү штү н э режелерине ылайык келген башка айыл чарба чарбаларын жана ишканаларын операторлору менен гана жазу у жү зү ндө кык мөтташу у келишимдеринтү зө алышат. 1.9.4-пунктта кө рсө тү лгөн максималду у чек мындай кык мөтташу у га тартылган орг аникалык ө ндү рү штү н бардык бирдиктеринин негиз инде э септелет.
- 1.9.6. Микроорганиз мдердин препараттары кыргызын жалпы абалын жакшырту у ү чу н же кыргызга же айыл чарба ө сү мдү ктө рү ндө ашболу мду з аттардын жеткиликтү ү лү гү н жакшырту у ү чу н пайдаланылышы мү н
- 1.9.7. Компостту активдештирү ү ү чу нтиешөлү ү ө сү мдү к негиз индеги препараттар жана микроорганиз мдердин препараттары колдону лу шу мү мкү н
- 1.9.8. Минералдык азот жер семирт кичтерин колдону у га болбойт.
- 1.9.9. Биодинамикалык препараттар колдону лу шу мү мкү н
- 1.10. З ыякчтер жана отоочө птө р менен кү рө шү
- 1.10.1. З ыякчтер жана отоочө птө р келтирген з ыяндын алдыналу у , биринчи кезекте, тө мө нкү лө рдү коргоо отаянат:
- табигый душмандар;
 - тү рлө рдү , сортторду жана гетерогендик материалдарды тандоо;
 - котору шу ру п айдоо;
- биофумигация механикалык жана физикалык ыкмалар сыяктуу ку лтивациялоо ыкмалары жана
- жылу у лу к процесстери, мисалы соляриз ация жана коргогон ө сү мдү ктө рдү тайык бу у менен иштетү ү .
топурак (максималду у 10 см тереңдикке чейин).
- 1.10.2. Ө сү мдү ктө рдү з ыякчтерден 1.10.1-пунктта каралг ан чаралар менен тийиштү ү тү рдө коргоо мү мкү н болбог ону чу рда же айыл чарба ө сү мдү ктө рү нө корку ну ч аныкталгану чу рда, орг аникалык ө ндү рү штө колдону у га 9 жана 24-статьяларга ылайык у ру ксат берилген проду кциялар жана з аттар гана колдону лат, жана зарыл болгон ө лчө мдө гана. Операторлор мындай проду кцияны колдону у ну н зарылдыгын далилдеген жазу у ларды жү ргү зү ү гө милдеттү ү .
- 1.10.3. Туз аттарда же феромондордон башка бу ндардын жана з аттардын диспенсерлеринде колдону лган бу ндарга жана з аттарга карата капкандар же диспенсерлер аз ыктардын жана з аттардын айланачө йрө гө чыгышына жол бербө ө гө жана аз ыктар менен з аттардын жана ө стү рү лгөн ө сү мдү ктө рдү нортосу ндагы айланачы болту рбоог отийиш. Бардык капкандар, анын ичинде феромонду к капкандар колдону лгандан кийин чогулту лу п, коопсуз у тилдештирилиши керек.

- 1.11. Тазалоо жана дезинфекциялоо үчүн колдонулган буудар
- Бул максатта 24-статьяга ылайык органикалык өндүрүш колдонууга уруксат берилген сүмдүк өндүрүшүндө тазалоо жана дезинфекциялоо үчүн каражаттар гана колдонулат.
- 1.12. Ишканалардын жүзү үчүн милдети
- Операторлор тиешелүү жеру частокторуна жана түшүмдүккө лөмүнө сепке алат.
- 1.13. Иштетилбеген продукция даярдоо
- Эгерде кайра иштетүүдөн башка даярдоо операциялары сүмдүктөрдө жүзү үчүн IV бөлүктүн 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 жана 2.2.3 пункттарында айтылган жапталар менен айткандай операцияларга тиешелүү өзгөртүүлөр менен колдонулат.
2. Конкреттүү өсүмдүктөр жана өсүмдүк азыктары үчүн топурак эрежелер
- 2.1. Козу карыны өндүрүү эрежелери
- Козу карындардын өндүрүшү үчүн эгерде алар төмөнкү компоненттерден гана туурса, субстраттар колдонулушу мүмкүн:
- (а) чарбалык кык жана мөлдөн эскрециясы
- (i) органикалык өндүрүшүк бирдиктерден же кайра иштетүүнүн кини жальндагы конверсиялык бирдиктерден же
- (ii) 1.9.3-пунктта көрсөтүлгөн (i) пунктунда көрсөтүлгөн продукцияктен жок болгондо гана, эгерде короо кыгы жана мөлдөн эскрециясы субстраттын жалпы компоненттеринин салмагынын 25% ашыгатын ийиш компосттоо алдында каптоочу материал жана кошумчасуу;
- (б) органикалык өндүрүшүк бирдиктерден алынган (а) пунктунда көрсөтүлгөн өндөн башка айыл чарба продукциялары
- (в) химиялык продукциялар менен иштетилбеген чымкыч;
- г) кыйылган дан кийин химиялык продукциялар менен иштетилбеген жыгач;
- (д) 1.9.3-пунктта көрсөтүлгөн минералдык продукциялар, суу жана топурак.
- 2.2. Жапайы өсүмдүктөрдүн чогултуу эрежелери
- Жаратылыш аймактарында, токойлордо жана айыл чарба аймактарында табигый түрдө өсүүчү жапайы өсүмдүктөрдүн жана алардын бөлүктөрүнүн чогултуу төмөнкү шарттарда органикалык өндүрүшкө атайын:
- (а) чогултууланган чөйрөнүн жылдан кеме мезгил ичинде бул аймактар органикалык өндүрүшү колдонууга 9 жана 24-статьяларга ылайык уруксат берилгенден башка продукциялар же заттар менен иштетилбеген;
- (б) коллекция жаратылыш чөйрөсүнүн турутуулуна жетүү ролдордун сакталышына таасир этпесе чогултуу аягы

II бөлүк: Мал чарбачылыктын эрежелери

- 9, 10, 11 жана 14-статьяларда белгиленген өндүрүш эрежелерин тышкары органикалык мал чарба продукциясына ушул бөлүктө белгиленген эрежелер колдонулат.
1. Жалпы талаптар
- 1.1. Органикалык мал өндүрүшүнүн көздөгөн фермер айыл чарба жерлерин башка багана фермер менен органикалык өндүрүшүк бирдиктерди же конверсиялык өндүрүшүк бирдиктерди пайдалануу боюнча жазуу жүзүндө гүккө матташуу келишимин түзбөгөн абал аарыныгы жерсиз мал чарбачылыктын кошгондо, ошол малга тын салынат.
- 1.2. Конверсия
- 1.2.1. Өндүрүшүк бирдикти, анын ичинде жайыттарды же мал азыгы үчүн пайдаланылган ар кандай жерлерди жана ушул өндүрүшүк бирдикте турунган жаныбарларды 1.7-пункттарда көрсөтүлгөн өндөй кайра иштетүү мезгилин башталышында бирубакта башталганда, I бөлүктүн 1 жана 1.7.5(b) пункттарында жаныбарлар жана жаныбарлардан алынган продукциялар, ушул бөлүктүн 1.2.2-пунктунда белгиленген түргөн конвертациялоо мөмөнө түбөлсө, өндүрүш бирдигин конверсиялоо мезгилин аягында органикалык деп табылышы мүмкүн тиешелүү жаныбарлардын саны өндүрүш бирдиги үчүн конверсия мөмөнө түбөлсө.
- 1.4.3.1-пункттан четтетүү менен айткандай бирубакта кайра иштетүүдө жана өндүрүшүк бирдикти конверсиялоо мезгилинде кайра иштетүү мезгилин баштаган бери ушул өндүрүшүк бирдикте турунган жаныбарлар 1.4.3.1. - конверсиянын биринчи жальнда жана же 1.4.3.1-пунктуна ылайык тою менен жана же органикалык тою менен конверсиялык өндүрүш бирдиги.

1.3.4-пунктуна ылайык конверсиялык өндүрүш башталгандан кийин органикалык эмес жаныбарлар конверсиялык өндүрүш бирдигине киргизилиши мүмкүн.

1.2.2. Мал чарба продукциясынын түрүнө мүнөздүү конверсиянын өнөттөрү төмөндөгүдөй белгиленет:

а) эт өндүрүшү үчүн бодо молдар жана жылкылар үчүн 12 ай, жана кандай болгон күндө да кемэ; алардын өндүрүштөрүнө чейин гүлүнөшү керек;

б) койлор, каприндер жана чочко жаныбарлары жана сүтүчү жаныбарлар үчүн жалпы өндүрүш;

с) эт өндүрүшү үчүн канаттуулар үчүн 10 жуму, Пекин рдөктөрү кошколгондо, алар үчкүнгө чейин жеткирилген эски;

г) үчкүн болсо лекте альпы келинген пекиндик өрдөктөрү үчүн жети жуму;

е) жумуртка өндүрүшү үчүн үчкүн болгон чейин альпы келинген канаттуулар үчүн жалпы жуму;

ф) аарылар үчүн 12 ай.

Конверсия мезгилинде мөмө органикалык балчылктан алынган мөмөнө алмаштырылат.

Бирок, органикалык эмес бал мөмөнө колдонсо болот:

(i) рынокто органикалык балчылктан аары мөмө жок болгон учурда;

(ii) органикалык өндүрүштө колдонууга уруксаттык берүүчүлүктө лар же заттар менен булганбаган аныдалылденсе өндүрүшү жана

(iii) капкак тан келген шартта;

(ж) коёндор үчүн ч ай;

(з) жатын жаныбарлары үчүн 12 ай.

1.3. Жаныбарлардын келип чыгышы

1.3.1. Конверсиянын режелерине ыңкелтирбестен органикалык мал органикалык өндүрүшкү бирдиктерде туулат же тукумдан чыгарылат жана өстүрүлөт.

1.3.2. Органикалык жаныбарлардын өстүрүшү боюнча:

(а) көбөйтүү табигый ыкмаларды колдонууга тийиш бирок жасалма жол менен уруктандырууга жол берилет;

(б) жеке жаныбарга карата ветеринардык-терапевтик дарылоону бир түрү кошколгондо, тукумуну лоогормондор же башка уулу сыяктуу таасири бар заттар менен дарылоо аркылуу индукцияланбашы жетоскоол болбошу керек;

(с) клондошуруу жана эмбриондорду которуу сыяктуу жасалма репродукциянын башка формалары колдонулбашы керек;

(г) порода аларды тандоо органикалык өндүрүшүн принциптерине ылайык келүүгө, жаныбарлардын жергиликтүү алымынын жогорку деңгээлине камсыз кылуу жана кандай аз апакайгын алдыналуу жана жаныбарларды кырып салуу зарылдыгын болтурбоого көмөктөшүүгө тийиш.

1.3.3. Породаларды же штамдарды тандоодо операторлогенетикалык ар түрдүү лүктүн жогорку даражасы жаныбарлардын жергиликтүү шарттарга ыңгайлашуу жөндөмдүүлүгү, алардын асылтуу куду к баалуулугу, узак жашоосу, тиричилиги жана ооруларга же ден соолук көйгөйлөрүнө туруктуулугу бар породага же штамдарга артыкчылык берүүнү караш керек. Бардыгы алардын жергиликтүү алымына ыңкелтирбестен. Мындан тышкары жаныбарлардын породага же штамдарынын генетикалык өндүрүштө колдонулганга бир порода алар же штамдар менен айлануу спецификалык ооруларды же ден соолук көйгөйлөрүн болтурбоо үчүн тандоо керек, мисалы чочконун стресс синдрому, сыягы ачык-жумашк-э кссу дациялык (PSE) этке, капыстан өлүмгө алып келүүчү, стихиялуу бойдон алдыруу жана кесарево операциясы талалап кылган оортоерөт. Жергиликтүү породага жана штамдарга артыкчылык берилет.

Биринчи абзацка ылайык порода аларды жана штамдарды тандоо үчүн операторлогенетикалык системаларда болгон маалыматты колдонушат.

1.3.4. Органикалык эмес жаныбарларды колдонуу

1.3.4.1. 1.3.1-пункттан четтетүү жолу менен 28(10) берененин (б) пунктуна көрсөтүлгөн порода алар айыл чарба жүргүзүүдө жогорку коркунуучу да тууганда, асылтуу куммөксаттары үчүн органикалык эмес өстүрүшкү жаныбарлар органикалык өндүрүшкү көмүлмө алып келиниши мүмкүн) № 1305/2013 жобосу (ЕС) жана анын негизинде кабыл алынган актылар. Мындай учурда, бул породадагы жаныбарлар сөзсүз түрдө тукумсуз болушу керек эмес.

1.3.4.2. 1.3.1-пункттан четтетүү жолу менен бал аарыларды жаңылоо үчүн жылына 20% эне аары аарылар жана үйүрлөр органикалык эмес өндүрүштүк бөлүмдө аары аарылар жана үйүрлөр менен алмаштырылышы мүмкүн органикалык өндүрүш бөлүмдөрүнөн келген тарак жетарак пайдуу балдары бар үктарга жайгаштырылат. Кандай болгон күндө да, жылына бир үйүр же эне аары органикалык эмес үйүр же эне аары менен алмаштырылышы мүмкүн.

1.3.4.3. 1.3.1-пункттан четтетүү жолу менен эгерде отор биринчи жолу түзүлсө же жаңы ыргылса же кайра түзүлсө жана фермерлердин сапаттык жана сандык мүнөздүктөрүн канааттандыруу мүмкүн болбосо, компетенгтүү орган органикалык эмес өстүрүлгөн канаттуулар деп чечиши мүмкүн жумушка жана өтөндүрүш үчүн бакма канаттуулар энтин өндүрүш үчүн чүчкүндө наз болгон шартта, органикалык канаттуулардын өндүрүшү цехке киргизилиши мүмкүн. Алардан алынган продуктулар 1.2-пунктта көрсөтүлгөн кайра иштетүү мөөнөтү сакталган учурда гана органикалык болуу эсептелинет.

1.3.4.4. 26(2)-статьянын (b) пунктунда көрсөтүлгөн системада чогултуу лган маалыматтар фермердин органикалык жаныбарларга карата сапаттык жана сандык керектөөлөрү канааттандырылбаганын көрсөтсө, 1.3.1-пункттан четтетүү жолу менен компетенгтүү органдар 1.3.4.4.1-1.3.4.4.4-пункттарында каралган шарттарды сактоо менен органикалык эмес жаныбарларды органикалык өндүрүш бирдигине киргизүүгө уруксат берүү.

Мундай четтөөнү талап кылганга чейин фермер 26(2)-статьянын (b) пунктунда эскертилген системада чогултуу лган маалыматтар менен аны сууруу талабынын негиздүү экедигин текшерүү үчүн кенешчүгө тийиш.

Үчүнчү өлкөлөрдүн операторлору үчүн 46(1)-статьяга ылайык таанылган конгрессордоочу органдар жана конгрессордоочу органдар органикалык эмес жаныбарларды органикалык өндүрүштүк бирдигине киргизүүгө уруксат бериши мүмкүн, эгерде органикалык жаныбарлар өлкөнүн наймагында жетишүү сапатта же санда жок болсо, оператор жайгашкан өлкө.

1.3.4.4.1. Органикалык эмес жаныбарларды асылдандыруу максатында биринчи жолу үйүр же отортүзгөндө интродукцияланшы мүмкүн. Алар сүттө нажыратылган кийин дароо эле органикалык өндүрүш режелерине ылайык өстүрүлөт. Мундан тышкары бул жаныбарлар үйүргө же оторго кирген даттага төмөнкү чектөөлөр колдонулат:

(a) бодо малдар, жылкылар жана уй жаныбарлары алты ай даназ болушу керек;

(b) кой жаныбарлары жана капрын жаныбарлары 60 күндө наз жашашы керек;

(c) чочко жаныбарларынын салмагы 35 килограммдан кем эмес;

(d) коёндор үч ай даназ болушу керек.

1.3.4.4.2. Асылтуу күндүк максаттар үчүн үйүрдү же үйүрдү жаңылоо үчүн органикалык эмес бойго жеткен эркек жана органикалык эмес тукумсуз ургаачы жаныбарлар интродукцияланшы мүмкүн. Алар органикалык өндүрүш режелерине ылайык кийинчерээк өстүрүлөт. Мундан тышкары ургаачы жаныбарлардын санына жылына төмөнкү дөй чектөөлөр киргизилет:

(a) бойго жеткен жылкылардын же ири мүйүздүү жаныбарлардын 10% ке чейин жиси жана чочколордун, койлордун, капрындин коёндордун же мөчөнөсүнүн 20% ына чейин интродукцияланшы мүмкүн;

(b) 10 дана жылкы уй жаныбарлары же ири мүйүздүү жаныбарлар же коёндор, же бештен аш чочко жаныбары кой жаныбарлары же капрын жаныбарлары бирдиктер үчүн мундай жаңылоо жылына эң көп дегенде бир жаныбар менен чектелет.

1.3.4.4.3. 1.3.4.4.2-пунктта белгиленген пайыздар компетенгтүү орган тарабынан 40% га чейин көбөйтүлүшү мүмкүн. төмөнкү шарттардын бири аткарылганга чейин:

(a) чарбаны ири кеңейтүү ишчеси ашты;

(b) бир порода башкасына алмаштырылган;

(c) мал чарбасын жана адистештируу башталды.

1.3.4.4.4. 1.3.4.4.1, 1.3.4.4.2 жана 1.3.4.4.3-пункттарда көрсөтүлгөн учурларда органикалык эмес жаныбарлар 1.2-пунктта көрсөтүлгөн кайра иштетүү мөөнөтү сакталган учурда гана органикалык деп эсептелинет. 1.2-пунктта көрсөтүлгөн кайра иштетүү мөөнөтү жаныбарларды конверсиялык өндүрүш бирдигине киргизгенден кийин эң эрте башталат.

1.3.4.4.5. 1.3.4.4.1-1.3.4.4.4-пункттарда көрсөтүлгөн учурларда органикалык эмес жаныбарлар же башка малдан өзүнчө кармалуу га тийиш же 1.3.4.4-пунктта көрсөтүлгөн наймандыруу мезгилин аягына чейин идентификациялануу кармалуу га тийиш. 4.

1.4. Тамектану

1.4.1. Жалпы тамектану талаптары

Тамектану га карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

(а) мал үчүнтөк биринчи кезекте жаныбарлар багылган айыл чарба фермасынан алынган же ошол эле аймактагы башка чарбаларга таандык органикалык же конверсиялык өндүрүштүк бөлүмдөрөнө алынат;

(б) мал чарбачылыгына өндүрүшү наркандай эсептөөдө жаныбарлардын тамектану талаптарына жооп берген органикалык же конверсиялык тоюттар менен багылышы керек; ветеринардык себептер боюнча негизсиз мал чарбачылыгында чектелген тоюттарды уга жол берилбейт;

(в) малды азыктандуу лутку күчөтүүчү шарттарда же диетада кармоого болбойт;

(г) бордоп семиртүүчү өкмөлөр дайыма бир түрү жана жаныбарлар үчүн нормалдуу тамектану схемасын сактоого отийиш тарбиялоо процессинин бир этабында жыргалчылык; мөжбүрлөп тамектануу гатыш салынат;

(е) чочко жаныбарларын канаттууларды жана аарыларды кошпогондо, мал жайыктуу луткуу жете алат шарттар кесек тоютка туура келүүсү мүнөзүнө болбойт;

(ф) өсүүчү промьютерлерин жана синтетикалык аминокислоталарды колдонууга болбойт;

(ж) эмизүүчү жаныбарлардын эмсүтүү менен азыктандуу зарыл болгон минималдуу мөөнөттө 14(3)-статьянын (а) пунктуна ылайык комиссия химиялык синтез делген компоненттерди же өсүүчү компоненттерди камсыз кылуу үчүн каражаттар ошол мезгилде колдонулбайшы керек;

(и) өсүүчү төмөнкү балырлардан жаныбарлардан ачылгычтардан алынган тоют материалдары органикалык болушу керек;

(о) өсүүчү, балыр, жаныбар ачылгычтык үчүн органикалык эмес тоют материалдары микробдук же минералдык тоют материалдары тоют кошумчаларына кайра иштетүүчү каражаттар, эгерде алар органикалык өндүрүштү колдонууга 24-статьяга ылайык уруксат берилгенде гана колдонулушу мүнөзүнө.

1.4.2. Мал жану

1.4.2.1. Органикалык жерде мал жану

1.4.2.2 пунктка ыяк келтирбестен органикалык жаныбарлар органикалык жерлерде жануу гатийиш Б ирок, органикалык эмес жаныбарлар жыл сайын чектелген мөөнөттө органикалык жайыттарды пайдаланалышат, эгерде алар Регламенттин (ЕБ) 23, 25, 28, 30, 31 жана 34-беренелерине ылайык колдоого алынган жерде эколоо иялык жактан аз жол менен өстүрүлгөн болсо.)
No 1305/2013 жана алар органикалык жаныбарлар менен бир эле учурда органикалык жерде жок.

1.4.2.2. Кадимки жерлерде мал жану жана мал жану

1.4.2.2.1. Төмөнкү шарттарда органикалык жаныбарлар жалпы жерлерде жайылышы мүнөзүнө

(а) жалпы жер органикалык колдонууга уруксат берилбеген азыктар жезаттар менен иштетилген үч жылдан кем эмес өндүрүш

(б) № 1305/2013 Регламенттин (ЕБ) 23, 25, 28, 30, 31 жана 34-беренелерине ылайык колдоого алынган жерлерде жалпы жерди пайдаланган органикалык эмес жаныбарлардын баары эколоо иялык жактан аз жол менен өстүрүлгөн

(в) эгерде органикалык эмес жаныбарлардан тийиш үчүрдө бөлүнүү далилденбесе, жалпы жерлерде жайылып жүргөн мезгилде өндүрүлгөн органикалык жаныбарлардан алынган наркандай мал чарба продукциялары органикалык продукциялар катары каралбайт.

1.4.2.2.2. Органикалык айбанаттарды коргошуруу мезгилинде бир жайлоодон кини жайлоого жөкөчүрүдө органикалык эмес жерлерде жайылышы мүнөзүнө Ошол мезгилде органикалык жаныбарлар башка жаныбарлардан өзүнчө кармалат. Жаныбарлар жайылып жаткан чөп жана башка өсүүчүктөрдү өндүрүү органикалык эмес тоюттарды алуууга:

(а) эң көп дегенде 35 күнгө чейин ошондой эле тышкы жана кайтып келүүчү жолду камтыйт; же

(б) айыл чарба азыктарын кураган азыктарына карата пайыз катары эсептелген жылына жалпы тоют рационунун эң көп дегенде 10% үчүн

1.4.3. Конверсиядагы түрмөк

1.4.3.1. Органикалык мөлөстүрүчү айыл чарба чарбалары үчүн

(а) рациондун тоюу формуласынын орточо сеп менен 25%ке чейин жасалма витаминдердин жана минералдардын тоюу камсыздыгы мүнөздөгү бул конверсиялык тоюу мөлбөргө чарбадан келсе, бул пайыздын 100%ке чейинкөбөйтүгүө болот; жана

(б) малга берилүүчү тоюу жалпы орточо көлөмү н20%ке чейин жасалма витаминдердин жана минералдардын тоюу камсыздыгында жерлерге органикалык башкаруу да себилген турактуу жайыттарды көп жылдык чөптөрдү же белок өсүмдүктөрүн жана дан же жыйноодон келип чыгышы мүнөздөгү жерлердин динен зүң кирет.

(а) жана (б) пункттарында көрсөтүлгөн китүрдөгү тоюу нэ китүрү тоюу таңдыруу үчүн пайдаланылганда, мындай тоюу жалпы бириккен пайызы (а) пунктунда белгиленген пайыздан ашык болуш керек.

1.4.3.2. 1.4.3.1-пунктту көрсөткүчтөрү жыл сайын өсүмдүктүн тоюу нүнкүргө акында карата пайыз катары септелинет.

келип чыгышы

1.5. Саламаттыкты сактоо

1.5.1. Оору нуналдыналуу

1.5.1.1. Оору лардын алдыналуу породалардын жана шамдардын таңдоого, багуу нуну башкаруу ыкмаларына, сапаттуу тоюука, көнүгүүлөргө, мөлдүн тиешелүү тыгыздыгына жана гигиеналык шарттарда сакталгандек ваттуу жана ылайыктуу турак жайга негизделет.

1.5.1.2. Иммунологиялык ветеринардык дары-дармектер колдонулушу мүнөздөгү

1.5.1.3. Химиялык синтезделген аллопатиялык ветеринардык дары-дармек каражаттары анын ичинде антибиотиктер жана синтезделген аллопатиялык химиялык молекулалардын болушун проф илактикалык дарылоо үчүн пайдаланылбайт.

1.5.1.4. Өсүүнү же өндүрүшү стимулдаштыруу үчүн заттар (анын ичинде антибиотиктер, коксициклинди статиктер жана өсүүнү стимулдаштыруу максатындагы башка жасалма каражаттар) жана гормондор жана цитостатиктердин колдонулушуна чектөөнү жана контролдоо максатында же башка максаттарда (мисалы, стрессиндуу кыялоо же синхрондошуу үчүн) колдонулушуна чектөөнү жана контролдоо максатында же башка максаттарда

1.5.1.5. Органикалык эмес өндүрүшүкөбөлүмдөрдөн мал алына, жергиликтүү шарттарга жараша скрининг сыноолору же карантиндик мөөнөттөр сыяктуу атайын чаралар колдонулат.

1.5.1.6. Ал үчүн 24-статьяга ылайык органикалык өндүрүшкө колдонууга уруксат берилген мал чарба имараттарына жана курулмаларына тазалоо жана дезинфекциялоо үчүн каражаттарга колдонулат.

1.5.1.7. Турак жайларды короолорду, жабдуулардын жана идиштерди кайчылаш инфекциялардын оору алып жүрүүчү организмдердин көбөйүшүн болтурбоо үчүн ийишүү үчүрдө тазалашы жана дезинфекциялашы керек. Жыгтыз айтуу жана куртку мурускалар менен кемрүүчүлөрдүн тартагышын болтурбоо үчүн аң, заара жана жебеген жетегүлгөн тоюу зарыл болушун тез-тез чыгарылат. Мал багылган имараттарда жана башка курулуштарда куртку мурускалардын жана башка зыянкөчтөрдү жок кылуу үчүн капкаңдарда гана колдонулуучу родентициддер жана 9 жана 24-статьяларга ылайык органикалык өндүрүшкө колдонууга уруксат берилген продуктулар жана заттар колдонулушуна чектөөнү жана контролдоо максатында же башка максаттарда

1.5.2. Ветеринардык дарылоо

1.5.2.1. Жаныбарлардын ден соолугуна камсыз кылуу боюнча проф илактикалык чараларга карабастан мал оорунун жаракат алган учурда алар дароо дарыланууга тийиш

1.5.2.2. Мөлдүн абалын болтурбоо үчүн дароо дарылануу дан өтүү керек. Химиялык синтезделген аллопатиялык ветеринардык дары-дармек каражаттары анын ичинде антибиотиктер зарыл болгон учурларда, катуу шарттарда жана ветеринардык врачтын жоопкерчилигинде, фитотерапевтик, гомеопатиялык жана башка каражаттарды колдонуу туура эмес болгондо колдонулушу мүнөздөгү Атап айтканда, дарылоо курстарына жана токтотуу мөөнөттөрүнө карата чектөөлөр аныкталат.

1.5.2.3. 24-статьяга ылайык органикалык өндүрүшкө колдонууга уруксат берилген минералдык тектүү тоюу материалдары 24-статьяга ылайык органикалык өндүрүшкө колдонууга уруксат берилген ашболу мдүү кошумчалар, химиялык синтезделген аллопатиялык ветеринардык дары-дармек каражаттары менен дарылоодон артыкчылыктуу үчүрдө фитотерапевтик жана гомеопатиялык продуктулар колдонулат., анын ичинде антибиотиктер, эгерде алардын терапиялык таасири жаныбарлардын түрлөрү үчүн жана дарылоо үчүн нарнал анал үчүн натыйжалуу болгон шартта.

- 1.5.2.4. Жаныбар же жаныбарлардын тобу химиялык синтезделген аллопатиялык ветеринардык дары-дармектерди, анын ичинде ангибиотиктерди 12 айдын ичинде үчтөн ашык дарылоо курамына киргизиле, митериттерге каршы эмдөөлөрдү, дарылоолорду жана мөжбүрлөп жакынуу схемаларын кошпогондо. Эгерде алардын прототиптери үчтөн бир жылдан аз болсо, тиешелүү мөлдө, андан алынган прототиптерде органикалык прототиптер катары сатылбайт, ал эми мөлгө 1.2-пунктта көрсөтүлгөн конверсиялык мөңгүлөрдө колдонулууга тийиш.
- 1.5.2.5. Химиялык синтезделген аллопатикалык ветеринардык дары-дармекти, анын ичинде ангибиотики колдонууну нормолдуу шарттарда жаныбарга акыркы жолу кабыл алуу менен жаныбардан органикалык түрдө өндүрүлгөн нитроамиддердин өндүрүшүн ортосундагы салып салуу мезгили статьяда көрсөтүлгөн альп салуу мөңгүлөрүнө киргизиле керек. 2001/82/EC Директивасынын 11-жана 48-сааттан кем эмес болушу керек.
- 1.5.2.6. Адамдын жана жаныбарлардын саламаттыгын коргоого байланыштуу дарылоо союду кыйла амдардын негизинде белгиленген уруксат берилет.
- 1.6. Турак-жай жана чарбалык практика
- 1.6.1. Имаратты жылуу, жылытуу жана желдетүү абанын циркуляциясы, чаңдын деңгээли, температура, абанын салыштырмалуу ылдамдыгу жана газдын концентрациясы жаныбарлардын жыргалчылыгына камсыз кылуу үчүн чектерде сактоону камсыз кылуууга тийиш. Имараттагы жылытуу жана жылуу жерлердин температурасын мөңгүлөрдү мөңгүлөрдү берүү керек.
- 1.6.2. Климаттык шарттар жаныбарлардын сыртта жашоосуна шарт түзгөн наймактарда мөңгүлөрдү рах-жай милдеттүү түрдө берилбейт. Мындай учурларда жаныбарларды аба ырайына жогорку шарттардан коргоо үчүн башкалоочу жайларга же көлөмү жерлерге кирүү мөңгүлөрдү болушу керек.
- 1.6.3. Имараттардагы мөлдүн жыштыгы жаныбарлардын жылуулуугуна жыргалчылыгына түргөн спецификалык мөңгүлөрдү камсыз кылуууга тийиш жана өзгөчө жаныбарлардын түрүнө, тукумуна жана жашына жараша болот. Ошондой эле жаныбарлардын жүрүм-турумуна мөңгүлөрдү камсыз кылуу керек, алар өзгөчө топту нчоңдугуна жана жаныбарлардын жынысына жараша болот. Жыштык жаныбарлардын табигый турушу, кыймылдары оңой жатышы айлануусу, өзүнө өзү күтүп сүт, баардык табигый позаларды алуусу жана баардык табигый кыймылдарды мисалы чоңуп, кыймылдары чүн жетишүү мейкиндикти камсыз кылуу аркылуу алардын жыргалчылыгына камсыз кылуууга тийиш канат кагуу.
- 1.6.4. 14(3)-статьяда көрсөтүлгөн нишке ашыруу актыларында белгиленген ички жана сырткы аянттар үчүн минималдуу бети, ошондой эле турак жайга тиешелүү техникалык деталдар сакталууга тийиш.
- 1.6.5. Ачык аянттар жарым-жартылай жабылышы мөңгүлөрүн Верандалар ачык аянттар катары каралышы керек.
- 1.6.6. Мөлдүн жалпы жыштыгы жылына 170 кг органикалык азотту негизинен жана айыл чарба аягынын өктөрүнө ашыктоо тийиш.
- 1.6.7. 1.6.6-пунктта көрсөтүлгөн мөлдүн тиешелүү жыштыгына ашыктоо үчүн компетенттүү орган 1.6.6-пунктта көрсөтүлгөн чекке эквиваленттүү мөлдүн бирдигин белгилейт, мында мөлдүн түрүнө карата конкреттүү талаптардын бири кесептүү мөңгүлөрүн цифралар сакталат. мөңгүлөрдү.
- 1.6.8. Мөлдү багуу үчүн ички аянттардын коробкаларды жана жалпак палу баларды мөлдүн чакандай түрүнө колдонууга болбойт.
- 1.6.9. Мөлдүн ветеринардык себептер боюнча жекече дарылоодо ал катуу полю бар жайларда багылат жана саман же тиешелүү төшөнүлөр менен камсыз кылынат. Жаныбар оңой айланп, толук узундугу менен айланып жатуу жатышы керек.
- 1.6.10. Органикалык мөлдө төшөмдү же саздуу жерде короодо багууга болбойт.
- 1.7. Жаныбарларга кам көрүү
- 1.7.1. Жаныбарларды багуу менен алектенген жана ташуу жана союу үчүрүндө жаныбарларды тейлөө менен алектенген бардык адамдар жаныбарлардын ден соолугуна жана жыргалчылыгына мөңгүлөрдү камсыз кылуууга зарыл болгон негизги билимге жана көндүмгө ээ болушу керек жана, ага айтканда, Кеңештин Регламентинде (ЕС) талап кылынгандай, адекваттуу окутуу данөтүшү керек. No 1/2005 (1) жана Кеңештин Регламентинин № (ЕС) 1099/2009 (2), ушул Регламентте баяндалган эрежелердин туура колдонулушун камсыз кылуу үчүн.
- 1.7.2. Мал чарбачылыгынын ичинде мөлдүн жыштыгына багуу шарттары жаныбарлардын өсүүсү, физиологиялык жана этологиялык мөңгүлөрдүн камсыз кылуууга тийиш.

(1) 2004-жылдын 22-декабрындагы (ЕС) № 1/2005 Транспорти жана аны менен байланышкан операцияларда жаныбарларды коргоо жөнүндө жобо 64/432/ЕЕС жана 93/119/ЕЕС Директивалары жана Регламент (ЕС) № 1255/97 (ОJ L 3, 5.1.2005, 1-бет) өзгөртүлөрдү киргизүү.

(2) 2009-жылдын 24-сентябрындагы жаныбарлардын өсүүсү үчүрүндө коргоо жөнүндө Кеңештин № 1099/2009 жобосу (ОJ L 303, 18.11.2009, стр. 1).

- 1.7.3. Адамдардын жана жаныбарлардын денсоолугуна нкоргоо боюнча чектөөлөр жана милдеттенмелер коюгандан баштап, чулрларда, малдын аба ырайынын жана мезгилдик шарттардын жана жердин абалы мкүнүлүк бергену чулрларда жаныбарлардын мшыгуусуна, эң жакшы жайыкка чыгуусуна мкүнү чү ачык асманалдындагы аймактарга туруктуу кирүү мкүнүлүк болушу керек. союду кээ акондорду негиз и.
- 1.7.4. Малдын анычтентен аша чабуу, кыргызын б рак оңерлиги, эрозия жана жаныбарлардын же алардын кыктарынын чачылышынын натыйжасында булганууну аз айтуу максатында жүргүзүлөт.
- 1.7.5. Малды байлоого же обочолонтуу гатыу салынат, айрым жаныбарларга карата чектелген мөөнөткө жана булветеринардык себептер боюнча негиздүү болгону чулрдан тышкары Малды обочолонтуу гажу мшулардын коопсуздугу бузулган же жаныбарлардын жьргалчылыгы чү нчектелген мөөнөттө гана уруксат берилиши мкүн. Компетенттүү органдар 50дөн ашпаган малыбар чарбаларда (жашмалды кошпогондо) бодо малды алардын жүрүмтүрум талаптарына ылайыктуу топторго бөлүп кармоого мкүн болбогон малды багуу гажу уруксат бериши мкүн, эгерде алар жайык мезгилинде жайыктарга жетсе жана жайлоого мкүн болбогону чулда жумасына эки жолу дан кемэ мес ачык аяктарга чыгуу гажу мкүнүлүк бар.
- 1.7.6. Малды ташууну узактыгы минималдаштырылсын.
- 1.7.7. Жаныбардын бүткүл мкүрүнүничинде, анын ичинде союнуу багында да ар кандай аз апа, оору жана кыйынчылык болбошу керек жана минималдуу болушу керек.
- 1.7.8. Жаныбарлардын жьргалчылыгы жөнүндө союду кыйс амдардын мкүнүлүк нөзалал келтирбестең койду нку йругу нкесү үгө, тушуктууналгачкы чкү нүдө кыркуу гажана мкүйүзү нөнажыратуу гажөзгөчө жол берилиши мкүн бирок ар бир учулда гана жана ошол аракеттер болгондо гана. малдын денсоолугу н жьргалчылыгы жнегигиенасын жакшыртуу гаже жу мшулардын коопсуздугу ангпесе бузулгануу рганжерлерде. Малдын денсоолугу н жьргалчылыгы жнегигиенасын жакшыртса же жу мшулардын коопсуздугу башка жол менен бузулгануу чулрларда гана ажыратуу гажол берилет. Компетенттүү органдар мндай операцияларды жүргүзүүгө оператор ошол компетенттүү органга операцияларды тийиштүү түрдө кабарлаган жана негиздеген жана операция квалификациялуу персонал тарабынан жүргүзүлөтүрган болсо гана уруксат берет.
- 1.7.9. Адекваттуу наркоз жана/же аналгезиялык колдонуу менен жаныбарлардын ар кандай аз апары минималдуу деңгээлде аз айтылышы керек. жана ар бир операция эң ылайыктуу куракта гана квалификациялуу персонал жасоо менен.
- 1.7.10. Физикалык кастрация апродукцияны сапатын жана салттуу өндүрүшкүмөлүрүн сактоо максатында, бирок 1.7.9-пунктта белгиленген шарттарда гана жол берилет.
- 1.7.11. Жаныбарларды күтөө жана түшүрүү жаныбарларды мажбурлоо үчүн лектрдик же башка оору туучу стимулдардын эч кандай түрү колдонбоостон жүзөгө ашырылат. Аллопатикалык транквилизаторлорду ташуу алдында жеташууда колдонуугатыу салынат.
- 1.8. Иштетилбеген продукция даярдоо
- Эгерде малга кайра иштетүүдөн башка даярдоо операциялары жүргүзүлсө, мндай операцияга IV бөлүктүн 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 жана 2.2.3 пункттарында белгиленген жалпы талаптар тиешелүү өзгөртүлөр менен колдонулат.
- 1.9. Кошумна жалпы эрежелер
- 1.9.1. Бодо малдар, койлор, каприндер жана жылкылар үчүн
- 1.9.1.1. Тамактануу
- Тамактануу гажакарата төмөнкү эрежелер колдонулат:
- (а) тоюту нкеминде 60% чарбанын өзүнө нальышы керек, же эгерде бул ишке ашыруу мкүн болбосо же андай тоют жок болсо, башка органикалык же конверсиялык өндүрүштүк бөлүмдөр жана тоюту пайдалануучу тоют операторлору менен биргеликте өндүрүлүшү керек. ошол эле райондон тоют материалы Бул пайызы 2023-жылдын 1-январынан тартып 70% а чейин көтөрүлсүң
- (б) шарттар мкүн болгону чулда мал жайыкка жетүү мкүнүлүк нөзөз ;
- (в) (б) пунктуна карабастан бир жаштан ашкан эркек малдар жайыктарга же ачык жерлерге жетелышат. аба аягы
- (г) жайык мезгилинде мал жайыкка жетсе жана кышкытуурак-жай системасы жаныбарлардын эркин жүрүүсүнө шарттүзсө, кыш айларында ачык аяктар менен камсыз кылуу милдеттенмеси алынып салынышы мкүн
- (е) багуу системасы жылдын ар кандай мезгилдериндеги жайыктардын болушун таянуу менен жайыктарды максималдуу пайдаланууга негизделет;

(е) су ткалык рациондогу ку ргак заттардын кеминде 60% кесек тоютаң жаңы же ку ргатылган тоютан же силостонту рат.

Бу л пайыбы дыз рте лактацияда эң көп үч айга чейин сүт өндүрүшүндө гү жаңыбарлар үчү 50%ке чейин төмөндөтүлгө болот.

1.9.1.2. Турак-жай жана чарбалык практика

Турак жай жана чарбалык практикага карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

(а) турак жайдын полдору жылмакай, бирок тайгак болбошу керек;

(б) турак жай жайлуу, таз жана ку ргак төшө же жетишүү өлчөмдөгү эсалуу зонасы менен камсыз кылынышы керек, ал катуу конструкциядан турган шифер менен жабылган. Эсалуу учу жайда ташандылар менен чачылган ку ргак төшөктөр болушу керек. Ташандылар саман же башка ылайыктуу табигый материалдан турушу керек. Ташанды органикалык өндүрүштө колдонуу үчүн жер семирткич же кондиционер катары 24-статья ылайык ку ргак сат берилген ар кандай минералдык продуктулар менен жакшыртлышы жана байыгылышы мүмкүн;

(с) 3(1)-статьянын биринчи пунктуна жана экинчи пунктуна карабастан

2008/119/ЕС (1) Кеңештин директивасынын 3(1)-беренесине ылайык, эгерде жеке жаңыбарлар үчүн чектелген мөнөткө кирбесе, бир жумалык жашанкийинмуз оолорду жеке ку туларга жайгаштырууга тую салынат. ветеринардык себептер;

г) ветеринардык себептер боюнча муз оону жеке дарылоодо ал катуу полу бар жайларда багылат жана саман төшөнү сү менен камсыз кылынат. Муз оооң ой айланып, толук узундукта ыңгайлуу жатышы керек.

1.9.2. Жатын жаңыбарлары үчүн

1.9.2.1. Тамактануу

Тамактанууга карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

(а) тоюту нкеминде 60% чарбанын өзүнө нальышы керек, же эгерде бул ишке ашыруу мүмкүн болбосо же андай тою жок болсо, башка органикалык же конверсиялык өндүрүшүк бөлүмдөр жана тоюту пайдалануучу тою операторлору менен биргеликте өндүрүлүшү керек. ошол эле райондон тою материалы Бу л пайыбы 2023-жылдын 1-январынан тартып 70%га чейинкөтөрүлсүң;

(б) шарттар мүмкүн болгон учурда мал жайыкка жетүү мүмкүнүлүгүнө ээ;

(в) жайык мезгилинде мал жайыкка жетсе жана кышкытуу рак-жай системасы жаңыбарлардын эркин жүрүшүнө шарт түзсө, кыш айларында ачык аялчаларды берүү милдеттенмеси алынып салынышы мүмкүн;

(г) багып өстүрүү системалары жылдынар кандай мезгилдеринде жайыктардын болушун таянуу менен жайыктарды максималдуу пайдаланууга негизделет;

(е) су ткалык рациондогу ку ргак заттардын кеминде 60% кесек тоютаң жаңы же ку ргатылган тоютан же силостонту рат.

Бу л пайыбы дыз рте лактацияда эң көп үч айга чейин сүт өндүрүшүндө ургаччы жатын жаңыбарлары үчү 50%ке чейин төмөндөтүлгө болот;

(е) вегетация мезгилинде табигый жайык короодо камсыз кылынат. тарабынан тою бере албаган калемдер вегетация мезгилинде мал жакууга жол берилбейт;

(ж) аба ырайынын начар шарттарын алуу лам жайык жетишсиз болгон учурда гана тоютандырууга жол берилет;

з) короодогу айыл чарба жаңыбарлары таз жана тазасуу менен камсыз болушу керек. Эгерде жаңыбарлар аң ой жетүүчү табигый сууну нбу лагы жок болсо, анда сугат жерлери каралышы керек.

1.9.2.2. Турак-жай жана чарбалык практика

Турак жай жана чарбалык практикага карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

(а) жатын жаңыбарлары жаңыбарларга зыян келтирбеген жашнуучу жайлар, башка калоочу жайлар жана тосмолор менен камсыз кылынат;

(б) мэралдардын короолорунда жаңыбарлар терисинин тазаланышы жана дене температурасын камсыз кылуу үчүн нбат какка тою олуушу керек. жөнөсалуу;

(1) 2008-жылдын 18-декабрындагы 2008/119/ЕС Кеңештин Директивасы муз оолорду коргоону минималдуу стандарттарын белгилеген (ОЖ L 10, 15.1.2009, стр. 7).

(в) ар кандай корпусу нполдору жылмакай, бирок тайгак болбошу керек;

(г) ар кандай турак жай жайлуу, тазалануу, таза жана курак төшөө жетишүү өлчөмдөгү эсалуу зонасы менен жабдылышы керек, ал тайгаланбаган катуу конструкциядан турат. Эсалуу учурда ташандылар менен чачылган курак төшөктөр болушу керек. Ташандылар саман же башка ылайыктуу табигый материалдан турушу керек. Ташанды органикалык өндүрүштө колдонуучу жер семирткич же кондиционер катары 24-статьяга ылайык уруксат берилген ар кандай минералдык продуктулар менен жакшыртгычы жана байыгылышым күнү;

(д) тоютандыруучу жайлар абайрайын коргологон жана жаныбарлар үчүндө, аларды багып жаткан адамдар үчүндө жеткиликтүү жерлерге орнотулат. Азыктандыруучу жайлар жайгашкан топурак бириктирилип, азыктандыруучу аппарат чатыр менен жабдылышы керек;

(ф) тоютуруучу жетүүнү камсыз кылуу мүмкүн болсо, тоютандыруучу жайлар бардык жаныбарлар бир эле учурда тамктан алатуу кандай долбоорлонууга тийиш.

1.9.3. Чочко жаныбарлары үчүн

1.9.3.1. Тамктануу

Тамктануу гакарата төмөнкү эрежелер колдонулат:

(а) тоютун кеминде 30% чарбаньонзүмөңдүшү керек, же эгерде бул мүмкүн болсо же андай тоют жок болсо, башка органикалык же консервациялык өндүрүштүк бөлүмдөр жана тоюту жана тоюту пайдалануучу тоют операторлору менен биргеликте өндүрүлүшү керек. ошол эле аймактагы тоют материалы;

(б) күнүмдүк рационго кесек тоют, жаңы же курагы антоют, силос кошулат;

(с) эгерде фермерлер протеиндик тоюттарды органикалык өндүрүштөнгө ала албаса жана компетенгүү орган органикалык протеиндик тоютун жетишүү санда жок экендигин тастыктаса, органикалык эмес протеиндик тоют төмөнкү шарттарды сактоо менен 2025-жылдын 31-декабрына чейин колдонулушу мүмкүн аткарылат:

(i) органикалык түрдө жок;

(ii) химиялык эриткичтерсиз өндүрүлгөн же даярдалган;

(iii) аны колдонуучу 35 кг чейинки чочкорду спецификалык белок кошулмалары менен азыктандыруу менен чектелет; жана

(iv) бул жаныбарлар үчүн 12 айлык мөмөттөө уруксат берилген жогорку пайыз 5% ашпоготийиш. Айыл чарба азыктарын курак аттарын пайыз септелинет.

1.9.3.2. Турак-жай жана чарбалык практика

Турак жай жана чарбалык практикага карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

(а) корпусу нполдору жылмакай, бирок тайгак болбошу керек;

(б) турак жай ыңгайлуу, тазалануу, таза жана курак төшөө жетишүү өлчөмдөгү эсалуу зонасы менен камсыз кылынышы керек, ал шрихсиз катуу конструкциядан турат. Эсалуу учурда ташандылар менен чачылган курак төшөктөр болушу керек. Ташандылар саман же башка ылайыктуу табигый материалдан турушу керек. Ташанды органикалык өндүрүштө колдонуучу жер семирткич же кондиционер катары 24-статьяга ылайык уруксат берилген ар кандай минералдык продуктулар менен жакшыртгычы жана байыгылышым күнү;

(с) ар дайым самандан же башка ылайыктуу материалдан жасалган керебет болушу керек: калем бир эле учурда эң мейкиндикти талап кыла алат;

(г) кош бойлуу лүктү накыркы таптарын жана эмне эмизүү мезгилин тышкары топ-топ болуп багылышы керек, бул мезгилде үрөн короосунда эркин кыймылдай алышы керек жана анын кыймылына карабаган чектелиши керек;

(е) саманга карата кандайдыр бир кошумча талаптарга зыян келтирбестен күтүлүп жаткан төлөөдө өдөн бир нече күнүмүрдө уруктаруу үчүн жетишүү сандагы саман же башка ылайыктуу табигый материал менен камсыз болушу керек;

(ф) мөшгү уузуналары чочко жаныбарларын тезегине жана тамырына жол бериши керек. тамырлоо мөксатында, ар кандай субстраттарды колдонсо болот.

1.9.4. Канаттуу улару чү н

1.9.4.1. Жаңбарлардын келип чыгышы

Багуу ну нинген ивдү ү ькмларын колдонуу га жол бербө ө ү чү н канаттуу лар минималдуу куракка жеткенге чейин ө стү рү лө т же сыртта багуу га ылайыкташтырылган жай ө сү ү чү канаттуу лардын шамдарына анализ ишкерек.

Компетенттү ү орган жай ө сү ү чү шамдардын критерийлерин аныктайт же ал шамдардын тизмесин тү зө т жана бу л маалыматты операторлорго, башка мү чө мамлекеттерге жана Комиссияга берет.

Эгерде фермер канаттуу лардын жай ө сү ү чү шамдарын колдонбосо, анда союу ну минималдуу курагытө мө нкү дө й болу шу керек:

(а) тоок ү чү н 81 кү н

(б) капондор ү чү н 150 кү н

(с) Пекин ө рдө ктө рү ү чү н 49 кү н

(г) ургаачы москвальк ө рдө ктө рү чү н 70 кү н

(д) эркек москвальк ө рдө ктө рү чү н 84 кү н

(е) мөллөрд ө рдө ктө рү ү чү н 92 кү н

(ж) гвинея канаттуу лары ү чү н 94 кү н

(з) эркек ү ндү к жана куу ру лган каздар ү чү н 140 кү н жана

(и) ургаачы ү ндү к ү чү н 100 кү н

1.9.4.2. Тамктануу

Тамктануу га карата тө мө нкү э режелер колдонулат:

(а) тоюту нкеминде 30% чарбаннө зү нө нальншы керек, же э герде бу л ише ашыруу мү мкү н болбосо же андай тоют жок болсо, башка органикалык же конверсиялык ө ндү рү шбө лү мдө рү жана тоюту жана тоюту пайдалануу чу тоют операторлору менен биргеликте ө ндү рү лү цү керек. ошл э лей аймактагы материал;

(б) кү нү мдү к рационго оксөк тоют, жаң ы же курагытө лган тоют, силос кошулат;

(с) э герде фермерлер канаттуу лардын тү рлө рү ү чү органикалык ө ндү рү шбө лгана протеиндик тоют ала албаса жана компетенттү ү орган органикалык протеиндик тоют жетишү ү санда жок э кендигин тастыктаса, органикалык э мес протеиндик тоюттар 2025-жылдын 31-декабрына чейин колдонулушу мү мкү н тө мө нкү шарттар аткарылат деп:

(i) органикалык тү рдө жок;

(ii) химиялык э риткичтерсиз ө ндү рү лгө н же даярдалган;

(iii) анык колдонуу жашканаттуу ларды белгилүү бир протеиндик кошулмалар менен азыктандыруу менен чектелет; жана

(iv) бу л жаңбарлар ү чү н 12 айлык мө ө нөттө уруку сат берилген э жогорку пайыз 5% ашпоого тийиш
Айыл чарба азыктарын курагытө лган э аттарын пайыз септелинет.

1.9.4.3. Жаңбарларга кам көрүү

Канаттуу ларды тириү лө й жулуу га татыуу салынат.

1.9.4.4. Турак-жай жана чарбалык практика

Турак жай жана чарбалык практикага карата тө мө нкү э режелер колдонулат:

(а) полдун аягынын чө н биринен кемэ меси катуу, башкача айтканда, тордон же тордон э мес болушу керек жана саман жга ачсыныктары ку мже чымсыяктуу ташанды материал менен капталган;

(б) жуурукка оочу тооктар ү чү н бакма канаттуу лар сарайларында канаттуу лардын кыгын чогултуу ү чү н тооктар ү чү н жеткиликтү ү аягытн жетишерлик чоң бөлүгү болушу керек;

(в) бакылган канаттуу лардын бир партиясы ортосу нда имараттар мөлдөнбөшү лат. Бу л убакыттын ичинде имараттар жана арматуу ралар тазаланат, дезинфекцияланат. Мөндантышканы канаттуу лардын бир партиясын багуу аяктагандан кийин ө сү мдү ктө рдү нкайра ө сү л чыгышына мү мкү ндү к берүү ү чү н мү чө мамлекеттер тарабынан белгиленүү чү мө ө нөттү нининде чуракоо бошклат. Бу л талаптар ү канаттуу лары топ-топ болуу ө стү рү лбө гө н жү рү лү п бакпаган жана суу тка боюу ркин жү рү ү чү н колдонулбайт;

- (г) канаттуу улар өмүрүнүн кемеинде үчтөн бир бөлүгүндө ачык асманалдындагы оңага жетүүгө тийиш Бирок, Союду кыймылдардын негизинде убактылуу чектөөлөр киргизилгенден башка учурларда жумурталоочу тооктар жана бакма канаттуу улар өмүрүнүн кемеинде үчтөн бир бөлүгүндө ачык асманалдындагы аянтка чыгууга мүмкүнчүлүк алышат;
- (е) Союду кыймылдардын негизинде убактылуу чектөөлөр киргизилгенден башка учурларда, ачык асманалдында күндүзгү үзгүлтүксүз чыгуу иш жүзүндө мүмкүн болушунан эрте жашанбаштап жана физиологиялык жана физикалык шарттарга жол берген учурда камсыз кылынат;
- (е) 1.6.5-пункттан четтетүү жолу менен 18 жумга жетпеген асылтуу канаттууларга жана уяларга карата, 1.7.3-пунктта көрсөтүлгөн шарттарда адамдардын жана жаныбарлардын ден соолугуна коргоо байланыштуу чектөөлөр жана милдеттер коюлганда; Союду кыймылдардын негизинде 18 жумга чейинки асылтуу канаттуулардын жана бакма канаттуулардын ачык асманалдындагы аянтка чыгуусуна жол бербөө үчүн верандалар ачык асманалдындагы аянт чалар катары каралат жана мындай учурларда башка канаттууларды кармоо үчүн зымтор менен тосмосу болууга тийиш чыгуу;
- (ж) канаттуулар үчүн аянттар канаттууларга жетишүү сандагы ичүүчү идиштерге оңой жетүүгө мүмкүнчүлүк берет;
- (з) канаттуулар үчүн аянттар негизинен сүндүктөр менен жабдылышы керек;
- (и) ассортименттин аймыгынан тоюту н жетиши чектелүү болгон шарттарда, мисалы узак мөөнөттүү каркаптоосунан же кургак аба ырайынын шарттарында, канаттуулардын рационалуубөлүгү катары кесек тоюту кошумтап берүү киргизилет;
- (к) эгерде канаттуулар Союду кыймылдардын негизинде коюлган чектөөлөрдөн же милдеттенмелерден ламинаттын ичинде багылтууланган болсо, алардын тологиялык муктаждыктарына канаттуулар үчүн жетишүү сандагы кесек тоютка жана ылайыктуу материалга туруктуу жетүүгө;
- (к) суу канаттуулардын үчтөн бир бөлүгүндө муктаждыктарына жана жаныбарлардын жыргалчылыгына сактоочу наба ырайы жана гигиеналык шарттаруу кесек берген учурда сууга, көлмөгө, көлгө же бассейнге кире алат; эгерде аба ырайынын шарттары мындай кирүүгө мүмкүнчүлүк бербесе, анда алардын жүндөрү нтазалоочу нбашынчу муну туураган сууга жетүүсү керек;
- (л) табигый жарык суу таскына эң көп дегенде 16 саат жарыкты камсыз кылуу үчүн жасалма каражаттар менен толукталышы мүмкүн, ал эми түнкү эсалуу мезгили жасалма жарыксыз сегиз сааттан кем эмес;
- (м) кандайдыр бир өндүрүшү к бирдиктин канаттуулар сарайларында канаттууларды бордоп семиртүү үчүн жарактуу жердин жалпы аянты 1 600 м² ашат;
- (н) канаттуулар сарайынын бир отсекине 3 000 ден ашык жумурталоочу тоокторго жол берилбейт.

1.9.5. коёндорчу

1.9.5.1. Тамктануу

Тамктанууга карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

- (а) тоюту кемеинде 70% чарбанын өзүнөн алыншы керек, же эгерде бул мүмкүн болбосо же андай тоют жок болсо, башка органикалык же консервация өндүрүшүк бөлүмдөр жана тоюту жана тоюту пайдалануучу тоют операторлору менен биргеликте өндүрүлүшү керек. ошол эле аймактагы тоют материалы;
- (б) коёндор жайлоо шарт түзсө, жайыкка жете алат;
- (в) багуу системасы жылдын ар кандай мезгилдериндеги жайыттардын болушун таянуу менен жайыттардын максималдуу пайдаланууга негизделет;
- (г) чөп жетишсиз болгондо саман же чөп сыйктуу булалуу тоюттар берилет. Тоют рационалуубөлүгү кем эмес болушу керек.

1.9.5.2. Турак-жай жана чарбалык практика

Турак жай жана чарбалык практикага карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

- (а) турак жай жайлуу, таз жана кургак төшө же жетишүү өлчөмдөгү эсалуу зонасы менен камсыз кылуууга тийиш ал шыйрактары жок бекем конструкциядан турат. Эсалуучу жайда ташандылар менен чачылган кургак төшөктөр болушу керек. Ташандылар саман же башка ылайыктуу табигый материалдан турушу керек. Ташанды органикалык өндүрүшү колдонуучу чүн жер семирткич же кондиционер катары 24-статья ылайыктуу кесек берилген ар кандай минералдык продуктулар менен жакшыртлышы жана байыгылышы мүмкүн;
- (б) коёндор топторго бөлүнөт.

(в) коё н чарбалары сырткы шарттарга ылайыкташтырылган бышык порода ларды колдонууга тийиш

(г) коёндор төмөнкүлөргө мүмкүнүлүк алат:

(i) караңгы жашууучу жерлерди камтыган жабык башкалалоочу жай;

(ii) өсүмдүктөрү барачык талаа, жакшыраак жайыт;

(iii) ичинде же сыртында отура турган бирикпелүү платформа;

(iv) бардык медайымдар үчүн уюшулган материалдар.

1.9.6. Аарылар үчүн

1.9.6.1. Жаңбарлардын келип чыгышы

Аарынык үчүн *Apis mellifera* жана алардын жергиликтүү эл коти птерин колдонууга артыкчылык берилет.

1.9.6.2. Тамктануу

Тамктанууга карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

(а) өндүрүшмөзгилинде бал челектери балдын жана чаң чан жетишүү үчүн апасы менен калтырылат. Аарылар кыстанчыгууга;

(б) аары колониялары климаттык шарттардан лам колониянын жашоосуна көрүнүштүү дүргөн жерлерде гана азыктандырылышы мүмкүн. Мындай учурда аары колониялары органикалык бал, органикалык кант сироптору же органикалык кант менен азыктандырылышы керек.

1.9.6.3. Саламаттыкты сактоо

Саламаттыкты сактоо карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

(а) каркастарды үчтүрдү жана тарактарды атап айтканда, зыякчелерден коргоо максатында капкандарда колдонулуучу родентициддерге жана органикалык өндүрүшмө колдонууга 9-жана 24-статьяларга ылайык уруксат берилген ишканалары үчүн продукттарга жана заттарга гана уруксат берилет;

(б) бал челектеринде инфекциялоочу нбуу жетүү жалынсыз уу физикалык процедуранарга уруксат берилет;

(с) эркек тукумун жок кылуу практикасында *Vagroa* деструктору нунваз иясын изолациялоо максатында гана уруксат берилет;

(г) эгерде бардык алдыналуучу чараларга карабастан колониялар ооруп жатса, ооруу ооруу чалдыкса, алар дароо дарыланууга тийиш жана зарыл болгон учурда изолациялык бал челектерге жайгаштырылышы мүмкүн;

(е) варроа деструктору менен нваз ияда кукурса кислотасы сүт кислотасы уксус кислотасы жана оксал кислотасы ошондой эле ментол, тимол, эвкалиптол же камфора колдонулушу мүмкүн;

(ф) эгерде химиялык синтез делген аллопатикалык продукттар, аньинде антибиотиктер менен дарылоо 9-жана 24-статьяларга ылайык органикалык өндүрүшмө колдонууга уруксат берилген продукттардан жана заттардан башка менен колдонулса, анда дарыланган колониялар изолацияга жайгаштырылат. Бал челектери жана бардык мого органикалык бал чыктыктан алынган мого менен алмаштырылат. Кийинбул колонияларга 1.2.2-пунктта белгиленген 12 айга айландыруу мөөнөтү колдонулат.

1.9.6.4. Жаңбарларга кам көрүү

Аарыныкка карата төмөнкү кошулган жалпы эрежелер колдонулат:

(а) аарынык продукттарын жыйноо боюнча уу жана катары аарыларды яларда жок кылуу тую салынат;

(б) эне аарылардын канаттарын кыркып салуу сыяктуу кесүү иштерин тую салынат.

1.9.6.5. Турак-жай жана чарбалык практика

Турак-жай жана чарбалык практикага карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

(а) бал челектеринен изинен органикалык жол менен өндүрүлгөн өсүмдүктөрдөң же зарыл болгон учурда стихиялуу өсүмдүктөрдөң же органикалык эмес башкарылуучу токойлордон же айлана-чөйрөгө таасири азыраак ыкмалар менен иштетилген өсүмдүктөрдөңтургөн нектар жана чаңчабуу лактарынын болушун камсыз кылган аймактарга жайгаштырылат;

(б) бал аарылар аарынык продукттарын булгануу менен аарылардын соолугу нун чарлашына алып келиши мүмкүн болгон буулардан жетишүү аралыкта кармалууга тийиш.

- (в) бал челектерин жайгаштыруу бал челектен 3 км радиуста, нектар жана чаңча булактарынегизинен органикалык түрдө өндүрүлгөнөнөсүмдүктөрөнө же стихиялуу өсүмдүктөрөнө же экологиялык жактан төмөнтасириз түчүчү өкмөлөр менен иштетилген өсүмдүктөрөнө нту ргандай болушу керек. (ЕБ) № 1305/2013 Регламентинин 28 жана 30-беренелеринде, бул балчылк өндүрүшүнү органикалык өндүрүшүнү квалификациясына таасир эте албайт. Бул талап гүлдөө болбой жаткан же аарык колониялары ктап жаткан жерлерде колдонулбайт;
- (г) бал челектерин жана аарыктын колдонулуучу материалдар, негизинен эч кандай коркунучу жок табигый материалдардан жасалышы керек айлана-чөйрөгө же балчылк продукцияларына булгануу;
- (е) жаңынегиздерүчү нбал мому органикалык өндүрүшүкбөлүмдөрөнө налышы керек;
- (ф) уктарда прополис, мом жана өсүмдүк майлары сыяктуу табигый азыктарды гана колдонууга болот;
- (ж) бал алуу да синтетикалык химиялык репелленттерди колдонууга болбойт;
- (з) бал алуу үчүн уларды колдонууга болбойт;
- (и) Мүчө белгилеген аймактарда же аймактарда аарычарбасы органикалык болуп эсептелбейт Органикалык балчылкты ишке ашырууга мүмкүн болбогон аймактар же аймактар.

III бөлүм Бальрларды жана аквакультура жаныбарлары өндүрүшү эрежелери

1. Жалпы талаптар
 - 1.1. Операциялар органикалык өндүрүшү колдонууга уруксаты жок продукциялар же заттар, же продукциянын органикалык табиягына бузуучу булгочу заттар менен булганууга дуушар болгон жерлерде жайгаштырылышы керек.
 - 1.2. Органикалык жана органикалык эмес өндүрүшүкбөлүмдөр тиешелүү үчүрларда мүчө мамлекеттер тарабынан белгилеген минималдуу бөлүмү аралыктарына ылайык бөлүнөт. Мындай бөлүмү чаралары табигый кырдаалга, өзүнөнө суу бөлүшүрүчү системаларга, аралыктарга, толкундунагымына, ошондой эле органикалык өндүрүш блогунун агымынын жогору жана төмөндөгүндө жайгашкан жерине негизделиши керек. Мүчө мамлекеттин органдары тарабынан белгилеген жерлерде же мындай ишаракеттер үчүн жараксыз аймактарда бальрларды жана аквакультура ларды өндүрүшү органикалык деп эсептелбейт.
 - 1.3. Жылына 20 тоннадан ашык аквакультура продукциясы өндүрүшүчү органикалык өндүрүшкө арты берген ар кандай жаңы операторлор өндүрүшүкбөлүмдү ншарттарын жана анын жакшычыче йрөсүн жана анын иштешин мүмкүн болуучу кесепеттерин аныктоочу чүнөндүрүшүкбөлүмгө ылайыктуу экологиялык баа берүү талап кылынат. Оператор экологиялык баалоону нмз муну Европарламенттин жана Кеңештин 2011/92/EU Директивасынын IV тиркемесине негизделет (1). Эгерде өндүрүш бирдиги булга чейин эквиваленттүү баалоодоу душар болгон болсо, бул баалоо шул максатта колдонулушумүмкүн.
 - 1.4. Мнгрларды жок кылуууга жол берилбейт.
 - 1.5. Оператор аквакультура жана бальрларды жыйноо бонюна өндүрүшүкбөлүмгө пропорционалдуу башкаруунунтуруктуу планын камсыз кылуууга тийиш.
 - 1.6. План жыл сайын жаңыланган туурата жана эсептүү атацияны айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин жана жүргүзүлө турган экологиялык мониторингдин деталдуу түрдө чагылдырат жана курчап турган суу жана жерче йрөсүнө терс таасирин аз айтуу үчүн көрүлүчү чараларды анын ичинде эарыл болгону чурда, ашболу мдуу заттардын агындасын камтыйт. айлана-чөйрөгө өндүрүш циклине же жылына. Пландан техникалык жабдууларды көзөмөлдөө жана оңдоо жазылат.
 - 1.7. 92/43/EEC Директивасына жана улуттук эрежелерге ылайык жерткынтарга каршы көрүлгөн оргонуу жана алдыналуу чаралары туруктуу башкаруу планында жазылуууга тийиш.
 - 1.8. Тиешелүү үчүрларда, башкаруу планын түзүүдө коңшу операторлор менен макулдашуу жүргүзүлөт.
 - 1.9. Аквакультура жана бальр бизнесинин операторлору туруктуу башкаруу планынын бир бөлүгү катары өндүрүшүн башталышында ишке ашырыла турган калдыктарды аз айтууга рафинантүзүшү керек. Мүмкүн болгону чурда калдык жылуулуку пайдалануу кайра жаралуучу булктардан алынган энегизия менен чектелиши керек.

(1) Айрым мамлекеттик жана жеке долбоорлорду айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин баалоо бонюна Европарламенттин жана Кеңештин 2011-жылдын 13-декабрындагы 2011/92/EU Директивасы (ОJ L 26, 28.1.2012, 1-бет).

- 1.10. Иштетилбеген пруду кцияы даярдоо
- Эгерде кайра иштетүү үчүн башка даярдоо операциялары бальрларга же аквакультура жаныбарларына карата жүргүзүлсө, IV бөлүктүн 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 жана 2.2.3-пунктарында белгиленген жолго алаптар мндай операцияларга mutatis mutandis колдонулат.
2. Бальрларга коюу үчүн талаптар
- 9, 10, 11 жана 15-статьяларында баяндалган өндүрүштүк нжалпыз режелерин тышкары жана ушул бөлүктүн 1-бөлүмүндө тиешелүү болгону чурларда, бул бөлүмдө баяндалган режелер бальрларды органикалык чогултууга жана өндүрүшүгө карата колдонулат. Бул режелер фитопланктонду өндүрүшүгө тиешелүү өзгөртүүлөр менен колдонулат.
- 2.1. Конверсия
- 2.1.1. Бальрларды чогултуу боюнча өндүрүштүк бирдикти конверсиялоо мөөнөтү алты айды түзөт.
- 2.1.2. Бальрларды өстүрүү үчүн өндүрүштүк бирдикти конверсиялоо мезгили кайсынысы узун болсо, алты айлык мезгилди же бир толук өндүрүш циклин түзөт.
- 2.2. Бальрларды өндүрүшү режелери
- 2.2.1. Жапайы бальрларды жана алардын бөлүктөрүн чогултуу төмөнкү шарттарда органикалык өндүрүш болуп эсептелет:
- (а) өсүү үчүн аймактар ден соолук жагынан ылайыктуу жана аныктагандай жогорку экологиялык статуска ээ
- Директивасы 2000/60/EC, жетектөөчүгө барабар сапатта:
- Европарламенттин № 854/2004 Регламентинде (EC) А жана В категориясына кирген өндүрүш зоналары жана Кеңештин (1), 2019-жылдын 13-декабрына чейин же
- 2019-жылдын 14-декабрынан тартып (ЕБ) 2017/625 Регламентин 18(8) беренесине ылайык Комиссия тарабынан кабыл алынган аткаруу актыларында белгиленген тиешелүү классификациялык аймактар;
- (б) коллекция табигый экосистеманын туруктуулугуна же коллекция зонасында түрдүү сакталышына олуттуу таасир этпесе.
- 2.2.2. Бальрларды өстүрүү экологиялык жана ден соолукту чыңдоочу өзгөчөлүктөргө ээ, жок дегенде 2.2.1(а) пунктунда белгиленгендерге эквиваленттүү болгон аймактарда органикалык деп эсептелиши керек. Мндан тышкары өндүрүштүн төмөнкү режелери колдонулат:
- (а) жаш бальрларды чогултуу дан баштап өндүрүштүн бардык этаптарында туруктуу практика колдонулушу керек.
- түшмөчө:
- (б) генотиптин кеңири сакталышы камсыз кылуу үчүн жапайы жаратылышта жашы жетпейлек бальрларды чогултуу үй ичиндеги маданий запастар түрдүүлүгүн сактоо жана көбөйтүү үчүн үзгүлтүксүз негизде жүргүзүлүшү керек;
- (в) жер семирткичтерди колдонууга болбойт, ички жайларды кошпогондо, жана аларга уруксат берилген учурда гана.
- Бул максатта органикалык өндүрүштө колдонуу үчүн 24-статья
- 2.3. Бальрларды өстүрүү
- 2.3.1. Деңиздеги бальрлар култуу расы айлана-чөйрөдө табигый жол менен пайда болгон азыктарды аны пайдаланышы керек, же поликультура системасын бир бөлүгү катары жакын жайгашкан органикалык аквакультура жаныбарларынан алынат.
- 2.3.2. Сырткы азык булктары пайдаланылган жердеги объектерде агынды суулардагы ашы болууду элктардын деңгээли текшерилүүгө тийиш алып кирген сууга караганда бирдей жетектөө болушу керек. 24-статья ылайык органикалык өндүрүштө колдонууга уруксат берилген сүмдүк же минералдык азыктар гана колдонулушу мүмкүн.
- 2.3.3. Маданияттын тыгыздыгы же эксплутациялык интенсивдүүлүгү эсепке алынууга жана айлана-чөйрөгө терс таасирин тийгизбестен колдоого болотурган бальрлардын максималдуу санына ашпоону камсыз кылуу аркылуу сүмдүк үчүн өндүрүшү гүнсактоого тийиш.
- 2.3.4. Бальрларды өстүрүү үчүн колдонулган ар кандай жана башка жабдуулар мүмкүн болсо, кайра колдонулушу же кайра иштетилиши керек.
- 2.4. Жапайы бальрлардын туруктуу коллекциясы
- 2.4.1. Бальрларды чогултуу нубашталышында биомассаны бир жолку баалоо жүргүзүлөт.

(1) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2004-жылдын 29-апрелиндеги № 854/2004 Регламенти (EC) адамдын керектөөсү үчүн нарналган жаныбарлардан алынган пруду кцияга расмий конгролдуу нтуруу (OJ L 139, 30.4.2004, 206-б.).

2.4.2. Документтик эсеп бөлүмдө же жайда жүргүзүлүгөн тийишжана операторго идентификациялоого, ал эми контролдоочу органга же контролдоочу органын коллекторлору шул Эрежеге ылайык өндүрүлгөн жапайы бактерияларды аны бергенди текшерүүгө мүмкүндүк берет.

2.4.3. Чогултуу чогултуу лгансу мөлөрсү чөйрөсүндө набалына олуттуу таасиринтигизбей тургандай кылып жүргүзүлөт. Чогуу техникасы минималдуу өлчөмдөрү, жашы репродуктивдүү циклдери же калган бактериялардын өлчөмү сыяктуу чаралар бактерияларды кайра жаралыш камсыз кылуу жана кошумча кармоону налдыналуу үчүн көрүлүшү керек.

2.4.4. Эгерде бактериялар жалпы же жалпы чогултуу аягы чакырылган чогултуу лса, тиешелүү мүчө мамлекет тарабынан дайындалган тиешелүү орган тарабынан даярдалган жалпы чогултуу ушул Жобого ылайык келгенди интастыктаган документалдуу далилдер болушу керек.

3. Аквакультура жаңыбарларына талаптар

9, 10, 11 жана 15-статьяларында баяндалган өндүрүшү нжалпы эрежелерин тышкары жана ушул бөлүмдө ктү н1-бөлүмүндө тиешелүү болгону чурларда, ушул бөлүмдө белгиленген эрежелер бактериялардын рак сымалдарына хинодермдинтүрлөрүн органикалык өндүрүлгөн карата колдонулат. жана моллюскалар. Бул эрежелер ошондой эле mutatis mutandis зоопланктондорду, микро рак сымалдуу ларды роти ферлери, куруттарды жана башка суу тою жаңыбарларына өндүрүлгөн карата колдонулат.

3.1. Жалпы талаптар

3.1.1. Конверсия

Аквакультура өндүрүшүндө бирдиктеринен эгер үчүн төмөнкү мөөнөттөрү аквакультура объекттеринин төмөнкү түрлөрүнөн, анын ичинде чурдагы аквакультура жаңыбарларына карата колдонулат:

(а) дренажды чыгарууга, тазалоо жана дезинфекциялоого мүмкүн болбогон объекттер үчүн конверсия мөөнөтү 24 ай;

(б) дренаждалган кайра иштетилген объекттер үчүн 12 айга кайра иштетүү мезгили;

(в) дренаждалган тазаланган жана дезинфекцияланган объекттер үчүн конверсиялык мезгил алты ай;

(г) ачык суу объектилери үчүн анын ичинде кошкап калуу моллюскаларды чыгаруу чурдагы объекттер үчүн конверсиянын чакырылган мезгили.

3.1.2. Аквакультура жаңыбарларынын келип чыгышы

3.1.2.1. Аквакультура жаңыбарларынын келип чыгышына карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

(а) органикалык аквакультура органикалык асылтуу кудан жана органикалык өндүрүшүк бирдиктерден алынган жашылдык сүтүрүлгөн негизделет;

(б) жер-жерлерде өстүрүлгөн түрлөр колдонулат, ал эми асылтуу куммалдын ден соолугуна жана баку баттуу лугуна жана тою ресурстарын жакшы пайдаланууну камсыз кылуу үчүн өндүрүшү шарттарын жакшыраак ыңгайлаштырган шарттарды өндүрүшүкө ээлейт. Алардын келип чыгышына колдонулушу жөнүндө документтик далилдер компетенциялуу органга, же зарыл болгону чурда контролдоочу органга же контролдоочу органга берилет;

(в) күчтүү жана жапайы жаратылышка олуттуу зыян келтирбестен өндүрүлгөн турган түрлөрдө ртандалат запастар;

(г) асылтуу куммексаттары үчүн жапайы кармалган же органикалык эмес аквакультура жаңыбарларын чарбачылыкка алып келүүгө уруксат берилгендин ичинде органикалык порода жок же асылтуу куммексаттары үчүн жаңы генетикалык запас өндүрүшүк бөлүмгө киргизилсе, тиешелүү түрдө негизделиши мүмкүн генетикалык запасты ылайыктуу лугуна жогору латуу максатында компетенциялуу орган тарабынан берилген. Мындай жаңыбарларды асырдандыруу үчүн пайдаланган ачейинкеминде үч ай органикалык башкаруу да кармоо керек. IUCN Кызыл тизмесинде жок болуп кетүү коркунуч алдында турган жаңыбарлар үчүн жапайы жаңыбарлардын лгүлөрүн колдонууга уруксат коргоочу ишальп барган тиешелүү мамлекеттик орган тарабынан таанылган коргоо программаларынын контекстинде гана берилиши мүмкүн;

(е) өстүрүлгөн максатында жапайы аквакультура ранжы жашы жетпей лектерин чогултуу өзгөчө төмөнкү чурларда:

(i) көлмөлөрдү, тосмос системаларды жана бактериялардын олтуруу да бактериялардын рак сымал личинкаларына жашы жетпей лектердин табигый агымы тосмолор;

(ii) туздун көлмөлөрү, суу ташкындун аймктары жана жээктериндеги жерлердин ичиндеги аквакультура чарбаларында IUCN Кызыл тизмесине киргизилген түрлөрүн жана айымчаларды же рак сымалдуу личинкаларын кайра багуу, эгерде:

- камсыз кылуу үчүн тиешелүү органдар тарабынан бекитилген башкаруу чараларына ылайык мөлдүкө бөйүтү тиешелүү түрлөрүн турутуу экинчилүүсү жана
- жаныбарлар чөйрөдө табигый түрдө бартою менен гана азыктанышат.

(a) продуктунан четте өсүшү менен мүнөтүмүкөтөр органикалык өсүшү ширдигине 1 жылга органикалык катары өсүшү өсүшү рдү органикалык эмес жашы жетпейлек түрлөрүнүн 50% дан ашпаган өсүшү рдү максатында интродукциялоого орун кесат бере алат. 2021-жылдын январь айы өсүшү рдү шциклинин узактыгынын аз дегенде үчтөн эки органикалык башкаруу астында башкарылса. Мындай четтетуү эң көп эки жылдык мөчөткө берилиши мүмкүн жана кайра узартылбайт.

Сөөдүн негизинен тышкарый ашканаквакультура чарбалары үчүн мындай четтетуү 46(1)-статьяга ылайык органикалык деп таанылган түрлөргө карата контролдоочу органдар же контролдоочу органдар тарабынан берилиши мүмкүн холдинг жайгашкан жерге Сөө. Мындай четтетуү эң көп эки жылдык мөчөткө берилиши мүмкүн жана кайра узартылбайт.

3.1.2.2. Асылдандыруу боюнча төмөнкү эрежелер колдонулат:

- (a) гормондорду жана гормондордун үндүлөрүн колдонууга болбойт;
- (b) кол менен сорттоо, полиплоидия индукциясы жасалма гибриддештирүү жана клондошуруу жолунан тышкарый моносекс штамдарын жасалма өсүшү рдү колдонулбайт;
- (c) ылайыктуу штамдар тандалат.

3.1.3. Тамактануу

3.1.3.1. Балык, рак сымалдуулар жана хинодермалар үчүн төмөнкү карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

- (a) жаныбарлардын кандай дагы таптарында жаныбарлардын тамактануу талаптарына жооп берген төмөнкү менен камсыз болушу керек. өсүштү рдү ;
- (b) тамактандыруу режимин төмөнкү артыкчылыктарды сактоо үчүн менен түзүлөт:
 - (i) жаныбарлардын саламаттыгына жана жыргалчылыгы;
 - (ii) продукциянын жогорку сапатынын ичинде продуктунун наш болушуну курамына жогорку сапатты камсыз кылат акыркы жеген продуктунун сапаты;
 - (iii) айлана-чөйрөгө тийгизгентаасир аз;
- (v) төмөнкү сүмдүк фракциясы органикалык болушу керек жана суу жаныбарлардын анын антиоксиданттык фракциясы органикалык аквакультурадан же Нускамада белгиленген принциптерге ылайык компетенттүү органдар тарабынан таанылган схема боюнча турутуу деп тастыкталган балык чарбаларынан келип чыгышы керек. (ЕС) № 1380/2013;
- (г) өсүмдүк, жаныбар, балыр же ачык тектүү органикалык эмес тоюм материалдары минералдык же микробдук келип чыккан тоюм материалдары тоюм кошулмалары жана кайра иштетүү чөйрө каражаттар, эгерде аларушул Мыйзамдауруу кесат берилгенде гана колдонулат. Органикалык өсүшү рдү колдонуу боюнча жобо;
- (e) өсүшү рдү промьютерлерин жана синтетикалык амин кислоталарды колдонууга болбойт.

3.1.3.2. Кошкапкалуу моллюскаларга жана адам тамактанбаган тескерисинче табигый планктон менен азыктанган башка түрлөргө карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

- (a) мындай фильтр менен азыктандыруу үчүн жаныбарлар табиगतанбардык азык-түлүк муктаждыктарына алууга тийиш мындай чурларды кошпогондо инкубациялык заводдордо жана питомиктерде тарбияланган жашы жетпейлек балдар;
- (b) өсүшү рдү аймктар ден соолукка жана 2000/60/ЕС Директивасында аныкталгандай жогорку экологиялык статуска же 2008/56/ЕС Директивасында аныкталгандай жакшы экологиялык статуска жетүүгө болууга тийиш үчүн

— 2019-жылдын 14-декабрынан тартып (ЕБ) 2017/625 Рег ламенттин 18(8) б еренесине ылайык Комиссия тарабынан кабыл алынган ишке ашыруу чү акт ыларда белгиленген тиешелүү классификациялык аймактар.

3.1.3.3. Жерткын акваку лтуу ра жаныбарлары чү нтөө б оёна конкреттүү ү э режелер

Эт жеген акваку лтуу ра жаныбарлары чү нтөө тө мө нкү артыкчылыктар менен камсыз кылынат:

- (а) акваку лтуу раданалыг анок аникалык тоем;
- (б) балыктаң рак сымелдуу лардан же моллюскалардан алынган анок аникалык акваку лтуу ралардан алынган балык у ну жана балык мыйы;
- (в) балык у ну жана балык мыйы жана балыктын рак сымелдардын же рак сымелдардын кесилишинен алынган балыктын тоем материалы туру ктуу балык чарбаларында адам керектөө ү чү нармолган моллюскалар;
- (г) туру ктуу балык чарбаларында нармолган жана адам керектөө ү чү нпайдаланылбаган бү т балыктаң рак сымелдуу лардан же моллюскалардан алынган балык у ну жана балык мыйы жана тоем материалы;
- (е) өсүү мүчү к же жаныбарлардан алынган анок аникалык тоем материалдары өсүү мүчү к материалы жалпы ингибиенттердин 60% ашпогон тиийиш

3.1.3.4. Кээ бир акваку лтуу ра жаныбарлары чү нтөө б оёна конкреттүү ү э режелер

Өсүү ү фазасында ички суу лардагы балыктар, пенид креветкалары жана тузсуз суу креветкалары жана тропикалык тузсуз суу балыктары тө мө нкү де й аз ыктаншат:

- (а) алар кө мө лөрдө гү жана кө лдөрдө гү табигый тоем менен азыктаншы керек;
- (б) эгерде (а) пунктунда көрсөтүлгөн табигый тоем жетишсүз санда жок болсо, чарбанын өзүндө өстүрүлгөн өсүү мүчү к тектүү анок аникалык тоем же балырлар пайдаланылышы мүмкүн. Операторлор кошумча тоем тартып пайдалануу зарылчылыгынын докү менгалдуу далилдерин сактоого;
- (в) эгерде (б) пунктунан алайык табигый тоем кошуналганса:
 - (i) Penaeid креветкаларынын жана тузсуз суу креветкаларынын (*Macrobrachium* spp.) тоем рационун тө мө нкү де й болушу мүмкүн максимум 25% балык у ну жана 10% туру ктуу балык чарбасынан алынган балык мыйы
 - (ii) сиамсому ну (*Pangasius* spp.) тоем рационун эң көп дегенде 10% балык у ну нан же балыктан туру ктуу мүмкүн туру ктуу балыкчылыктан алынган мүнай.

3.1.4. Саламаттык сактоо

3.1.4.1. Оору нуналдыналуу

Оору нуналдыналуу үчүнтө мө нкү э режелер колдонулат:

- (а) ылаңдын алдыналуу жаныбарлардын оптималдуу шарттарда кармоого, анын ичинде суу ну жакшы сапатта, агымына жана алмашуу курусуна болгон талаптарды чарбалардын оптималдуу долбоорлоону, багуу жана башкаруу ну жакшы кмалары анын ичинде жайларды эгүлтүк сүз тазалоо жана дезинфекциялоо, жогорку сапаттагы тоем, мөлдөнтүөшү ү тыгы дьгы порода ларды жана штамдарды тандоо;
- (б) иммунологиялык ветеринардык дарыдармектер колдонулушу мүмкүн;
- (в) жаныбарлардын ден соолугуна башкаруу планы биокөопсуздукту жана оору лардын алдыналуу ну нарктикасын дет алдаштырат, анын ичинде өңдүрүштүк бөлүлмө пропорционалдуу ден соолук бөёна консультиация берүү жөнүндө жазуу жүзүндө гү келишим чарбага жыйна бир жолу дан кемэ мес жыш к менен келип туран квалификациялуу акваку лтуу ра жаныбарларынын ден соолук кьв маттары менен же кош капкалуу моллюскаларда эки жылда бир жолу дан кемэ мес;
- (г) кармоочу системалар, жабдуу лар жана идишертийишү ү түрдө тазаланышы жана дезинфекцияланышы керек;
- (е) био-булган анок анок анизидер физиологиялык каражаттар менен же кол менен аны жок кылынышы керек жана зарыл болгону чурда чарба аданалыс ыраак жерде деңизге кайтарылат;
- (ф) 24-статья алайык анок аникалык өңдүрүштө колдонууга уру к сат берилген жабдуу ларды жана түзүлүштөрдү тазалоо жана дезинфекциялоо үчүн заттарга колдонулушу мүмкүн;

(ж) кайра иштетү ү гө карата тө мө нкү э режелер колдону лат:

(i) компетент тү ү орг аң же з арьл болг ону чу рда, конг ролдоочу орг анже конг ролдоочу орг анкайра иштетү ү нү нз арьлдыг ына ыктайт жана дең из дег и ачык су у ну кармап ту ру у ту ту мдарында ар бир ө ндү рү щиклинен кийин колдону лу у чу жана доку менг тештириле ту рган тийиш тү ү мө ө нө ттү аныктайт;

(ii) кош капкалу у моллюскаларды ө стү рү ү ү чү н милдеттү ү э мес;

(iii) айдооу чу ру нда аквакултуу ра жаныбарларын ө ндү рү ү ү чү н колдону лган капас же башка тү зү лү ш бошоту лса, дез инфекцияланган жана кайра колдону у ну налдында башкалтырылган;

(h) з арьл болг ону чу рда, су у ну набальна олу тту у э колог иялык з ыякелтирү ү корку ну чу н болту рбоо, оору лардын корку ну чу наз айту у жана ку рт-ку му рскалар менен кемирү ү чү лө рдү н тартылышына жол бербө ө ү чү н жебег ен балыктын жеми, з аң ыжана ө лг ө н жаныбарлар тез арада чыгарылат;

(i) у льтрафиолет ну рлары жана озонинку бат орлор менен питомиктерде гана колдону лу шу мү мкү н;

(к) э ктотпаразиттерге биологиялык каршыкү рө щү ү ү чү н таз а балыктарды колдону у га артыкчылык берилет жана ту з су з су у , дең из су у су жана натрий хлоридинин э ритмелери.

3.1.4.2. Ветеринардык дарылоо

Ветеринардык дарылоодо тө мө нкү э режелер колдону лат:

(а) мөлдүз абьн болту рбоо ү чү н дароо дароо дарылоо керек. Химиялык сингез делг ен аллопатиялык ветеринардык дарыдармек каражаттары анын ичинде антибиотиктер з арьл болг ону чу рларда, кату у шарттарда жана ветеринардык врачтын жоопкерчилиги инде, фитотерапевтик, гомеопатиялык жана башка каражаттарды колдону у ту у раз мес болг ону чу рларда колдону лу шу мү мкү н. Керектү ү ү чү рларда дарылоо ку рстарына жана токтоту у мө ө нө ттө рү нө карата чектө ө лө ра ыкталат;

(б) Сою ду н мыйз амдарын инге из инде адамдын жана жаныбарлардын саламаттыг ын коргоо о б айланыш жандарылоо чаралары у ру ксат берилет;

(в) 3.1.4.1-пунктта кө рсө тү лг ө н жаныбарлардын саламаттыг ын камсыз кылу у боюнча профилактикалык ишчараларга карабастан ден соолук маселеси пайда болгондо, ветеринардык дарылоо тө мө нкү дө й артыкчылыкту у тартипте колдону лу шу мү мкү н;

(i) гомеопатикалык э ритмедеги ө сү мдү ктө рдө н жаныбарлардан же минералдардан алынган заттар;

(ii) анестезиялык таасири жок ө сү мдү ктө р жана алардын э кстраттары жана

(iii) микроэ лементтер, металлдар, табигый имму ностиму ляторлор же у ру ксат берилген пробиотиктер сыякту у заттар;

(г) э мдө ө лө рдү жана мөжбү рлөп жок кылу у схемаларын кошпогондо, аллопатиялык дарылооу колдону у жылына э ки дарылоо ку рсу менен чектелет. Бирок ө ндү рү щикли бир жылдан аз болг ону чу рларда бир аллопатиялык дарылооу нег и колдону лат. Аллопатиялык дарылооу н кө рсө тү лг ө н чектери ашкану чу рда тиешелү ү аквакултуу ра жаныбарлары орг аникалык продукту лар катары сатылбайт;

(е) мү чө мамлекеттер тарабынан ишке ашырылу у чу милдеттү ү конг ролду к схемалардан тышкары мите ку рттарга каршы дарылооу колдону у жылына э ки жолу же ө ндү рү щикли 18 айдан аз болсо, жылына бир жолу менен чектелет;

(f) (d) пункту на ылайык аллопатиялык ветеринардык дарылооу жана мите ку рттарды дарылооу , анын ичинде милдеттү ү конг ролдоо жана жоюу схемалары боюнча дарылооу токтоту у мө ө нө тү 2001/82/ЕС Директивасынын 11-беренесинде э скертилген альп салу у мө ө нө тү нө нэ ки э секө п болу шу керек же, бу л мө ө нө т кө рсө тү лбө сө , 48 саат;

(g) ветеринардык дарыдармек каражаттарынын ар кандай колдону лу шу жаныбарларды орг аникалык продукту лар катары сату у ну налдында компетент тү ү орг аңга, же тийиш тү ү чү рларда конг ролдоочу орг аңга же конг ролдоочу орг аңга билдирилет. Тазаланган алас так идентификациялану у га тийиш

3.1.5. Турак-жай жана чарбалык практика

3.1.5.1. Жабык рециркуляциялык аквакултуу ра жаныбарларын ө ндү рү ү чү ишканаларга, инку бациялык заводдорду жана питомиктерди же орг аникалык тоюу организмдери ү чү н колдону лган тү рлө рдү ө ндү рү ү ү чү н жайларды кошпогондо, тынуу салынат.

3.1.5.2. Су у ну жасалма жылыгу у га же му з дату у га инку баторлордо жана питомниктерде гана у ру ксат берилет. Табигый скважина су у өндүрүшү нбардык баскынтарында су у ну жылыгу у же му з дату у ү чү нколдонулушу мүмкүн.

3.1.5.3. Аквакультура жаңбарларын багуу чөйрөсү ылайыктуу түрдө долбоорлонууга тийиш аквакультура жаңбарларын түрлөрүнөн өзгөчө муктаждыктары менен:

(а) алардын жыргалчылыгы үчүн жетишүү мейкиндикке ээ болушу керек жана кампалардын тиешелүү жыштыгы 15(3)-статьяда көрсөтүлгөн натыйжаларды эске алуу;

(б) адекваттуу агымы жана алмашуу курсу, кызык тектин жетишүү деңгээли жана метаболиттердин төмөндөгү деңгээли линсактаган жакшы сапаттагы суу да кармалат;

(в) географиялык жайгашуусу нэске алуу менен түрдүн талаптарына ылайык температура жана жарык шарттарында кармалат.

Бальктын жыштыгынын өндүрүлгөн бальктын жыргалчылыгына тийгизген таасирин эске алуу менен бальктын абалына (мисалы канаттарынын бузулушу, башка жаракаттар, өсүү темпери, жүрүмү жана жалпы ден соолугу) жана суунун сапатына мониторинг жүргүзүү жана эске алуу зарыл.

Тузсуз суудагы бальктардын түбү табигый шарттарга мүмкүн болушунан жакын болушу керек.

Карп жана ушул сыяктуу түрлөрү боюнча:

- түбү табигый жер болушу керек;

— көлмөлөрдү жана көлдөрдү органикалык жана минералдык жер семирткичтер 24-б ереңе ылайык органикалык өндүрүшө колдонууга уруксат берилген жер семирткичтер жана кондиционерлер менен аны, 20 кг азот/га азотту максималдуу колдонуу менен жүзөгө ашырылат;

- гидрофиттерди жана өсүмдүктөрдүн каптоосу нкөзөмөлдөө үчүн синтетикалык химиялык заттарды камыгандарылоо өндүрүшүк сууларга тыюу салынат.

3.1.5.4. Суу тутумдарын долбоорлоо жана куруу жаңбарлардын ден соолугу н жана жыргалчылыгын коргойтууган жана алардын жүрүмү муктаждыктарын камсыз кылган агымдын ындамдыгын жана физикалык-химиялык параметрлерин камсыз кылуууга тийиш

15(3)-статьяда эскертилген түрлөрдүн жетүү рдүн тобу нун өндүрүшүк системаларынын жана сактоочу системалардын спецификалык мүнөздөмөлөрү аткарылууга тийиш

3.1.5.5. Жердеги багуу агрегаттары төмөнкү шарттарга жооп бериши керек:

(а) агып өтүү үчүн системалар агып жаткан жана агып чыккан сууну нагымнын ындамдыгына жана суунун сапатына мониторинг жүргүзүү үчүн жана контролдоого мүмкүндүк берет;

(б) периметринин ("жер-сууну нингерфейси") аягынын кеминде 10% табигый өсүмдүктөргө ээ болушу керек.

3.1.5.6. Деңизде кармоо системалары төмөнкү шарттарга жооп бериши керек:

(а) алар сууну нагымнын терең дигинин жана суу объектисинин алмашуу курсу суунун көлөмүн наз айтуу үчүн адекваттуу жерде жайгаштырышы керек. деңиз түбүнө жана анын айланасындагы суу объектисине таасири;

(б) алардын эксплуатациялоочу чөйрөнүн таасирине карата ылайыктуу капас конструкторциясы конструкторциясы жана тейлөөсү болушу керек.

3.1.5.7. Коргоочу тутумдары качуу инциденттеринин коркунушун наз айтуу үчүн ништелип чыгышы жайгаштырышы жана иштетилиши керек.

3.1.5.8. Эгерде бальктар же рак сымалдуу лар качып кетсе, жергиликтүү экосистемага тийгизген таасирин наз айтуу үчүн иттишүү чаралар көрүлөт, анын ичинде зарыл болгон учурда кайра басып алуу. Ишканалардын дарысакталат.

3.1.5.9. Аквакультура жаңбарларын бальк көлмөлөрүндө, резервуарларда же раковиналарда өстүрүү үчүн чарбалартабигый чыпкалуу керебеттер, отургуучу көлмөлөр, биологиялык чыпкалар же механикалык фильтрлер менен жабдылышы керек, же калдыктарды же бальрларды же жаңбарларды (эки капкалууларды) пайдалануу үчүн жабдылышы керек. агынды агындылардын мониторингизарыл болгон учурларда үзгүлтүксүз аралыкта жүргүзүлүшү керек.

3.1.6. Жаныбарларга кам көрүү

3.1.6.1. Аквакультура жаныбарларын багуу менен алектенген бардык адамдар зыя болгон негизги билимдерге жана көндүмдөгү ээ болууга тийиш ал жаныбарлардын соолугуна жана жергиликтүү муктаждыктарына байланыштуу.

3.1.6.2. Аквакультура жаныбарларын кармоо минимумга түшүрүлүп, эң кылдаттык менен жүргүзүлүгөн тийиш. Колдонуу процедураларына байланыштуу стресстен жана физикалык зыяндан качуу үчүн тийиш үчүндү лар жана протоколдор колдонулушу керек. Асылтуу мөлдөр физикалык зыянды жана стрессти азайтуу үчүн кандай кылып, керек болсо нарквоздуу натыйжа кармалышы керек. Гранттоо операциялары минимумду болушу керек жана балыктын жергиликтүү камсыз кылуу үчүн зарыл болгон чараларда гана колдонулушу керек.

3.1.6.3. Жасалма жарыкты колдонууга төмөнкү чектөөлөр колдонулат:

(а) табигый күндүндүз актыгына жаратуу үчүн жалгыз толог иялык керектөөлөрдү, географиялык шарттарды жана жаныбарлардын жалпы ден соолугуна скелоган максимумдана шоготийиш репродуктивдү мксаттар үчүн зарыл болгон чараларды жарык бул максимум тасууна 14 сааттан ашык отийиш

(б) жарыктын интенсивдүүлүгүнү нкескине эгөрүшү өзгөртүү үчүндү жарыктын чүрүчү лампаларды же фотоджарыктандыруу колдонуу аркылуу жол бербөө керек.

3.1.6.4. Жаныбарлардын бакуу баттуулугуна ден соолугуна камсыз кылуу үчүн нэрация аруу ксат берилет. Механикалык аэраторлор кайра жаралуучу энергия булктары менен иштөөсү керек.

3.1.6.5. Кычкылтек жаныбарлардын ден соолугуна жана жергиликтүү байланыштуу талаптарга жана критикалык мезгилдерде гана колдонулушу мүмкүн өндүрүшү транс порт жана төмөнкү чараларда гана:

(а) температураны өзгөрүшүнү атмосфералык басымдын төмөндөшүнү же суунун кокусуна нбануу лганышын өзгөчү чаралары

(б) үлгүлөрдү алуу жана сорттоо сыяктуу запастарды башкаруу процедуралары

(в) чарбалык мөлдүн амин калышын камсыз кылуу үчүн

3.1.6.6. Ага чейин аквакультура жаныбарларын таңууну зыятын сактоо боюнча тиешелүү чаралар көрүлөт минимум

3.1.6.7. Кандай гана аз апа болбосу жаныбарлардын бүткүл жашоосунда, анын ичинде жаныбарлардын багында да минимумду болушу керек союу.

3.1.6.8. Көз талынына бляциясына, анын ичинде байлатуу, кесүү жана чымноо сыяктуу бардык үшл сыяктуу аракеттерге тыюу салынат.

3.1.6.9. Союу нукмалары балыктарды дароо эс-учун жоготуп, ооруу сезбей калышына альпелиши керек. Союуга чейин иштетүү жаракаттарды болтурбоого жана аз апа жана стрессти минимумду түрдө сактоого тийиш Союуну оптималдуу ыкмаларын кароодо жыйноо өлчөмүндөгү, түрлөрүндөгү жана өндүрүш жерлериндеги айырмачылыктар эске алынат.

3.2. Моллюскалардын деталдуу эрежелери

3.2.1. Уруктун келип чыгышы

Үрөндүнкелип чыгышына карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

а) өндүрүшү к бирдиктин чегинен тышкары жердеги жапайы рөнэки капкалуу моллюскаларга карата колдонулушу мүмкүн эгерде экология алууттуу зыян келтирилбесе, жергиликтүү мыйзамдарда уруксат берилген жана жапайы рөнжергиликтүү:

(i) кышкы баырайына турушкү бере албаган же талаптардана шанккону шкеребеттери; же

(ii) коллекторлорго моллюскалардын уруктарынын табигый жайгашуусу;

(б) чөйчөктүү стрига (*Crassostrea gigas*) үчүн жапайы жаратылышта урукчачуу азайтуу үчүн тандалып алынган моллюска артыкчылык берилет;

(в) жапайы рөндөрдүн кангип, кайдан жана качан чогултулганын жөнө жазуулар сакталууга тийиш чогултуу аягы

(г) жапайы рөнкомпетенттүү органу уруксат бергендиктин ичинде чогултулушу мүмкүн

3.2.2. Турак-жай жана чарбалык практика

Турак жай жана чарбалык практикага карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

- (а) өндүрүш шорганикалык балыктарды жана балыктарды өндүрүш саяктуу бир эле суу зонасында, туруктуу башкаруу планында документтер ирилген поликультура системасында жүргүзүлүшү мжүн Кошкапкалуу моллюкаларды поликультурада карынттуу моллюкалар менен биргелештирүүгө да болот;
- (б) органикалык кошкапкалуу моллюкалардын өндүрүшү мамилелер, сүзгүчтөр же башка так белгилер менен чектелген аймактарда ишке ашат жана зарыл болгон учурда торбашыктар, клеткалар же башка жасалма каражаттар менен чектелиши керек;
- (с) органикалык моллюкалар чарбалары коргоону кысыктарга антүрлөрү чүнтөбөкөлдиктерди минималдаштыруу гатийиш Жерткынтардын торлору колдонулса, алардын конструкциясы учулканаттуу ларга зарыл келтирүүгө жол бербей керек.

3.2.3. Өстүрүү

Өстүрүү үчүн төмөнкү эрежелер колдонулат:

- (а) 15(3)-статьяда эскертилген мидиялар жана башка ыкмалар менен өстүрүү органикалык өндүрүштө колдонулушү мжүн;
- (б) моллюкалардын түбүндө өстүрүүгө, чогултуу жана өстүрүү жерлеринде эколология алууттуу таасир тийгизбеген учурда гана жол берилет. Айлана-чөйрөгө минималдуу таасир этүүнү далилдерин аниктөө жана отчеттуруктуу башкаруу планына өзүнчө глава катары кошумта жана оператор тарабынан компетенттүү органга, же зарыл болгон учурда конгрессордуу органга же конгрессордуу органга берилет. операцияларды баштоо.

3.2.4. Башкаруу

Башкарууга карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

- (а) өндүрүштө ошол жердеги органикалык эмес моллюкалар үчүн колдонулган анданашаг анмалдын жыштыгы колдонулушу керек. Сорттоо, суу катуу жана камдоотуга дыйнжөнгө салуу биомассага ылайык жана жаныбарлардын жергиликтүү жана продукциянын жогорку сапатын камсыз кылуу үчүн жүргүзүлөт;
- (б) биологиялык булганган организми дефициттик каражаттар менен же кол менен жок кылынышы керек жана зарыл болгон учурда моллюкалардын чарбаларынан алынышына деңизге кайтарылат. Моллюкалардын өндүрүш циклинде бир жолу акиташ ритмиси менен дарыласа болот.

3.2.5. Устрицалардын өстүрүүнүн эрежелери

Этакадаларда каптарда өстүрүүгө уруксат берилет. Устрицалар жайгашкан тигил же башка курулуштар жана кысыктын бойлотожалпытос молорду нпайда болушуна жол бербөө үчүн жасалышы керек. Өндүрүштү оптималдаштыруу үчүн эрастар агымдынагымына байланыштуу кереметтерге кылдат жайгаштырылышы керек. Өндүрүш 15(3)-статьяда көрсөтүлгөн наткаруу актыларында белгиленген талаптарга жооп бериши керек.

IV бөлүм Кайра иштетилген тамак-аш өндүрүшүнүн эрежелери

9, 11 жана 16-статьяларда белгиленген өндүрүштүн жалпы эрежелеринен тышкары кайра иштетилген тамак-аштын органикалык өндүрүшүнө ушул бөлүктө белгиленген эрежелер колдонулат.

1. Кайра иштетилген тамак-аштын ыктарынын өндүрүшүгө жалпы талаптар

- 1.1. Тамак-ашкошу моллары кайра иштетүүчү каражаттар жана тамак-аш кайра иштетүүчү үчүн колдонулган башка заттар жана ингредиенттер жана тамак чегүү саяктуу колдонулган ар кандай кайра иштетүү практикасы жакшы өндүрүш практикасынын принциптерине ылайык келүүгө тийиш(1).
- 1.2. Кайра иштетилген тамак-аштын ыктарынын өндүрүшү операторлор кайра иштетүүчү нмөнүлү кадамдарын системелүү түрдө аныктоону нгезинде тийишүү жол-жоболорду түзүүгө жана жаңылоо милдеттүү.

(1) 2006-жылдын 22-декабрындагы № 2023/2006 Комиссиянын Регламентинин (ЕС) 3(а) беренесинде аныкталгандай жакшы өндүрүштүк практикалар (GMPs) тамак-аш менен байланыштуу гарналар материалдар жана буюмдар үчүн жакшы өндүрүш практикасы (OJ L 384), 29.12.2006, 75-б.).

- 1.3. 1.2-пунктта көрсөтүлгөн жол-жоболорду колдонуу өңдүрүлгөн кайра иштетүү продукцияларынын шул Регламентке ар дайым шайкеш келишин камсыз кылуу гатийиш
- 1.4. Операторлор 1.2-пунктта көрсөтүлгөн жол-жоболорду сактоого жана ишке ашырууга, ошондой эле 28-беренеге өзүн келтирбестен атап айтканда:
- (а) алдыналуучу чараларды көрүү ;
- (б) тиешелүү тазалоочу чараларды ишке ашыруу, алардын натыйжалуулугуна мониторинг жүргүзүү жана ал операциялардын эсебин жүргүзүү ;
- (в) органикалык эмес продукциялардын органикалыкка шилтеме берүү менен рынокко чыгарбоо кепилдиги өңдүрүш
- 1.5. Кайра иштетилген органикалык, конверсиялык жана органикалык эмес азыктарды даярдооубакыт же мейкиндик бөлүнө бири-биринен өзүнө кармалууга гатийиш Эгерде органикалык, конвертацияланган жана органикалык эмес продукциялар кайсы болбосун комбинацияда даярдалган жетишсиздүк даярдообөлүмүндө сакталгануучу рда оператор төмөнкүлөргө милдеттүү :
- (а) тиешелүү түрдө компетенттүү органдарга, жез арый болгону чурда конгрессордону органдарга конгрессорду к органдарга мвалымдайт;
- (б) өңдүрүш шаяктаган чейин операцияларды згүлтүксүз түрдө, кайсы болбосун башка түрдөгү продукцияга (органикалык, конверсияланган же органикалык эмес) жасалган окшош операциялардан өзүнөн ордуна же убактысында жүргүзүү ;
- (в) органикалык, конверсиядагы жана органикалык эмес продукцияларды операцияларга чейин жана андан кийин бири-биринен орду же убактысы бөлүнө бөлөк сактоо;
- (г) бардык операциялардын жана иштетилген көлөмдөрдүн жаңыланган реестрдин жеткиликтүү жүргүзүү ;
- (е) лоттордун идентификациялоочу камсыз кылуу жана органикалык, конверсиядагы жана органикалык эмес продукциялардын аралашуусуна же алмашуусуна жол бербөө үчүн нзарый чараларды көрүү гө ;
- (ф) өңдүрүшү талаптагыдай тазалоочу кийингана органикалык же конверсиялык продукциялар бөлүнө операцияларды жүргүзүү жабдуулар.
- 1.6. Органикалык тамак-ашык кайра иштетүүдө жана сактоодо жогорку касиеттерин камсыз келтирүүчү, органикалык тамак-ашык кайра иштетүүдө кайдыгырликтин натыйжаларынын догон же башка жол менен сатууга арналган продукциянын чыныгы табиятына карата жаңылыштык болушу мүмкүн болгон продукциялар, заттар жана техникалар органикалык тамак-ашка тарых колдонууга болбойт.
2. кайра иштетилген тамак-аш өңдүрүшү үчүн толуукталаттар
- 2.1. Кайра иштетилген органикалык тамак-аштын кумурамына төмөнкү шарттар колдонулат:
- (а) продукция негизинен айыл чарба индустриясынын өнөр жай ирикемеде көрсөтүлгөн тамак-ашка тарых колдонууга арналган продукциялардан өңдүрүлөт; продукциянын негизинен ошол продукциялардан өңдүрүлгөн өңдүргүлүмүнө чүнкөшүлган суу жана туз эсепке алынбайт;
- (б) органикалык индустрия бир эле индустрия менен органикалык эмес формада болбошу керек;
- (с) конверсиядагы индустрия органикалык же башка эмес индустрия менен бирге болбошу керек. органикалык түрү .
- 2.2. Тамак-аш азыктары кайра иштетүүдө айрыма азыктарды жана заттарды колдонуу
- 2.2.1. Тамак-ашык кайра иштетүүдө 24-беренеге же 25-беренеге ылайык уруксат берилген тамак-ашкошулмалары кайра иштетүүчү каражаттар жана органикалык эмес айыл чарба индустриясынын өнөр жай ирикемеде көрсөтүлгөн продукциялар жана заттар колдонулушу мүмкүн. VI бөлүктүн 2-пункт колдонулатурун шарап сектору н продукцияларынын жана заттарынын жана VII бөлүктүн 1.3-пункттары колдонулуучу ачык кылардан башкасы
- 2.2.2. Тамак-аш азыктары кайра иштетүүдө төмөнкү продукциялар жана заттар колдонулушу мүмкүн
- (а) тамак-аш азыктары кайра иштетүүдө адатта колдонулуучу микроорганизмдердин жана тамак-аш ферменттеринин препараттары эгерде тамак-ашкошулмалары катары колдонулуучу тамак-аш ферменттерине органикалык өңдүрүштө колдонууга 24-статьяга ылайык уруксат берилген шартта;
- (б) № 1334/2008 Регламентин (EC) 3(2) беренесинин (с) жана (d) (i) пункттарында аныкталган заттар жана буюндар, алар беренеге ылайык табигый жыпар жыт берүүчү заттар же табигый жыпар жыт берүүчү препараттар катары маркировкалангануушул Ну скаманьн 16(2), (3) жана (4);

(в) № 1333/2008 (ЕС) Регламентинин 17-беренесине ылайык э тти жана жу му ртка ньн кабыгы ынша мптоо ү чү нтү стө р;

(г) жылдын белгилүү бир мезгилинде рынокко чыгаруу максатында өндүрүлгөн кайнатылган жу му ртка ньн кабыгы ынсалттуу декоративдик бөбөкчү чү нтабигий тү стө р жана табигий каптоочу заттар;

(е) тамак-ашкайра иштетүүдө көбүнчө колдонулуучу ичүүчү суу жана органикалык же органикалык эмес туз (негизги компоненттер катары натрий хлориди же калий хлориди менен);

(ф) минералдар (микроэлементтер кирет), витаминдер, аминокислоталар жана микроэлементтер, эгерде:

(i) аларды тамак-ашка кадимки керектөө үчүн пайдалануу Союду кыйыз амдардын жоболору же Союду нмйиз амдарына туура келген улуутту кыйыз амдардын жоболору тарабынан түздөнтүз талап кылынган мааниде "түздөнтүз кыйыз амдуу түрдө талап кылынат", мууну натыйжасында тамак-ашыткыч жайгаштыруу мүмкүн эмес. Бул минералдар, витаминдер, аминокислоталар же микроэлементтер кошулбаса, рынокто кадимки керектөө үчүн назык катары же

(ii) ден соолук үчүн өзгөчө мүнөздөмөлөргө же таасирлерге ээ катары рынокко чыгарылган тамак-ашка карата жетимдиги үчүн керектөөчүлөрдүн белгилүү бир топтору үчүн керектөөлөрүнө байланыштуу:

- (ЕБ) № 609/2013 Регламентинин 1(1) беренесинин (а) жана (б) пункттарында көрсөтүлгөн продукцияда

Европа Парламентинин жана Кеңешинин (1) аларды колдонууга ушул Нускаманын жана ушул Регламентинин 1(1)-беренесинин негизинде тиешелүү продукцияга карата кабыл алынган актылар тарабынан ружу кат берилген же

- Комиссиянын 2006/125/ЕС Директивасы (2) менен жөнөсө салынган продукцияда, аларды колдонууга ошол тарабынан ружу кат берилген Директива.

2.2.3. Бул максатта кайра иштетүүдө колдонууга 24-статьяга ылайык ружу кат берилген тазалоо жана дезинфекциялоочу каражаттар гана колдонулат.

2.2.4. 30(5)-статьяда эскертилген септөө максаттары үчүн төмөнкү эрежелер колдонулат:

(а) 24-статьяга ылайык органикалык өндүрүштө колдонууга ружу кат берилген эе бир тамак-ашкоо мналары айыл чарба индустриялары катары септелинет;

(б) 2.2.2-пункттарында (а), (с), (d), (e) жана (f) пункттарында көрсөтүлгөн препараттар жана заттар айыл чарба индустриялары катары септелген;

(в) ачыккы жана ачыккы аз ыктары айыл чарба индустриялары катары септелинет.

Убөлүм Кайра иштетилген өтүрү үчүн эрежелери

9, 11 жана 17-статьяларда белгиленген өндүрүш үчүн жалпы эрежелерин тышкары кайра иштетилген өтүрү үчүн шөүлү бөлүктө каралган эрежелер колдонулат.

1. Кайра иштетилген өтүрү үчүн жалпы талаптар

1.1. Токкоо мналары кайра иштетүүчү каражаттар жана өтүрүдө кайра иштетүүчү чүнколдонулуучу башка заттар жана индустриялар, ошондой эле тамакты тартуу сыяктуу колдонулган ар кандай кайра иштетүү практикасы жакшы өндүрүш практикасынын принциптерине ылайык келиши керек.

1.2. Кайра иштетилген өтүрүгө операторлор кайра иштетүүчү мналардын кадамдарын системалуу түрдө аныктоону негизинде тийиш үчүн жол-жоболорду түзүшү жана жаңыртуу керек.

1.3. 1.2-пунктта көрсөтүлгөн жол-жоболорду колдонуу өндүрүлгөн кайра иштетүүчү продукцияларын ушул Регламентке ар дайым шайкеш келиши камсыз кылуу гатийиш

1.4. Операторлор 1.2-пунктта көрсөтүлгөн жол-жоболорду сактоого жана ишке ашырууга, ошондой эле 28-беренеге ынан келтирилген атам айтканда:

(а) алдыналуучу чараларды көрүү;

(б) тиешелүү тазалоо чараларды ишке ашыруу, алардын натыйжалуулугуна мониторинг жүргүзүү жана ал операциялардын эсебин жүргүзүү;

(1) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2013-жылдын 12-июндагы № 609/2013 Регламент (ЕБ) ымыркайлар жана жаш балдар үчүн нарналган тамак-аштат айыл медициналык максаттар үчүн тамак-ашканын салмактыкка өзөмөлдөө үчүн диетаны толук алмаштыруу жана Кеңештин 92 Директивасын жокко чыгаруу /52/ЕЕС, 96/8/ЕЕС Комиссиянын Директивалары 1999/21/ЕЕС, 2006/125/ЕЕС жана 2006/141/ЕЕС, Европарламенттин 2009/39/ЕЕС Директивасы жана Кеңештин жана Комиссиянын Регламентинин (ЕЦ) № 41/2009 жана (ЕЦ) № 953/2009 (ОJ L 181, 29.6.2013, 35-ст.).

(2) 2006-жылдын 5-декабрындагы 2006/125/ЕЕС Комиссиянын 2006/125/ЕЕС Директивасы ымыркайлар жана жаш балдар үчүн кайра иштетилген азыктарына балдар тамактары (ОJ L 339, 6.12.2006, 16-бет).

(в) органикалык эмес продукцияны органикалыкка шилтеме берүү менен рынокко чыгарбоо кепилдиги өндүрүш

1.5. Кайра иштетилген органикалык, конверсиялык жана органикалык эмес азыктарды даярдооубакыт же мейкиндик боюнча бири-биринен өзүнчө кармалууга тийиш. Эгерде органикалык, конвертацияланган жана органикалык эмес продуктулар кайсы болбосун комбинацияда даярдалган жетиешлүү даярдообөлүмүндө сакталган учурда оператор төмөнкүлөргө милдеттүү:

(а) тиешелүү түрдө контролдоочу органга же контролдоочу органына мөйлөмдөйт;

(б) өндүрүш шаяктаганга чейин операцияларды жүзүлтүксүз түрдө, кайсы болбосун башка түрдөгү продукцияга (органикалык, конверсияланган же органикалык эмес) жасалган окшош операциялардан өзүнчө ордуна же убактысында жүргүзүү;

(в) органикалык, конверсиядагы жана органикалык эмес продукцияларды операцияларга чейин жана андан кийин бири-биринен орду же убактысы боюнча бөлөксактоо;

(г) бардык операциялардын жана иштетилген өлөмдөрдүн жаңыланган реестрдин жеткиликтүү жүргүзүү;

(е) лотторду идентификациялоону камсыз кылуу жана органикалык, конверсиядагы жана органикалык эмес продуктулардын аралашуусуна же алмашуусуна жол бербөө үчүн зарыл чараларды көрүүгө;

(ф) өндүрүштү талаптагыдай тазалоодон кийин гана органикалык же конверсиялык продуктулар боюнча операцияларды жүргүзүү жабдуулар.

2. кайра иштетилген тоюту оңдуруу боюнча толук талаптар

2.1. Органикалык тоют материалдары же конверсиялык тоют материалдары органикалык эмес жол менен өндүрүлгөн тоют материалдары менен бир убакта органикалык тоют продукту нуңку рамына кирбеш керек.

2.2. Органикалык өндүрүштө колдонулган же кайра иштетилген тоют материалдарын имиялык синтез делген рит кичтердин жардамы менен иштетилбеш керек.

2.3. Тоюту кайра иштетүүдө өсүмдүк, бальм, жаныбар же ачык кычкөтү органикалык эмес тоют материалы минералдык тоют материалы ошондой эле 24-статьяга ылайык органикалык өндүрүштө колдонууга уруксат берилген тоют кошуңмалары жана кайра иштетүүчү каражаттар гана колдонулушүмүңүң.

2.4. Бул максатта кайра иштетүүдө колдонууга 24-статьяга ылайык уруксат берилген тазалоо жана дезинфекциялоочу каражаттар гана колдонулат.

VI бөлүм Шарап

1. Колдонуу чектөөсү

1.1. 9, 10, 11, 16 жана 18-статьяларда белгиленген өндүрүштүң жалпы режелерин тышкары ушул бөлүктө белгиленген режелер ушул Кодекстин (I) пунктуна көрсөтүлгөн шарап сектору нуң продукциясын органикалык өндүрүшүгө карата колдонулат. (ЕБ) № 1308/2013 жобонун (2) беренеси.

1.2. Комиссиянын (ЕС) № 606/2009 (1) жана (ЕС) № 607/2009 (2) Регламенттери, ушул бөлүктө ачыктаначык каралбаса, колдонулат.

2. Кээ бир буюмдарды жана заттарды колдонуу

2.1. Шарап тармагынын продукциясын органикалык чийки заттан өндүрүлөт.

2.2. Шарап сектору нуң продукциясын даярдоочу 24-статьяга ылайык уруксат берилген продукциялар жана заттар гана колдонулушүмүңүң, анын ичинде энологиялык практикада, процесстерде жана дарылоодо. Укукка караган белгиленген шарттарды жана чектөөлөрдү Эске алуу менен EU) № 1308/2013 жана Регламент (ЕС) № 606/2009, атап айтканда, акыркы укукка караган IA тиркемесинде.

(1) Комиссиянын (ЕС) 2009-жылдын 10-июнундагы № 606/2009 токтому, Кеңештин жобосун ишке ашыруу нуң найымдет алдуу эрежелерин белгилеген (ЕС) № 479/2008 жүзүмөсүмдүктөрүнүн категорияларына, энологиялык практикага жана колдонулуучу чектөөлөргө карата (OJ L 193, 24.7.2009, 1-бет).

(2) Комиссиянын (ЕК) 2009-жылдын 14-июнундагы № 607/2009 Регламенти (ЕС) № 479/2008 Кеңештин Регламентинин ишке ашыруу нуң найымдет алдыгырылган эрежелерин белгилеген келип чыккан жердин корголуң белги илерине жана географиялык көрсөткүчтөргө, салттуу терминдерге, маркировкалоого жана көрсөтүүгө карата кээ бир шарап сектору нуң азыктарын (OJ L 193, 24.7.2009, 60-б.).

3. Оенологиялык практикалар жана чектөөлөр
- 3.1. Ушул бөлүктүн 1-жана 2-бөлүмдөрүнө жана 3.2, 3.3 жана 3.4-пункттарында каралган спецификалык тыюу салууларга жана чектөөлөргө зыян келтирбестен, Эрежелердин 80-беренесинде жана 83(2)-беренесинде каралган чектөөлөрдү кошкондо, энологиялык практикалар, процесстер жана дарылоолор гана колдонулат. (ЕБ) № 1308/2013, 2010-жылдын 1-августуна чейин колдонулган (ЕС) № 606/2009 Регламенттин 3-беренесинде, 5-9-беренелеринде жана 11-14-беренелеринде жана ушул Регламенттин Тиркемелеринде уруксат берилет.
- 3.2. Төмөнкү энологиялык тажрыйбаларды процесстерди жана дарылоо ыкмаларын колдонууга тыюу салынат:
- (а) № 1308/2013 (ЕБ) Регламенттин VIII тиркемесинин 1-бөлүгүнүн 1-бөлүмүнүн (с) пунктуна ылайык муздатуу аркылуу жарым жартылай концентрациялануу;
- (б) күкүрттү диоксидин физикалык процесстер менен жогору, ушул Мыйзамдын IA-тиркемесинин 8-пунктуна ылайык. Регламент (ЕС) № 606/2009;
- (в) Шапатын 36-пунктуна ылайык шапатын татарлык турукташуусуна камсыз кылуу үчүн электродиялиз менен дарылоо (ЕС) № 606/2009 жобосуна IA тиркемеси;
- (г) Ну скаманьн (ЕС) IA тиркемесинин 40-пунктуна ылайык шапатын жарым жартылай алкоо олигациялоо № 606/2009;
- (е) № 606/2009 Регламенттин IA тиркемесинин 43-пунктуна ылайык шапатын татарлык турукташуусуна камсыз кылуу үчүн катрионалмаштыргычтар менен дарылоо.
- 3.3. Төмөнкү энологиялык практикаларды процесстерди жана дарылоо ыкмаларын колдонууга төмөнкү шарттарда жол берилет:
- (а) № 606/2009 Регламенттин IA тиркемесинин 2-пунктуна ылайык жылуулуук менен дарылоо температурасы 75 °C ашпайт;
- (б) тешикчелердин өлчөмү 0,2 микрометрден кемес болгон шартта (ЕС) № 606/2009 Регламенттин IA тиркемесинин 3-пунктуна ылайык инерттүү чыпкалоочу агент менен же болбосо центрифугалоо жана чыпкалоо.
- 3.4. Регламентте (ЕС) № 1234/2007 же Регламентте (ЕС) № 606/2009 каралган энологиялык практикаларга, процесстерге жана дарылоого 2010-жылдын 1-августунан кийин киргизилген ар кандай оңдоолор шапатын органикалык өндүрүшүнө ошол чаралар киргизилгенден кийин гана колдонулушу мүмкүн. Ушул бөлүмдө уруксат берилгендей жана зарыл болгон учурда ушул Эрежелердин 24-беренесине ылайык баалоодон кийин.
- VII бөлүк: Ачыккытамк жеток катары колдонулат
- 9, 11, 16, 17 жана 19-статьяларда белгиленген өндүрүшүн жалпы эжелерин тыншыра ушул бөлүктө белгиленген эжелер татамк-ашже ток катары колдонулган ачыккыларды органикалык өндүрүшүгө карата колдонулат.
1. Жалпы талаптар
- 1.1. Органикалык ачыккылардын өндүрүшү чү н органикалык түрдө өндүрүлгөн субстраттар гана колдонулушу керек. Бирок, 2023-жылдын 31-декабрына чейин операторлор ачыккы кстрактыже автолизат ала албаган органикалык ачыккылардын өндүрүшү чү н субстратка 5% а чейин органикалык эмес ачыккы кстрактыже автолизат кошууга уруксат берилет органикалык өндүрүшүн.
- 1.2. Органикалык ачыккы органикалык эмес ачыккылар менен бирге органикалык тамак-ашже токтат болбошу керек.
- 1.3. Органикалык ачыккылардын өндүрүшү, кондиционерлө жана түзүшү чү нтөмөнкү продуктулар жана заттар колдонулушу мүмкүн:
- (а) органикалык өндүрүштө колдонуу чү н 24-статьяга ылайык уруксат берилген кайра иштетүүчү каражаттар;
- (б) IV бөлүктүн 2.2.2-пунктунун (а), (б) жана (е) пункттарында көрсөтүлгөн продуктулар жана заттар.
- 1.4. Бул максатта кайра иштетүүдө колдонууга 24-статьяга ылайык уруксат берилген таза алоо жана дезинфекциялоочу каражаттар гана колдонулат.

III ТИРКЕМЕ

ПРОДУКЦИЯЛАРДЫЖИНОО, ПАКТОО, ТАШДОЖАНА САКТАУ

1. Продукциянын жана даярдоо венторун ташуу

Операторлор органикалык, конверсиядагы жана органикалык эмес продукттарды бир эле учурда чогултуу үчүн органикалык, конверсиядагы жана органикалык эмес продукттардын ортосунда мүмкүн болгон аралашууну же алмашууну болтурбоо үчүн ийгиштүү чаралар көрүлгөндө гана жүргүзө алат. Органикалык жана конверсиялык продукттар. Оператор контролдоо органында же контролдоочу органда жеткиликтүү болгон продуктты кабыл алуу үчүндө, сааттары схемасы жана датасы жана убактысы же үндө мөөмөттү сактоо милдеттүү.

2. Продукциянын таңгактоо жана башка операторлорго же бирдиктерге ташуу

2.1. Операторлор органикалык жана конверсиялык продукттарды башка операторлорго же бөлүмдөргө, анын ичинде дүң жана чекене сатуучуларга тиешелүү таңгактарда, контейнерлерде же транспорт каражаттарында, мазмунуна алмашуу үчүн манипуляциясы жөнөткөн ирбестен жетишүүгө мүмкүн болгондукта гана ташылыш камсыз кылышы керек. Мөөр жана Союду нмйз амдарыт арабын талап кылынган башка көрсөткүчтөргө жөнөткөн ирбестен төмөнкү жазуулар менен камсыз кылынат:

(а) операторду натыйжа дареги, ал эми башкача болсо, продуктунун эсинин же сатуучунун

(б) органикалык шилтеме менен коштолгон продуктунун натыйжасы аралаштыруу менен сыпаттамасы өндүрүш

(в) оператор башка ирбестенди контролдоо органында же контролдоочу органындагы кодду номери; жана

(д) тиешелүү учурларда, улуттук деңгээлде бекитилген же контролдоочу орган же контролдоочу органы менен макулдашылган жана лотту 34(5)-статьяда эскертилген жазуулар менен байланыштыруу үчүн мүмкүн болгон берүүчү маркалоо системасына ылайык лоттун идентификациялык белгиси.

(а)(д) пункттарында айтылган мөөмөттү, эгерде мындай документтердин нотагына, контейнерине же транспорттук транспорттук ташуу менен талашы байланышта болсо, коштоочу документте да көрсөтүлүшү мүмкүн болгон коштоочу документ берүүчү жетишүүчү жөнөткөн мөөмөттү камтыйт.

2.2. Таңгактарды контейнерлерди же транспорт каражаттарын жабуу үчүн чурларда талап кылынат:

(а) ташуу түздөнтүз эки операторду ортосунда ишке ашат, алардын көөтөң органикалык көзөмөлгө алынган система;

(б) транспорт органикалык же бир гана конверсиялык продукттарды камтыйт;

(в) продукттар 2.1 пунктка ылайык талап кылынган мөөмөттү камтыган документ менен коштолсо; жана

(г) тездетүүчү да, кабыл алуу үчүн операторлор да мындай транспорттук операциялардын документалдык эсепке алуу үчүн колдоочу контролдоо органы же контролдоочу органы үчүн

3. Токтоо башка өндүрүшүк же даярдоочу агрегаттарга же сактоочу жайларга ташуунун натыйжасын режелери

Токтоо башка өндүрүшүк же даярдоочу бөлүмдөргө же сактоочу жайларына ташууда операторлор төмөнкү шарттардын аткарылышына камсыз кылышы керек:

(а) ташуу үчүн рунда органикалык түрдө өндүрүлгөн токтоо, конверсиядагы токтоо жана органикалык эмес токтоо тартиптик жактан натыйжалуу бөлүнгөн

(б) органикалык эмес продукцияныгы ашыгы экспорт каражаттары же контейнерлер органикалык же конверсияланган продукцияныгы ашуу үчүн гана колдонулат, эгерде:

(i) натыйжалуу логотип текшерилгени ишениш үзүм тазалоочу чаралары органикалык же конверсиялык продукцияларды ашуу үчүн баштоо натыйжасында жүргүзүлсө жана операторлор бул операциялардын эсебин жүргүзүшөт;

(ii) контролдук механизми дегергелик бааланган объекттерге жараша бардык тийиштүү чаралар көрүлөт жана зарыл болгон учурда операторлор органикалык эмес продукцияныгы органикалык өндүрүшкө шилтеме кылуу менен рынокко чыгарууга болбойт деп кепилдик берет;

(iii) оператор контролдоочу органдун жеткиликтүү болгон мөндөй экспорттук операциялардындокументалдык эсебин жүргүзөт же контролдоочу орган;

(в) даяр органикалык же конверсиялык товарды ашуу башка даяр продукцияларды ашуудан физикалык жөзү багында бөлүнөт;

(г) ашуу учурунда продукциянын башталышындагы сынык жеткирүүчү раундунун жүрүшүндө жеткирилген ар бир жеке сан жазылат.

4. Тирүү балыктарды ашуу

4.1. Тирүү балыктар температура жана эриген кычкылтек боюнча алардын физиологиялык керектөөлөрүн канааттандырган таасуу сублимациялыктуу резервуарларда ташылат.

4.2. Органикалык балыктарды жана балык продукцияларын ашуу натыйжасында резервуарлар кылдат тазаланат, дезинфекцияланат жана чайкалат.

4.3. Стресс тизмасын азайтуу үчүн сактык чаралар көрүлүшү керек. Ашуу учурунда тыгыздыктын өндүрүшү деңгээлине жетпейт керек түргө.

4.4. 4.1, 4.2 жана 4.3-пункттарда көрсөтүлгөн операциялар үчүн жазуулар жүргүзүлөт.

5. Агрегаттардын башка операторлорунун продукцияны кабыл алуу

Органикалык же конверсиялык продукцияны алуу да оператор таңгактын идиш инже экспорттуу зарыл болгон жерде жабылган жана 2-бөлүмдө каралган көрсөткүчтөрүн бар-жоктугун текшерет.

Оператор 2-бөлүмдө көрсөтүлгөн тикеткадагы маалыматты кошпоочу документтердеги маалымат менен кайчылаштыксыз. Бул текшерүүлөрдүн натыйжасы 34(5)-статьяда айтылган жазууларда ачык көрсөтүлөт.

6. Үчүнчү өлкөдөн продукцияны кабыл алуу натыйжасын режелери

Органикалык же конверсиялык продукциялар үчүнчү өлкөдөн ташылып келинген учурда, алар мезмунуна наамашырууга жол бербөө үчүн жана экспорттоочунун идентификациясына башка белгилерди жана номерлерди камбаган түрдө жабылган ишениш үзүм таңгактарда же контейнерлерде ташылат. логотип идентификациялоочу кычкылтуктуу жана тиешелүү учурларда үчүнчү өлкөлөрдөн ташып келүүгө контролдук сертификаты менен коштолуууга тийиш.

Үчүнчү өлкөдөн ташылып келинген органикалык же конверсиялык продукцияны алуу да импорттук партияга жеткирилген жана аныктыгы даярдоо жасатуу үчүн кабыл алган жеке же юридикалык жак таңгактын идиш инжери жабылган текшерет жана 45(1)-статьянын (b)(iii) пунктуна ылайык ташылып келинген продукцияда ушул статьяда эскертилген инспекциялык сертификаттын партияга камбаган продукциянын түрү камбаган текшерүүгө милдеттүү. Бул текшерүүнүн натыйжасы 34(5)-статьяда айтылган жазууларда ачык көрсөтүлөт.

7. Продукцияларды сактоо

- 7.1. Продукцияларды сактоочу жайлар партияларды идентификациялоону камсыз кылуу жана органикалык өндүрүшүнө режелерине туура келбеген продукциялар же заттар менен аралашууну же булганууну болтурбоочу чүңбашкарылууга тийиш. Органикалык жана конверсиялык продукциялар ар дайым так аныкталышы керек.
- 7.2. 9 жана 24-статьяларга ылайык органикалык өндүрүштө колдонууга уруксат берилгенден башка эч кандай баштапкы продукциялар же заттар органикалык же конверсиялык өсүмдүк жана мал чарбасы өндүрүшүк бөлүмдөрүндө сакталбашы керек.
- 7.3. Аллопатиялык ветеринардык дары-дармек каражаттары анын ичинде антибиотиктер, алар II бөлүктү н.1.5.2.2 жана III бөлүктү н.3.1.4.2 (а) пункттарында көрсөтүлгөн дарылоооб байланыштуу ветеринар тарабынан белгиленген шартта айыл чарба жана аквакультура чарбаларында сакталышы мүмкүн. Штиркемеде, алар көзөмөлдөнүүчү жерде сакталат жана алар 34(5)-статьяда көрсөтүлгөн жазууларга киргизилет.
- 7.4. Операторлор органикалык, же конверсиядагы же органикалык эмес продукцияларды кандай комбинацияда иштеткенде жана органикалык же конверсияланган продукциялар башка айыл чарба азыктары же тамак-аш азыктары сакталган кампаларда сакталган учурда:
- (а) органикалык же конверсиялык продукциялар башка айыл чарба азыктарынан же тамак-аш азыктарынан өзүнө сакталууга тийиш
 - (б) жүктөөрдү идентификациялоону камсыз кылуу жана аралашмаларды же алмашууларды болтурбоочу чүңбардык чаралар көрүлөт органикалык, конверсиядагы жана органикалык эмес азыктардын ортосунда;
 - (в) натыйжалуулугу текшерилген иешөлүүчү таза алоочаралары органикалык же конверсиялык продукцияларды сактоочо чейин жүргүзүлүшү керек жана операторлор бул операциялардын эсебин жүргүзүшү керек.
- 7.5. Органикалык өндүрүштө колдонууга 24-статьяга ылайык уруксат берилген таза алоо жана дезинфекциялоочу продукцияга ушул максатта сактоочу жайларда колдонулушу керек.
-

IV ТИРКЕМЕ

30-СТАТЪЯДА КЕЛГЕН ЦАРТТАР

BG: биолог ичен

ES: эколологиялык, биологиялык, органикалык.

CS: эколология биология

DA: økologisk.

DE: ökologisch, биология

ET: mähе, оолоог илин.

EL: βιολογικό.

EN: органикалык.

FR: биологиялык.

GA: orgánach.

HR: ekološki.

IT: biologico.

LV: биология эколология

LT: ekologiškas.

LU: биология ещ, оолоог ещ.

HU: оолоог ияи.

MT: органику .

NL: биологиялык.

PL: ekologiczne.

PT: biologico.

RO: эколологиялык.

SK: эколология биология

SL: ekološki.

FI: luonnonmukainen.

SV: эколология

V ТИРКЕМЕ

ЕВРОПА СОЮУ НУ НОРГАНИКАЛЫК ӨНДҮРҮ ЛУГУ НУ НЛОГОСУ ЖАНА КӨД НОМЕРИ

1. Логотип

1.1. Европ биримдиктин органикалык өндүрүш логотиби төмөндөгү моделге ылайык келиши керек:



1.2. Pantone'дун маалымдамасы түсү болуп Green Pantone № 376 жана Жашыл (50% көгүш + 100% сары), төрттүс процесси колдонулат.

1.3. Европа Биримдигинин органикалык өндүрүш логотиби көрсөтүлгөн жерде гана кара жана ак түстө колдонулушу мүмкүн, аны түстө колдонуу мүмкүн эмес:



1.4. Эгерде таңгактын же эңбелгинин фонунун түсү күңүрт болсо, символдор терс форматта колдонулушу мүмкүн, таңгактын же эңбелгинин фонунун түсү.

1.5. Эгерде логотип түстүү фондо түстө колдонулса, бул көрүнүш кыйндаса, фондо нүктөсү руну контрастын жакшыртуу үчүн логотиптин айланасындагы чектөөчү тышкы сызык колдонулушу мүмкүн.

- 1.6. Таңгакта бир түстө көрсөткүчтөр болгону чурда, Европа Биримдигинин органикалык өндүрүшүнү нлоготиби ошол эле түстө колдонулушумүмүн.
- 1.7. Евробиримдиктин органикалык өндүрүшүнү нлоготиби бийиктиги 9 ммкэмөс, туура сызыгы 13,5 ммкэмөс болууга тийиш пропорциянын бийиктиги/туура сызыгында 1:1,5 болушу керек. Өзгөчө, минималдуу өлчөмү өтө кичинекей пакеттер үчүн 6 мм бийиктикке чейин аз айтылышы мүмкүн.
- 1.8. Евробиримдиктин органикалык өндүрүшүнү нлоготиби органикалык өндүрүшө тиешелүү графикалык жетектик элементтер менен байланыштырылышы мүмкүн эгерде алар Евробиримдиктин органикалык өндүрүшү логотипинин табиятына өзгөртпөсө же өзгөртпөсө, ошондой эле ылайык аныкталган көрсөткүчтөрдүн бири да 32-статья менен Улуттук же жеке логотиптерге 1.2-пунктта каралган талондук түстө найрмаланган аңжашыл түстү колдонуу менен байланышканда, Европа Биримдигинин органикалык өндүрүшүнү нлоготиби ошол шилтеме эч бир түстө колдонулушумүмүн.

2. Код номерлери

Коддук номерлердин жалпы форматы төмөндөй болушу керек:

AB-CDE-999

кайда:

- (a) 'AB' - контроль жүргүзүлүп жаткан өлкөнүн ISO коду;
- (b) "CDE" - органикалык өндүрүш менен байланыштуу үч "био" же "око" же "org" же "эко" сыяктуу Комиссия же ар бир мүчө мамлекет чечүүчү чата менен көрсөтүлгөн термин; жана
- (c) '999' - эң көп үч цифра менен көрсөтүлгөн маалымдама номери, төмөндө ртарабынан дайындалат:
- (i) ар бир мүчө мамлекеттин компетенттүү органы контролдоо боюнча милдеттерди өткөрүп берген контролдоо органдарына же контролдоо органдарына;
- (ii) Комиссияга:
- 46-статьяга ылайык Комиссия тарабынан аныкталган контролдоо органдарына же контролдоо органдары
- 48-статьяга ылайык Комиссия тарабынан аныкталган үчүнчү өлкөлөрдүн компетенттүү органдарына.

VI ТИРКЕМЕ

СЕРТИФИКАТТЫН МОДЕЛИ

(ЕБ) 2018/848 орг аникалык ө ндү рү шжана орг аникалык проду кцияны маркировкалоо боюнча жобону н 35(1) б еренес ине ылайык сертификат

1. Document number:	
2. (tick one box as appropriate) <input type="checkbox"/> Operator <input type="checkbox"/> Group of operators – see annex	3. Name and address of operator or group of operators:
4. Activit(y)(ies) of the operator or group of operators (choose as appropriate): <input type="checkbox"/> Agricultural production <input type="checkbox"/> Preparation <input type="checkbox"/> Distribution <input type="checkbox"/> Storing <input type="checkbox"/> Import <input type="checkbox"/> Export <input type="checkbox"/> Placing on the market	5. Name, address and code number of control authority or control body of the operator or group of operators:
6. Categor(y)(ies) of products as referred to in Article 35(7) of Regulation (EU) 2018/848 and production methods (choose as appropriate):	
— unprocessed plants and plant products, including seeds and other plant reproductive material Production method: <input type="checkbox"/> organic production excluding during the conversion period <input type="checkbox"/> production during the conversion period <input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)	Certificate validity period from to
— livestock and unprocessed livestock products Production method: <input type="checkbox"/> organic production excluding during the conversion period <input type="checkbox"/> production during the conversion period <input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)	Certificate validity period from to
— algae and unprocessed aquaculture products Production method: <input type="checkbox"/> organic production excluding during the conversion period <input type="checkbox"/> production during the conversion period <input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)	Certificate validity period from to

<p>— processed agricultural products, including aquaculture products, for use as food</p> <p>Production method:</p> <p><input type="checkbox"/> production of organic products</p> <p><input type="checkbox"/> production of in-conversion products</p> <p><input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)</p>	Certificate validity period from to
<p>— feed</p> <p>Production method:</p> <p><input type="checkbox"/> production of organic products</p> <p><input type="checkbox"/> production of in-conversion products</p> <p><input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)</p>	Certificate validity period from to
<p>— wine</p> <p>Production method:</p> <p><input type="checkbox"/> production of organic products</p> <p><input type="checkbox"/> production of in-conversion products</p> <p><input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)</p>	Certificate validity period from to
<p>— other products listed in Annex I to Regulation (EU) 2018/848 or not covered by previous categories (please specify):</p> <p>Production method:</p> <p><input type="checkbox"/> production of organic products</p> <p><input type="checkbox"/> production of in-conversion products</p> <p><input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)</p>	Certificate validity period from to
<p>This document has been issued in accordance with Regulation (EU) 2018/848 to certify that the operator or group of operators (choose as appropriate) meets the requirements of that Regulation.</p>	
<p>Date, place:</p> <p>Signature on behalf of the issuing control authority or control body:</p>	

Тиркеме – Регламенттин (ЕБ) 2018/848 36-б еренесинде аныкталгандай операторлор тобу ну нмү чө лөрү ну нтиз меси

Мү чө нү наты	Дарек